


Зиябидин Максым

ФАРГАНА ХАНДАРЫНЫН ТАРЫХЫ



УДК 94(47)
ББК 63.3(0)5
М 12

Институт

(научный институт)

Магзуни (Зиябидин Максым)

М 12 **ФАРГАНА ХАНДАРЫНЫН ТАРЫХЫ/** Котор. Молдо
Сабыр, О. Соорон-сопу. - Б.: Туар, 2007.-275 б.

ISBN 978-9967-23-970-8

Кителке Абдырахманбектен (Шерали хандын чоң атасы) тартып, Полот ханга (Исхакбекке) чейинки Кокон ордосун бийлегендердин жана ошол мезгил аралыгында болуп өткөн окуялардын тарыхы камтылган. Бул Кокон хандыгы туурасындагы кенири жана толук жазылган бирден бир тарыхый материал болуп саналат. Магзунинин китебинен Жусуп мин үйнүү башы, Абдырахманбек (Сарымсакбек), Мухаммат Назарбек, Мусулманкул, Алымкул аталаык, Алымбек датка, Көруулүү ж.б. баатырлардын, Макларайым, Малика-и Шахубан (Жаркынайым), Төрөтайым (Айжан айым) ж.б. айымдардын, Абдирайым Баз Афанди сыйктуу акылман адамдардын бейнелери менен таанышса болот.

М 0503010000-07

УДК 94(47)

ББК 63.3(0)5

ISBN 978-9967-23-970-8

© Зиябидин Максым атындагы фонду.

© М. Досболов, О. Сооронов которгон, 2007.



Кокон ордосунда кызмат өтөгөн кыргыз тарыхчысы же Кокон хандыгынын тарыхына арналган анын кол жазмасы.



Тарых илиминин кандидаты, белгилүү окумуштуу Анвар Мокеев 1992-жылы Стамбул университетинин китепканасынан Кокон тарыхына байланыштуу көлөмдүү кол жазманы тапкан. Бул 833 барактан же 1666 беттен турган кол жазма китепканачылардын берген аты боюнча "Фергана хандарынын тарыхы" деп аталган. Ал XIX кылымдын 2-жарымында эски чагатай тилинде жазылган. Анвар Мокеевдин аныктоосуна караганда кол жазмада окуялардын жылдары көргөзүлбөй жазылган. Кол жазманын автору Магзуни деген адам экени көргөзүлүп, бирок ал ким болгонун тактоо кыйын болгон. Ошондой эле бул кол жазманын Стамбул шаарына кандайча барып калганы да табышмактуу. Болгону эмгектин автору: "Кудаяр хан өлгөндөн кийин кол жазма ээсиз калды. Хандын балдары бул китептин баркын түшүнбөдү", -деп китепти Түркиядан келген Абдурахим эфендинин колуна өткөрүп бергени кол жазмада жазылган. Ошентип, аталган кол жазма 100 жылдан ашуун Стамбул шаарындагы китепканада сакталып, анын баркына жете турган мезгил келип, эгемендүүлүк жылдарында ал кыргыз окумуштуусу тарабынан табылып жатышы да тагдырын жазмышыдыр. Анткени, XIX кылымда Кокон ордосунда отуруп, бүтүндөй бир мамлекеттин тарыхын жазган кыргыз тарыхчысынын эмгеги бааланар мезгил эгемендүүлүктүн учурuna түш келип отурбайбы. 1994-жылы кол жазма тууралуу окумуштуу Анвар Мокеевдин макаласы түрк тилинде Түркиядан жарык көргөн. (Anvarbek Mokeev Hokand hanligi tarihine ait yeni bilgiler. Istanbul // Bir, №1, стр. 107-113, 1994). Биз окумуштуу Анвар Мокеевдин баяндамаларына таянып, изилдөөбүздү уланткан

учурда бир топ жаңы табылгалар ортого келип чыкты. Ал түгүл тартынбастан кыргыз тарыхчысы деп атоого да далилдөө маалыматтар табылып, анын урпактары да Ноокатта атабасынын жерин-жердеп турмуш улап келе жаткандарын билдирип өз үндөрүн кошуп чыгышты.

Бул кол жазма буга чейин Кокон хандыгынын тарыхына арналган белгилүү жазма булактарга караганда көлөмү жагынан да, мазмуну жагынан да айырмаланып турат. Анткени илимий чейрөдө Кокон хандыгынын тарыхы боюнча негизги тарыхый булак катары эсептелип келинген Молдо Нияз Кокондинин фарси тилиндеги "Тарыхи Шахрухи" аттуу эмгеги 350 беттен ашпайт. Ошондой эле Молдо Нияздын эмгеги 1876-жылга чейинки гана окуяны камтып, андан кийинки Кудаяр ханга байланыштуу маалыматтар жок.

Жаңы табылган кол жазманын дагы бир өзгөчөлүгү анда "Алтын Бешикке" байланыштуу идеологиялык санжыранын жоктугу. Захреддин Бабур Индияга жер которуп качууга аргасыз болгон учурда ал өз баласын таштап кеткени жана анын урпактары болгон Алтын Бешик кийин Кокон хандыгын негиздеп, башкарып калды деген саясий санжыра тууралуу кол жазмада эскерилбейт. Анын негизги бөлүгүн Кудаяр хандын мезгилиндеги саясий окуялар, Кудаяр хандын жеке керт башына байланыштуу баяндамалар түзөт. Кол жазмада ошондой эле Шералы хандын тактыны ээлеси (1842-жыл), андагы кыргыздардын чечкиндүү аракеттери көркөмдүүлүгү, өтө тактыгы менен өзгөчө айырмаланат. Андан соң Кудаяр хандын эл сурап турган учуру, хандыктагы оош-кыйыш ордо оюндары, элдик толкундоолор, жыйынтыгында Исхак хандын (Полот хандын) тактыны ээлегени, Кудаяр хандын 1875 -жылдан кийинки тагдыры, тактап айтканда анын Оренбург шаарына сүргүнгө айдалганы жана ал жерден качып чыгып, Индия аркылуу Меккеге барып ажы болгону, андан келе жатып Афганистанда каза болгону кецири баяндалган.

Кол жазманын автору Магзуни эмгекти Кудаяр хандын өтүнчүү менен баштап, аны жазууга 22 жыл убактысын жумшаган. Ал эми эмгек жазылып бүткөн соң, Кудаяр хан каза болуп, анын балдары баалай албагандыгы учун кол жазманы Түркиядан келген Абдурахим эфендиге берген. Бирок автор өзү тууралуу

маалыматтарды жазбаганы үчүн анын ким экенин тактоо бир топ кыйынчылыкты жаратты. Кол жазманын автору Магзуни ким болгон? Аталган кол жазма кандайча Абдурахим эфендинин колуна тийген?

Адегенде Абдурахим эфенди тууралуу маалыматтарга кайрылалы. Кол жазмадагы маалыматтарга караганда Абдулазиз уулу Абдурахим эфенди менен Кудаяр хан 1882-жылы Мө;кеде бир жылдан ашуун жашап калган учурда таанышат. Андан соң Кудаяр хан үч айдан ашуун анын Стамбулдагы үйүндө жашап, ошол мезгилде бардык арыз-мунун ага айтып берген. Абдурахим эфенди Кудаяр ханга алышын жетишинче жардам берээрин билдирет. Аны уккан хан кайрадан Коконго барып хан тактысын ээлегиси келээрин айтат. Атүгүл Түрк султаны Абдулхамидден жардам суроо тууралуу Абдурахим эфендинин сунушун жактырат. Ошону менен бирге Кудаяр хан андан эгер Ферганага барып калса, ал жерден бир учурда карыз болуп калган бай адамдардан 12 мин алтын акчасын уулдары жана аялдары үчүн өндүрүп берүүсүн суранып, ага тиешелүү тил каттарын, документтерин ишенип берген.

Андан соң Абдурахим эфенди Кудаяр хандын өтүнүчүн Түрк султаны Абдулхамит II-ге билдириүү үчүн кетет. Абдулхамит II Кудаяр хандын өтүнүчүн күнтойтуу менен угуп, ага жардам берүүгө ынтызар экенин билдирет. Бирок, ал учурда хандын жанындагы айрым адамдар Кудаярды Стамбулдан Афганистандын Керхит деген жерине (Корух, айрым маалыматтар боюнча Корхут -М.К) алып кетишкен болот.

Корухтан Кудаяр хан түбү ферганалык Шейх Шаадат Пенах эшнедин уулу Вели эшен менен таанышып, анын үйүндө туруп калат. Бат эле Кудаяр хандын кабары аны тааныган адамдар аркылуу Герат, Кундуз жана Кабул шаарынын башчыларына белгилүү болот. Алар ханга элчилерин жибертип, кайрадан трактины ээлөө сунуштарын айтып, эгер макул болсо, ага жардам берүүгө даяр экенин билдиришкен. Бирок, Кудаяр хан бийликтө турган учурда көп жаман иштерди жасаганын, кайра такка отурбасын айтып, алардын сунушунан баш тарткан. Шаар башчылары анын эркине койбой, кайра такка отургузууга аракет

жасашкан. Кудаяр хандын ден соолугунун начар экенине да карашкан эмес.

Жолго жуп чыгаардын алдында (1883-жылы) Кудаяр хан Шейх Шаадет Пенах эшендин мазарына сыйынууга барып, ошол жерден айыкпас илдетке чалдыгып, көп өтпөй каза болот. Аталган кол жазмада негедир анын дүйнөдөн кайткан жердин аты так жазылбай Керхит же Корух деп берилет. Биз Өзбекстандын Борбордук мамлекеттик архивинен Кудаяр хандын өлгөнүнө байланыштуу документтерди изилдегенде тәмөнкүдөй маалыматтарга туш болдук. Анын бириңчиси Ташкенттин дипломатиялык бөлүмү боюнча чиновниги Жданов Кашгардын башкаруучусу Беккули-бектин айтканына таянып, Кудаяр хан Кабулдан Кандагарга бара жаткан жолдо каза болгонун билдирет.

Ал эми Кудаяр хандын уулдары Мухаммед Амин бек менен Сеид Омарбек 1888-жылдын 14-июлдагы Түркстан Генерал губернаторуна жазган катында атасынын Гераттын жанындагы Карух деген кыштакта каза болгонун билдиришет. Түбу хивалык, ал учурда Ташкентте жашап жаткан Турдубай ажы Утамышев Меккеге барып, кайра келе жатканда Кудаяр хан менен чогуу болгонун, жана ал Гераттын жанында көкүрөгүнөн кагынып, бир айга жакын ооруп, Карух деген кыштакта өлгөнүн бышыктаган. Кудаяр хан каза болгондо ал жанында болуп, тажиясына катышканын, анын жанында 100 тиллага жакын акчасы болгонун, аны Гераттын беги Кундуз алганын Турдубай ажы Утамышев билдирген. Ал эми Кудаяр хандын үй-бүлөөлүк турмушун иликтеген Михаил Алибеков да анын Герат провинциясына караштуу Куррух деген жерде өлгөнүн жазат. (Алибеков М. Домашняя жизнь Худаяр-хана, Ежегодник Ферганской области.т.2, Новый-Маргелан, 1903). Жогорудагы маалыматтар Кудаяр хандын Герат шаарынын жанындагы Карух кыштагында дүйнөдөн кайтканын бышыктайт, жана кол жазмага толуктоо киргизет.

Ал эми Абдурахим эфенди түрк султанынын жардам берүүгө макул болгонун кабарлаш үчүн кайра келгенде, Кудаяр ханды таппай калат жана кийинчөрээк анын өлгөнү тууралуу кабарды угат. Ошондон кийин Кудаяр хандын осуятын аткаруу үчүн (кайсыл жылы келгени белгисиз) Ферганага андан Ташкентке келип анын уулдары Сейид Мухаммед Амин Бекке, Сейид Омар

Бекке жана Сейид Насуруллахка жолугат. Атасының аласаларын өндүрүүгө көмөктөшөт. Кудаярга бересеси бар айрым адамдар, Полот хандын мезгилиnde мүлктөрүнөн ажырашканын, карыздарын төлөөгө мүмкүнчүлүктөрү жоктугун билдиришет. Бирок анын талабы, уулдарынын талаптары боюнча акыры алар карыздарын берүүгө аргасыз болушат. Абдурахим эфенди Ташкентке, Ферганага келгенде ханды жакшы билгөн адамдарга жолукканы белгилүү. Жогоруда айтылгандай кол жазмада анын качан келгени тууралуу көргөзүлбөгөнү менен биздин Өзбекстандын архивинен тапкан документтерге караганда Абдурахим эфенди 1887-жылдын аягында, 1888-жылдын башында келгендей. Анткени Кудаяр хандын балдары 1888-жылы атасынын документтеринин негизинде Түркстан Генерал губернаторунан атасынын өлгөнү тууралуу күбөлүкту берүүсүн жана калтырган мүлккө мураскорлук укукту бышыктап берүүнү өтүнүшкөн. Ошол мезгилде Оренбург шаарындағы банкта Кудаяр хандын 3266 рубль 23 тыыйыны сакталып турган. Мындан сырткары Оренбург шаарында Кудаяр хандын 10100 рублга бааланган үйү бар эле. Ушул документтердин бардыгын Кудаяр хан Стамбулда Абдурахим эфендиге берип, ал анын уулдарына 1887-жылдын аягында Ташкентке келгенде бергенин болжолдоого негиз бар.

Эми кол жазманын автору Магзуни менен Абдурахим эфендинин жолугушуусуна кайрылалы. Кол жазманын аяккы бөлүгүн Магзуни Абдурахим эфендиге жолукканы жана кол жазманы анын колуна тапшырганы менен бүтөт. Магзуни Абдурахим эфендиге кайрылып, көп иштерди чечип, өз-өз ордуна койдуңуз. Эми менин бир арманым бар,- деп китеptи 22 жыл бою жазып келе жатканын, ал Кудаяр хандын буйругу менен башталғанын, хан артымда бир "Шахнааме" калсын деп тилек кылышп, айрым окуяларды өзү айтлып берип жаздырганын айтат. Кол жазманы хан улам-улам окутуп укканын, ал гана эмес сүйүктүү аялыш Шахраза ханумга (Ша-айм-К.М.) да окуп бергенин билдирет. Кудаяр хандын үй-бүлөөлүк турмушун иликтөөгө алган эмгегинде Михаил Алибеков да Кудаяр хан ар күнү кечинде "Шахнааме", "Хамзанаамени" окутуп угаарын жазған. Ошентип, бул эмгекти Кудаяр хан улам-улам угуп, өзүнө жаккандай кылышп

жаздырганы белгилүү. Ал эми эмгектин автору Магзуни кол жазма ээсиз калып, хандын балдары ал китептин баасын түшүнө албаганына арман кылып, "аны Абдурахим эфендинин колуна бердим", - деп эмгегин бүтүрөт. Бул кол жазмада баяндалгандай Абдурахим эфенди Кудаяр ханды жакшы билген көп адамдарга жолукканына караганда Магзуни менен да Ферганада Анжыяндын жака белинде 1887-жылдын акырында, же 1888-жылдын башында жолугуп, Кол жазма анын колуна ушул жолугушуулардан кийин тийгендей. Эмгекти берээрдин алдында Магзуни андан уккан ақыркы маалыматтарды да китеңке түшүрүп толуктап бергени кол жазмадагы окуялардын баяндалышынан даана көрүнөт. Ошентип, эмгектин 22 жыл жазылганын эске алсак, ал 1865-жылдан 1888-жылга чейин жазылганын тактоого болот. Кудаяр хан 1865-жылы 3-жолу тактыга кайра отургандан кийин өзү тууралуу "Шахнааме" жаздырганга киришип, аны ошол кезде ордодогу эң билимдүү адамдардын бири Магзуниге тапшырганы белгилүү.

Кудаяр хан өзү тууралуу "Шахнааме" жазууну ишенип тапшырган Магзуни өзү ким болгон? Ордодо зор кадыр-баркка бөлөнгөн бул инсан хандыктагы кайсыл элдин өкүлү эле? Бул суроолорго тарыхый документтерден гана ачык жооп алаарыбыз бышык.

Магзунинин Кокон хандыгында кадыр-барктуу, билимдүү адам болгону тууралуу Исхаккан Жунайдулла кожо уулунун (Ибрат) 1916-жылы жазган "Тарих-и Фаргона" деген китебинен учуратабыз. 1863-жылы 9-июлда Алымкул атальк баштаган кыргыз-кыпчактар Кудаяр ханды экинчи жолу тактыдан кууп, анын ордuna Мала хандын 12 жашар уулу Султан Сейитти такка отургузаардын алдында Маргаландын Жармазар деген жеринде өргүү алып, хандыктагы кадыр барктуу инсандарды жыйнап кеңеш өткөрүшкөн. Кеңеште Молдо Алымкул сөз алып: "Мамлекетибизде болуп жаткан тоз-тополон окуялардын негизги себеби баарыбыз бир кишиге баш ийбөгөндиктен болуп жатат. Ошондуктан бир инсандын хандык кылуусу лаазым. Мындай даражаны аркалоого кимге наисип кылышын деп ойлойсуздар?" - деген суроо койду. Кокон уламаларынын эң абройлуусу Зиявидин Магзумдун: "Бул кызматка өзүңүздөн артык адам

көрүнбөйт", - деген сөзүн укмаксанга салган Алымкул кайрадан: "Ал адамды тагыраак айтыңыздар", - деп кайра элге кайрылат. Зиябидин Магзум мурунку сөзүн дагы кайталады. Ошондо Алымкул Зиябидинге кайрылып: "Сиз мени көрсөтөрсүз, бирок менин ниетим хан болуу эмес, мамлекетке кызмат кылуу. Мен кызматка бел байлаган кишимин. Андан көрө ханзаадалардан бирөөнү көрсөтүңүздөр", -деди. Көпчүлүк ары кетип, бери кетип, "Атасы көпчүлүктүн жолунда жүрүп каза болгон эле. Өзү жетим", - дешип Малабектин уулу Султан Сейитке токтолушту. Алымкулдун көз карашын баамдап отурган көпчүлүк, бул сунуш анын купулuna толгондугун байкашты да: "Бул орунга Султан Сейит ылайыктуу", -дешип жаалап жибериши. Ошентип, Султан Сейит ак кийизге салынып хан көтөрүлдү...

Бул эмгектеги окуялар ошол жыйынга катышкан адамдын оозунан алынып жазылган жана Зиябидин Магзуминин билимдүү, абройлуу инсан экени айтылган. Бирок, ал кайсыл элдин өкүлү болгону тууралуу эч сөз болборт. Магзуми кыргыздын чыгаан уул Алымкул атальктын доорунда ордодогу абройлуу кызмат орундарды ээлеп турган.

1865-жылы Кудаяр хан үчүнчү жолу тактыны ээлегенден кийин Магзуми анын кол алдында катчы, иш башкаруучусу болуп иштеп калганын айрым жазма булактар бышыктайт. 1907-жылы жарык көргөн "Курманжан-датка Алайлык кара-кыргыздардын канышасы" аттуу белгилүү макаланын автору И. П. Ювачев 1898-жылдагы Анжиян көтөрүлүшү, андагы дукчи эшen Мадали тууралуу жазып жатып: "Айрым түркстанныктардын эшенин динге терең берилген киши деп келишкендигин айтып кетүү керек. Жогорудагылардын баарын төң эшen эмес, бир кезде Кокондун хан сарайынын иш башкаруучусу (же мырзасы), молдо Магзум башында турган анын тегерегиндегилер кылышкан. Козголондун чыгышын да негизинен ошондон көрүшөт", - деп белгилеген.

Демек, И. П. Ювачевдин жазган маалыматына таянсак, Молдо Магзуми 1898-жылдары Мадали эшенин кеңешчиси болуп, көтөрүлүштүн демилгечиси болгону кашкайып көрүнүп турат. Ошондой эле И. П. Ювачев ошол кезде Түркиядан Абдул-Жалил деген эч кимге белгисиз бир авантюрист келгенин, ал паспортун Маргалан менен Ошто белгилетип, Түрк султанынын

катын алып әлчи катары Дукчи эшенге барганын жазат. Бул маалыматка караганда түркиялық Абдул-Жалил Магзуми аркылуу Мадали эшен менен байланыш түзгөндөй.

Орусиянын Орто Азияны басып алуусун изилдеген генерал-лейтенант М. А. Терентьев да Анжиян көтөрүлүшү тууралуу изилдөөсүндө Магзуми жөнүндө кызыктуу маалымат келтирген. Анда ал: "... За этим двором был построен почитателями новый кишлак Ишанчек в 20 сакель для разных ремесленников. Над дверями существовали надписи: "Здесь библиотека, книги возвращать", или: "Приношения принимаются с благодарностью" Все постройки возведены даром. Руководитель всем этим мулла Зиябидин. Прежде он был секретарем последних ханов коканских и подбивал их на войны; переселившись к Мадали, он раздувал его славу, подделал печать какого-то святоши ишана, составил от его имени иршадь, т. е. Патент для Мадали на звание его преемнике, прибавил ему титул хальфа и придумал разные фокусы, которые шли за чудеса", (Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. Т.3. Спб., 1906, с.478.) -деп белгилеген.

1898-жылдагы Анжиян көтөрүлүшүнүн дагы бир изилдөөчүсү В. П. Сальков (Андижансское восстание в 1898, Казань 1901.) Мадали эшендин учурунда Мулла Зияутдин Магзуми өзгөчө таасирге ээ инсан экенин баса көргөзөт. Эң негизгиси ал Зиябидин Магзуминин кыргыз экени ачык жазат. Аталган эмгектин 10-бетинде: "Эшендин көптөгөн шакирттери болгон, алар бир эле мезгилде анын эң ишенимдүү кызматчылары да болгон. Алардын арасынан жөндөмү жана тубаса акылы менен Мулла Зияутдин Магзум аттуу кыргыз өзгөчө бөлүнүп турган. Бул өтө маанилүү инсан; ал тууралуу алдыда сез болмокчү", -деп жазылган.

Орус изилдөөчүсү В. П. Сальков ушул эле эмгегинин 20-бетинде Мадали эшендин "эшен" экенини далилдеген атаяын документи болгон. Аны эшендин ишенимдүү шакирти, кыргыз аалымы - "Мулла Зиябидин Магзуми" жасап бергенин жазат. В.П Сальков эмгегинин кийинки бөлүгүндө Зиябиддин Магзуминин ким экенин дагы дааналап көргөзөт. Биз анын жазганын которбай Ошол турушунда берүүнү туура көрдүк. Ал минтип жазат:

"Выше было мною сказано, что самым близким у него доверенным лицам был любимой им киргиз - из селения "Джумча",

- Ичкилиksкой волости, смежной с Мин-Тюбинской, к которой принадлежал и сам Ишан Зияутдин Магзуми ". Это был бодрый старик, около 80 лет. Опытный вкусный и влиятельный агитатор.

Он принимал самое живое участие в бунтах против коканских ханов Малля, Мадали, Худаяра и был в числе приближенных к казненному "Пулат хану", но из всех этих передряг вышел здрав и невредим.

Этот старый бунтовщик у Мадали, кажется, был казначаем. В нападении на Андижанский лагерь ему принадлежала очень видная роль. Убит был, во время нападения на наш лагерь" (Стр.37.). Ошентип, бул жерден Зиябиддин Магзумдун кайсыл айылда жашаганы, кандай кызматтарда жүргөнү дагы даана көргөзүлгөн. Бирок башка тарыхый булактардан Магзуни 1898-жылы 17-майда Мадали эшендин негизги кошуунуна башчылык кылышп, бирок ал каза болбогону белгилүү. Ал тууралуу төмөн жакта сөз болмокчу.

Ал эми белгилүү тарыхчы Күшбек Усенбаев 1898-жылы 17-майда таңкы saat 8де Тажик (Мин-Төбө) кыштагынан Анжиян шаарын көздөй эки топтон турган куралчан адамдар жылып жөнөгөнүн, анын биринчисине атчан Мадали эшен өзү жетекчилик кылса, экинчисин анын ишенимдүү адамы Мулла Зиябиддин Максум жетектегенин жазган. (Усенбаев К.У. Народные движения Средней Азии в XIX веке. Бишкек-Ош, 1998. С.117.). Ушул эле эмгектин кийинки беттеринде көтөрүлүштүн башында турган бир топ инсандардын аты аталып, алардын арасынан Мухаммед Зияутдин Максум-Даммула-Шариф оглы деген ысым да аталып кетет.(Аты аталган эмгек 128-бет.). Мында дагы бир баалуу кошумча Магзуминин атасынын аты Шариф (Шарип-М.К.) экени маалым болуп отурат. Ошондой эле анын аты Максум деп берилип, Максым аттуу ысымдар кыргыздардын арасында кенири тараганын кошумчалоого болот. Тарыхый маалыматтарда ошентип Зиябиддин Максымдын аты ар түрлүү айтылганы менен түбү келип бир киши экени белгилүү.

Жогорудагы жазма даректердеги маалыматтар Зиябиддин Магзуминин (же Зиябиддин Максымдын - К.М) билимдүүлүгүн, анын Кокон хандыгынын ордосунда хандын катчысы, иш башкаруучусу болуп кызмат кылганын бышыктап турат. 1898-

жылдын 17-майына чейин Магзуми Анжияндын Тажик (Мин-төбө) деген кыштагы менен тийишип турган Жумча деген айылда жашап, бирок көпчүлүк убактысын Мадали эшендин жанында өткөргөнүн, көтөрүлүштүн жетекчилеринин бири экенин, билимдүүлүгү, ақылы менен өзгөчөлөнүп турараына күбө болдук. Жыйынтыктап айтканда Стамбул университетинин китең-канасында сакталып турган "Фергана хандарынын тарыхы" аттуу кол жазманын автору Магзуни кыргыз экени, ал жогоруда аты аталган Зиябиддин Магзуминин (Зиябиддин Максым - К.М) өзү экени эч талаш туудурбайт. Анын соңку тагдыры тууралуу генерал-лейтенант М.А Терентьев: "Мулла Зияутдин дагы эле тириү жана жашынып жүрөт. Лагерге кол салуу учурунда ал эмес мулла Гияз каза болгон", (Терентьев М.А. История завоевания... с.482)- деп жазса, И.П. Ювачев: "Козголонду тез эле басышат. Дүкчи эшен даргага асылат. Абдул-Жалил изин суутуп кетет, молдо Зиябидин Кашгарга кире качат", -деп толуктоо киргизет. Демек, ал Түркиядан келген Абдул-Жалил менен кошо Кашгарга из жашырып качып кеткени маалым. Зиябидин Магзунинин андан кийинки тагдыры азырынча белгисиз бойдон калып келүүдө. Болгону анын кол жазмасы табылып, аты белгисиз болуп келген кыргыз тарыхчысын, Кокон хандыгында таасирдүү бийлик орундарын ээлеп келген Зиябиддин Магзуминин ишмердүүлүгүн тактоого, элге ачык жарыялоого убакыт келип жеткенин эскерте кетмекчибиз. Биз Зиябиддин Магзуми тууралуу макалабызды маалымат каражаттарына жарыялагандан көп өтпөй эле Ноокат районунун Төөлөс айыл өкмөтүндөгү Айтамга айылынын тургуну Муктар Бостонбаевден жана ушул эле райондун Зулпуев айылынын тургуну Момун Нурматовдон Зиябиддин Максым тууралуу үн кошкон каттары "Эркінтоо" гезитине жарыяланып калды. Анда Зиябиддин Максымдын Паҳриддин Максым, Алим Максым, Андалип Максым, Нажимиддин Максым, Сражиддин Максым деген беш уулу тең өз мезгилиниң билимдүү адамдары болуп, совет доорунда көзү өткөнүн, алардан жана эки кызынан таркаган урпактары Ноокат районунда жашап жатканы кабарланган. Ошондой эле архивдик жана жазма даректеринде кездешкен Ичкилик болушундагы "Жумча" айылына да тактоо киргизишип, ал кыргызча "Жүлгө" деп аталаарын, ал эми

эмгектин автору кадимки эле кыргыздын Төөлөс уруусунан экендигин билдиришти. Ошентип, Кокон ордосунда кызмат өтөгөн кыргыз тарыхчысынын ата-бабаларынын, урпактарынын ысымдары белгилүү болуп, кайсыл жерде жашаганы такталды.

Ал эми анын эмгеги качан гана Кыргызстан өз эгемендүүлүгүнө ээ болгондон бир жыл өткөндөн кийин табылып, аны алгач белгилүү кыргыз тарыхчысы Анвар Мокеев таап, анын көчүрмөсү Кыргызстанга келгени да бекер жеринен эместирип. Анткени, Магзуми аталган кол жазмасынын түп нускасын 1888-жылдары Түркиядан келген Абдурахим эфендиге берип жатып: "Эми кол жазма ээсиз калып, хандын балдары ал кителин баркына жетпегенине арманым бар", - деп кол жазмасын жыйынтыктап жатпайбы. Анын үстүнө эмгектин автору Кокон хандыгынын учурунда кыргыз элиниң таламын талашкан бир топ саясий күрөшкө активдүү арапашып келгени белгилүү болуп отурат. Ошондой эле ал 1898-жылдагы улуттук-боштондук күрөштүн негизги жетекчилеринин бири болгонун тарыхый документтер ырастап берди. Ал өз эмгегинин баркына жетүүчү мезгил бир учурда келәэрине толугу менен ишенген сыйктуу. Анын тилеги Кыргыз эли эгемендүүлүгүн алгандан кийин аткарылды. Ал учурда колониялык эзүүдөн кутулуу үчүн күрөшкө чыгышкан көпчүлүктүн тилектери ишке ашпай, боштондук күрөштүн катышуучулары падышачылык жазалоочу аскерлер тарабынан ырайымсыз жазаланып, Магзуни аз сандагы адамдары менен Чыгыш Туркстанга көздөй качууга аргасыз болгон. Анын эмгеги колго тийгенден тартып аны пленкадан кагазга түшүрүп, ал да жетишсиз болгондон улам кайрадан Стамбул университетинин кителиканасында сакталып турган жеринен көчүрмөсүн алдыртып аны котортуу үчүн аракетибизди баштадык. Кол жазманы котортууга белгилүү окумуштуу, Кыргыз Республикасынын маданиятына Эмгек сицирген ишмер Омор Сооронов менен араб-фарси тилдерин мыкты билген аалым Молдо Сабыр Досбол уулу дароо макул болуп, ага демөөрчү болуп "Ноокат" ынтымак коому чыкты. Кыргыз тарыхчысынын кимдигин тактоого жана эл арасына жайылтууга, ошондой эле эмгектин которулушуна жана жарык көрүшүнө "Зиявиддин

Максым" атындагы фонддун жетекчisi, аалымдын урпактарынын бири Муктар Бостонбаевдин аракети өзгөчө болду.

Ошентип, бул эмгектин жарық көрүшү менен буга чейин Османалы Сыдык уулу, Белек Солтоноев сыйктуу саналуу тарыхчылардын катары толукталып, кыргыз тарыхнамесинде Зиябиддин Магзуми же Зиябиддин Максым деген жаңы ысым келип кошулду. Анын мурастап кеткен көлөмдүү эмгеги тарыхчылар үчүн табылгыс байлык болуп, Кокон хандыгындағы талашка түшүп такталбай келген тарыхый окуялардын такталышына бараандуу салым кошоору анык. Болгону жаңы жаш изилдөөчүлөр келечекте бул эмгекти ар тараптан талдап, элдин калың катмарына жеткирүүсү эле калды.

Кыяс Молдокасымов Сатарович - 1963-жылы Өзгөн районуна караштуу Көлдүк айылында төрөлгөн. 1985-жылы КМУУнун Тарых факультетин артыкчылык диплому менен аяктаган. КМУУнун алдындагы аспирантурада окуп, 1994-жылы Тарых илими боюнча кандидаттык диссертациясын коргогон. 1991-97-жылдары КМУУнун Тарых факультетинде окутуучу, доцент болуп эмгектенип, 1997-2000-жылдары КМУУнун алдындагы докторантуралык диссертациясын коргогон. 1995-жылдан бери "Кыргызстан Тарыхчылар Жамаатынын" төрагасы. 1998-2005-жылдын 1-апрелине чейин "Азаттык" радиосунунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн жетектеген. 2005-жылдын 23-сентябринан Улуттук Телерадио корпорациянын президенти, 2006-жылдын январынан МТРКнын Башкы директору. Кыргыз тарыхына арналган 50дөн ашуун ар түрлүү илимий-популярдуу макалалардын автору.



Зиябидин Максым тарыхтан өз ордун табыш керек.



Кудай раҳматы қылсын атам Сулайманов Бостонбай санжырачы, ата-бабалардын тарыхын жакшы билген адам эле. "Бабаларыбыздын бири Зиябидин Максым Кокон хандығында кызмат қылған, китең жазып калтырган, Анжиян көтөрүлүшүнө катышкан, орустардан качып барып Кашкардан ары изи жоголуп кеткен. Анын китеңтерин Совет доорунда баласы Сражидин Максым бийликтен коркуп бир мазарга көмгөн экен. Ошол бойдон жатып, аны көмгөн адамдардын көзү өтүп кеткендөн кийин кайра ал китеңтерди издең таба албай калдык", - деп жүрчү эле. Аナン эле 2001-жылы 20-июльда "Эркин Тоо" газетасынан тарыхчы Кыяс Молдокасымовдун маегин окуп калдым. Ал маекте Зиябидин Максым Кокон хандығында дәэрлик 20 жылдан ашуун иш башкаруучу, 1898-жылдагы Анжиян көтөрүлүшүндө Дукчи эшнендин он колу, кенешчиси болгон деп айтыптыр. Кыяс Молдокасымовдун маегин окуп берсем атам аябай сүйүнүп "Кудай бул кишини бизге кайтарып бериптири, балам эми бул китеңтин аркасынан түшүп изилде" деди. Андан кийин ал кишинин жети атасын тактап, урпактарын таптым.

Орустун тарыхчылары анын Ичкилик волостунда Жумга қыштагында туулган, атасынын аты Шамил деп жазышкан экен. Падышашылык мезгилде азыркы Караван Ичкилик волосту деп аталып жүргөн экен. Бирок бизде Жумча деген қыштак болгон эмес. Мурда биздин Төөлөс айыл өкмөтүн (Уркуя Салиева атындағы колхозду) Жүлгө қыштагы дечү элек. Башка элдин өкүлдерүү кээ бир тамгаларды чаташтырып Жумча деп жазған экен. Биз териштирип көрсөк аты Маматкары болуп чыкты. Кыргыздарда өзүнүздөр билесиздер атты дайыма қыскартып

айтат да. Бул макаладан кийин Зиябидин Максымдын жердеши катары, урпагы катары эл арасында тактоолорду өткөрүп, анан Кыяс Молдокасымовго кат жөнөттүк. Алар да Зиябидин Максым кайсы жерден, кайсы уруудан экенин, анын урпактарынын бар же жогуна кызыгып жазышкан экен. Биздин каттан кийин ал биз менен байланыш түзүп, айылга келип сыйналғыга тартып 5-6 теле жана радио берүүлөрдү уюштурду. Райондук, областык жана республикалык гезит-журналдарга басыла баштады. Андан кийин "Фаргана хандарынын тарыхы" китебинин утуру которулган бөлүгүнүн үзүндүлөрү "Жаны ордо" газетасына чыга баштады.

Кыяс Молдокасымов менен сүйлөшүп такташсам, ал китепти Молдо Сабыр менен Омор аке котороорун айтты. Алардын айтуусуна караганда китепте баяндалган окуялар Т.Касымбековдун жазганынан башкачараак экен. Ыр менен жазылган жерлери жана кара сез менен жазылган жерлери да бар. Кыскасы Кокон хандыгынын тарыхы бүт бойдон камтылып жазылган экен. Бул китеп кыргыздардын, айрыкча түштүк кыргыздардын мамлекеттүүлүгүн аныктоодо чоң рол ойноору бышык эле.

Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына карата А.Акаевдин китебинде Кокон хандыгы жөнүндө үстүртөн гана жазылыптыр. Ал гана турсун Кокон хандыгын жасалма даңазалоолор болуп жатат деген пикирин билдириптири. Кокон хандыгы түштүктө өзбекти, тажикти, кыргызды бириктирген орток мамлекет болгон деп саналып келет. Ошондуктан Кокон хандыгын биздин мамлекетибиздин тарыхынан ажыратып кароого мүмкүн эмес. Өкүнүчтүү жери бул тарых дале ачылбаган барак болуп турат. Биз кадыр-барктуу кишилердин атынан А.Акаевге, О.Ибраимовго 2200 жылдыкты белгилөө боюнча комиссияга кат менен кайрылган элек. Тилекке каршы ал катка эч кандай жооп болгон жок. Кокон хандыгынын тарыхын кагазга түшүрүп баалуу иштерди калтырып көткөн бабабыздын эмгеги бааланбай келди .

Кокон хандыгында кызмат кылган жана Стамбулдан табылган китептин автору Зиябидин Максым Шарип уулу биздин мурдагы Жүлгө азыркы Ноокат районундагы Төөлөс айлынан болот. Ал кишинин жети уулу бир кызы болгон. Алар: Сражидин

Максым, Пакирдин Максым, Нажмидин Максым, Нурдин Максым, Шайдин Максым, Андалип Максым, Сайдин Максым жана Багда эле. Азыр ал кишинин небере-чөбөрөлөрү, жебирелеринин көпчүлүгү Төөлөс айыл өкмөтүнүн Айтамга айлында, айрымдары Төө-Моюнда, Караванда, Кызыл-Кыя шаарында жашашт. Балдарынын ичинен Сражидин Максым билимдүү аалым болгон. Совет доорунун мезгилинде көрүнүктүү диний кызматкер катары куугунтукталып, качып-бозуп турмуш өткөргөн. Зиябидин Максымдын кол жазмаларынын көпчүлүгү Сражидин Максымдын колунда калган. Ал киши каза болгондон кийин ал эмгектерди ар ким сурап алып кетип жүрүп жок болгон.

Зиябидин Максымдын жана анын баласынын коргонунун ордуна 100 бала окуй турган чоң медресе курганбыз. Зиябидин Максымдын ата-теги кыргыздардын ичкилик уруусундагы Төөлөстөрдүн Айтамгасынан болот. Ал кишинин жети атасы тең молдо болуп өткөн. Ошондуктан алардын ысымына Максым деген наам кошулуп айтылган. Ал кишинин бабалары молдо Асан, андан Эгемкул Максым, андан Чалабай Максым, андан Абсамат Максым, андан Маматкерим Максым, андан Зиябидин Максым, андан Сражидин Максым болуп улана берген.

Убагында Коңон хандыгынын ордосунун айланасында ичкилик кыргыздар көп жашагандыктан (азыр ал жерде жашагандардын көпчүлүктөрү Өзбекстанга өтүп кеткен) ордодо бийликтин ар түрдүү баскычынын башында жана аскерлердин дээрлик көпчүлүк бөлүгүн ичкиликтөр түзгөн. Зиябидин Максым менен кошо кызматташ учурунда кызын Малаханга берип (Генерал М.Абдырахмановдун бабасы), канга аталац болуп лашкер башыга чейин жеткен, Полот Күшбегинин, ошондой эле өтө чоң аалымдардын бири хан ордосундагы китеңкананы башкарған Акназар ажынын (кыбырасы азыр Кызыл-Кыя шаарынын казысы) небере-кыбыралары да биздин Төөлөс айыл өкмөтүндө жашашат. Зиябидин Максымдын китеңинин табышы жана которулуп китең болуп чыгышы анын окурмандарга жетиши, кыргыз тарыхындагы айрыкча ичкилик кыргыздардын хан ордосундагы зәлекен орду жонундо кошумча маалыматтарды берет деген ойдобуз.

БИБЛИОТЕКА

Ошского государственного

Университета

915425

ИНВ №

Биз мурда Кокон хандыгындагы тарыхый окуяларды Т.Касымбековдун жазгандары менен гана окуп, билип, атабабаларыбыздын айткан нускалуу баяндары менен маалым болуп келдик. Көрсө биз биле элек, биз окуй элек тарыхый фактылардын жаңы ачылыштары али алдыда окшойт.

Зиябидин Максымдын жана анын жазган китеби, биздин эле эмес жалпы кыргыздын сыймыгы болууга тийиш деп ойлоймун. Биз билгенден Кокон хандыгында кыргыздардан өтө таасирдүү, бийликтин ар түрдүү бутактарында тургандар өтө көп болгон. Бирок кыргыздардын хан алдында иш башкарып, билимдүү аалым болуу менен бийликтин бардык иш-кагаздарын тейлеген китечтерин жазып калтырган Зиябидин Максымдай инсан болгон эмес.. Кайдыгерликтин айынан мурдагы бийликтин кызыклагандыгынан, артынан түшүп изилденбей жүрүп канчалаган чыгаан инсандарыбыз тарыхта башка элдин өкүлү болуп кетти. Эгерде биз бул кишинин ордун тарыхтан алып бербесек келечек бизди кечирбейт. Биздин айылдын аты мурда Айтамга болуп, ушул кишинин шарапаты менен чоң медресе салдырган (хандыкта иштеп турганда). Бул медресе Ноокаттан тартып Кадамжайга чейин Миндабамдан, Кувадан (Азыр Өзбекстандын чоң райондору) балдар келип окуп диний билим алышкан. Ошондон улам биздин айылдын эки аты бар. Айтамга - Мадресе. Убагында Токмокто Шабдан баатырдын медресесин ушул киши ачтырып, өзүнүн уулу Шандин максымды дарс берүүчү кылыш жөнөткөн экен.

Бул китечтин которулушу өтө машакаттуу иш болду. Молдо Сабырга жана Омор Соороновго которууга бергенге чейин эле Кызылкыядан, Оштон күчтүү деген молдолорду таап бул жазмаларды котортуп көрдүк. Тилекке каршы алардын бул китечти ойдогудай которууга күчү жетпеди. Ошондуктан кайрадан Молдо Сабырга жана Омор ака менен келишим түзүп которууга туура келди. Алар 5-6 айдын ичинде которуп бүтүп мына китеч болуп колго тийип олтурат. Пуштун, арап, фарсы, чагатай тилин толук билген билимдүү, муфтияттын фатва бөлүмүн башкарған чоң аалым Молдо Сабырга тең келе турган адам жок экенине эми ынанып олтурام. Эч ким которо албаган XIV-XV қылымдагы Молдо Сайпидин Аксыкенттин "Мажмуу ат-таварихти" да Омор

Сооронов экөө которгон. Ошондуктан Молдо Сабырга ырахмат айтып ыраазычылыгымды билдирем. Ал эми Омор Сооронов болсо өзүнүн чыныгы баасын албай жүргөн чон окумуштуу, улуу инсан. Мукаиды ийине жеткирип, Ясавийдин эмгектерин изилдеп, Молдо Ниязды кыргыз журтчулугуна жеткирген ким? Бул адам Омор aka Сооронов. Ал кишинин чыныгы окумуштуулугун, доктор, профессорлор жасай албаган эмгектерин көрүп билип турабыз. Анын чыныгы илимпоз экенин "Фаргана хандарынын тарыхы" китебин которууда билип отурам. Өтө жөнөкөй, ашыкча сөзү жок, элден бөлүнбөгөн, өз ишине берилген, сөзүнө турган инсан экенине көзүм жетип, ийилип таазим этип чоң ырахматымды айтамын. Сиздин эмгектериңизди эл жана азыркы бийликтегилер баалар деген ойдомун.

Зиявидин Максым атабыздын кайрадан "табылышына" анын чоң аалым, тарыхчы, акын жазуучу болуп таанышына, китептин которулуп басылып чыгышына ат көтөргүс эмгек кылган жаңыдан есүп келе жаткан окумуштуу жана коомдук ишмер Кыяс Молдокасымовду өзгөчө белгилеп кетпесем болбойт. Ал болбосо Зиявидин Максымдын ысмы, жасаган эмгектери, жазган китеби элге жетпей дагы канча жыл жатмак. Мен айылда болуп бул китепти көтөрүү иштерине анча колум тийбеди. Такай Бишкекте болууга убактым болбоду. Ал мен аткара турган иштерди да аткарып, Молдо Сабыр менен Омор Соорон-сопуну да өзү таап, алар менен мени тааныштырып, бардык ишти өзү башкарып, ишти акырындык менен терендетип отурду. Эгер ал өзү жетекчилик кылбаганда бул иш дагы канчага созулат эле. Китечти басып чыгаруу өзүнчө бир машакат экен. Бул түйшүкту да өз мойнуна алып басмакана менен сүйлөшүп, өзү чуркап жүрүп буттурду. Ноокат эли ага абдан ыраазы. Кыяс Молдокасымовду Төөлөс айыл өкмөтүнүн ардактуу тургуну кылыйп алалы деген сунуштар түшүп жатат. Буюрса ал сунуш да ишке ашаар. Зиявидин Максым атабыздын ыр менен жазылган (200 барактан турган) дагы бир китебинин дарегин Кыяс иним тааптыр. Аны дагы алып келип котортуп, окурмандарга жеткирүүдө жардамын берет деген ойдомун. Келечекте кыргыз элине кереги тийген чоң окумуштуу жана коомдук ишкер болушуна мен ишенемин. Ылайым кудайым ооматыңды берсин.

Колунуздардагы китеп жөн эле чыгып калган жок. Китепти которуу жана басып чыгаруу үчүн көп жетекчилерге, жеке ишкерлерге барып кирбеген эшигим калган жок. Бул маселеде жакындан жардам бергендер болду, мени алдап тил эмизгендөр да болду. Бул китептин маанисин түшүнгөндөр болду, атайлап түшүнгүсү келбegenдер да болду. Алардын басымдуу көпчүлүгү түшүнүү менен мамиле кылышты. Алардын атын айтып кетпесем болбойт. Алар А.Эркебаев, Н. Касиев, М.Жээнбеков, А.Алиев, Ү.Сыдыков, М.Турдукулов, “Ноокат жери” коомунун жетекчиси М.Зулпуев, муфтий Муратали Жуманов, депутаттар А.Тагаев, Кызыл-Кыялык, Бел-Өрүктүк, Абшыр-Сайлык, Нарайлык төөлөстөр жана башкалар. Андан тышкары колдон келишинче аз болсо да бул китептин чыгышына өз салымдарын кошкон жигиттердин атын атоого кагаз жетпейт. Алардан кечирим суроо менен ыраазычылыгымды билдирем. Мурунку бийликтегилер мени укпай коюп, колум сууп турганда кудай жеткирип Кызыл-Кыя Гумманитардык педагогикалык институтунун директору Миталип Мамытов менен таанышып калдым. Ал менен биргелешип эки жолу илимий теориялык конференция өткөрүп, окумуштууларга, окуу жайдын мугалимдерине Зиябидин Максым жөнүндө айтып бердим. Ал жердеги окумуштуулардын Зиябидин Максымга болгон кызыгуусун көрүп көңүлүм көтөрүлүп, бул ишке кайрадан катуу кирише баштадым. Алар мага материалдык жана моралдык жардам көрсөттү. Келечекте ал институт Кыргызстандын түштүк батышындагы ичкилик кыргыздардын ачылбай жана элге жетпей жаткан маданий, адабий, тарыхый мурастарын, Зиябидин Максымдай элге кызмат кылган инсандарды бүткүл кыргыз элине жеткирүүдө өзүнчө борбор болуп берет. Ал жерде эмгектенип жаткан акын драматург Эгемберди Эрматов Зиябидин Максымды өзөк кылып ошол чөлкөмдөгү окуялардын негизинде роман кылып жазсам деген ниети бар. Бул китеп колуна тиери менен ал дагы өз ишин баштаар. Бул институттун эмгек жамааты менен да аткара турган иштер алдыда. Миталип Таиров баш болгон жамаатка ыраазычылыгымды билдирип, чон ырахматымды айтам.

Адам баласынын өткөнү да, учуру да, келечеги да ажырагыс бир бүтүндүктө турат экен. Өткөн ата-бабандын турмушу, учуру

өзүндүкү, келечеги тукумундуку. Атаңды жамандап өзүң жакшы боло албайсын, өзүң жаман болсоң - тукумун жакшы болбойт. Ошондуктан өткөндүн жакшысын сактап, баарын тактап, алдыга карап жылып олтурган элдин келечеги кең. Өткөндү кайрадан тирилтип, тиешелүү баасын берүү жалпы кыргыз элиниң милдети экен. Зиябидин Максымды терең изилдөө максатында атайын фонд түзүлүп, ишти терендетип жатат. Фонддун максаты аалымдын кыргыз элине калтырып кеткен эмгектерин толугу менен элге жеткирүү, Зиябидин Максымдын эстелигин тургузуу, ал кишинин эмгектери боянча илимий теориялык конференцияларды уюштуруу, музейин ачуу, мектептерге, айыл көчөлөрүнө атын коюу. Буюрса Республикалык масштабда туулган күнүнүн 185 жылдык юбилейин өткөрүү болуп саналат.

*Зиябидин Максым фондуунун
төрагасы*


Муктар Бостонбаев.

Кокон ордосу кыргыздарга өгөй эмес

"Фаргана хандарынын тарыхы" деген кол жазманы таланттуу тарыхчы Кыяс Молдокасымов апкелип калды. Араб арибинде жазылып, 1662 беттен турат экен. Көлөмү: бийиктиги 19см., туурасы 12см., тили - Түркстанда (Орто Азияда) жашаган түрк элдери бир кезде ортотк жазма тил катары пайдаланган Чагатай тилинде.

Муну белгилүү окумуштуу Анвар Мокеев Стамбул университетинин китепканасынан таап келген экен, андан Кыяс алышп, микрожазмадан чоңойттуруп, кагаз бетине түшүртүп, анан бизге апкелиптири. Зиябидин Максым атындагы фондуунун төрагасы Мухтар Бостонбаевдин каржылоосу менен Молдо Сабыр ажы (Молдо Мамасабыр Досболов) экөбүз 2002-жылдын 29-октябрьы, шайшемби күндөн баштап каторуга кириштик. Молдо Сабырдын сунушу бойунча түп нусканын 64-бетинен баштап каторуп, баш жагын кийин каторуп коштук. Кол жазмага байланышкан, мен билген фактылар ушулар. Эми кол жазманын ички мазмунунан сөз салууга өтөбүз.

"Кыргыз тарыхы", "Кыргызстандын тарыхы" делген, фундаменталдык эмгек саналган же окуу куралы катары эсептелген китептерди окуганды, илгери, башталышы бүдөмүктөй, жоктой сезилчү, Кудай жалгап, окумуштууларыбыз таштагы Орхон, Енисей тексттеринен чукулап, араб, фарси, орус ж.б. жазмаларынан издең таап, бир топ жакшылап "жаңыртып" койушту. Жакында "табылган" Кытай булактарындагы кыргыздар туурасындагы тарыхый фактылардын өз тилибизде жарыяланышы (Кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө байыркы Кытай тарыхый булактары жана Кыргыз каганына Кытай императорунун каттары (б.з.ч. 111. - б.з. IX к.) Б., "Архи" Инновациялык борбору, 2003, 28 - 62-беттер) огобетер сыймыктандырды. Бирок кечээ эле XYII-XIX кылымдарда гүлдөп турган, Фергана өрөөнүн гана эмес, Чүй, Нарын, Көлдөн өтүп, Чыгыш Түркстанга, быйагы



Котормочулар: Молдо Сабыр ажы менен О. Соорон-сопу.

Олуйатага чейин караган Кокон хандығы өгөйдөй элестелип, ал жөнүндө жазганда бөтөн мамлекеттей карап, чөп башылап айтып, Алымкул аталық, Жусуп мин башы, Мусулманкул, Полотхан, Мухаммат Назарбек, Абдылдабек ж.б.өндүү кыргыз кыраандарын өз орундарына койуп айтпай, жакшылап көрсөтпөй келатабыз. Биз бир уруу же бир коктунун гана эли сыймыктана турган, ошол айлана-чөйрөсү үчүн гана кызмат кылган адамдар менен чектелгенибиз элибиздин бүтүндүгүнө, келечекке карай дүркүрөп өсүшүнө кызмат кылбайт, тескерисинчे кээ бирлеринин кесирлери да тиши мүмкүн. Ал эми жогоруда аталган инсандар мамлекеттик масштапта ой жүгүрткөн, айрымдары Түркстандагы эң зор хандық саналган Коконду бир нече жылдан башкарған, дагы бирлери (Алымкул, Полот хан, Абдылдабек) орустай баскынчы-басмачыларга каршы элди уюштуруп, өздөрү ак боз ат минип алдыга чыгып, кашык каны калганча кармашып отуруп баштарын берген. Буларды илимий иликтөөдөн өткөрбөй, тарыхый фактыга айлантпай, эл жүрөгүндө тутантпай туруп, тарыхыбыз такталды, мамлекеттүүлүгүбүз бекемделди, ынтымагыбыз ашты дегенге таптақыр болбойт.

Аталган маселелер жөнүндө, жалпы эле кыргыз элинин бүтүндүгү, толук кандуу аброю туурасында ой жүгүртүп, түптүү, тамырлуу б.а. фундаменталдуу тарыхый эмгек жаратуу үчүн бир кезде Тяньшан тоолоруна, Ысыккөлдүн башына чейин бийлик жүргүзгөн Кокон хандыгы туурасында биздин тарыхчы-окумуштууларга, бул багытта калем шилтеген көркөм сөз кайраткерлерине Кокон жана Кокон ордосундагы кыргыздар жана реалдуу турмуш туурасында колго алымдуу, ойго толумдуу факты материалдардын аз болуп атканы да чын, Аны белгилүү өлчөмдө "Фаргана хандарынын тарыхы" кол жазмасы толуктайт деген ой менен андагы айрым маселелерге кайрыла кетебиз.

Колубуздагы жазма эстелик бойунча караганда Кокон хандарын тукумкурут кылуу б.а. мураскорлорду жок кылуу аракети үч жолу болуптур. Бириңчиси Алим хандын тушунда болуп, ал Нарботобек деген тууганын өлтүрүп, такка отурат да, дагы Нарботобектин бир тууганы Ажыбекти да өлтүрөт. Мураскорлорду сактап калуу маселеси келип чыгып, Ажыбектин үч уулун кадырдан адамдары бир түндө ала качып, Таласка жеткиришет. Ошондо 12 жашта болгон Шерали орто жашка келгенде, Коконду бийлеп турган Саид Мухаммат Али ханды (Мадали ханды) Букар падышасы Амир Насурулла Мадалинин энеси Маклар айым, иниси Махмудканды кошо өлтүрүп, мураскорлордун баарын жок кылууга буйрук берет. Кайдадыр бир жерде алардын бирөө жашап жүргөнүн бүшүркөп, Мамашарип атальктан аныгын угуп, аны да таап көзүн тазалоо керектигин айтат. Кокон ордосуна Ибраим Хайлалды койуп кетет. Мураскорлорду тукумкурут кылуунун экинчи жолкусу - эн эле трагедиялуусу ушул болгон. Бул жолку бийлиkti алдыруу Кокон эли үчүн, айрыкча өз жүртүнүн патриоту Жусуп миң башыдай азаматтар үчүн оорго турган. Миң башы кыргын учурунда башка жакта болуп калып, жигиттери менен соо калган. Кийин Шералини таап келип, Кокон тактысына отургuzганы залкар жазуучу Төлөгөн Касымбековдун "Сынган кылыш" романы бойунча жумурай жүртка белгилүү. Ошентсе да тарыхый чындык менен көркөм чындыкты айрый албай калган айрымдар үчүн роман менен кол жазманын ортосундагы оош-кыйыштуу учурлардын айрымдарын көрсөтө кеткенибиз оң болот го. Ануастунө жазуу-сызуусу болуп-болбой,

болсо да жоголуп-табылып келген кыргыздар үчүн алдыда тарыхын тактоо туруп, актай калган жерлерин "Манас" эпосундагы окуйалар менен толуктаган учурлар болбодубу. Ошондон улам эпостук чыгармалардын угулгандардын баарын оп тартып алма табиятын, айрыкча "Манас" эпосун айтууну жашоо каражатына айландырып, эпосту кызықтуулукка жеткириш үчүн ондогон кылымдар ичинде болуп өткөн окуйаларды пайгамбар жашын араң жашаган бир Манастын башына чогултуп айткан манасчылардын варианттарын көркөм сөз өнөрүн терең аңдай бербеген айрым окурмандарбызы (угармандарбызы) "Манас" эпосундагы окуйалардын баарын тарыхый чындык, болгондо да Манаска тиешелүү деп билип атышпайбы. А чынында толук бойунча аңдай эмес, мындан ишенич-чаташууларга чейин жеткирген көркөм сөз өнөрүнүн кудуретинде, улуу "Манастын" сыйкырдуу күчүндө жатат.

Көп жерлери алигиче тунгуйук калып аткан Кокон хандыгына байланыштуу окуйаларды элге жеткирүүдө "Сынган кылыч" романынын ролу да "Манаска" окшош. Айырмасы: "Манастын" окуйалары апыртмалуу келип, бир нече кылымдарды камтыса, "Сынган кылыч" тарыхый окуйалардын хронологиялык тартибин сактап, тарыхый чындыктардын нугунда жазылган. Ошондуктан "Фаргана хандарынын тарыхы" кол жазмасына салыштыра карай берсе болот.

Кол жазма бойунча Жусуп мин башы Саид Мухаммад Али хандын (Мадали хандын) мезгилинде жана андан мурдакы доорлордо эле ордого кызмат кылган, мин башы наамын алган өтө белгилүү инсан болгонун эстесек, кыргыздар Шерали хандын заманына чейин эле ордонун төрүндө жүргөнүн баса белгилесе болот. Шералини такка отургузуу жана анын бийлик жүргүзүшү бүтүндөй эле кыргыздардын иш-аракетине, түзмө-түз катышуусуна байланыштуу экени көрүнөт.

Бийлик ичиндеги, бир эл менен экинчи элдин (улуттун) ортолорундагы нааразылыктардын баары баш кишинин алысты көрө албаган карамасокурлугунан, кыска ойлуулугунан, мажес түшүнүгүнөн же жетеленме-маңкурттуугунан болот. Кол жазма бойунча Шерали хан Жусуп мин башыдай, Абдырахманбектей (Шералинин тун уулу), Кожо Мир Асаттай, Мухаммат

Назарбектей, Көруулудай ж.б. баатырлардын жардамы менен такка жетип, Бухара амирлигине тиешелүү болуп келген Ташкент менен Кожентти алгандан кийин магдырай түшүп, бийлиktи кайра бөлүштүрөт. Жусуп миң башыны миң башылыктan четтетип, Маргланга аким кылып жөнөтүп ийип, жанына Шадыны миң башылыкка алып, эки тизгин бир чылбырды Шадыга карматат. Ошондо "...кызмат көрсөткөн кыпчак урууларынын көңүлдерү кара болуп, нааразылык менен өз жайларына кетишет" (Сөз болуп келаткан кол жазма, 157а-бет. О. Соороновдун өздүк архивинде. Архив №665. Мындан ары бетин гана көрсөтөбүз). Шады миң башы ордого таасири зор кыргыздарды четинен жоготууга киришип, Ташкентти алууда Мала хандын оң колу болуп берген баатыр Мухаммат Назарбекти Шерали хандын мөөрү басылган кагаз-буйрук менен жок кылмак болгондо, Жунус датка деген кыргыз сезип калып, Ташкентке кызматка жөнөп аткан Мухаммат Назарбекке билдиret, алар Ташкент жолунда буйрукту алып бараткан жигитти кармап алып, койнундагы катын окушса, "Мухаммат Назарбек бараары менен өлтүрүлсүн!" деп Падыша Ааламдын (Шералинин) атынан жазылып, анын мөөрү басылган экен". (159-бет). Аны көргөн Мухаммат Назарбек жигиттери менен Ташкентке барбай, тоого чыгып кетет.

Бул окуйаны уккан Жусуп миң башы жинденип, "...Мукаммет Назарбек өлтүрүлсүн!" дегени кандай!?" - деп ачуу таарынычын билдириди. Ошондо ушакчылар Жусуп миң башынын сөздөрүн Шады миң башыга айтып келишти. Ошондон фитини-факат (бузулуу) башталды. Жусуп миң башыга кек санагандар жаман сөздөрдү Авлия ханга айта беришти. Алардын айткандарына ишенип, "Эмне кылсаң өзүң бил!" - деп Шады миң башыга тапшырып койду". (160-бет). Шады миң башы Сайд Алибек дасторкончуну жигиттери менен жиберип, Жусуп миң башыны күптан маалында дасторкон четинен карматып өлтүрттү.

Мына, Шерали хандын кайдигерлигинен, мажрөөлүгүнөн, ушак укма-манкурттугунан улам Шералинин өзүн өлүмдөн алып калып, 12 жашынан тайраңдатып чоңойткон кыргыз элинин бир улуу инсанын, өзүнүн эң зор тайанычын баталгыга салып берди. Муну Төлөгөн Касымбеков "Сынган кылыш" романында өтө ишеничтүү жана зор көркөмдүктө сүрөттөгөн. Шералинин

образын ачыш үчүн Ислам китептеринде илгертен уламыш катары жазылып келген чокой жөнүндөгү окуя-эпизодду Кокон ордосунда болуп көрбөгөнүң карабастан, көркөм детал катары ыктуу пайдаланган. Ошондой эле Шералини биротоло колдон түшкөн жалдырама, иш билбес нонок кылыш көрсөтүш үчүн романчы бул кол жазмада таптакыр эле аты аталбаган Исфаралык Сатыбалды дегенге өлтүрттүргөн. Тарыхый чындык бойунча романдагы Нұзұп (Жусуп) миң башының өлүм алдында намаз окуган жери кол жазма бойунча Шерали хандын өлтүрүлгөн учурунда болот. Мурат хандын буйругу менен жаллаттар Шералини өлтүргөн атканда ал: "Мага суу берсөңөр, даарат алып, намаз окуп алсам, андан кийин башымды кессөңөр, кескиле!"-дегенде жаллаттар: "Ээ таксыр, сиздин өкүм кылчу убактыңыз өткөн. Падышалык тажы башка кишиге кийгизилген."-дешет. Ал жаллаттардын ичинен падышанын нанын жебеген, сый-урматын көрбөгөн, кызмат тийбegen бир киши туруп айтты: "Эй ырайымсыз жаллаттар, Падышанын алдында кызмат кылыш, жакшылыктарын көрүп, бүтүндөй казынага ээ болуп жүрүп, эми ушундай сөздү айтып, жүзүндү кара кылыш турасың!"-деди. Ошондон кийин суу апкелиши. Авлия Шер Мухаммат Али хан баатыр даарат алып, эки ирекет намаз окуду." (518-518а-беттер). Анан жаллаттар Шералини бак ичиндеги бир үйгө апкирип мууздап, түндөп Чымындык деген көрүстөнгө апарып көөмп салышты.

Тарыхый чындык ушундай болгон экен, бул учурду романчы Жусуп миң башынын зоболосун огобетер көтөрүш максатында, ал эми Шералинин мажестигин, жетелемелигин айгинелеш үчүн алмаштырып берген. Мүмкүн, жазма факты-материал колуна тийбегендикten жазуучу ушундай угуп жазгандыр.

Шералинин образын алдын ала пландаштырып алган романчы анын Таласта жүргөн көрүнүшүн да жогорудагы ыкмабойокторго салган окшойт, дикилдеген көк байталды минип, түнкү жайыттан саан бээлерди күндө айдап келип, кулундарын байлап же бээгэ салып жүргөн бир жылкычы катары сүрөттөйт. Кол жазма бойунча Шералинин турмушу мындан таптакыр башкача: "...бир өрөөндө койлору, бир өрөөндө жылкылары, бир өрөөндө төөлөрү жайылып жүрдү. Элletийа бийлеринин баары Шахзадага

(Шералыга) кызматкер болушту. Мусапыр жер болсо да өз жериндеги падышадай жашады." (69-69а-бет). Бул айтылгандарга жана Жусуп миң башыларды кабыл алган учурун эске алганда таптакыр эки башка адамдын жашоо образы көрүнөт. Мүмкүн Кудайарканың сүймөнчүлүгүнө әэ болгон, кол жазмаларын окуп берип турган автор Магзуни ашыра жазып ийгендир, андай-мындай деп кесе айтуу кыйын.

Сүйгөн каарманын же аздектеген окуя-идеяларын көтөрө айтып, ашыра сүрөттөп иймей кумарынын натыйжасында романчыда да, кол жазма авторунда да оош-кыйыштар боло кетиши закон ченемдүү көрүнүш. Романдагы Шералини хан көтөрүү каадасында Ашир аттуу жигитти мууздал, садага чалып ийген жер Кол жазмада жок, кыргыз салтында да болбосо керек, мен эч бир жазма булактардан жолуктурган жокмун.

Кол жазмада Абдырахманбек аттуу эки ысым бар. Анын бириңчисинин аты менен Кол жазмадагы окуйалар башталса (Шералинин чоң атасы), экинчиси Шерали хандын тун уулу болуу менен анын тактыга отурушунда эң эле зор роль ойнойт, аскер башчы катары командачынын милдетин аткаруу менен бирге ар дайым майдандагы жекеме-жекеге өзү бириңчи чыгып, айабагндай кыраандыгын көрсөтөт. Жусуп миң башыдан кем сүрөттөлбөйт. Шералини Кокон тагына отургузганга чейинки согуштардын баарында Жусуп миң башы эмес, Абдырахманбек командачылык кылып, бардык майданда бетме-бетке өзү бириңчи чыгып салғылашканы жазылат. Кол жазманын 165-бетинде Абдырахманбек экинчинин ысмы бубасы (Шералинин чоң атасы) Абдырахманбектин атынан алынып койулганы, Таласта аны Сарымсакбек деп атаары туурасында жазылат.

Абдырахманбек (Сарымсакбек) Шерали уулунун кыскача тарыхы мындай: Мусулманкул кыпчактарды бөлүп алып, ордо менен беттешкен учурда эки бир тууган - Абдырахманбек ордо тарапта, Кудайаркан кыпчактар тарабында туруп бир бирине каршы согушат. Ошондо ордо тарап женилип калып, Абдырахманбек адамдары менен Бухара-и Шаипке кетип, анда көп турбай, Амир Насурулланын (Бухар эмири) жиберүүсү менен Ташкентке барып аким болот. Кууланган Мусулманкул иниси Кудайаркан экөө биригишип кетпесин дегендей амал менен

кууланып кат жазып чакыра берип, Коконго келтирип, Балыкчы деген шаарга аким кылыш жиберип, ақырында Кудайкул аттуу кыпчактын колу менен өлтүртөт. Ошондо хан аталып турган менен колунда бийлиги жок жаш бала Кудайаркан "...агасы Абдырахманбектин өлүмүнөн кийин күйгөнүнөн улам алардан кек алмай болду. Колуна кылыш алыш "Бүт кыпчакты кырсам!" деди. Баарын өлтүрүп, өзүм бийлик жүргүзсөм!" деп ойлоду. Бирок бийликтин көпчүлүгү кыпчактарда эле. (Кж. 576-бет). Ошентип, Кудайаркан 18ге чыкканча - бүт бийлики өз колуна кармаганча кыпчактардан агасынын өчүн ала алган эмес.

Ушундай ордо окуйаларына активдүү катышып, канчалаган согуш майданында эрдиктер көрсөткөн, атүгүл эл оозунда Сахибыраан деп аталганга чейин жеткен баатыр Абдырахманбек "Сынган кылыш" романында аталбай, тарыхый эмгектерде айтылбай келатат.

Ушундай эле өкүнүчтүү сөздү Малика-и Шахубан (Кыргыздар Жаркынайым деп билишет), Алымкул аталык, Мукаммат Назарбек, Көруулу баатыр ж.б. айтса да болот. Булардын ичиндеги Малика-и Шахубан жөнүндөгү А.Т Абасбеков менен К.С.Молдокасымовдун "Кыргыз айымдары тарых таразасында" (Б., ОсОО "Промтехком", 2004-ж.) аттуу китебинде бир топ тарыхый булактарга, элдик санжыраларга сереп салынып, Ханайымдын өмүрү, иш-аракети, жашоо образы туурасында далай фактылар келтирилген. Ошого карабастан Малика-и Шахубандын (Жаркынайымдын) кыргыздардын көрүнүктүү айымдарынын арасынан бөлүнүп көрүнгөн түрүктуу, эркүү, өктөм-баатыр мүнөзү, окумал-авлиялиги калк кулагына жакшылап илине элек.

Кол жазмада Шерали тактыга отургандан кийин Али Риза төре, Али Кожо Эшениди баш кылыш бир топ адамды өз үй-бүлөсүн Таластан апкелүүгө жибергенде, Малика-и Шахубан: "Ээ төрөлөр, бизди эмне себептен алыш баратасыздар? Кудайга шүгүр, Алла Тааланын берген дөөлөтүн ушул жерде деле көрүп жашап атабыз..." (197-бет) - деп, хан ордосуна жулунбай, өзүн өтө токтоо кармаганы, Маргланга барып түшкөндө Шерали тез келишин сурап кат жөнөткөнде. Хан айым уулу Кудайарканга: "Ээ Шахзада, кагылайын орун басарым, көзүмдүн нуру, бозгунда жүрүп сендей уул, канча кыздарды таптым, ысык-суук, жакшы-

жаманды көрдүм. Атаңдын үстүнө айал албайм деген убадасы бар болчу, эми билсек, айал алыштыр. Жакшысы бизге жооп берсе, өз жагыбызга кетсек..." (205-бет) дегени, Хан канчалаган аттуу-баштууларды белек-бечкектер менен жиберип, Коконго келишин өтүнө бергенинен улам араң барып анан жумшарганы Малика-и Шахубандын принциптүүлүгүн, керек болсо, Шералидан да барк-башараттуулугун көрсөтүп турат.

Малика-и Шахубан Таластан чыккандан кийин Афлатунга түшүп, "Шахи Бухара Кокон шаарын басып алды" деген ушак сөздү угуп, ага ишенип, Мухаммат Назарбек Тактакүй тоосунда жүрөт дегенди эстеп, тоого чыкса, көптөгөн кишилер бейгам ат бастырып жүрүшүптур. Ал Кожомурат бийдин жигиттери экенин билген соң, "Эй Кожомурат бий, Сайд Мухаммат Шерали хан мамлекет башчысы болуп, силер анын кызматчысы болсоңор, бул салкын жайларда сайлап ойног жүрсөңөр, бул кылганыңар кандай!?" Лашкар чогултуп, Тактакүй тоосунан Мухаммат Назарбекти апкелгиле! Антпесенер мен өзүм лашкар чогултуп Коконго барам!"-деп ачууланганы (200-бет) эмне деген эрдик. Айал эмес, көп эле эрдемсинген эркектердин да ойуна түшүп, колунан келе бербейт. Малика-и Шахубан ушундай баатыр да зайып экен.

Ислам илимин өздөштургөн жагынан да Малика-и Шахубан ордо айалдарынан өзгөчөлөнүп, алардан алда канча жогору турган. Бул тууралуу "Мала ханды өз энеси Соно айым жана Малика-и Шахубан экөө төң эмизген... Мала хан экөөнү төң бирдей урматтайт. Айрыкча Шахубан энесин жогору сыйлайт, анткени ал өтө улуу айал болгон. Таң атканча зикир чалып, авлийалык макамга жеткен."(676а-бет)-деп жазылган Кол жазмада.

Малика-и Шахубан Абдырахманбек (Сарымсакбек), Кудайаркан, Султанмуратбектей уулдарды, Нарсүчүкайым, Айжанайым (Төрө айым), Саадатсүчүк айымдарды төрөп, Соно айымдын (кatta айым) Аптабайым, Макларайым деген кыздарын, Малабек, Сопубек деген уулдарын кошо багышкан зор тарбиячы, таалимчи да болгон.

Алмазбек Абасбековдун "Жаркынайым (Хан айым), "Асперди (Ажыбек-датка)" деген, жогоруда аталган китептеги макала-ларында "Жаркынайым 1802-жылы саруу уруусунун атактуу бийи

Асперди датканын үй-бүлөсүндө туулган" (16-бетте), Асперди датка алгач Талас өрөөнүндө, Нылданын жанында Шералыны хан көтөрүп...(30-бет), Хандын негизги тайанычы болгон Сыйдалыбектин аскеринин Таласка келиши Нұзұптұн, көп узабай Шералынын өлүмү менен айактайт."(30-бетте) дегендей, Шералинин такка отурушунда жана хандық жүргүзүшүндө Асперди менен Сыйдалынын ролу айабай зор болгон дегендей кылышп, бул эки инсанды көтөрө чалып айткан. Бирок биз сөз кылышп келаткан Кол жазманын бир да жеринде бул ысымдар аталбайт. Анын себеби А.Абасбеков жергиліктүү санжырачылардын сөздерүнө көбүрөөк ишенип алғанына байланыштуу болсо керек. Көл жазма бойунча Шералини Таластан таап, Коконго алып келүүдө Жусуп миң башынын гана аты аталып, анын айабагандай зор кызматы айтылат. Лашкарга жетекчилик кылышп, Касан, Наманган, Төрөкоргон шаарларын алууда Шералинин тун уулу Сарымсакбек (Абдырахманбек) өзү бириńчи баштап жекеме-жекеге чыгып, жеништерге жетип отурат. Кезек Тус (Чус) шаарына келгенде аны алуу Падыша Кожо Мир Асатка тапшырылат. Андан кийинки уруштарда Шахзада Абдырахманбектин катарында бир нечелеген баатырлардын эрдиктери жазылат, бирок Асперди, Сыйдалы дегендер учурабайт.

Кол жазмада Малика-и Шахубан (Жаркынайым) А.Абасбеков айткандай Аспердинин кызы эмес, Токтоназар датканын кызы экени мындайча жазылат: "Малика-и Шахубан балдарын алып, төрөлөр менен жол жүрүп отуруп Афлатунга келиши. Ушул жерде "Токтоназар датканы Талас жеринен Шадманбек келип кармап кетти."-деген кабарды угушту. Малика айабай кайгырды. Мамашарип атальк (Бухара Амиринин Ташкенге койгон акими) Шадманбек дегенди Авлийатага (Олуйата) аким кылышп дайынdagан эле. "Сайд Мухаммат Шерали хан Коконду алыптыр." деп, ага душмандык кылышп, Малика-и Шахубандын атасынан өч алмай болуп, канча кишилер менен барып, Токтоназар датканы алдап байлап алды".(197a, 198-беттер).

Кол жазманын ошондо Кокон ордосунда турган автору Таластагы окуйаларды билбей калып, Жаркынайымдын атасын чаташтырып жазып алышы да мүмкүн дейли десек, Кол жазмада

бул колкитеңи Кудайаркан дайыма оқуганы же башка бирөөгө окутуп укканы айтылат, таятасының атын чаташтырбаса керек эле.

Кол жазма бойунча хан көтөрүүде жана анын бийлигин Бухар эмири ж.б. басып алуусунан сактап калууда кыргыз, кыпчак деп бөлүнүшүү түштерүнө да кирбей, бир муштумдай болуп түйүлүп аракеттенишкен. Маселен, Мамашарип атальык Коңондо женилип бараткан Бухара амирине жардамга келатканда лашкарлари кайерде эс алабыз деп сурашканда, атальык "Оо наадандар, өзүм отура турган ордого барып эс алабыз." деп мардандаганда, лашкарлари "Эй таксыр, Коңондо коргон болсо, анын он эки дарбазасы болсо, ал дарбазалар бек болсо, ичинде лашкарлари турса, сизди кантып ордого апкиребиз?"- деп сурашат. Ошондо Мамашарип атальык: "Ой ақмактар сиперге тең келүүчү күч бул жерде жок го. Болгону Коңон ордосунда 2-3 мин кыргыз бардыр, биздин айбатыбызды эшиктенде Саид Мухаммат Шерали хан бардык кыргыздарын ээрчитип качып кеткен чыгар..."-деп күпүлдөйт. (362-бет). Бул сөздөрдүн мазмунуна карасак, кыргыз, кыпчак деп бөлбөстөн эле, "кыргыз бардыр" деп бир ат менен атап атат. Чындығында Коңондун негизги дарбазаларынын бири Наманган дарбазасында көп туу көтөргөн кыпчактар турган (366, 366а-беттер). Мала хан башында турган Ташкендеги согушта да кыргыз, кыпчак болуп бөлүнүп турду деген ныпындай да кабар жок. Бардык баләэ Шерали хандын кайдыгер-нымтырлыгынан Шадыны мин башы койуп, анысы кыргыз, кыпчактарды куугунтуктай баштагандан, Мусулманкул бийликти алгандан башталат, Мусулманкулдуң лашкарлари менен Алымбек датка жетектеген кыргыздардын беттешүүсү да болот. Демек, элди бузуп-жаруу башынан эле бийлик самаган лидерлердин каалоосуна байланыштуу болуп келет экен.

Он эки - он үчтөгү Кудайаркан 18 жашка чыкканча Мусулманкулдуң бийлиги жүрөт. Мусулманкул ордо ойнуунун дагы башка түрлөрүн ойлоп табат. Кудайарканды Кудайарбектин кызына үйлөнтөөр менен "...Мусулманкул мин башы баш болуп аксакалдары кеңешти: "Эми бардык журтка киши жиберели. Азиретке (Кудайарканга) перидей сулуу кыздар болсо алып береберели."-деп сүйлөштү. (553-бет). Ошентип, аз убақтын ичинде эле казактын төрөсүнүн кызын, карас элинен дагы бир

сулуу кызды апкелдирди. Мусулманкул дагы ойлонуп отуруп, карындашынан калган бир сuluу кыз бар экен, аны да Кудайарканга нике байлатьп, Ханга огобетер жакындашып алат. Андан кийин Эшен Жубаринин Малика-и Диларам деген сuluу кызын алып беришет, андан Кудайаркандин тун уулу Насирдинбек төрөлгөн.

Айал артынан айал алууга көнө түшкөн Кудайаркан бийлик өз колуна тийгенден кийин, өзү кыз издете баштайт. Маманийаз датка увазир болгондо Шугнан падышасынын кызын алдыртат. Анан Дарбаз падышасынын кызына үйлөнөт. Андан кийин кашкарлык Абдилла кожонун өтө сuluу кызын, анан Мунускан падышасынын уулу Газыкан төрөнүн кызын, анан Кою Мир Асаттин уулунун кызын алат. "Ошентип, ордодо баары болуп Кудайаркандин айалдары 40ка жетет." (649-бет). Мына, Мусулманкулдун Ханга жагынуу, көзүн бойомолоо аракетинен улам Кудайаркан катынпозго айланып, "Падыша Аалам Султан Бакарамдин (Кудайаркандин) дөөлөтүнө доо кетти." деп жазылат. (650а-бет). Дегинкиси, адам баласы өзүнө бүткөн үч напсими (көз напсими - жалтыр-жултурга кызыгуу, мансапкорлук ж.б.; ооз напсими же дүйнөпараздык, ачкөздүк; киндиктен ылдыйки напси - эркектер үчүн катынпоздук, ургачылар үчүн аягы суйуктук) тыйа албаса, үй ээси үйүн, мамлекет башчысы журтун түгөтөт. Ушерде улуу акын Жусуп Баласагундун:

"Ичимдикке өкүмдар жакын болсо,

Анда элине эң кыйын азап ошо.

Кедей ичсе түгөтөт өз тапканын.

Бектер ичсе ач кылат элдин баарын." -деген бейттерин кыстара кетүү жүйөлүү болот. Кудайаркандин түбүнө да мансапкорлук менен катынпоздук жеткен. Анын чоң аталарынан болгон Мадали ханды да катынпоздук менен араккечтик түгөтүп, Кокон элин Бухара падышасы басып алган. Дүнүйөпаастыктан биздин Аскар Акаевич да качып кетип, жумурай кыргыз журтун жер каратты. Ал эми Мусулманкулдун мансапкорлугунан бүтүндөй кыпчак эли Кудайаркандин колунан кырылган.

Буга мисал катары кол жазмадан Мусулманкулдун өлтүрүлгөн жеринен бир үзүм окуп көрсөк жетиштүү болот: "Ошол мезгилде Кокон шаарында Каримкул Мактар деген бар эле,

Мусулманкул анын алдына апкелинди. Колунда чынжыр, бутунда кишен. Аны Каримкул Мактар бийик жыгач орноттуруп, анын үстүнө отургузуп койду. Эл тамаша кылып турду. Андан кийин ар бир айыл-кыштак, тоо-чөлдөрдө качып жүргөн кыпчактарды кармап келип, ошол Мусулманкул отурган жыгачтын астына апкелип, баштарын кесе берди. Ошентип, он күнгө чейин Мусулманкул тактанын үстүндө отурду, кыпчактарды тынбай мууздай беришти. Анын ошончо көргөн дөөлөтү бир күнчөлүк көрүнбөй калды. Мусулманкул кыпчактарына боору ачыды, Хан Азиретти (Кудаярканы) бир көрсөм деп самады. Анын өмүрү бүтүп, ықыбалы кайткан кези эле. Мусулманкулду он күн тактада отургузуп, он бириңчи күнү жерге түшүрүп, Каримкул Мактар анын да башын алдырды" (598-599-беттер).

Мындан артык мыкаачылык болбос, он күн бою тынбастан мууздалып аткан кыпчактарын карап отургандан артык жазаны ким ойлоп таба алат? Бухенвальд, Освенцум өлүм лагерлеринен айырмасы канча? Бул тарыхый фактыны кара сөздүн залкары Төлөгөн Касымбеков дагы сүртүмдөрдү кошуп, трагедиянын кыргыз көркөм сөзүндө кездешпеген бийиктике берген. Окуганда жүрөгүн титиреп кетет.

Кол жазмада көрсөтүлгөндөй, ушундан кийин, Кудаяркан биротоло сарттар тарапка өтүп, кыргыз менен кыпчактарды көзүнүн төбөсү менен карап, билген жамандыгын иштей берет. Бирок кыргыздар жөн жатып калбастан ордо бийлигин алуунун экинчи толкунун баштайт.

Жашы кичүүлүгүнө карабастан тактыга отуруп алган Кудаярканга ичи ачышып, Ташкенде аким болуп жүргөн Малабекти кыргыздар колдоп, урушка чыгышты. Дагы Шерали хандын эки баласы: Кудаяркан менен Малабек майданда карама-каршы согушушту. Бириңчиси тарапта карачапандар турса, экинчиси - Малабек тарапта кыргыздар болду. Кол жазмада: "Кокондун 12 дарбазасынан лашкарлар (Кудаярканын лашкарлари) чыгып карашса, кыргыздар каратаандай кантап кетиштиптир" (660-бет) - деп жазылган. Ташкенге Малабектин ордуна жаңы эле аким болуп барган Султанмуратбекти Кудаяркан чакыртканда, ал казынада болгон байлыкты, лашкарларине Өтөмбай кыпчакты баш кылып (аскербашы кылып) ордого жөнөттү. Алар келишип, Сырдарянын

боюна түшүштү" (660-661-беттер). Ошондо Өтөмбай қыпчак Султанмуратбекti алдап ордого жиберип ийип, байлыкты бут алып, лашкарларды баштап, Малабекке кошуулуп кетет. Кудаяркан жакта турган Сопубек менен Шамуратбек да (Абдыракманбектин баласы) Малабекке өтөт. Кыргыз элетинен эч ким калбай майданга чыгат. Ордого жеткенче эле ак кийизге салып, Малабекти хан көтөрүп ийишет. Кийиздин бир бурчун Алимбек кыргыз (Алимбек датка), экинчи бурчун Кыдыр кыргыз, үчүнчү бурчун Сайтбек кыргыз, дагы бир бурчун Полот кыргыз кармайт (659-бette). Кол жазманын 674-бетинде: "Малабек хан Кокон салтанатына кыргыз, қыпчактар менен кирди. Баары салтанат менен Малабекти (кайрадан) хан көтөрүштү" - деп жазылган. Мала хан 40 ай хандык жүргүзөт. Ал да кыргыз, қыпчактардын көңүлүнө толбой, қызмат орундарга койбой койгондуктан Сурманиса деген аял увазириин, дарылаган табыбын колго алып, Малабек жаткан жайга киришип, қылыш менен башын кыя чабышат да, ошол эле күнү Шамуратбекti апкелип зордоп хан көтөрүп коюшат. Анын башында Алимбек кыргыз, дагы Каримберди қыпчак, Кыдыр кыргыздар болушат. Андан ары Шамурат хандын жаңындагылар бирин - бири өлтүрүп отуруп, Молдо Алимкул, Дост, Бекмат қыпчак дегендер Шамурат хандын жаңында калды деп жазылат.

Букара-и Шариптин амири (эмиири) Насурулла Баатыр Хандын керээзи менен ордуна отурган баласы Кудаярканды кайра апкелип такка отургузганына карабастан, башында Алимкул турган кыргыз, қыпчактар ордо менен тынбай согуш жүргүзүп, бирде Маргланды алып, Жакатытта туруп, тынчтык бербейт. Ушинтип, төрт жылга жакын убакыт өткөнү айтылат.

Кокон ордосуна пеш көрсөткөн жагынан кыргыз ичинде Молдо Алимкулчалык эч ким болбосо керек. Букара лашкарлари менен күргүчтөп келген Кудаярканды Ташкентте тосуп, үч ай камайт, ошондо да чыкпай койгондон кийин, кайра Коконго кетет. Кудаяркан менен ииниси Султанмуратбек Ташкендин 6 жаштан 60 жашка чейинкисин каракалтак қылыш алып чыгып, акырында Коконду эзлешкендөн соң, Молдо Алимкул Шамурат ханды алып Кокондон качып келатып, бир кыштакта жолдон өткөндөргө суу берип, күлчөттай таап жашаган кедей Сарымсак дегенди жакшылап кийиндирип, Шоорукбек деген ат менен хан көтөрүп, Маргланга

кирет. Андан Жакатытка барып жайгашат. Анын тарабындагы Сейитбек датка Андижандын сепилин курчаса, Наманганды Койчу датка курчоого алат. Кудаяркан канча аракеттенсе да Алимкулду жеңе албай, кеч кирет (721а-бет). Кудаяркандын майданда жүргөнүнөн пайдаланып, Кокон ордосуна кирип, андан кууп чыкса, кайра Маргланды ээлеп алат. Ушинтип төрт жыл бою ордого тынчтык бербейт. Аягында Амир Бухара түмөндөгөн аскерлери менен келип, Кудаяркан менен биргелешип согушуп да Алимкулду багындыра албай келишим түзүп, Кудаярканды Султанмурат менен кошо алып кетүүгө аргасыз болот. Ал кол жазмада: "Ошентип, Амири Бухара Саид Мухаммад Кудаярканды, Султанмуратбекти алып Букарага кетти. Шахзада Шамурат хан Алимкулдин кызматында болду" (732а-бет) - деп жазылат. Башкача айтканда бул хандык тактыда Абдырахманбектин уулу Шамуратбек отурду, бийлиkti Алимкул жүргүздү дегенди түшүндүрөт. Мындай ийгиликке Алимкул оңой эле жете койгон эмес, Амири Бухара Үргөнч, Шахрисабиз, Бухара, Самарканд, Оротөбө сыяктуу 40 шаардын аскерлерин жыйнап келип, ага Кудаяркандын лашкарларин да кошуп алып, Алимкулга каршы согушат. Ошого карабастан Алимкул багынып бербестен, лашкарлари менен Оштон Өзгөнгө, андан Кызылжар тоосуна, андан Дастарата, Хачике, Төбөчү тоолоруна барып, анан Каракулжадагы жолу өтө катаал бир жайга кирип кетет. Амири Бухара ага кире албай Коконго кайтып, анан кат жазып, жогоруда эскерилген келишимди түзүүгө аргасыз болгон. Мында Алимкулдин Амири Бухарага: "Сиздин кубатыңызга баш ийебиз..." дегендей сылык жооп кайтарып, Кудаярканды эл жактырбаганын түшүндүрүп, башка хан дайындап берүүсүн суранган зор дипломатиялык мамиле жасаганынан улам Кудаяркандын экинчи жолу тектан айдалышына жетишкен. Муну мамлекеттик көрөгөч ишкердүүлүк жана эбегейсиз баатырдык деп түшүнсө туура болот.

Алимкул деген ким өзү? Кол жазмада: "Молдо Алимкул деп Мала хандын бир макарамы (сырдаши) болгон. Аны өтө жакшы көрчү. Кыргыздардын ичинде бечарасы эле. Жетим өскөн. Энеси ар кимдин коюн саап, сүтүн ташып, үйүн шыптырып, Алимкулду көтөрүп жүрүп баккан. Кедейлик кыйынчылыгын көргөн. Анын атасы Курбанкул болгон. Амекиси Субанкул, Рахманкул -

булардын улуусу Курбанкул эле. Булар да кедейчиликти көп көрүшкөн. Алимкулдун атасы Курбанкул ар кимдин суусун ташып, ал учун бир парча нан алышп, ак эмгеги менен күн көргөн. Алимкул Мала хан кыргыздардын арасына барып, лашкар жыйнаганда кошо келип калган. Бул да Мала хандын доорунда зор болгон" (693-694-беттерде) - деп жазылат. Буга караганда Алимкул кедей үй-бүлөдөн чыгып, турмуштук зор тажрыйбага ээ болгону, хандын сырдаши экени жана кыргыздан чыкканы баса белгиленип атат. Молдо Нияз акындын 373 саптан турган "1 Санат дигаринда" (Молдо Нияз, Санат дигарасттар. Б., "Учкун", 1993, 60-68-бб) да

"Кыргыз менен сарт эди,

Кыргыз, сарттын ичинде

Кыпчактан чыккан март эди" - деп, кыргыз ичинде кыпчак уруусунан экенин айтса, андан төрт сап өткөндөн кийин эле

"Кызыл-чаар шер эди,

Кыргыздан чыккан эр эди" - деп, кыргыз экенин баса белгилейт. Мындан, Алимкул кыпчак болгон күндө да сарт кыпчак эмес, кыргыз кыпчак экени даана болот. Демек, Мала хан өлгөндөн кийинки - Алимкул аталык орус баскынчылары менен Миңөрүктөгү беттешүүдө шайит болгонго чейинки мезгилде да Кокон ордосундагы бийликтөө кыргыздар башкы ролду ойногону Алимкулдун мисалында көрүнөт.

Кол жазманын 712-бетинде: "Алимкул өтө эстүү, акылдуу киши эле. Мурда лашкар башы болуп жүргөн. Алла Тааланын амири менен Кокон салтанатына башчы болду. Бул да анын акыл, эстүүлүгүнүн натыйжасы эле" - деп жазылган. Ал жогоруда айтылгандай, жетик акылдуу, кыраакы болуу менен бирге кол алдындағылардан адилдикти, чындыкты талап кылган, эки жүздүүлөрдү, өз кудугуна түкүргөндөрдү аябай жазалачуу экен. Маселен, Кудаяркандын башка аталаш эжеси Маклар айымдын (Сонно айымдан) күйөөсү Макмуткан төрө Малакандын Казатбек деген баласын алышп качып, Алимкулга келип кошуулган эле, Алимкул андан Кудаяркандан көргөн жакшылыктарын сурал алышп, "Өз падышаңа жакшылык кылбаган сен кимди жыргатат элөң" - деп туруп, башын алдыртып таштайт. Ошондой эле Шахзаадалардын бири Садыкбек, уулу Улукбек Бухар эмиринде жашап, анын көп жакшылыктарын көргөнүнө карабастан аны

таштап, Алимкулга келип кошулган, муну да жогоркудай кылды. Дагы Шадман көжөдон: "Сен көп жылдар Шахи Ааламдын вазири болуп иштедиң. Эмне себептен андан качып мында келдиң? Хандын учурунда жакшы дәөлөттү көрүп, аны таштап мында келдиң. Сенин колуңан жакшылык келбейт го?" - деп туруп, жаллаттарды чакыртып: "Өз падышасына сүт қылбаган бул төрөнүн башын алгыла!" - деп буйрук берди..." (738-бет) ж.б.

Кол жазманын 737-бетинде "Алимкул Мала хандын уулу Казатбекти (Казакбек болуп да окулушу мүмкүн) хан көтөрүп, чексиз зулумдукта эл башкарды" - деп жазылса, 740а-беттен башталган, кол жазмадагы окуялар тезис түрүндө кийин кайра жазылган тексттин 746а-бетинде: "...Ал Мала ханды да өз кишилери тактысында өлтүрүштү да, ордуна анын уулу Султансейитканды хан көтөрүштү. Кийин аны да өлтүрүп, бул арада көп окуялар өттү. Сайд Мухаммат Кудайаркан тактысына кайра келип отурду" делет.

Бул Кудайаркандын Кокон тактысына үчүнчү ирет кайра отурушу эле. Ал эми ага чейин тактыда отурган Казатбек да, Султансейит да Мала хандын баласы деп айтылат. Биринчи синин ысмы кепке алынып келаткан "Фаргана хандарынын тарыхы" кол жазмасында гана сөзгө алынса, экинчиси азыр колдонулуп жүргөн тарыхтардын баарында бар, Алимкул ушул Султансейитке атальык болуп, Коконду 1863-1865-жылдарда башкарып турганы, орустар басып келгенде аскер башы катары да, Кокон хандыгынын ээси катары да бетме-бет чыгып, мамлекеттик масштабда согуш жүргүзөт. Султансейит менен Казатбекке байланыштуу фактылар тарыхчылар тарабынан изилдөөнү талап кылат.

Молдо Нияз акындын "I Санат дигари" боюнча Алимкул менен орустардын биринчи беттешүүсү женишсиз бүтүп, "Элчи койуп арага, Эки жакка айрылып" орустар Пишкекке (азыркы Бишкек"), Алимкулдар Коконго кетет. Ошондон эки жыл өткөндөн кийин "Кайра орус келди деп, Кабар келди Ташкенден" - деп айтылат. Кийинки согушта Алимкулга өз адамдарынын ичинен чыккан чыккынчынын огу жаңылып, Минөрүктүн үстүндө курман болот. Аны Молдо Нияз:

"Мусапыр Ташкен шаарында
Бейит болдуң, Алимкул.
Чочкого уруп өзүндү
Шейит болдуң, Алимкул" - деп айтып, ошондон кийин гана ордого Кудайаркан кайра келгенин:
"Ак жолборс көзүң өттү эди,
Кудайар келип Букарадан
Карынын көзү карыкты.
Жетим уул, тул катын

Жер көз болуп зарыкты" - деп жазган. Демек, Алимкулун орус баскынчылары менен болгон согушта окко учканы Кудайарканын чырагына май тамызып, Кокон тагына жеткирип, кыргыздарга карай кекэри ошондон кийин ого бетер күчөгөн.

Кудайаркан Мекенин басып келген орус баскынчыларына карши майданга чыкмак түгүл 1875-жылы Коконду таштап, орустарга кире качкан. Ал, ага чейинки убактарда, Бухар эмиринин лашкакарларине тайанып, ордону былк эттирбей кармоого аракеттенген. Мынданын Шабдан Жантай уулу да орус аскерлерине жамынып алышп (Шабданын кайтарып, жана баш көтөргөндөрдү башка койгулап багындырып берип турган ошол орус аскерлери болгон), Түндүк кыргыздарын былк эттирбей орус империясына баш ийдирип турган. Кийин Түштүк кыргыздарынын б.а. Кокон хандыгын оруска баш ийдируүдө да Шабдан белгилүү ролду ойногон.

Башкаруунун мынданын башка бирөөнүн камчысына салып бергенге окшош болот. Бирөөнүн баласын башка бирөө (болгондо да башка тилдүү, башка динdegи басмачы) айамак беле, эл деле ошондой, башка карылуу кол камчы үйрүгөндө, чанда бирөө баш көтөрбөсө, көбүнчө дайыма тизе бүгүп, кулчуулук мүнөзгө ооп кетиши толук ыктымал. Башка кубаттуу мамлекеттерден алынуучу жардам негизинен экономикалык жактан начарлаганда же үстөмдөп бараткан душмандан кутулуш үчүн жардамга чакырылса гана туура болот. Ал эми мамлекетин өз акылы, өз күчү менен башкара албаган хан хан эмес, президент президент эмес. Ал эми өз тактысын таштай качып, башка элди жамынып кеткен хан же президент өз элинин чыккынчысы экенин айтпаса да түшүнүктүү.

Кол жазма бойунча Кудайаркандын бийлигин ыдыратып, жоголуу абалына жеткирген өзүнүн балдары болгон окшойт. Кол жазмасын 751а-бетинде "Эми Фарғананын бузулушуна ким себеп болгон? Ошол жөнүндө" - деген тема бар. Ал: "Сайд Мухаммат Насурулла хан, анын жанында Сайд Мухаммад Аминбек, Сайд Насирдинбек, Сайд Умарбек, Сайд Султанмуратбек Фаргана шаарын үчкө бөлүштү. Бир бөлүгү Махаммат Аминбек, Сайд Умарбек, Сайд Насуруллабек, Эминбектерге тиidi. Бир бөлүгүн Сайд Насирдинбекке, бир бөлүгүн Султанмуратбекке бериши. Ар бири өз бөлүктөрүндө бийлик кылышту" (752-бет) - деп байandalат. Булардын ичинен Сайд Султанмуратбек Кудайаркандын бир тууган иниси, башка калгандарынын баары Кудайаркандын балдары болуп саналат. Насирдинбек Эшен Жубаринин кызы Малика-и Диларамдан төрөлгөн тун уулу болсо, Сайд Мухаммат Насурулла Дарбаз падышасынын кызы Суханнараханумдан төрөлгөн, кийин Ормон хан деген лакап ат алган, Кудайаркан мураскорум деп жарыялаган уулу эле. Ал жөнүндө кол жазмада: "Кудайаркандын Дарбаз шаарынан келген айалынын аты Суханнара ханым деген эле, аны 8 жаш курагында алган получу. Ал эки кыз төрөп, экөө төң чарчап калган. Кудайаркан ушул зайыбын баарынан жакшы көрчү. Кийин бул зайыбынан уул төрөлүп, аты Сайд Мухаммат Насуруллакан койушту. Лакап аты Ормонкан болду. Бул бала төрөлгөнүнө 40 күн болгондо Суханнараханым көз жумду. Кудайаркан андан ажыраганына өкүнүп, көпкө ыйлады" (747-бет) - деп жазылган.

Ошентип, Хандык бузулгандын артынан бузулуп отурду. Фаргана шаары ойрон болуп, Кожонто өттү. Махаммат Аминбек деген бир ханзадасы он күн тактыга отурду эле, хандык дагы бузулду. "Муну да каапырлар арага кирип бузду" (760а-бет) - делген кол жазмада.

Андан ары кол жазмасын 760а-бетинде: "Кыргыз, кыпчак биригип Полоткан деген бир жетим баланы хан көтөрүштү. Бардык лашкарлар ошого баш койуп, каапырлар менен согушту" - деп жазса, 769-бette: "Аалам бузулду. Кыргыздар Полоткан дегенди хан көтөрүшүп, анан бийлик кыргыздарга өттү" - деп Kokon бийлиги үчүнчү жолу кыргыздарга өткөнүн дааналап жазган. Орус бийлигине өтө качкан Кудайарканды орустар

"...Кожонтко да койбой, Ташкентке жиберди. Ал жерге да койбой, андан нары Түркстанга жиберди" (761а-бет). Андан нары жөнөткөндө Оренбургка Кудайаркан Ханзада ханы (мураскору Ормон ханды) да кошо ала кетет. Ошентип, Кудайаркандын бийлиги биротоло бүтөт. Кудайаркан өзү болсо Меккеге ажылыкка жөнөп, Стамбул шаарына барат. Анда Абдираим Баз Апанди деген, Нуха шаарынан келген акылман адамга жолугуп, бардык арыз-арманын айтат. Андан Фарғанага барып калса, ар кимде калган акчаларын балдарына алып берүүсүн өтүнөт. Андан Афганистанга Гаракт* шаарына барып, ошерде көз жумат.

Кол жазма Кудайарканга жана анын бийлигине өтө берилген Магзуни деген адам тарабынан жазылган. Аны тарыхчылар Зиявидин Максым деп далилдеп атышат. Кол жазманын автору Кокон ордосунун ички турмушун өтө жакшы билген жана Кудайарканга ишенимдүү адам экени көрүнүп турат. Шерали хандан баштап, Кудайаркандын мураскору Ормонканга чейинки хандардын турмушун публицистка, кээде жай прозанын тили менен жазып отурат. Баатырдык сценаларга да өтө көп кайрылып, эпостук боөктор менен тартат. Кыргызча текстин ичине киргизилген (мисал келтирилген) ыр саптарынан башка дагы түп нусканын 212 бетин ээлеген ырлар кормого киргизилген жок. Бул Магзунинин зор акын экенинен да кабар берет.

Кол жазманын 108 бети жок болуп чыкты, андан башка дагы 62, 98, 122, 164, 262, 368, 500, 510а, 754-беттерди окуганда окуя үзүлүп калып атканы байкалат. Бул үзүлгөн жерлерде да бир нече беттик материалдар болгонунда талаш жок. Ал беттер кол жазма Стамбул университетинин китепканасына тапшырылганга чейин жоголсо керек, анткени кол жазма сан (цифра) менен беттөө жолу менен эмес, араб жазмасынын көбүнө мүнөздүү болгон экинчи бетке жазууга киришээрдеги сөздү же сөздүн башкы муунун мурунку беттин айагына өзүнчө бөлүп жазып койуу жолу менен бет ажыраткан ыкмада жазылган. Кийин беттелген сандар да тексттеги жоон жазылган (тартылган) тамгалардан айырмаланып, цифралар ичке калем сап менен жазылгандай көрүнөт, бул кийин китепканага өткөрөөрдө башка бирөө

*Азыркы Герат шары болсо керек. Кол жазмадан ушундай окулду.

тарабынан же автор Абдираим Баз Афгандига тапшырап алдында беттеп бериши да мүмкүн. (9). Кыскасы, жок беттерди тактash үчүн Стамбулдагы түпнусканын ксеренускасын алуу керек же микрокассетага түшүрүлгөн текстти кайра кагазга түшүрүп, ошол учурда ар бир бетин кагазга чыгарган сайын дагы бир сыйра беттеп отуруу керек. Антпесе бет койулганы билинбей калган "ашыкча" барактар тексттен орун албаган бойунча кала берет.

Кол жазманын китепке сунушталып аткан тексттин негизинен үч бөлүккө бөлүп караса болот. Бириңчисине санжыра санактын башында турган Абдырахманбектен Шералинин эр ортону элүүгө чыгып калганга чейинки Таластагы күндөрү кирет. Бул Кол жазманын 1-61-беттерин ээлейт.

Экинчи бөлүк - негизги бөлүк болуп саналат. Анда Мадали хан (Сайд Мухаммат Али хан) талкаланып, Коконго Бухар эмиринин өкүлү Ибраим Хайал отургандан тарта, Алымкул атальык орустарга каршы согушуп атып, майданда шейит болгону менен бүтөт (64-739-беттер). Бул түпнусканын 675 бетин ээлейт.

Үчүнчү бөлүк 740а-беттен башталып, 831-бет менен айактаганына б.а. 90 гана бетти камтығанына карабастан, бул да Экинчи бөлүктөгүдөй, Мадали хандын талкаланышынан Алымкулдуң курман болгонуна, такка Кудайаркан кайра келип отурганына чейинки учурду кыскача санак (тезис) түрүндө жазып, 740-а - 751-а беттер менен бүтүрөт да, андан ары Кудайаркандын балдары, туугандары Фаргананы бөлүштүргөнүнөн тарта Полот хандын бийликтөө келиши, Кудайаркан орустарга өтүп, андан Меккеге жөнөп, Авганстандын Гараҳт (Герат) шаарында өлгөнү, Ага Абдираим Баз Афанди Түркстанга келип, Кудайаркандын балдарынын аласаларын өндүрүп бергени, сөз болупаткан Кол жазманы алып кеткени менен бүтөт.

Дагы эскерте кетчү сөз - "Чагатай тилиндеги" түпнусканын беттерин кыргыз тилине которулган тексттин ичинде кашага алып көрсөтө кеттик. Кол жазмада эки бет бир сан менен белгиленгендиктен, экинчисине "а" тамгасын кошуп койдук. М.: "200", "200-а" бет ж.б. Кол жазмадагы окуялар алмашылып беттелип калгандыктан, түпнусканын беттери которулган текстте ырааты менен берилген жок. Тактаганда 1-беттен 123-бетке чейин катарынан келип, андан кийин 250-а - 368-а, анан 164-а -

250, анан 368-а - 451, анан 123-а - 164-а - беттер, андан ары 451-беттен 831-бетке чейинки тексттер берилет. Ар бир Бетти экиден эсептегенде б.а. "а"сы бар беттерди кошкондо (831x2) 1662 бет болот. Буга кошумча кыргызча тексттеги "маңкурт" деген сөздү "мангыт" деп окуса да боло тургандыгын эскерте кетебиз.

Сөзүмдүн айагында айтаарым - Кыргыз тарыхын тактоодо жана байытууда өтө зор мааниси бар бул жазманы Стамбул университетинин китепканасынан "таап", микрокассетага түшүрүп келген окумуштуу-тарыхчы Анвар Мокеевге, кол жазманы микрокассетадан кагазга түшүртүп, котортууга зор далалат жасаган дагы бир тарых окумуштуусу Кыяс Молдокасымовго жана бул кол жазманы жарыкка чыгарууну колго алган Зиябидин Максым атындагы фондуунун мүчөлөрүнө, анын башчысы Бостонбаев Муктарга чон раҳматыбызды айтсак өтө жарашкинды турат.

Омор СООРОНОВ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمَتَقْبِلِينَ وَصَلَوةُ
وَسَلَامٌ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أجمعينَ بَعْدَ إِذَا وَصَلَوا
نَكَانُ كَذَا شَتَّةَ كَافَلَارِ دُونَ بِرْجِيْكَابَتْ باسْكَلَ مَا بَقَ
تِرَكَلَوْرَكَ اولو قَزْنَيْكَ حَقْ تَكَعَّبْ حَفْرَتْ آوْمَ عَلَى سَلَّا
اوْزَ فَضْلَيْ كَوَهْ مَرْبَرْ نَيْرَ اَنْتَشَى اِنْدَلَنْ كَيْدَهْ لَارَكَ جَفَتْ
قَبِيلَاتِ اَوْ جَبُورْ بَزْ خَفْرَتْ مَا مَا هَوَافِي بَرْ اَنْتَشَى اِيكَلَلَوْ
بَنْجَوْ جَفَتْ قَبِيلَبْ جَنْتَ دَنْ بَكَبَرْ دَلَارَ بَخْدَوْ قَقْ اِيكَلَلَوْ
لَنْ جَنْتَ دَهْ قَرَنَابِدَلَارَ اَحْرَمَلَمَرْ بَولَارَكَ شَبَبَ طَلَانْ يَعْبَنْ
تَكَنْ بَنْكَدَوْ شَخْمَنْ قَبِيلَارَادَلَ لَعَبَنْ تَنْكَدَ بَرَاغْزِرْ سَوْزِيَ الَّا
تَنْكَدَ بَولَسَنْ جَنَارَدَى حَقْ تَكَعَّبْ قَهْرَزْ بَرْ لَارَى
دَنْبَافِي اَوْلَ بَرْ جَيْغَهْ بَرْ لَارَيْنِي دَنْبَافِي بَولَابَرْ جَيْغَهْ كَلَشَلَوْ
الَّا اِيكَلَلَارَى بَهْ تَهْ لَارَى طَرْقَ اَوْ تَسْغَرْ كَلَاهَيْلَى تَسْيَلَلَوْ
لَيْزَ بَيْلَلَوْ بَرْ زَارَجَيْنَهْ اَبَرْ لَارَى طَرْقَ اَوْ تَسْغَرْ كَلَاهَيْلَى تَسْيَلَلَوْ
لَابَالْبَولَوكَلَهْ تَغْرِيْلَهْ اَوْ جَيْزَ بَيْلَلَوْ دَهْ دَهْ دَعَيْلَهْ اَلَّا كَلَهْ تَنْكَدَ

Түп нусканын 1-бети

الْمَسْمَدُ الْجَهْنَمُ الرَّحْمَمُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خیرسن اپشت ماک دوکه او زما نیکه پادشاه نجرا او محمد علی
 خانغۇ شەمدە جىبلە لارا نىزىن يىمن بىتە آول بىچى مەحدى خاندىن قىد
 خانە ئاقدىر تىان لارى ھېمە پىشىپ بىرىد لارا خەلەرى خاقانەپەنە
 شەھىر خەبىر سەھىال دېكىان بىر كىردا لارى باز بىر دەشۇن كاپىلەلە
 انزىن يىمن مىرغulan شەھىتىنگ بىر كىردا مەيغە بىرىپىلە لارا نىزىن
 چىن انزىچىي ئەھىنېتىپ بىر كىردا كېنفعە بىر دىلار باز شەھى خانە
 شەھىتىپ بىر كىردا لايغە بىر دىلار انزىن كىيىن اوشى شەھى كاپىلە كېر
 كىردا ناپىش قىز دىلار انزىن جىمع نەنكىانى توپىن ئاسلىكىن و قورە
 ھەمە شەھىر عەنطىلە لارنىك بىرىكلا او زىلار يىمن چاكىم قۇيوبابا ھەممەكىم
 مەحمد اماز ئەجىلبەن دىنلىك كىيىن او لارى كىپادشاه نجرا او لار
 ئەنگىنە شەھىر لارىغە زانە بىر دىلە لار انزىن كىيىن بىر خەجىق دەشەنلەر
 دەجا كەپەپا فەمل لارى و كېلىپە لارى ھېمە پىزى زار زار جۈزى ابرۇلۇن كەنە
 بىنلاپ بىر قىچىپ كېتىپ هەپا زەرە قابىچىپ باتىرا يىر دىلە لار زانە قەنە



МАГЗУНИ (Зиябидин Максым)

Фаргана хандарының тарыхы

Биссмиллахир рахманир рахим. Алхамдулилла роббил ааламин. Валакибату лилмуттаким. Вассалату ала Расулихи Мухаммадин ваалихи ажмайин.

Эми өткөндөрдөн бир икайа баштамак керек. Бир кездे Алла Таала өз ыктыйары менен Азирети Адамды жаратты. Андан кийин ага жуп қылып Азирети Ава энени жаратты. Эки жупка жаннattan жай берди. Экөө көп мезгилдер бойу жаннatta жашашты. Буларга Шайтанды душман қылды. Наалаты Шайтандын бир сөзү аларды адаштырды. Алла Тааланын каары келип, алардын бирин ааламдын бир бурчuna, экинчисин экинчи бурчuna алып барып таштады. Экөө бир бириң көрө албай, зарзар ыйлап, үч жүз жыл жүрүшту. Ошончо убакыттан кийин Алла Таала райым этип, тилектерин кабыл қылды. (2-бет). Экөө биригип жашап калышты.

Алардан кийин Алла Таала Нухту пайгамбар қылды. Анын үммөттерүнүн күнөөлөрү ашып-ташып кеткендиктен Топон суу балээсин жиберди. Азирети Нух пайгамбар: "Бир кемечи, бир темир уста, бир жыгач уста - үчөөн бир болуп кеме жасагыла. Бул балаадан кутулуп кетсек, кызыымды берем." -деди. Аナン үчөө канчалаган азап-тозок менен кеме жасап бүтүшту. Аナン жаныбарлардын ар бир түрүнөн бир жуптан кемеге салышты. Ааламга топон суу толду. Кемедегилерден башкалардын баары Топон суу балээсине калып, жок болушту. Көп замандар бойу суу көтөрүлүп отуруп, булар суу менен кошо көтөрүлүп отуруп асманга жеткендей болушту. Паришталардин таспилери угуга баштады. (2а-бет). Ошондо Шайтан менен чычкан биригип, кемени тешип койушту. Кемеге суу кире баштады. Ошондо Нух Алейхиссалам эмне қылаарын билбей, башы катып турғанда

жылан: "Менин бир талабым бар, эгер ошого маакул болсоңуз, тешикти тосуп, сууну токтотом"-деди. Нух пайгамбар: "Ушул сууну токтотсоң, кандай талабың болсо да аткарам"-деди. Жылан заматта токоч болуп, тешикти тосуп жатып калды. Топон суу да соолуп, аалам жарып, кемеден жерге түшүштү. Андан кийин кемечи, темирчи, дураткар (жыгыч уста): "Айтканыбызды аткардык, эми кызыңызды бериңиз!?"-дешти. (3-бет). Нух пайгамбардын бир эле кызы болгондуктан "үчөөнө үч кызды кайдан табам" - деп башы катты. Ошондой кыжаалаттыктан улам Алла Тааладан мунажат кылып суранды. Алла дубасын кабыл кылып, ит менен эшегин кызына окшоштуруп кыз кылып койду. Ошондо өзүнүн кызы кайсынысы экенин тааный албай калды. Үч кыздын бирин кемечиге, экинчисин темирчиге, үчүнчүсүн дураткарга (жыгач устага) берди.

Күндөрдүн биринде Нух пайгамбар өз кызы кимге чыкканын билиш үчүн кемечиден сурады: -Ээ перзентим, үй-бүлөөң жакшыбы? Кыздын мүнөзү кандай экен? Кем-карчыңар барбы?"-деди. Кемечи: -Жакшы.Кызыңыз акыл-эстүү жан экен, бир айыбы, кишини беттен алмай жайы бар экен". - деди. Анда Нух пайгамбар "Бул иттен болгон кызыым экен" деп ичинен ойлоп койду. Кишинин жүзүнө карабай, абийрин тәkkөндөр ошол иттен тарагандар.

Андан кийин экинчи күйөө баласынан сураса, ал: -Кызыңыз акыл-эстүү жан экен, бир гана айыбы - эшектей айкырып сүйлөйт экен.-деди. Ошондо Нух пайгамбар эшектен болгон кыз экенин билди. Эл арасында көңүл оорутуп, катуу сүйлөп, текеберчилик кылчулар ошол эшектен жарагандар дешет.

Андан кийин үчүнчү күйөө баласынан сураганда (4-бет). ал: - Таксыр сиздей улуу кишиден жаман перзент жарагалмак беле."- деп айабай мактайт. Ошондо бул өзүнүн кызы экенин билди. Ошентип, Нух пайгамбар Топон балээсинен кутулуп, жер жүзүндө жашап калат.

Эмки сөздү Ибраим Халиулла пайгамбардан эшитmek керек

Каапырлар чогулуп Ибраим пайгамбарды отко күйдүрмөк болушат. Отун жыйып, үстүнө Ибраим пайгамбарды отургузуп, чартарабынан от койушат. Ошондо Ибраим пайгамбар Алла Таалага мунажат кылып жалғарат. Анын тилеги кабыл болуп, от гүлзарга айланып, (4а-бет). аман калат. Алла Тааланын кудурети менен ушундай болот.

Эми сөздү Мухаммат алейхиссаламдан эшитmek керек

Бил! Кабардар бол! Ушундай улуу пайгамбарга каапырлар кандай кордуктарды көрсөттү. Өмүрү өткөнчө душмандардан кайы-капада жүрдү. Жараткан жактырган кишисин жамандык менен сынап көрөт экен, бул Мухаммат пайгамбарға болгон ошондой сыноолордун бири эле. Пайгамбар өзү болсо күнү-түнү үммөттөрүнүн камын көрүп: "Акыретте үммөттөрүмдү азапка салбаса экен!" - деп кайырып жүрүп өттү. (5-бет).

Аттин, Адам ата, Ава эне кетти.

Жаннатти жай кылып кетти.

Ыңса нафсикарам масихак кетти.

Алла менен сүйлөшкөн Муса

пайгамбар кетти.

Ашыктык менен

Жалил Мавло кетти.

Ул шахи Наби Ахмади Барна кетти. (Ың ушундай мазмунда 5а-бетте да уланат). (6-бет).

Эмки сөздү шахнаама падышалардан эшитmek керек

Падышаларга байланышкан канчалаган окуйалар бар. Падышалык тактыга биринчилерден болуп Мухаммат алейхиссалам отурган. Акыры ал да ааламдан өтүп, акыретке сапар тартты. Андан кийин Абубакир Сыдык такка отурду. Аны да ажал алып, азирети Пайгамбардын жанынан орун алды. Андан соң Азирети Омор такка отурду. Ал адилдик менен өкүм жүргүзүп,

акыры түбү ал да адамдар тарабынан шейит кетти. (ба-бет). Андан соң кезек Азирети Осмон Зиннурайнга (эки нурдун эсси деген сөз) жетти. Анын падышалыгы да армандуу айактады. Андан соң кезек Азирети Аалиге жетти. Ал такка мингенден кийин канча чыр- чатактар болуп, аны да каапырлар шейит кылды. Андан кийин кезек Имам Асанга (Имам Хасанга) жетти. (7-бет). Ал такка отуруп, ага да шейиттик буйруду. Аナン так Имам Үсөнгө (Имам Хусейинге) тииди. Аны да йазидчилер Карбала-даштиде шейит кылышты. Ошентип, жакшыларга мапаа (бапаа) кылбаган дүйнө кимге мапаа кылсын. Бул сөз мында калсын.

**Эмки сөздү опасыз дүйнөдө кандай падышалар, молдо,
кожо, аалым, улама, олуяа, баатырлар, акылман-
даанышмандар, султандар, сулуулар, акындар, ашыктар,
билирмандар, садыктар (туура жүргөндөр), эстүүлөр
болгондугу жөнүндө угуң**

Алла Таала он сегиз мин ааламды өз ыктыйары менен жаратып, адамдар конок болсун деп бул өтмө дүйнөнү да жаратыптыр. Ошентип, бул дүйнөдөн нечендеген залымдар да өткөн. (7а-бет). Бул сөз мында турсун.

**Эми бир нече сөздү Кокончин шаарында бир падыша бар
эле, ошондон эшитиң**

Ал падышанын аты Абдырахманбек, анын үч уулу болгон: улуусу Нарботобек, ортончусу Шоорукбек, кичүүсү Ажыбек эле. Абдырахманбектин Эрданабек деген энелеш иниси болгон. Абдырахманбек дүйнөдөн өткөндөн кийин, такка Эрданабек отурду. Көпкө доор сүрүп, ал да жарык дүйнө менен коштошкондо, Нарботобек такка минди. Бул да доор сүрүп акыры Нарботобекти Алимбек деген бир тууганы шейит кылып, такты ээледи. (8-бет). Алимбек (Алим хан) нечен заман падышалык доор сүрдү. Ал өтө залим хан болду. Акырында Алимбекти Залимбек деп атап койушту. Нарботонун кичүү иниси Ажибекти да Алимбек шейит кылды. Жүрт зилзалага түшүп, үшү кетип, Ажибектин кадырдандары үч перзентин алып бир түнү качып,

көп жол жүрүп отуруп, Талас вилаетине жетиши. Падышазадалар келгендиги үчүн Таластыктар өтө сүйүнүшүп, улуу-кичүү дебей алардын кызматында болушту. Ошентип, шахзадалар элет ичинде туруп калышты. (8а-бет).

Эми бир сөздү Алимбектен (Алим хандан) эшитмек керек

Алим хандын зулумдугуна эч ким такат кыла албай, акыры аны өз бир тууганы Оморбек шейит кылды. Такка Омор хан өзү отурду. Адил падыша болду. Калкы ыраазы болгондуктан ага Жаннатмакан деген ысым беришти. (9-бет). Адилдикте ага тен келчү жан болбоду. Жетим-жесир кембагалдарга жардам берип турду. Арыздангандарды өзү угуп, арыздарына өз убагында чечим чыгарып турду. Кайсы жерде ақындар болсо алдырып, өзүнүн жанынан орун берди. Ошентип даңктуу падышалык сүрдү. Ал бир уулдуу болуп, ага уламалар Саид Мухаммат Али хан Баатыр деп ат койушту. Кийинки уулуна Султан Махмуткан деген ысым беришти. Ошентип, күндөр өтүп, балдары бойго жетип, уулу Саид Мухаммат Али хан атасына уу берип өлтүрүп, такка олтурду. (9а-бет).

Саид Мухаммат Али хан (Мадали хан) ойун-зоок, таңтамашага берилип, өз кызыкчылыгын гана ойлоп калды. Атасы кашыктап жыйнаган казынаны чөмүчтөп чачты. Той-тамаша, ойун зоок, кыз-келиндер менен көңүл ачмай...

Мухаммат Али хан кайсы жерде болбосун (10-бет) ойун-кулкүнүн гүлү болгон жигит, кыздарды чогултуп, таң-тамаша кыла бермейге өттү. Анан "Кайсы жерде сулуу кыздар болсо, таап келгиле!"-деп буйрук берди. Жер-жерлерди кыдырып, эч сулуу деген кыздарды ордого чогултуп, аларга алтын, күмүш тагып, таза кийимдерди кийгизип, казынадагылардын баарын ошолорго чачты. Ыр кесе уйуштуруп, таң-тамашага батмай адат алды. Саат өткөрбөй алар менен бирге болуп турду. (10а-бет). Бирок бул кыздарды эчкимге көрсөтпөй, күндө кечинде ойун-тамаша өткөрө берди. Кызматчылары керектүүнүн баарын дайардап, арак берип, аны ичиp көңүл аччу болду. Үнү келишкен ырчыларды чогултуп, ырларына кумарланып, өзү шараптан жутуп койуп, жамбаштап жатчу болду. Ойунга түшкөндөрдүн, ырдагандардын

өзүнө жаккандарына тилла, күмүш тартуулачу. (11-бет). Катын-кыздар суктандырган кийимдерди кийишип, Саид Мухаммат Али хандын көңүлүн көтөрүш үчүн ыр окуп, аны ырдап, сүйүү ырларын созолонтушчы:

"Билбедим, ал эки желдет эркинде эле шамшар ышкы,

Бир тону элде, ичинде эле шакар ышкы." (Ыр ушундай ыкма, ыргак менен 11-беттө да уланып отурат.) (12-бет). Ошентип, кыздарга кыздардай, айалдарга айалдардай, аалымдарга аалымдардай, аксакалдарга аксакалдардай мамиле жасап, элдин ыраазылыгына жетишти. Анын падышалыгы алыс жерлерге угулду.

Мухаммат Али хандын өгөй энеси бар эле, анын атын Ханпадыша дээр эле. Ошого ашык болуп, уламаларды чогултуп, "Ага үйлөнүүгө жол тапкыла! Антпесенцер баарыңардын башыңарды алам!"-деди. Жол таап алды. (12а-бет). Саид Мухаммат Алихан ошол айалдын айтканын аткарчу болду. Кайсы жерде сулуу кыз, келишкен уландар болсо койбой, жакшы ырдагандарды издетип таптырып келип, ырдан жеңгендеге алтын, күмүш, жакшы кийимдер бердиртти. Комузчу, домбурачы, чоорчуларды жыйнап, алардын өнөрлөрүн көрүп, баарын сыйлады. (13-бет). Уламаларды жыйнап кеңешип турду. Айагында айалдар менен көп болуп кеткендөн улам, аксакалдар алыстай баштады. Кечеи-күндүз кыз-келиндер менен күн өткөрмөй болуп алды. Эшен, кою, молдолор Саид Мухаммат Алиханды айалдардын ханы дей турган болушту. Баатырлар мындай падышанын бизге кереги жок дей башташты. "Эми кандай кылсак? Эмине дейсиздер, Букара-и Шарипке элчи жиберип, Коконго келтирип, ошого ыкрап кылсакпы?" деген ойлорун билдире башташты. (13а-бет). Ошондо уламалар баатырларга кайрылып: "Эй баатырлар, сабыр эткиле! Бул жаштык кылып атат окшойт, акылына келип калаар."-дешти. Көпкө күтүштү, ал өзгөрбөдү. Молдо, кою, эшen, уламалар чогулушуп, Бухара амирине төмөндөгүдөй мааниде кат жазышты: "Эй, падыша аалам, эй Султан Бакарам, эй, Баатыр ханым, кабыл алсаңыз, биз сизге арыз менен кайрылабыз. Арызыбыз мындай: көп убакыт болду, бизде падыша деген жок. Биздин падышабыз Мухаммат Алихандын катындан мин башысы бар, катындан

дасторкончусу, вазири бар. Падышалыктагылардын бардыгы катындар..." Улуу-кичүү кол койду. Молдо, кожолор мөөрлөрүн басып, жашыруун бир адамдын колуна берип, аны құлук атка мингизип, Бухара-и Шарипке жөнөтүштү. Ал жигит жетип, катты Бухар падышасынын колуна берди. Падыша ал катты окуп көрдү. Баарынын мөөрлөрү басылып турат, бул окуйага таң калды. Бухара амири ишенген кишилеринин баарын чогултуп, кеңешип туруп жооп кат жазды: "Эй, Саид Мухаммат Алихан Баатыр, сиздин үстүнүздөн бир топ сөздөрдү уктук. Мындай иштер сизге мунасип (ылайык) эмес. Падышалыкка да мунасип болбойт. (14-бет). Өзүнүздөн мурда өткөн падышалардын ишине карап иш тутканыңыз оң. Сизден мурун падышалык кылган ата-бабаңыз мындай иштерди кылган эмес. Падышалык күчтүү лашкар менен бекем болот. Ошондуктан өткөн падышалар жигиттерди дайардаган, лашкарларди чындалған, тапканын ошолорго берген, баатырлардын кадырына жеткен. Падышанын башына иш түшкөндө ошолор жараган, падышасы үчүн жандарын айабаган. Бул падыша тапканын ошолорго сарптағанынан болгон. Сиз да ошондой кылышыңыз керек, анткени, душмансыз киши болбойт. Падышалык аалымдардын насыйкатына, жигиттердин кайратына тайнат. Жалпы журттун рахатта жашашы падышанын аларга жасаган кайрымдуулугунан болот. (15-бет). Кандай болбосун, сиз, Мухаммат Алихан, мындай тескери иштерди таштаңыз! Үрчү ургаачылардын сизге пайдасы жок, убактысы келгенде кылыш алып, жан бергенге жарабайт. Кези келсе, душман тарапка өтүп кетип, сизди унутуп койот. Анткени айалдар эч кимге бапаа кылбайт. Эгер ушундай кете берсөнiz, журтунуздан ажырап каласыз. Мындай ойун-зоок өзүнүзгө уу болуп кайтат. Ээ, Мухаммат Алихан, келиң, али да болсо, бул ургаачыларды таштаң да, аалым, уламаларды, даана вазирлерди, кайраттуу жигиттерди жаныңызга алың. Кылыш чаап, найза сайып, мылтык атканды үйрөтүң. Мырзаларды, молдорду кызматыңызда сактаң, аларга жакшылык кылың, ошондо сиздин кадырыңызды билет, айткандарыңызды аткарат. (15а-бет). Душман келсе, дөөлөтүңүзгө кылча да кыйанат кыла албайт. Ал эми алдыңыздагы ургаачылардан эч кандай пайда жок. Сизге айткан достук насаатыбыз ушул."

Бул кат Саид Мухаммат Алиханга жетти. Катты окуп катуу каарданып, төбө чачы кирпидей тике турду. Ошондо Мухаммат Алихан элчилерге карап айтты: "Бул менин журтум, башканыкы эмес. Бул тажы, тактым ата-бабамдан калган мурасым, ким менин падышалыгыма келип бир тал чачымды түшүргөнгө акысы бар? Бул беш күндүк өтөр дүйнө, беш күндүк көңүл ачуу. Менин ойногонум калат. (16-бет). Бул дүйнө эч кимге бапаа кылган эмес, бул беш күндүк дүйнөдөн жаман да өтөт, жакшы да өтөт. Менин журтума эч ким кийлигише албайт." -деп тескери карады. Букардан келген элчи да улуу киши болчу, ал Алиханга карап: "Эй ханым, ыктыйар сизде, бирок бул ишиңиз хандардын эмес, катындардын иши." -деп туруп, жооп алып өз шаарына жөнөп кетти. Бухар-и Шарипке барып, болгонун болгондой Амирге айтып берди. Бухара амири Кокончиндин улук-кичик, аалым, уламаларына, эшен, молдо, көжолоруна, аксакалдарга жана жаамы журтка кайрылуу-насаат жазды: "Эй, Кокончиндин ализдери, (16а-бет) аксакалдары, бизден сиздерге бир нече акыл-насаат калмак лазим. Анткени өзүнүздөрдүн ханыңыздар, төрөнүздөр. Эгер сиздерге жат киши барып падыша болчу болсо, азыркы абалыңыздардан да бетеролосуздар, айак-асты кылып кордойт. Ал убакта бушаймандануу пайда бербейт, кеч болот." Кокончиник улуу-кичүүлөр бул катты окушуп айран болушту. Мухаммат Алихан өзүнө баш салып, кошомат кылгандарга тийбеди да, кошомат кылбагандарды жазалай баштады. Андан кийин эл ичиндеги нааразычылык огобетер күчөдү, Амири Бухарага кат жазып, элчи жиберишти: "Эй Падыша-и Аалам, Султан-и Бакарам, албатта (сөзсүз) жетип келиң!" - деген пикирлерин билдиришти. Бул сөз мында турсун. (17-бет).

Бир сөздү Султан Махмудхандан эшитмек керек

Махмудхан деген Саид Мухаммат Алихандын бир уялаш (атасы да, энеси да бир) үкаси (иниси) бар эле, ал өтө зирек, даана бала болчу. Саид Мухаммат Алихан жоруктарын үкасина билдиричү эмес. Бир күнү, бир себептерден улам, Султан Махмудхан ойун-зооктун ичине кирип калат. Карнай, сурнай тартылып, ырчы, апыйздар ырдап, канды-нават, кавап (шашлык),

писта (мисте), бадам - тамам мөмөлөр; ак чай, көк чай, (17а-бет) алдыда сулуу қыздар, тамеки ордуна көкнаар (наша) салып түтөтүп, андан өтүп шарап ичип, мас болуп жыгылып атышат. Акылына келгенден кийин, ырчылар уруксат алып тарамак болушту. Ошондо Саид Мухаммат Алихан табактагы алтын, күмүшту аларга карматып, дагы кийимдерди бердирди. Ошол жыйынга катышкандардын баарын сыйлады. (18-бет). Алар алтын, күмүштөрдү алып кете беришти. Ошондо Султан Махмудханга бул көрүнүш төнүрден тескери учурал: - Эй мээрибан ака, бул кылган ишиңиз уйат, сизге мунасип эмес, бул көрүнүш дөөлөттүн кайтканы. Эгер, кокус, бир жактан душман чыга турган болсо, бул ургаачылардын ахвалы кандай болот, күзгү, тарак, упасын алып канаар жер таппай калышат, бул кылганыңыз Кудайга да жакпайт, кайра каары келет. Кокус Кудайдын каарына каласызы деп корком,"- деди да, айалдарга кайрылып, - Эй, катындар, мындай иштерге акамди кызыктырып, өмүрүн өткөрүп, бир күнү акамдин башына мүшкүл иш түшсө, колуңардан эч нерсе келбей, алды-артыңарды карабай качып кетесинер, - деди. (18а-бет).

Ошондо Саид Мухаммат Алихан үкасина: - Эй, үка, душман келчү болсо, сен мага жардамдашпай эле кой, билгенин кылсын! - деди. Султан Махмудхан ачууланып чыгып кетти. Андан кийин ошол жердеги катындар чогулуп, Саид Мухаммат Алихандын колу, буттарын кармалап, ушалап, - Эй, таксыр, биз бул үкаңизга калчу болсок кууратат го? Сизди да өлтүрүп, падыша болуу үмүтү бар окшойт, - дешти. Анда Саид Мухаммат Алихан ачуусу келип, желдетке: -Султан Махмудхандын башын алгыла! - деп буират. (19-бет). Ошондо баары бул сөздөн коркуп калышты. Жаллаттар бул өкүмдү аткарышлаганын жашырышты. Жаллаттарды издең Саид Мухаммат Алихан ачуусу менен энеси Махлар айымдын алдына келди. Махлар айым анын ачууланып жүргөнүн сезип, ачуусун таратыш үчүн айтып турган сөзү:

"Не максатта бул халат менен жүрөсүз, парзантим?

Көзүмдүн нуру, дардима дарман, эй, бир боор пендем,

Ажап хали паришансиз балам, бул алың кандай?

Мага айткын сөзүндү решта жаныма пайвандим!?" (19а-бет).

Мухаммат Алихан бул сөздөрдү укса да, кулак салбай чыгып кетти. Эл башчылар, эшндер, азиздер чогулушуп, кенеш кылып, Саид Мухаммат Алихандан суранып отуруп Султан Махмудханды Бухара-и Шарипке жөнөтмөк болушту. Чогулуп келишип, Падышага карап минтип айтышты: "Эй Падышам, бул үкаңız жаштык кылыптыр, наадандык кылыптыр, үкаңиздин күнөөсүн кечириң!؟ Бул шаардан чыгарып, башка шаарга жиберсек кантет? Эгер муну өлтүрчү болсоңуз, баарыбызды кошо өлтүрүңүз!"-деп кол куушурup турушту. (20-бет). Мухаммат Алихандын райымы келип, уруксат берди, бирок, "Көзүмө көргөзбөгүлө!"-деди. Ошондо Жусуп миң башы, Аккулу миң башы деген даана увазирлери болгон. Ал экөө биригип Султан Махмудханга ат, алтын, күмүш дайардап, мусаапырлык жолуна жөнөтөөр алдында энесине апкелип учуратышты. Энеси баласын кучактап, Алла Таалага жалбарып, перзенти өз журтуна батпаганына өкүнүп ыйлады. (20а-бет).

Султан Махмудхан 12 жашында атасыздыгы маалим болуп, энесинен ажырап, алыска кетипаткандыгы билинди. Махлар айым баласы Султан Махмудханга айтып турган сөзү:

"Көзүмни равшани балам, сандин ждав болдум,
Жахан сансиз көрүнмастир на тайман бейнаво болдум.
Ждалык дардидин найлай жүз пардадур көзүм
Букүн каддым дута болдум гамиңдин ман ада болдум.
Сан эрдин шахиди вазмин үзүлдү ришта жаным,
Жасми татаван болдум." (21-бет).

Энесинен бул сөздөрдү угуп, көзүнөн жаш ағып, Султан Махмудхан энесине айтып турган сөзү:

"Ман үчүн авкор болган Мээрибаным, йакшы кал.
Бул жидалик бирла калган дилстаным, йакшы кал.
Гарнасип этса каармиз бир дидаар.
Гар каза жетса эгар, эй жана-жаным, йакшы кал.
Бул фалак салды мани Сиздик азииздан ждаа
Арна хурши тадым гам гүзарим, йакшы кал!
Менкетарман баш алып энди жахан үй башы
Мен үчүн жан күйдүрган дилфикарым, йакшы кал! (21а-бет).
Ул мусафыр шахрида накүн башимга келадүр
Сиз-ки бейгамдур, эй гүлзарым, йакшы кал!

Ушбу магзун бейнава анлар үчүн айлап дува

Еттү жаханда мушталаа, эй йар-дослар, йакшы кал!"- деп, энеси менен кайырлашып чыгып кетти. Ошол жүрүшүндө барып Бахадур ханды зыйарат кылды. Бухара Бахадур ханы ага жакшы мамиле кылыш, жакшы жай дайардап берди. Ошентип, шахзада Султан Махмудхан Бухара-и Шарипте туруп калды. (22-бет). Бул сөз мында турсун.

Эми Аккулу миң башыны өлтүргөнү тууралуу угуң

Аккулу миң башы Саид Мухаммад Алиханды жанынан артык көрүп кызмат кылган эле. Ал "Мухаммат Алиханга келчү балаа мага келсин" дегендерден эле. Саид Мухаммат Алихан айалдар менен отурган жерде миң башылар да болчу. Бул авалды көрүп кеңешип, Бухара падышасына нечен курдай кат жазышты. Бирок Бухара падышасы аны көңүлгө албады. Күндөрдүн биринде келген каттардын бири Аккулу миң башынын колуна тийип калды. Окуп көрсө, болбогон сөздөр жазылган, ачуусу келип, алардын алдыларына кирип, насаат айттып турган жери: "Эй баатырлар, наамарттар, акылсыздар, уйатсыздар, бул ханыңар канчалык жаман болсо да, силерге жакшылык кылыш атат. Күндө бирге болуп, башкаларга караганда жакшылыгын көбүрөөк көрүп атасыңар. Өкүмөттү башкарып атасыңар, мындан дөөлөткө түкүргөнүңөр жакшы эмес. Бул тектүү падышаны койуп, өзгөнү издең, бул шаарыңарга башка падышаны апкелсенңер, ошондо кор болосуңар. Үйүнөрдөн ажырап, бозгунда каласыңар. Башыңарга балаани үйүп аласыңар. Кыздарыңарды, айалдарыңарды күң кылыш, өзүнөрдү күл кылыш алат, башыңардан тайак кетпейт. (23-бет). Ошондо бушайман болуп баш чайкайсыңар, бирок кеч болот." - деди Аккулу миң башы. Бул сөздөрдү уккандан кийин алар: "Колундагы катты Саид Мухаммат Алиханга берсе, иш тескерисине айланат. Эртерээк Аккулу миң башынын бир айласын таппасак болбойт." - дешип, Саид Мухаммат Алиханга арак беришип, мас кылыш туруп айтышты: "Эй падышам, Аккулу миң башы сизди өлтүрүп, бизди да жок кылмакчы экен..." дегенде, Мухаммат Алихан:

"Аккулунун башын алгыла!" - деп буйрук берди. Алар заматта барып, жаткан жеринен чакырышты. (23а-бет). Аккулу миң башы: "Бул чакырган ким?" - дегенде, Саид Мухаммат Алихандың баатырлары,- дешти. Ордунан ыргып туруп "Аттиң! Күнүм бүттү. Хандың дөөлөтү да бүттү. Бул душмандардың кылганы."-деп, балдарына: "Силерди Аллага тапшырдым, эми акыретте көрүшөбүз!"-деди да, сыртка чыкты эле, жаллаттар дароо башын алышты. (24-бет).

Эртеси масы тараган Саид Мухаммат Алихан: "Аккулу акам саламдашканы келбеди го" - деди. Ошондо кызматчылар: - Ээ, таксыр, кандай болду, кечээ өзүнүз Аккулу миң башыны өлтүрүүгө буйрук бердиниз го. Буйругунузду эч ким буза албай, кыйналып отуруп араң аткарышты."-дешти. Аны угуп ачуусу келген Мухаммат Алихан кыжына кылышын кармады да, колунан эми эч нерсе келбешин билип отуруп калды. "Дөөлөтүмдүн кайтканы ушул!" - деди. Дароо кара кийинип, матам тутту (өкүрдү). Ошентип, Саид Мухаммат Алихандың достору өлүп, душмандары калды. (24а-бет).

Эми Аккулу миң башыны өлтүрүп, Бухара падышасына кат жазганы

Бухар падышасына мурда жазган каттарда Аккулу миң башынын мөөрү жок эле, анткени, Саид Мухаммат Алиханга өтө жакын киши ушу эле. Анын баатырдыгы бардыгына белгилүү получу. Ханга мындан артык кызмат кылган эч ким жок эле. Бул учурда Кашкар, Жаркент шаарларын алып, каапырларды кырган ушул Аккулу миң башы эле. Аккулу десе капырлардың жүрөгү түшчү. Эми ушундай баатырдын көзүн тазалашып, (25-бет). Бухар падышасына: "Эми келе берсөңиз болот," - деп кат жазышты. Аккулу миң башыны айла-амал менен өлтүргөндөрүн билдиришти. Ал катты молдо, кожо, эшen, бийликтегилер, байлар, жигиттер, нөөкөрлөр чогулуп жазышты. Жүздөн ашык мөөрлөр басып, дагы киши жиберишти. Айалдардан Падыша айым да: "Мен энеси элем, энесин алуу шарийатта жок эмеспи!?" - деп жашыруун кат жиберди.

Бул каттар жеткенден кийин Бухар падышасы бийлик-тегилерди чогултуп: "Кокон шаарына барууга дайарданғыла!" - деп буйрук берди. (25а-бет). "Ким барып, эмнени алса өзүнүкү болот," деген жардық айтты. Өтө көп лашкар чогулуп, жол жүрүп, Оротөбөдөн өтүп, Кожонт шаарын чар тарабынан курчап алып, ошерге конушту. Ал кезде Кожонтту Наркозу датка бийлеп турган. Бул дагы Саид Мухаммат Алихандын ишенимдүү кишилеринен эле. Муну ортого алышты. (26-бет).

Букара тараптан да, Наркозу тараптан да добул урулду. Кырк мин лашкар менен Бухара, отуз мин лашкар менен Наркозу сапка турду. Амирдин лашкарлари көптүк кылды. Ал тараптан да, бул тараптан да бирден баатыр ортого чыкты. Экөө кечке салгылашып, жеңише албады. Тұнұндө эс алып, әртеси дагы сап тартышты. (Ушерден 29-бетке чейин башка окуя байandalат. Ошондуктан ал беттерди таштап, 29-беттен уланттык. О.С.).

Добул урулду. Жогорку тариздеги согуш бир айга созулду. Көп баатырлар шейит болду. Ақыры Амир Бухара жеңип, Кожонт шаарын алды. Султан Махмудханды Кожонтко аким қылып, Конконго барбай, Бухарга кайтты. Ошондо Бухар амири Султан Махмудханга мындей деди: - Эй, перзентим, сизди бир Кудайга тапшырдым. (30-бет). Өз ата мұлкүңзұду ажыратып алың! Ошентип, Амир Бухара Бухар шаарын көздөй жол тартты.

Эми сөздү Султан Махмудхан, Саид Мухаммат Алихан жана Маклар Айымдын биригишкенинен эшитин

Саид Мухаммат Алиханга энеси Маклар айым мындей деди: - Эй , перзентим, үқаңыз Султан Махмудхан менен биригип, бир иш алып барсаңыздар, достор сүйүнүп, душмандар күйүнсө кандай болот? Жакын санаалаштардан бир тобу өлүп, жаныңызда жакшылар калбады, эмне болсо да ал өз боорунуз го?"-деп көпкө жалбарды. (31-бет). Андан кийин Саид Мухаммат Алихан айтты: - Өзүңз барып сүйлөшүп келиң, - деп, көп белектер менен апасын узатты. Маклар айым Кожонтко келип, Шахзада Султан Махмудханды сураганда, аны уккан баласы жетип келди. Эне-бала бир бириң көрүп зар-зар ыйлашты. Султан Махмудхан энесин ордого алып барды, ызат-урмат көрсөтүп,

энесине башынан өткөргөндөрүн айтып берди. Анан энеси ага: - Жаным балам, эмне болсо да бир туугансыңар, жарапшыла, бир болгула! - деди. Ошондо Султан Махмудхан энесине: - Эй мээрбан энем, (31а-бет). салтанатта сайрандап жүргөндө бизди акабиз эстебесе, бизге караганда ага жаттар жакын болсо, эми иш мындаи болуп калганда анын алдына барбаймын.- деди. Энеси Султан Махмудханды Саид Мухаммат Алихан менен жарапшыруу айласын издең айткан сөзү:

"Сөзүм алгил, нури диdam, шах шахбазым бу дам,

Тилмүрүп йолинча неча зар болгонум йетар.

Наар тартып жыгылсам аздур мага

Көздаримдан кан жашымды жоола кылганым йетар.

Кел балам, энди барапык акацизни йанига

Неча йыллардан бери афкар болганим йетар..." (32-бет) - деди. Мухаммат Алихан артынан дагы көп белектер менен "Ташкент шаарын үкама бердим," - деген жарлык жиберди.

Султан Махмудхан жиберилген кийимдерди кийип, энеси менен Ташкент шаарына жөнөдү. Барып 3 ай акимдик кылды. Бул сөз мында турсун.

Эмки сөздү Амир Бухардан угуң

Амир Бухарга элчилер кат жазышты: "Эй, Падыша Аалам, Султан Бакарам, Султан Махмудханды 12 жашынан тарбияладыңыз эле, эми жүртүнан кууп чыгарган акаси менен биригип кетти." Муну окуган Букар падышасынын ар бир түгү найзадай тик турду. Карап тургандарга каары келип, "Эгер мен барып, Саид Мухаммат Алихан менен Султан Махмудхандын ойронун чыгарбасам, башын алып, денесин тактага салбасам, мени Кудай урсун!"-деп касам ичти (33-бет). Ачуусун баспай туруп, бар лашкарларин чогултуп, Кокончинге жол тартты. Кожонт шаарына келди, лашкарлардин авазы ааламга толду. Бул кооганы Ташкентте туруп уккан Султан Махмудхан да лашкар дайардады. Бухар падышасы Кожонтко киргенде, Султан Махмудхан Саид Мухаммат Алихандын алдына келди. Ал үкасин күтүп алды. Султанмахмудхандын келгенин куттуктап Саид Мухаммат Алихан айтып турган сөзү:

"Шүкүрү Кудаа, йаарнлар, давлати заман келди.

Тахти-таажым эгаси - ол Шахи Жахан келди.

Бу жисми харбимга чун руху - рован келди." (33а, 34-беттерде бул ыр ушундай мазмунда уланып отурат) - деп эки бир тууган (34а-бет) кучактاشып көрүшүп, баштан өткөндөрүн айтып ыйлашты. Сайд Мухаммат Алихан Султан Махмудханга айтып турган сөзү:

"Мусафырлык бирла жафалар чеккан, бармысыз?

Душман сөзү бирла гарып болган,

Кызыл гүлдак йүзү запрак болган,

Жидавлик совдаси башига түшкан

Мээрибаным, эсен-аман бармысыз?.." (35-беттин жарымына чейин ыр ушундай мазмунда уланып отурат) - деп экөө көрүшүп, бийлик адамдары менен бирге Султан Махмудханды ордого алып кириши. Он күн тургандан кийин, "Амир Бухара Бешарыкка жетти." деген кабар келип, чоң-кичиктин баары качып кетишиптири. (35а-бет). Мухаммат Алихан караса, эчким калбаптыр. Ага-иниден башка эчким жок. Күндө көңүл ачкан катындардын бири да калбаптыр. Жакшылыгын көргөн жан-жөкөрлөрү да жок. Ат, тон, атүгүл эшек тийбеген, салам берсе алил албаган бечаралар гана калыптыр. (36-бет). Сайд Мухаммат Алихандын тузун актап майданга чыкчулар калбаптыр. Султан Махмудхан чартарапка назар салса, акасина жардамдашар эчким көрүнбөйт. Анан акасина карап: - Эй лаадан ака, башыбызда ушундай күн бар экен, 12 жашымда сизге не сөз айткан элем, ошол башыбызга келди. Бир сөз менен мени шаардан кууп чыктыңыз. Көп жылдар бойу мусаапыр болдум, анан сизге келдим. Эми ахвалыбыз кандай болот? - деди. Ушу кеткен Сайд Мухаммат Алихан: - Эми урушка өзүм чыгам, башыма эмне салса ошону көрөм. - деп, бир жагына Абдырахман Матанди, экинчи жагына Кедейбайды алды. Дагы башка өзүнө жакын кишилерди алып, Амир Бухара менен урушууга чыкты. (36а-бет).

Ал күнү кечке уруш болду, канча кишинин башы кетти. Акыры лашкарлар бир дарбазаны ачып, Бухар падышасын ордого киргизиши. Ошондо душмандардын бири Султан Махмудхандын алдына келип, "Ээ, бегим, Бухар падышасы журтунузду алды, эми качып кутулбасаңыз болбойт." - деди. Султан Махмудхан

Саид Мухаммат Алихандын алдына келсе, башында допусу, бутунда бут кийими да жок, (37-бет). Султан Махмудхан: - Эй ака, эми эмне қылабыз? Сиз көңүл ачкан сулуулар кана? Сыйыңызды көргөн ырчыларыңыз кана? Комузчу, дутарчи, чоорчуларыңыз кана? Бирге сайрандап шарап ичишкендерициз кана? Көк чай ичишчү көп досторунуз кана? "Башыңызга балаа келсе, биз дайарбыз!" дегендерициз кана? - дегенде, Саид Мухаммат айтып турган жайы: (37а-бет).

"Ээ фалак сакы болуп сунган маниңдин дагыман

Дахар элидин башыма салган гамдын дагыман.

Масликта пахам қылбай йар ила ак йарны

Сахатым кеча үгүрган йүлдизиндин дагыман.

Захрын жанана айлап, ханыманып тараң этип

Эй үка, факым айламай барган тузумнан дагыман..." (38, 38а-беттерде ыр ушундай мазмун, ыргакта уланып отурат). (39-бет). - деп бул сөздөрдү айтып, қылган иштерине өкүнүп, арманын айткан менен кеч болгонун, пайдасыз экенин билди. Ага-ини экөө ат таап минип, бир атка жүгүн жүктөп жөнөсө, жети адамдан башка эч ким ээршибеди. Ал жетөө "Сиз кайда барсаңыз биз да ошерге барабыз" - деп аттанып жөнөштү. Түнү менен жүрүп отуруп бири Жармазарга жетти, экинчиси Шааркан шаарына барды. Саид Мухаммат Алихандын жакшылығын көргөн Жармазардагылардан Саид Мухаммат Алихан жол көргөзүп берээр деп үмүт қылды. (39а-бет). Алар жол көрсөтмөк турсун кармап алышп, байлап койушту. Бухар падышасы жиберген жаллаттар да жетип келишти. Саид Мухаммат Алиханды арабага салып кетиши. Андан кийин Султан Махмудхан канча аракет қылса да, жол таппай, айласы кетип, бир кемпирдин үйүнө кирди да "Эй , мама, биз ачкабыз, бир нерсөңиз барбы?" -деди. Кемпир караса, жылдыздыу, шахзадалардай көрүндү, Кемпир ага: "Балам, атала бар, ичесиңби?-деди. Султан Махмудхан ачка болгондуктан, ошерге түштү да, кемпирдин колуна алтын карматып, "Эй, мама, бизди эч кимге айтпаң!-деп, өзү атала менен алек болду. Шул заман ымансыз кемпир элге чыгып, "Эй, эли-журт, үйүмө хандар качып келди, эчкимге айтпаң деди" (40-бет). -деп элге жар салды. Адамдар чогула калып, Шахзада бекинген үйгө барышып, аны кармап байлап алышты. Аны менен

жүргөн адамдарды да кармап байлап, катарапаштырып, Бухар падышасынын алдына жиберишти. Бул сөз мында турсун.

Эмки сөздү Бухар падышасынан угуң

Бухар падышасы Кокон ордосуна кирер замат "Бул батпактардын журтун талап, тоногула!" - деп буйрук берди. (40-бет). Кабарсыз тынч жаткан элдин каткандарынын баарын калтыrbай тоноп алысты. Ал тургай кыздардын билерик, сыргаларына, кемпирлердин мончокторуна чейин, очоктугы тулгаларына чейин калтыrbай тоноп алысты. Эркектердин болсо белинде куру да калбады, асынып жүргөн кабагына чейин алысты. Үйлөргө бир сындырым нан да калтырышпады. Чүпүрөк-чапрактарын көчө менен бир кылып ташташты. Кара топурактан башка эч нерсе калбай, бай, кедейдин баары бирдей болуп калды. (41-бет). Журт эмне кылаарын билбей сарсан (сары санаа) болду. Бухар падышасы Саид Мухаммат Алихандын адамдарын бирден- бирден муздай баштады. Өз ханынын тузун татып, тузбаштығына түкүргөн Бухар падышасына кат жазгандарды кармап келип, аларга: "Элиңерге кылганыңар ушул болсо, өзгө әлге колуңардан түк жакшылық келбейт"-деп, баарынын баштарын кестирип салды. Ошентип, ажал соймондоду, кан дарыйа болуп акты. Хандын дагы башка жакындары качып бекинип калысты. (41а-бет). Андан кийин журт башына жут түштү. Амир Бухара Хан тукумдарын тукумкурут кылуу үчүн изилдөө салды. Мухаммат Алихандын тузун таткандар хандын өзүн туткундап алып келишти. Жарық күндин караптары басып, Саид Мухаммат Алихандын башына ушундай балаанын туманы түштү. Акырында аны жайдакатка миндирип, жаллаттар алдыга түшүп, шамшарларын кармап, (42-бет). Сарбаздар октолгон тапанчаларын кармап, миршаптар найзалары менен эки жагында бара жатысты.

Саид Мухаммат Алихан аларды көрүп, ылаачындан корккон кептердей болуп жүрөгү дүкүлдөп, алып бараткан жаллаттар менен миршаптарга карап, чычканга жалынгандай, жашоонун өйдө-ылдыйын айтып турган жери: (42а-бет).

"Эй, жаллатлар, тезирээк алып жүрүңлар
Фалак тамашалар кылсын алыма,
Ар на десем парман бирла тутуңлар!
Фалак тамашалар кылсын алыма
Марди марданалардин сөзүн алмадим
Кылган ишларимдан рахат кармадым,
О дариги, мурадымга йетмадим. (43, 43а-беттерде да бул
ыр ушундай эле мазмунда уланып отурат). (44-бет).

Ошентип, Саид Мухаммат Алихан жогорудагыларды айтып
келе жатып, бир көчөдөн Султан Махмудханды жаллаттар
жылаңач мойнуна занжир (чынжыр) байлап, бутуна күндө (жыгач
кишен) салып, анын бир жагынан миршаптар кармап арабада
алып келе жатыптыр. Ака-ука шахзадалар бири бирине айткан
сөздөрү:

"Садака болай, жигар бандим, мардана бол, мардана бол.
Акка чыксын окусардим мардана бол, мардана бол
Бул сахати болдум хамуш сизни көрүбан кетти үш
Күнүм каршы айлар хуруш мардана бол, мардана бол. (Бул
ыр ушул мазмунда 44а-бette да уланат). (45-бет). Саид
Мухаммад хандын бул сөздөрүн Султан Махмудхан угуп,
куйгөнүнөн: "Мен бул дүйнөгө келип эмнени көрдүм? Алла Таала
башыма ушундай сарсанди салды. Он эки жашымда шаарга
батпай куулдум, Бухар падышасынын тузун ичтим. Ал мага көп
жакшылыктар кылды. Ошого карабай тууганым деп сизге келип,
мындай балаага жоолуктум." - деп айтып турган арманы:

"Ақажаным, айтмай болдум сизга бир асират,
Бу фани дүнүйада на күн көрдүм?
Он эки йашимда атамдан калдым,
Кокончин шаари ичина сыгмадым..." (45а-46-беттерде ыр
ушул мазмунда уланып отурат). (46а-бет).

Эки шахзаданы Букар падышасынын алдына апкелиши. Анда Амир Бухара Саид Мухаммад Алиханга карап: "Ата-
бабаңдын жолун жолдободуң. Эмне үчүн шариаттан тыш
иштерди жасадың? Бул үчүн Алла Тааланын ак экенине
ишенбединбى? Алла Таала жазалайт деп ойлободуңбу?
Кылгылыкты кылып койуп кызарбай кантип турасың?
Уваризирлерин, кеңешчилиерин кана? Күндө көңүл ачкан кыздарың

кана? Мындаи күндөрдүн башыңа түшөөрүн билбедин беле?" - деди. (47-бет). Ошондо Саид Мухаммад Алихан Бухар падышасына карап ачuu сөзүн айтып турған жери:

"Эй, бурадар, өз шааримдан башкага барганым жок,
Бу дүнүйөдө залим болуп, киши малын алганым жок.
Эл башыга гога салып, киши журтун бузганым жок.
Бөөдө кан төгүп, Карынбайдай болгонум жок.
Эл башыга талоон салып, жетим-жесир ыйлатып,
Залым падыша атка конуп, бул дүйнөдө жүргөнүм жок.
Канча шаарды шаштырып, кылыштан кандар актырып,
Падышасын байлатып эл ичине салганым жок.
Нече шаарларди кырып, падышасын байлатып,

Мойнуна чынжыр салып жетелеп аны жүргөнүм жок." - дегенде, Бухар Падышасынын каары кайнап, ар бир түгү наизадай тик турду. Анын каары, болжолдо, жердин туткасы болсо, майда-майда кылып быркыратып жибергендей болду. (47а-бет). "Эй жаллаттар, шахзадалардын баштарын кескиле! Биртке дем алып алышсын!" - дегенде, жаллаттар аларды кептерканага алып барып, буйрукут ишке ашырышты.

Эмки сөздү Саид Мухаммат Алихандан калган жалғыз уулу жөнүндө угуң

Саид Мухаммат Алихандын Шахзада Мухаммат Амин деп аталган бир уулу болгон. Ақыл-эстүүлүктө, адептүүлүктө анын астына эч ким чыкпаган. Атамтайдан калышпаган Махаммат Амин Бухар падышасына өтө көп мал-мүлк тартуулар менен киши жиберип, артынан жакын кишилери менен Бухар падышасынын алдына келди. Аскердин көптүгүн көрүп, (48а-бет). Ақыл-эсинен, үшүнөн кетип, жүрөгү титиреп, түрдүү куралчандардын арасынан өттү. Ошентип, жүрүп отуруп Падышага жакындағанда бир киши баштап Амир Бухаранын алдына ақкелди. (49-бет). Шахзада Амирдин айбатын көрүп, андан бетер коркту. Мухаммат Аминбек канчалық жалбарса да Бухар падышасынын райымы келбеди. Ачуусу таркабады. Анткени Алланын ачуусу келсе, пендеге ким райым кылмак. Ажал жетсе аны ким токtotуп калмак. Эзелде

Алла өмүрүн қыска берсе, аны ким узартат. (49а-бет). Мухаммат Аминбек Бухар падышасына жалынып айтып турган сөзү:

"Азизим, даргәйинңа мустар болуп келдим,

Үмүтнұ бенихайат айлап жүгүрүп келдим.

Шарафли мұтфиндин падышахым, үмүт айлап,

Атам, акам гұнахини тилеп жүгүрүп келдим..." (Ың ушундай мазмунда 50-50а-беттерде да уланат). (51-бет). Мухаммат Аминдин ушунчалық жалынып-жалбарғанына карабастан Бухар падышасы анын башын алып таштоого буйрук берди. Жаллаттар башын алаарда Шахзада Мухаммат Амин жаллаттарга карап жалдырап айткан сөзү:

"Кудадын коркпогон бейрахым жаллат,

Рахым айлагин бул дам кеспе башымды!

Канжар менен мени қылдың набунийат

Рахым айлагил, бул дам кеспе башымды!?

Мен хам Кокончин Шахзадасы эрдим

Саниқдик нечалардин сардари эрдим.

Кудааираадаси бирла бу халга түштүм

Бейрахым жаллатлар, кесма башымды!?

Канжар бирла назик башым кесарсан

Кызыл канын кара жерге төкарсан.

Мандай Шахзаданы набыт қыларсан,

Бейрахым жаллатлар, кесма башымды!.." (51а-53-беттерде да бул ың ушундай мазмунда уланат).

Эми Маклар айымдын шейит болушу тууралуу сөз

Душмандардын бир нечеси Букар падышасына барып айтышты: "Эгер булардын энеси Маклар айымды өлтүрбөсөңүз, балдарынын ордуна падыша боло турган чагы жана ниети бар". Муну уккан Букар падышасы: "Анын да башын алғыла!"-деди. Жаллаттар Маклар айымга барып: "Үйдөн чык!" дешти. Маклар айым бул дүйнөгө келип жакшылық көрбөгөнүнө нааразы болуп, айтып турган сөзү:

"Күнүм шад болмади, сандин шул заман,

Саргардан айладинг башымны фалак.

На келтирдиң билмадим качан,

Душманлар битирди ишимни фалак..." (54- бетте да бул ыр ушундай мазмун, ыргакта уланат). (54а-бет).

Жаллаттар эч нерсеге карабай, саманканага апкирип, башын кесиши. Андан кийин Сайд Мухаммат Алихан менен ойун-зоок өткөргөн келин-кыздардын баарынын баштарын алдырыды. Андан кийин Амир Бухарага кат жазгандарды бирден-бирден таптырып, Баарынын баштарын алдырыды. "Өз улугун сыйлабаган өзгөнү сыйлап жарытпайт" деген ой менен эч кимисин калтырбады. (155-бет). Ошондойлордон көзгө көрүнгөндөрдүн бириң калтырбай өлтүрүп, анан "Эч ким калбады, эл менини болду" деген ишеничке жеткендөн кийин, анан шаарларга акимдерди дайындоого кириши. Бирөөнү Андиканга, экинчисин Маргланга, үчүнчүсүн Наманганга, анан Касанга, анан Кашкарга жиберди. Кокончиндин өзүнө Ибраим Хайал дегендө башчы кылды. Бир нече эшен, кожно, молдону ага жардамчы кылып, Амир Бухара өзү Бухар шаарына карап кетти. (55а-бет).

Кокончинде Ибраим Хайал калды, көп убак бул журттун адебин берип кыйнады. Үч ай бойу эл айабай жабыр көргөндүктөн Жаратканга жалбарып: "Өзүбүздүн жакшы падышабыздан айрылып, буларга күл болуп калдык, Оо, Жараткан, өзүбүздүн падышабыздын тукумунан бирөөнү апкелип, башыбызга сайа кылбасаң болбой калды." -деп жалбара баштashты. Бул сөз мында турсун.

Эми бир сөздү Авлийа Бахадур хандан эшитмек керек

(56-бет). Хандын тузун таткан жанжекөрлөрүнүн бир канчасы качып жүрүшкөн, алар Ханзадалардын бирөө 12 жашында шаардан чыгып кеткенин билишээр эле. Андан бери көп жылдар өттү. Ал Шахзада кайда экенин башкалар билбейт, билгендердин ошондон үмүттөрү чоң эле. Жусуп миң башы деген баатыр ал Шахзаданын аталарына кызмат кылган эң жакын кишилеринен эле. (56а-бет). Күндөрдүн бириңде ал "Ошол Шахзаданы таппасам Кокон шаарына кадам койбойм!" деп касам ичи да, жигиттерине: "Ошол Шахзаданы тапкыла!" деген буйрук берди. Ошентип, жигиттер туш-тушка кетиши. Жусуп миң башы өзү бир

топ жигиттери менен Талас тарапка жол тартты. Көп күндөр жол жүрүп отуруп Таласка жетти. (57-бет).

Бир жерден адам суктанаарлық, өтө бийик сарайды көрдү. Ошондо бийлик башында тургандардан да бактылуу, толгон Айдай жүзү жарық Жамшид падышаны ким көргүсү келсе, ушерге келсе болмок. Сүрүк-сүрүк жылкы, өрөөндөр толо койлор, төөлөр, ак үйлөр. Колдорунда көптөгөн кыйгыр, ылаачындар, бүркүттөр... Мындаш шаани-шөкөттөгү кишини эч бир адам көрбөгөн. Анын 12 перзенти бар экен: 6 уул, 6 кыз. (57-бет). Уулдарынын маңдайларынан падышалык нышаана көрүнүп турат. Кыздары болсо сулуулукта тени жок. Кызматта болсо улуу-кичүү дебей баары кол куушуруп иштеп жүрүшөт. Бир топ сарай кызматчылары, бир топ ашпоздор... Келген-кеткендөрge падышалардай кайыр-эсөн кылыш, колу ачык экен. Айткан сөздөрү акимдердөй өтүмдүү экен. Ал бир күнү бул мусаапырларды (Жусуп миң башыларды.О.С.) чакырып, жылкы, койлор сойдуруп, конок кылды. Жанына отургузуп, жакшы сый-урмат көрсөттү. Мындаш салтанатты көрүп Жусуп миң башы "Эз Кудай, биздин үмүтүбүзүдү таш кантырба! Максатыбызга жеткире көр!" деп тилем, дуба кылды. Ал Жусуп миң башынын ким экенин, кайдан келгенин сурал турган жери: (58-бет).

"Ээ, йар, мехмансан, кайдан келарсан, айткын?

Йа инки инсансан кайдан келарсан, айткын?

Бооруңны кылурсан кан, ар дам кыласан афган

Көзүнү кылыш гириян, кайдан келасан, айткын!?" (56а-59а-беттерде бул ыр ушул ыргакта, ушундай мазмунда уланып отурат). (60-бет). Бул сөздөрдү айттып Авлийа Баатыр Жусуп миң башынын жөн-жайын сураганда, Жусуп миң башы ага карап айттып турган сөзү:

"Мен йүрүпман, эй Шахым, бир дил рабоны актарып,

Шахридан болгон ждаа бир маҳлаканы актарып.

Нече йылдар шахридан ждаа болгонду актарып

Бу мусапыр шахридагы алы жагни актарып.

Саргардан болдум нетайин, падышаны актарып,

Бул мусапыр шахрина баркараар болгон экан,

Чун рахыллардан качып чөл-ара кезган экан

Зар-зар олдум нетай, падышаны актарып, (60а-бет).

Таг ашып, дарыйа кезип келдим, үмүт айлап бүгүн,

Чунки болгаймы Кудайымдан инайат деп бүгүн.

Амбийа ва авлияа кылгай фаркат деп бүгүн

Интизар болдум нетайин, падышаны актарып.

Ул Кудайым ломаканым лүтфи эсан айласа,

Шахи давраным бул йердан азми жулан айласа,

Бир неча келган гламлар өзүнү курбан айласа

Көп кумар болдум, айтайнин, падышаны актарып.

Бул Кудайым кылмасын бизди мындан на үмүт,

Чун мадаткари болсунлар падышахи Байазит

Бир неча шахри азимни шул ерда кылды, (61-бет).

Ман йүрүпман ах уруп бул падышаны актарып.

Махзуна шул сөзүң манзур болдурму шахка,

Йаки манзур болмагайму бул улуг даргакка?

Чун үмүт бирла кылыпман даргахи а"лага

Ман дува айлап йүрүпман падышаны актарып." Бул сөздөрдү

Жусуп мин башы бир-бир байан кылгандан кийин, Авлияа Баатыр "Өз шаарынан кеткен ханзада мен болом"-дегенде, келген коноктордун баары анын бутуна жыгылды. (Ушул жерден тарта 64-бетке чейин жок).

(64-бет). Ал заман Бухара падышасы Саид Мухаммат Алиханды шейит кылды. Андан кийин Мухаммад Алихандын жанжекөрлөрүнүн (кадырдандарынын) баарын өлтүрдү. Анан Коңончин шаарын Ибраим Хайал деген аскер башчысына берди. Андан кийин Марглан шаарын дагы бир аскер башчысына берди. Андан соң Андижан шаарын дагы бир аскер башчысына берди. Анан Шааркан шаарын дагы бир аскер башчысына берди. Андан кийин Ош шаарына да бир башчы дайындады. Андан кийин Наманган, Тус, Ташкент, Курама ж.б. шаарларга өз адамдарынан аким койуп, аларга тапшырма берип, өзү Бухара шаарына кетти. Андан кийин Саид Мухаммад Алихандын аман калган жанжекөрлөрү, жигиттери ар кимиси ар жактарда качып жүрүшту. (65-65а-беттер). Андан кийин ушул арада Жусуп мин башы деген Саид Мухаммат Алихандын заманында өкүмөт башчысы болуп иштеп, өтө этибарлуу эле. Мухаммат Алихандын өлтүрүлгөнүнө өтө кайгырып, кылбатта бир канча жигиттери менен жашыруун

сактанып жүрдү. Көңүлү чөгүп кайғырып, Кудай Таалага жалбарып: "Ээ, бар Кудай, бизди ушундай жакшы падышабыздан ажыратып, мындаи ақмактарга кул қылып, башыбызды байлаба!?" Бизди намартка мұктаж қылба!?" - деп, Алла Тааладан сурады. Алла анын дубасын кабыл қылды.

Сайд Мухаммат Авлийа Баатыр хандан бир сөз айтмак керек

Ал заманда бир Шахзада бар эле, ал Ажыбек Валамирден калган эле. Ажыбек Валамир Нарботобек, Шоорукбек - үчөө Абдырахманбектін уулдары эле. Бул арада көп окуйалар, адисалар өткөн эле. Ажибек Валамирден үч уул калган. Алымбек хан (Алимхан) тактыға отурду. Бул бек өтө залим болгондуктан, Алымбек аты Залымбек деп аталып калды. Ошол убакытта Ажыбек Валамирдин үч уулун бир нече кадырдан адамдары алып качып кетиши. Бир күндө эле кайып болуп кеткендей болду. Ошол кеткендеринче Талас жерине барышты. Ушул жerde - элетийа ичинде бир акабир датка бар эле, ал өтө улуу киши болгон. Ар кандай мусаапыр ал жерге барса, орун-очок берет. Ал-ахвалын сурал турат эле. Булар (Ажыбектін уулдары.О.С.) ошол акабир датканын алдына барышты. Ошондо ал улуу киши сурады: -Ээ, балам, кайдан келдиңиздер? Кайда барасыздар? Эмне иш қылып жүрөсүздөр? Эмне мүшкүл башыңарга түштү? Кандай коогалаң көрдүнүздөр? Не себептен бул жерге келдиңиздер? Шахзада менен баргандар: - Ээ улугум, биз мында мусаапырызыз, Кокончин шаарынан келдик. Булар баары Шахзадалар, (66-66а-беттер). Аталарын Ажыбек Валамир дейт эле, аны өзүнүн бир тууганы шейит қылған. Андан бул шахзадалар жетим калышты. Биз буларға да бир зыйан жетпесин деп алып качкан элек. Алла Таала бул жерге, сиздей улуу кишиге жолуктурду. - деп турушту. Ошондо бул улуу датка мындаи деди: -Ээ, жарандар, жакшы келипсиздер, күш келиңиздер! Мындаи Шахзадаларды Алла Таала бизге жеткириптири. Бул жер сиздерге маарек болсун!-дегенде, шахзадалар ага таазим қылышты. Андан соң бул шахзадалар көп ат, тон, курал-жарак, канча кыйғыр, ылаачын, бүркүттөрдү тартуу қылып, көңүлүн алышты. Анан бул шахзадалар өтө кубанычта

болуп, нече күндөр уу уулап, дуу дуулап, хай-хайлап ойноп жүрүшту. Шаа-Маширап айткандай:

"Сан азиз эткан кулунну эч киши кар айлабайт,

Сан агар кар айласаң ар жерге барса кордур."

Азалда коолубалаада аларды Алла Таала улуу урматтуу кылып жараткан болсо, кандай киши буларды кор кыла алсын.

Мындай мусаапыр шаарда алар дөөлөттүү болушту. Көп жылдар бул жerde ээн-эркин жашашып, балдар бойго жетти. Андан кийин улуусу дүйнөдөн өттү. Калган экөө Талас жеринде - элетийа ичинде өтө сый-урматка ээ болуп жүрүшту. Падышалыктан да зор сый-урматта болушту.

Күндөрдүн биринде бир нече киши келип, улуу кишиге кайрылышты: -Бул шахзадалар бойго жетишти, буларды үйлөндүрсө болот. Анткени Алла Таала өзү жалгыз, адамзатын жубу менен жараткан. Булар үйлөнүшсө жакшы болот эле, - деп аксакалдар масилат курушуп, - паланча дегендин кызы бар экен, ошону алып беришибиз мунасип - дешип, ошол кызды алып беришти. (67-67а-беттер). Бул сөз мында турсун.

Эми жана бир дастан сөз Авлийа Баатыр хан, датка кызын куйөөгө берип, таң-тамаша кылганы

Бул датканын бир кызы бар эле, ысмы Малика эле. Сулуулугу Бүбүзулайкадай назиктиги Бүбүсара менен Бүбүажардай, жүзү ачылган кызыл гүлдөй эле. Бул кызга падышалардан тартып жөнөкөй адамдарга чейин ашык болуп, арзуу кылышкан. Ушул кызга Шахзаданы мунасип кылды. Көп күн той-тамаша болуп, ааламга аш, тон берип, той өткөрдү. Бул Шахзада ықыбалдуу экен, Алла Таала оңойунан дөөлөт тартуулады. Бир канча убак бул кыз менен өмүр кечирди, кыздын бойуна бүттү. (68-68а-беттер). Ошол убакта бир дубана келип, Малика айымга дуба кылып, мындай деди: "Кызыым, Сизге Алла Таала бир уул парзант тартуулайт, ага Алла Таала өзү жар болот. Ал парзантиң Искендердей падыша болот, Азирети Сулайман пайгамбардай аалам жүзүн алат. Бул уулунуздун аркасы менен көптөгөн салтанаттар көрөсүздөр. Уулунуздун атын Шахзада Кудайаркан Валамир койун, ал парзантиңга Кудайым өзү

жардур. Алло акбар!"-деп ордунаң турду. Ошондо Малика айым бул дубанага тон кийгизейин деп үйгө кирип, тон алып чыкса, дубана турган жеринде жок. Көздөн кайым болуптур. Малика таң калып, бул сөздөрдү Авлия Баатыр ханга айтты. Авлия Баатыр хан Маликага: "Алла Таала сизге падыша болчу қыраан, чыгаан, Атамтайдай берешен, Үрүстөмдөй қыраан уул берет." - деди. Андан канча ай, күн өткөндөн кийин Алла Таала Маликага бир уул берди. Анын жылдыздуулугу Азирети Жусуптай, сабырдуулугу Азирети Айыптай, закирлиги Азирети Закирийадай болду, анын аты ааламга кетти. (69-69a-беттер).

Шахзаданын сыпаты булар эле: ачык жүз, күш таалим, күш сыпат, күш адеп, күш латафат (кичишнейил), күш шарапат эле. Бул Шахзаданы көргөн адам ауфарин (таң) калат эле. Малика айым анын артынан дагы бир уул тапты, Анын атын Шахзада Султанмураткан койду. Андан кийин төрт қызыдуу болду: Бүү Анар айым, экинчиси Айжан айым, үчүнчүсү Саадат айым (Саадатсүчүк айым деп да койушат.), төртүнчүсү Нарсүчүк айым. Бул қыздардын сулуулугу да ааламга жайылды.

Авлия Баатыр хандын байбичесинин аты Соно айым эле, андан да бир нече парзант болду: биригинин аты Аптабайым, экинчиси Маклар айым, дагы биригинин аты Малабек, дагы биригинин аты Сопубек эле. Малабек баатыр чыкты, эч ким беттешүүгө даабайт эле. Ушинтип, бул Талас жеринде көп жыл турду, 12 перзенттүү болду. Акырын-акырын аттары алыска кетебаштады. Бир өрөөндө койлору, бир өрөөндө жылкылары жайылып жүрдү. Элетийа бийлеринин баары Шахзадага қызматкер болушту. Мусаапыр жер болсо да, өз жериндеги падышалардай жашашты. (70-70a-беттер). Бул мында турсун.

Эми бир канча сөздү Шахзаданы алып келгени, бир нече кадырдандар бул шахзаданы актарып (издел) таап, аナン апарып Кокончинге падыша кылганы жөнүндө болот. Бул мында турсун.

Эми бир канча сөздү Жусуп миң башыдан эшитmek керек

Жусуп миң башы Маликанин тагасы эле. Ал Саид Мухаммат Алихандын улуу саркардаси, өтө жакын кадырданы эле. Жусуп миң башы Саид Мухаммат Алихандын жок болушуна, элдин

качкынга айланганына камгин болуп, өтө кайгырып, анан кайраттанып, өзүн кадимки баатырдай сезди. Өзүнө карашту жигиттерге карап буларды айтты: "Тургула! Жүргүле! Кызматка белиңерди байлагыла! Жаныңарды ошол шахзаданы табуу жолуна койгула!" - деп, айтаар насаатын айтып, жолго чыгып, көп күн жүрүп отуруп Таласка жетти. Улуу шахтын кызматы үчүн келишти. Ал Шахзада буларга урмат-сый көрсөтүп, өзү үчүн келишкенин билип, мына бул сөздөрдү бейт менен айтты:

"Бул жерге сен меймансын, кайдан келгенинди айт.

Адамбысын, жинбисин, кайдан келгенинди айт.

Боорун күйүп, үнүң асманга жеткен, эй адам,

Жаканды жыртып, кайдан келгенинди айт.

Жүрөгүндү кылышын афган

Көзүндү жашка толтуруп, кайдан келгенинди айт. (Ушунтип 71-71а-беттерде "дубанасынбы", "ашыксынбы", "сүйгөнүнөн ажырагандардансынбы" айткын дегендөр суроолор менен уланып отурут).

Кокончинден келген меймандар Шахзадага өз акыбалдарын жана келген себептерин билдирип, өз ханынан, журтунаң айрылып саргардан болуп, Шахзадага келип, арыз-муңдарын айтып отургандарын мындайча билдириши:

"Эч ким биздей ааламда сарсаналуу болбосун.

Падышасын актарып, андан айрылып зар болбосун.

Тоо-чөлдөрдү кезип, ал падышасын изде,

Биз, карыптардай ааламда бейхаридал болбосун. (72-72а-беттер).

Падышасын актарып, кызмат үчүн бел байлап,

Эгерим таптай арманда зар болбосун. (Ыр уланат). Бул сөздөрдү айтып ал Авлийа хандын бутуна өзүн таштап, жүзүн сүртүп, жерди өөп турду. Ага дагы бир топ куралданган кишилер келип кошулушту. Алар да авлийа хандын кызматына келип ыйлап турушту. Авлийа хан ырайым менен мындай деди: -Ээ, бурадарлар, неге ыйлайсыңар? Кандай арыз-муңунар бар? Эмне деп айтмакчысыңар?-деп бир канча суроолор сурады. Келген жигиттер бул падышаны көрүп, ыйлап туруп мындай деди:

"Биз жүрүпбүз бир дилрабаны актарып,

Шаарыдан болгон ждаа бир маклаканы актарып.

Көп жылдар шаарынан болгон жданы актарып,
Бул мусаапыр шаарында кадыр-барктууну актарып.
Саргардан болдук кантели падышаны актарып.
Он эки жашында шаарынан ждаа болгон экен,
Өлкө ичинде баркаар болгон экен.
Чун рахиблардан качып чөлдөн чөл кезген экен.

Зар-зар болдук кантели падышаны актарып..." (73-бетте бул ыр ушундай мазмунда уланат). (73а-бет). Бул сөздөрдү айтып кол байлап (колдорун көкүрөктөрүнө койуп) турушту. Ошол чакта Авлийа хан булардын сөздөрүнө ишенбей турду. Барган адамдар ыйлап: "Ээ падышам, мындай кылбаңыз! Себеби атабаңыздан калган мурас, таажы, давлатиңиз, тактыңызды өзүңүзгө наисип кылсын." -деп баары ыйлап, жер өөп турушту. Дагы мындай дешти:

"Ээ, падышам. Тактыңыз сизге наисип болсун.
Ошол Кокончиндек шахриңиз сизге наисип болсун.
Калган мурас - алтын тактыңыз сизге наисип болсун.
Тамамы даври давранлар сизге наисип болсун.
Агар болсо рахиiplар айагыңыз астында кор болсун!
Агар аттансаныз бул дам болутан Рустам давран
Бизиндек куллариңиз дөөлөтүңүздө сүргүсү давран,
Тамамы хал аалам болгус үчүн гүл сыпат шадан

Айагың астыга баскан тикан чүнгүл азар болгай." - деп көпкө ыйлаشتы. Андан кийин бул жерге бир улуу киши кирип келди. Атамтайдай таңкалаарлык адам экен. Аны эч кимге салыштырып болбойт, ар бир айткан сөзү көхардай баалуу. Он төрт күндүк Айдай толуп турат, адылдыгы ааламга белгилүүдөй эле. Ошол улуу киши Маликанин атасы экен. Ал бул чогулуп келгендөргө: - Силер кайдан, эмне себеп менен келдиңер?-деди. (75-75а-беттер).

Баргандар бар армандарын айтышып, кол куушуруп турушту. "Биз бул жерге жок жоготуп келгенбиз, бул талабыбызды Алла өзү берди." -дешкенде, ал улуу киши айтты: - Ээ меймандар, эмнени жоготуп, эмнени издең жүрөсүнөр? Анда алар: -Ээ даткам, биз Кокончин шаарынан келдик.Өз ханыбыздан айрылдык. Бул жерге бир үмүт менен келдик. Өткөн замандарда бир канча окуялар болгон экен, ошондо үч шахзада Кокончинден качкан экен, аларды кадырдандары алып келишип, алар ушул

жерде туруп калышкан экен. Алардын бирөөсү дүйнөдөн өтүп, акыретке кеткен экен. Эки шахзада бир улуу урматтуу кишинин кызматына келген экен. Ал улуу датка шахзадалардын жүздөрүнөн таанып, көп убакыт аларга урмат-сый көрсөтүп, акырында өзүнө күйөө бала кылыш алган экен. Шахзада быйакка келгенде 12 жашта экен, ошол шахзаданы издең келдик. Азыр, ушул күндө, ал Шахзада менен барып, аны өз тактысына отургузсак, Алла Таала наисип этсе, падышалык кылса, биз да максатыбызга жетет элек.-деп суралып турушту. Буга себеп Кокончин падышасы Саид Мухаммат Алихан Баатырды, анын иниси Султан Махмудду, Аминбекти Бухар падышасы келип, (76-76а-беттер). шаарды талкалап, аларды шейит кылыш, андан кийин журтка өзүнүн адамдарын койуп, Бухарага карап кетти. Биз алардан качып, мына бул жерге келип отурабыз. Дагы көптөгөн окуйаларды айтышып, колдорун көкүрөгүнө алыш суралып турушту. Андан соң датка айтты: -Ээ мейман жигиттер, жакшы айттыңар. Мен да көп жылдардан бери бул Шахзадага ушул жерде кудуретим жетишинче кызмат кылдым. Анан кызымды берип, күйөө бала кылдым. Дүнүйөмдүн баарын сарпсадым, Азырга чейин көңүлүнө карайм, анткени бул хан тукумунан. Силер айткандай, салтанаты болсо, ата-бабасынын тагы болсо, барганы жакшы.-деп алардын көңүлүн көтөрүп, Авлийа Баатыр хандын алдына кирди. Ал Авлийа Баатыр ханга айтты: -Ээ, перзентим, өкүмөт ээси, сиз барышка маакул болбоптурсуз, Ушунча адам ынтызарлыкта сизге келишсе, сиздин барбай койушунуз адамкерчиликке жатпайт. Кандай болсо да барганыңыз жакшы. Эгер биздин ыраазылыкты көздөсөнүз, барганыңыз жакшы. Анткени, бул падышалыкты көрүнгөнгө эле наисип кыла бербейт. Мындай орунду өзүнө жаккан ылайыктуу кишиге берет. Сиз деп ушунча киши жөн келбесе керек! (77-77а-беттер). Мунун баары Алла Тааланын сизге көрсөткөн сый-урматынын белгиси.-деди. Ал датка атасы Авлийа ханга көп насааттар айтты.

Андан соң Авлийа хан Датка атасынын (кайнатасынын) насааты менен көп кошун жыйнады. Канчалаган адамдар элетийадан чогулушту. Чоң уулу Сарымсакбек (Асили аты Абдырахманбек болуп, чоң атасынын атындай эле, кийин

Сарымсакбек деп атальп кеткен), анын эрдиги ааламга белгилүү кудум Үрүстөмдөй эле. Авлийа хан ушул баатыр уулун өзү менен бирге алыш, көп жол жүрүп отуруп, жолката дагы көп адамдар кошулду. Азиздер деген мазарга келип түшүшүп, ага зыйарат кылышты. Авлийа Баатыр хан менен Сарымсакбек Азиздер мазарына жылкы, кой сойдуруп, катмы-куран окутуп, ошондо Авлийа ханым буларды айтты:

Кудайым азиз эткен улуулар,
Медет, жардам сизден тилээрим
Райым кылсын бизге Жараткан Жаббар,
Медет, жардам сизден тилээрим.
Бир нече жыл жүрдүм мусаапыр болуп,
Мусаапырлар арасында карыптар болуп,
Нече жыл жүрүп жапаа чегип,
Медет, жардам сизден тилээрим.
Он эки жашымда шаарымдан чыгып,
Тууган-уругумдан бегаана болуп,
Тоо, чөлдөрдө саргардан болуп,
Медет, жардам сизден тилээрим.
Нече жылдар, нече айлар өттү,
Башымдан далай иштер өттү,
Тагдыр бизге мынча жапаа этти?
Медет, жардам сизден тилээрим.
Нече убактар мындай жапаалар чектим,
Алла буйруду бул жерге келдим.
Сиздей улуулардан медет тиледим,
Медет, жардам сизден тилээрим." -деди. Ушул жерде бир түн Алла Таалага мунажат кылып, тилегин тилеп, Авлийа хандын көзү уйкуга кетти. Түшүндө бир терек көрдү. Ал теректин учу асманга жеткен, Авлийа хан ошол терекке чыкты, жарымына барып, андан ары бара албай, чыга албай калды. Уулу Кудайаркан валамир ушул теректин учунан көз ачып-жумганча чыгып, кылда учунда отурду. Авлийа Баатыр хан уйкусунан ойгонуп, айтты: "Мен бараарын барам, падышалыкты көзүмдүн нуру - перзентим Кудайарканга Алла Таала тартуулайт экен. Кудаа кааласа ал Жахангир болгой. (79-79а-беттер). Кудум

падыша Жамшийттай, падыша Искандардай доор сүрөт."-деп,
Кудайаркан валамирге дуба кылды.

Андан кийин ушул жерде бир катты Касан шаарына,
Наманган шаарына, Тус (Чус) шаарына, Марглан шаарына,
Андижан шаарына, Кокончин шаарына, Ташкент, Кожонт
шаарларына жиберди. Анда: "Ээ, молдо, кожолор, казы, уламалар,
улуу, кичүү пакыр, дубаналар, баарыңарга кат-наама ушул.
Баарыңыздар мага кошулуңуздар! Мен Авлийа Баатыр хан,
сиздерди издеп, ата-бабадан калган мурас шаарым, элим деп
келдим. Эгер келсөниздер, ээрчисөниздер доо-давран менен
жүрөсүздөр. Антпесенөр жериңерди тартып алып, чоң-кичинеңин
баарыңын башыңарды алам. Каныңарды суудай агызам.
Шамшарымды сипердин каныңарга сугарам!" - деп жазып, бүт
вилайеттерге киши жиберди.. Ошол каттар кимге тийсе, көздөрүнө
сүртүп, мандайына тийгизип, өөп, куттай кабыл алышты. "Биздин
мин жаныбыз болсо, бардыгын бул шахыбызга белек кылабыз." -
дешти. Бул катты көрүп, окугандар жамаат-жамаат болуп келип
кошулушуп, (80-80а-беттер). "Биз эгер беш жүз жыл өмүр сүрсөк
да, сиздей падышанын айак астында кызмат кылабыз!"-деп бел
байлап турушту. Анан мындай деп тилек тилешти:

"Бу дам айтай бир сөз, Шахи-шаханым,

Кудай берсин сизге дайым иманын.

Сизге болсун нахбааным ул Худайым

Йана, эй сарвари Шахи-шаханым,

Бу йоллар барчаси болсун мубарак!.." (Ыр уланат.) - деп,
баары Авлийа маркум ханы Шахи-султан сарвар жахан шул
жерде бар мактумдар (кызматчылар) масилат кылып, айтышты:
- Эй жигиттер, баарыңар туура болуп, түз жүргүлө! Анткени Алла
Таала туура, таза жүргөн кишиге көп сооп берет.-деп,
жигиттердин баарына ширин сөздөрүн айтып, көңүлдөрүн
көтөрүп, сарпай кийгизип, белек-бечкектер берип, (81-81а-
беттер) дагы мындай деди: "Эй келген баатырлар, колунуздарга
найза алышыздар!" Авлийа Баатыр хан ушундай амир кылды.
Андан соң алардын баары колдоруна найза алышып,
найзабаздык кылышты. Дагы сап-сап болуп көп кишилер
байрактары менен келишти да: "Ээ Падыша Аалам, ээ Султан
Бакарам, сиздин мубарак сөздөрүнүзду эшитип, босогоңузга

жүзүбүздү сүртүп, сиздей шахи-бұзүрүк вардын мубарак сөздөрүн угул, жан фида қылмак үчүн келдик."-деп баары баштарын жерге койуп, суранып турушту.

Шахи-бұзүрүквардын ырайымы келип: "Баракалла! Эй баатырлар, күш келипсиздер! Ким биздин қызматыбызга келсе, иншалла, аманчылықта болсо, сый-урматтар көрөт."-деп аларға да тамак-аш тарттырып, сарпай бердиртти да, "Баарың наиза алып наизабаздық қылгыла!"-деп, соот кийимдерин кийгизип, көңүлдөрүн алып, сөздөр айтты:

"Келиң-келин, март йигитлар,
Бир болуп доорон сүрөлү.
Отуруп мажилис куруңлар,
Бир болуп доорон сүрөлү.
Падышалар болсо гайратта,
Жигиттер болсо қызматта
Душмандар калур қызматтан,
Бир болуп доорон сүрөлү..." (ыр уланат). Бул (83-83а-беттер). Сөздөрдү Падышахи Авлийа хан айтканда, жигиттердин баары өзүнөн кетишип, етө сүйүнүшүп мындан дешти: "Ээ Падыша-и Аалам, ээ Султан-и Бакарам, биздин жұз мин жаныбыз болсо, сиздин мубарак айагыңызда топурак болсун! Ээ Падыша-и Аалам, кандай амирди, биз, кулдарыңызга буйрусаңыз, бажанидил кабыл қылабыз. Анткени сиздей адил падышаны, сиздей даана падышаны, сиздей акылдуу падышаны, сиздей қыраакы падышаны кайдан табабыз. Сиздин мубарак жамалыңызды Ак Таала өз мәэрбанчылығы менен бизге жеткириптири. Эй Падыша-и Аалам, эмнени буйрусаңыз биз баарына дайарбыз, жан-дилибиз менен кабыл қылабыз!"-дешип, баары баштарын жерге салып, суранып турушканда, дагы бир нече жамаат-жамаат, сап-сап болуп көп жигиттер келишти. Карчыгадай Авлийа хандын айагына өздөрүн таштасты: "Падыша-и Аалам, сизге кулдардай қызмат қылсак деп (84-84а-беттер). келдик"- дешип, баары кол куушуруп, баштарын ийип турушту. Анда Авлийа падыша: "Эй жигиттер, қызмат үчүн белиңерди бек байлагыла!"-деп көп лашкар жам қылды (чогултту), көз көрүп, кулак эшилпегендей лашкарларди көп жыйнап жигиттердин баарына қылыш чаап, наиза сайганга машыктырды.

Бир маалда келген көп жамаатка: "Эй жигиттер, силер колуңарга фарханги (франсуз) тапанча алгыла!"-деди. Дагы бир канча адамдарга: "Эз баатырлар, силер колуңарга кара мылтык алгыла да, булардын артынан жөнөгүлө!" - деди. Дагы бир канча баатырларга: "Силер колуңарга жашыл найза алгыла! Бул шаарга чабуул койолу, не болсо да Кудайдан көрөлү!"-деп, Авлия Баатыр хан амир кылганда, бул тургандардын баары алга карай катуу жүрүштү. Ушул жүрүштөрүнчө барып Касан шаарынын төрт тарабын камап калышты. (85-85а-беттер). Барган жерлерин дароо тазалашип, кыргыз үй (боз үй) тигип, зар көрпөчөлөрдү салып, дайар кылып турушту. Ошондо Падыша Аалам Султан Бакарам падышалык алтын белбоо кийими менен келип түштү. Жигиттер салам беришип, "Падышалыгыңыз, өмүр-давлатиңиз зыйада болгой!"-деп күттүк айтышты, тилек тилемешти.

Ошол замат бир нече чабармандар чапкылап келишип: "Падыша Аалам Султан Бакарам, Шахзадабегим жакын жерге келип калды."-деп, кол куушуруп, Шахзаданын келээрине карата ыр окуп, бардык лашкарлар күтүп турушту. Сарымсақбек карнай, сурнай менен ак, сары, кызыл байрактар көтөрүшкөн топ-топ жигиттер менен келип түшүштү. Авлия Баатыр хан "Шахзада баатырды зор көрпөчөлөр салынган кыргыз үйгө түшүргүлө!"-деп амир кылды. Ошол замат Шахзаданы көптөгөн улуу, кадырдан адамдар тосуп алып, Авлия Баатыр хандын жаңындагы кыргыз үйгө түшүрүштү, (86-86а-беттер). (Ушерде бир бет ыр бар).

Ошол убакта Касан ичинде Амир Бухара бийликтөө койуп кеткен маңкуртсифалар бар эле, алар баары айран, саркардан болушту. Бирок, намыстасынп, шаардан чыгып, сапка турушту. Андан кийин Падыша Аалам Султан Бакарам тараптагылар да сапка турушту. Шахзада Сарымсақбек жигиттерине: "Падар пүзүрварым (атам дегени) Падыша Аалам беймалал отура берсин. Бул шаар менен салгылашууну мага, перзентине, тапшырсын, ушуну айтып баргыла!"-деп амир кылды. Жигиттер айтып барышканда Падыша Аалам: "Ай! Муктарам Шахзада баяқбал урушка кирбесин! Анткени лашкарлар арасында канчалаган баатырлар бар, ошолордун урушка киргени жакшы."-деди. (87-87а-беттер).

Шахзада урушка кирүүгө уруксат алыш үчүн атасынын алдына барып, адеп менен салам берди, Падыша Аалам урмат

менен күтүп алды да: - Сиздин урушка киришиңиз мунасип эмес, себеби аскерлердин арасында баатырлар бар, аларды қызматка киргизип, урушка койуп, байкоо салып турганыңыз жакшы."-дегенде, (88-88а-беттер). Шахзада баатыр ордунан туруп, кол куушуруп, дааналық менен сөз сүйлөп, атасынан урушка киรүүгө уруксат сурады: - Майданга өзүм кирип, ал ақмактардын адебин бербесем, душмандардын баштарын алып, канын ағызбасам, қылышымды сугарбасам, эч качан көңүлүм тынбайт!"-деп, атасына бир сөз деди (Жогорку айткан сөздөрүн ыр менен кайталайт. О.С.). Ошондон кийин (89-89а-беттер). Падыша Аалам: "Перзентим, Шахзада баатыр, эми сизди Алла Таалага тапшырдым. Алла Таала өзү жардам бергей, андан кийин жаамы пайгамбарлар жардам кылаар. Азириeti Кызыр Алейхиссалам сага шерик болсун!"-деп, дуба кылды. "Лашкарлариң Ак Таала зафар (жениш) берсин!"-деп, уруксат берди. Шахзада Сарымсакбек хүш хал болуп (кубанып), адеп менен Падыша Ааламдын алдынан чыгып, өз кошунуна барды. Аскер кийимин кийип, лашкарларин сап тарттырып, ууга сугарылган қылышын алып, дагы бир колуна чочморун кармады. Андан кийин Жамшииттей, Үрүстөмдөй, Фаркаттай болуп, (90-90а-беттер). Табалижан (барабан, добул) урду. Наркы тарапта Бухар падышасынын тарапкерлери сап тартып турушту. Шул замат Шахзада атына минип, өзүн Аллага тапшырып, Искендердей кайрат менен көрүндү. Майданда турганда 14 күндүк Айдай нур чачып, кызыл гүлдөй гүлүңдөп, ат ойнотуп, курсанттык менен беттешээр душманды талап қылып турду. Шахзаданын мындай турушуна шаирлар (ырчылар) бир нече сөз айтышты:

"Майдан аро азим ойлогоч ул шахустамгар нурланган

Майдан йүзи акси билан болду мунаввар.

Мендак шаир чунки арфа болуп рована

Майдан клауп ерши бирла болду маззам..." (91-91а-беттер).

Шахзада рубарларына (каршыларына) айтты: "Мен Шахзадамын. Бери кел! Бейнаам, бейнышаана (белгисиз) өлбөй, ата-тегинди айткын!"-деп туруп, анан өзүнүн насабаларын (уруусун) байан қылып айтты: "Ман мандурман - Абдырахманбек-дурман, Авлия Баатыр хандын парзанттаринандурман. Силерди жок қылуучу қылышы бар намыстуу шахзададурман"-дегендей

бир нече сүрдүү сөздөрдү айтып турду: "Бул жерге силерди актарып (издеп) келдим. Мираз (мурас) таажы-тактым деп издеп келдим. Бабаларыбыздан калган шаар деп издеп келдим. Бул падыша үйүнүн ээсимин. Бул шаардын такты-бактынын шахзадасымын, шахзадалар ичинде азадасымын. Бул күндөрү жакындарымды издеп келдим, улук-кичиктер, менин кызматыма келгиле!" (92-92а-беттер). -деп ат ойнотуп турду эле, тиги жактан келген баатыр Шахзадага кылыш салды. Шахзада Абдырахманбек тиги баатырдын кылышынын учунан тутуп туруп, көккө атып жиберди. Андан кийин айтты: "Эй фалноф наадони, сенин не хадиң бар, менин майданыма келгенгө!?" -деп туруп шамшар менен урду эле, ал баатыр эки бөлүнүп калды..

Абдырахманбек тиги жактын баатырларынан дагы бирин талап кылышп майданга кирди. Ал тараптан чыккан баатыр Шахзада Абдырахманбекке кылыш салды эле, Абдырахманбек: "Эй бейадап, мага беттешкени келдинбى? Башыңа эмне күн түштү, менин маңдайыма келипсін?.." -деп туруп, кылышын колунан тартып алышп, көккө ыргытып жиберди. Өзүн келтире урду эле, денеси илегилемктин париндей тозуп кетти. Аны көрүп тургандардын үшү кетти. "Кудай урду окшойт, арбактар урду окшойт, ушундай бир Шахзада баатырга туш келдик, (93-93а-беттер). Эми мындан кутулуш асан эмес." -деп, жүрөктөрүнө коркунуч түштү. Аナン ойлоно калышып, топтошуп туруп ат койушту. Шахзада иранага каршы беттешти. Шахзада да аларга каршы ат койду. Майсараны Майманага, Маймананы Майсарага чапты. Кан дарыйа болуп акты. Адамдардын башы сайдын ташындај жумаланып жатты. Ал күнкү урушта Шахзаданын кыйкырганы жети кабат асманга жетти; жин, дөөлөр, перилер титиреди. Сап тартып турушту. Андан кийин ал фалтолгар титирени. Сап тартып турушту. Теректин жалбырагындай дилдиреп, титиреп ыйлап турушту. Күн кеч кирди, намазы-шам убакты болду. Баары өз жайларына кетип, чатыр-чатырларына кириши. Уруш кийимдерин башка кийимдер менен алмаштырышты.

Шахзада Ирана Абдырахманбек улук падышанын, атасынын, алдына кирип дуба кылды. Авлия Падыша хан абдан ыраазы болду. Уулунун эрдиктерине таң калды. Шахзаданын баатырлыгына дуба кылып: "Кудай, өзүң сакта!?" -деди. (94-94а-беттер). Шахзада Баатыр атасынан уруксат алып, жарандарына барып, баатырлар кирчү жайына барып дем алды. Кырааты жакшы бир нече карылар Куран окушту, андан кийин балыштарына (жаздыктарына) баш койуп, уйкуга кетиши.

Таң атты. Даарат алып, Багымдат намазын окушту. Шахзада Баатыр уруш кийимдерин кийип, бир колуна шамшар, бир колуна калкан кармап, атына минип, улуу Падыша атасына кирип салам берди. Атасы саламын кабыл алып, - Эй баатырым, абалың кандай? Согушка дагы өзүң киресинى? -деди. Шахзада: - Менин кылышымдын зарпинан душман аман калбайт, бардыгын жок кылам, ошондо көңүлүм тынат.-деп, атасынан уруксат алып, аскер башына келип, калган курал-жаракттарын алып, согушка добулбас урдурду. Душмандар да сап тартып турушту. Бул тарапта Шахзаданын аскерлери болду. (95-95а-беттер).

Шахзада майданга өзу кирип, ат ойнотуп, шамшарын шилтеп, өзүң көрсөтүп ары-бери бастырып турду. Ошол учурда тиги саптан бир баатыр чыгып, Шахзадага каршы келди. Шахзада: - Эмне үчүн бейадаптик кылып менин майданыма келдин? Сен кимсиң? Сени менен беттешкенге намыс кылам, сендей наамарттар менен урушкандан уйалам. Эй наадан, эмнеге келдин? Кандай жумушун бар?-деди. Шахзаданын кыжыры кайнап, кылыш менен урду эле, ал баатыр эки бөлүнүп калды. Андан кийин дагы бир баатыр бетме-бет чыкты. Шахзада: - Эй наадан, сен кимсиң? Менин майданыма уйалбай неге келдин? Батыраак айт, насилиң кайсыдур!? На себептен мында келдин? Али да болсо кайт, бекерден-бекер өлүп калба. Эсили насилиңди байан кылгын, дайынсыз өлүп кете бербе.-деп көп такыт кылды. Ал жигит да тоотпой келип канжар салды. Шахзада кайтарды да, "Йа Пирим!" -деп, кылышын колунан сууруп алып, мойнунан кармап туруп көтөрүп урду эле, ал баатырдын устакандары сынып, быркырап кетти. Ошондо Шахзада Алла Таалага шүгүр кылып турду. Андан кийин бир нече муцхиттер (96-96а-беттер). жуп-жуп болуп, ит бөөрүгө жүгүргөндөй

Шахзадага жабышысты. Шахзада катуу урушкандыктан, жүрөгү дүкүлдөп чыкты. Кан дайра болуп акты, топурактар кылкызыл болуп жатып калды. Душмандар качышты. (97-97а-беттер).

Аскерлер жай-жайларына кетиши. Шахзада атасынын алдына барды. Дуба кылынган соң, Улуу Падыша Шахзаданы чакырып, маңдайынан өөп туруп айтты: - Ээ Шахзада баатырым, Эй көзүмдүн нуру, барсыңбы? Эсен-амансыңбы, согуштан чыктыңбы?-деп он жагынан жай берип, отургузду. Алдына түрлүү-түрлүү тамактар апкелдирди. Шахзада ошол күнкү согушту бир-бирден байан кылып берди. Отургандар аны угуп таң калышты. Аナン тамакка бата кылышып, жай-жайларына кетиши. Шахзада да өз жайына барып, курал-жарактарын чечип, дем алчу жерине жатты. Уктап кетти. Ошондо бардык аскерлер да жаймажай уйкуга киришишти. Бул сөз шунда турсун.

Эми бир сөздү Кокон халифасынан айтмак керек

Ошол түнү Кокон халифалары өз шаарына кайтышты да, жаамы улук-кичиктер, бардык кызматчылар, аалымдар чогулушуп, масилат кылышты. "Эми кандай болот? Манкурттарды Шахзаданын кызматына алып барсак, ошондо биздин ишибиз оңолот." -дешип, шаардын аскерлери экиге бөлүнүшүп, бир-бирине жоо болушту. Ошондо букаралык сыпайларды (коопсуздукту сактоочу атайын адамдар) (98-бет). кармамак болушту. Андан соң кат жазышты. "Эй Падышам, ээ Султаным, биздин арзабиз мындайча: Букар жигиттерин кармап барып, өзүбүз тообабызга кайтып алдыңызга түшсөк, биздин күнөөлөрүбүзду кечесизби!?" -деп жазышты. Бул каттын жообуна Падыша Аалам "Ээ калнаттар (коркоктор), кимде ким мага жар болуп кызмат кылса, мен ага жакшылык кылам, эгер душмандык менен уруш кылса, кылышым менен башын алам, канын төгөм." -деп, Падыша жооп жазды. Бул кат жеткенде Касан жигиттери чогулуп, Бухара жигиттерине кол салышты. Эки тарап болуп урушуп, көптөгөн манкурттарды кармап, байлап алышты. (98а-бет) (Ушул жерден беттер жок.О.С.).

...атчандардын көбү чыгып кетиши, ошол заман жеңиш менен таң атты. Баары ордуларынан турушуп, даарат алышып,

Багымдат намаздарын окушту. Шахзада да ошентти. Ошол убакта Касандан келген улуу-кичүү, молдо, кожо, улуктары баш болуп мойундарына курун салып, күнөөлөрүн кечиришин тилеп, Букара жигиттерин байлаган бойдон буттарына кишен салып, Шахзаданын алдына апкелип, "Күнөөбүздү кечириңиз!?" - деп өтүнүп, (99-99а-беттер) кол куушуруп, баштарын ийип, баар жерлери жок экенин байан къылышту. Алардын күнөөлөрүн Шахзада кечирип, баарына сарпай кийгизип сыйлады. Достор сүйүнүп, душмандар күйүндү. Шахзадалар шаани-шөкөт менен Касанга киришти. Лашкарлар бул жерде көп күн турушту.

Наманган калкынан бир сөз эшитип

Касан шаарында болгон окуйаны намангандиндик улуу-кичүүлөр баары эшитип, эми эмне кылаарын билишпей, акырында мындай чечимге келишти: "Арабыздан аксакалдар Падышанын алдына барып, кол куушуруп, баш ийип турганыбыз он. Эгер Шахтын алдына алдын ала барбасак, биздин шаарыбыздын да ойронун чыгарып, куугунтукка алат." - дешип, аалым, уламаларды, молдо, кожолорду чогултуп, мындай отурганыбыз жарабайт, жакшыларыбыз баш болуп, Падышанын алдына белек алып барып, кызматына дайар турушубуз керек." - дешти. (100-бет). Ошентип, Наманган калкынын улуу-кичүүсү бир болуп, Падышанын алдына барып, кол куушуруп, баш ийип, "Башка баар жерибиз жок." - деп турушту. Падыша Наманган шаарынан келгендердин баарына сарпай кийгизип, сыйурмат көргөздү. Падышаны бардык лашкари менен Наманган шаарына алып киришти. Падышаны өте зор урмат менен ордого түшүрүшүп, кыргыз үйүн тигип, лашкарлари менен ошерге жайгаштырышты. (100а-бет).

Эми бир сөздү Төрөкоргондогу Бухара жигиттеринен айтмак керек

Касан, Наманган шаарларына байланыштуу окуйаларды угуп, Төрөкоргондуктар урушмак болуп, өз алдарына жараша кошун жыйып, согушка дайарданып турушту. Төрөкоргон Наманган шаарынын ордосу болгон. Наманганга ким аким болсо

да Төрөкоргонго баш ийген. Манкурттардын баары Төрөкоргондо болгон. Алардын башчысы коркконунан кайда бараарын билбей, башы айланып, "Эмне болсо да..." деп согушка дайарданып турду. Муну байкаган Шахзада Падыша атасынын алдына барып, (101-бет). урксат сурап, "Бул согушту мага бериниз, биринчи-лерден болуп баатырдыгымды көргөзүп, бул коркоктордун катыгын берсем! Бул шаарды мындай балаалардан тазаласам!"- деп атасынын алдында кол куушуруп, уруксат күтүп турду. Анда атасы: - Сиз бул жигиттердин арасында жалгыз аскер башчысыз, майданга өзүнүз кирбен, кол алдыңыздагы баатырларды алдыга салып, карап туруң!-деп амир кылды. Анда Шахзада айтты: (101а-бет). - Ээ улуу-урматтуу Султаным! Алла Таала мага ушунчалык күч берсе, өзүм четте туруп, баатырларды майданга чыгарышым лашкар башчылыгына жараашпаган иш болор. Андан көрөкчө эрдигимди көрсөтүп, майданга өзүм баш болуп чыкканым он.-деп, уруксат сурап, мындай деди:

"Ижазат берсениз Шахым, башыма келди бу савда,

Кылыш алып колума айласам лашкар ара гавга.

Ракыптардын кесип башын, канын лола гүл айлай.

Хаммасин айласам бул дам отургай жайда расфа

Кудайдан тилап рахмат, Мухамматтан шапаатты

Али шери Кудаа жанымга бирла салгусу хайхаа...

(Ыр уланат).

Шахзада бул сөздөрдү айтып, кол куушуруп, баш уруп турду.

Ошондо атасы (102а-бет). жооп берип, мындай деди: "Барсан бар, балам! Алла сага жар болсун! Олуйалар жаныңда бар болсун!"-деп алакан жайып, батасын берди. Ак Таала өзү жар болуп, Азирети Кызыр жылоолоп алып чыкты. Шахзада өз кыргыз үйүнө барып, курал-жарагын алып, соотун кийип, колуна шамшар кармап, башына туулгасын кийип, канаттуу аргымагын минип, Ак Таалага өзүн тапшырып, мунажат айтып (жалбарып) турган жери. (103-бет).

"Эй баҳаккы затыпакиң "Күлхуваллоху ахат"

Эй баҳаккы урматы вафың "Аллоху самад".

Кадыры бархак эрурсан бейшарику, бейвалат.

Мүшкүл иштерди кифайат қылуучу "Күфванахат"

Нұсұрат қылып зафар баргин бу дамда йа Самад

Калк кылдың Адам, Хапваны эй кудурат-нама..." (Ыр 103-бетте да уланат). - деп барып, бир канча баатырлар менен көп лашкарларди ээрчитип, ар бир жигит байрагын көтөрүп, аттарына минип, жарактарын колдоруна алып, Төрөкоргон шаарын курчап калышты. Ошондо Бухара лашкарлари үшү кетип, "Ээ бар Кудай аа! Мындай Шахзадага биз кантып беттеше алабыз? Анда Кудай ургайы да, арбак урганы да ошол болот. Анда миң жаныбыздан бир жаныбыз да калбайт" (104-бет). -дешип, өздөрүнүн алына өздөрү ыйлап турушту. Чамалары чак болгонуна карабай, манкурттар сап тартышты. Экинчи тарапта Шахзадалар сап тартып турушту. Ошол замат согуш добулбасы кагылды. Лашкарлардин баары чогулду. Ошондо Шахзада өз баатырларына майданга киргөнгө уруксат этпей, өзү чыкты. Манкурттар тарабынан бир баатыр майданга кирди. Ага карап Шахзада мындай деди: "Эй жигит, бул жерге эмне себептен келдиң? Кандай талабың бар, айт!? Майданга кандай максат менен кирсөң ошого жараша беттешем. (104а-бет). Эгер ойу түз, максаты жакшы болсо, аны менен достошом да, ага белектер берип, сыйлайм."-дегенде, ал жигит акылы кыскалығынан: "Эй, сага оқшогон баатырлардын канчасы менен кармашкамын."-деп дароо Шахзадага шамшар салды. Анын айткан сөзүнө, кылган ишине Шахзада күлдү да, колунан шамшарын тартып алып, өзүн асманга ыргытып жиберди. Ал баатыр манкурттардын алдына барып түшүп, ошерде өлдү.

...уруш башталды. Ал күнү өтө чоң кызыл кыргын, алаамат болду. Уруш Шам намазына чейин уланды. Добул согулду. Эки жактын лашкарлари ажырап, өз жайларына барып, ар кимиси өз кыргыз үйлөрүнө кирип кетиши. Бул окуйага баары ыраазы болушту. Андан кийин Шахзада улуу урматтуу атасынын алдына барып, кол куушуруп турду. (105а-бет). Падыша перзентинин маңдайынан өөп, ыраазылык батасын берди: "Ылайым өмүрүн узун болсун! Ак Таала Үрүстөмдүн күчүн берсин! Жамшилтин өкүмдүгүн берсин! Атантайдын дөөлөтүн, Азирети Сулайман пайгамбардын өкүмдарлигин берсин! Кайсы жерде жүрсөн да Алла сага жар болсун. Оомин Аллоакбар!"-деп бата тартты. Эртеси кечке дагы согуш уланды. Кечинде жатак орундарына келишип, дем алышты. Күн көтөрүлгөндө (106-бет). Шахзада

урматтуу падыша атасынын батасын алмак үчүн ага барып салам кылды. Атасы алик алып, Шахзаданы жанына отургузуп, мухаммас (ыр менен) айтып көңүлүн көтөрдү. Шахзаданын эрдиктерин мактап айткан сөзү:

"Ээ жаным, парзантим, Кудайым сага жар болсун.

Мухаммат Мустафа дайым сага мейман болсун.

Дайым тарбийа кылган Чарыар болсун.

Али Шер, Кудай дайыма бирге болсун..." (Ыр уланат) -деп сөз айтып, Шахзадага уруксат берди. Шахзада атасынан бул сөздөрдү угуп, көңүлү көтөрүлүп турду да, өз кыргыз үйүнө барды. Дароо уруш кийимин кийип, (107-бет). колуна кылыш алып, бир колуна калканын кармап, атка минип, өтө кайраттуулук менен бир бакырганда, жер титиреп кеткендей болду. Лашкарлар бул кыйкырыктан коркуп турушту. Ошол жүрүшү менен майданга кирип, кылышын сууруп, атын ары-бери чапкылап, "Баатырлар, келгиле, бир бирден таанышалы, алахвалыбызды сурашып, көңүл ачалы..." (107а-бет). Ошондо наркы тараптан бир акылсыз адам Шахзаданын бет маңдайына келип турду. Шахзада айтты: "Ээ баатыр, өнөрүң болсо көрсөт!" -деди. Ал баатыр өзүн өлө мактап, "Эй Шахзада, сиз жаш экенсиз, майданга чыкканга сизге болбойт, жаш кезде урушка чыгуу жакшы эмес. Урушка биздейлер жарапат. Бойум алты кулач, башым уйдун башындай, буттурым төөнүн бутундай, мурдум чөмүчтөй, кардым бойунда бар айалдардықындай, сакалым бир боо ысырыктай. Уруш ушундай адамдарга жарапат." -деп өзүн өлө мактады. Аны уккан Шахзада катыра күлүп, "Ээ адамзат, бери кел! Сөзүндү укпадым, кулагым оор. Ээ баатырим, жакын кел! (108-бет). Мен сени менен сүйлөшөйүн" - дегенде, ал баатыр дароо жетип келип кылыш урду. Шахзада аны кайтарды. Баатыр экинчи кайта урганда, Шахзада кайтарганда баатырдын кылышы кайра өзүнө тиidi. Шахзада ачууланып кылыш салды. Эгер төө болгондо экиге бөлүнмөк, бирок бул баатырга таасир этпеди, аман калды. Ошентип, Шахзада бул баатыр менен кечке кармашты. Кылыш салышты, найза сайышты. Найзаларынан от чыгып, бир карыштан болуп сынып түштү. Андан соң колдоруна курсу кармап согушту. (108а-бет). (109-бет). Күптан намазына чейин уруш кылышты. Бир нече маңкурттарды кармап, занжирга (чынжырга) байлашты, бир

нечеси өлүп, бир нечеси качып кетишти. Андан кийин бир канча улу-кичүүлөр мойундарына курларын салып, тооба қылышып, Шахзаданын алдында ыйлап турушту да, Шахзадага карап мындай дешти:

"Күнөөм чексиз эле, эй Шахым,

Даат эткени келдим.

Өкүнүп, өксүп ыйлаганы келдим.

Чөккөн көңүлүмдү булбулдай шат эткени келдим.

Кара болгон жүзүмдү бутуңа сүрткөнү келдим...

Айагыңдагы топуракка зыйарат қылганы келдим.

Не иш - тагдыр болсо көргөнү келдим." Бул сөздөрдү (109а-бет). айтып ыйлап турганда Шахзаданын ыраймы келип, күнөөлөрүн кечирди да, чынжырда байлангандарды бошоттурду. Улуу-кичүү чогулуп Төрөкоргонго алып киришти. Керней, сурнай тартылды. Достор сүйүнүп, душмандар күйүндү.

Бир сөздү Кан Кожо Мир Асат деген улуу киши болгон эле, ошондон угуң

Кан Кожо Мир Асат Нарботобектин заманында лашкар болуп көп жылдар салтанат көргөн эле. Андан кийин Алимбек хандын (Алим хандан) заманында сыпайы, лашкар болуп жүргөн. Көп жылдар доор сүрүп, акыры (110-бет). жүрүп пикир келиш-пестиктин айынан Алим хан Кан Кожо Мир Асатти шейит қылды. Андан эки уул бар эле, улуусунун аты Жусупали Кожо, кичүүсү Оморали Кожо эле. Жусупали Кожо Омор хандын тушунда шейит болгон. Канкожодон Оморали Кожо калган. Оморали Кожонун агасы Жусупали Кожодон бир уул калган, аты Пааша Кожо эле. Ал Пааша Кожо улуулукта теңи жок, дааналыкта, акылдуулукта, молдолукта, шайырлыкта, баатырлыкта ага тең келүүчү эч кандай киши болбогон. Амекиси (атасынын иниси) Оморали Кожого да баатырлыкта тең келчүү киши болбогон. (110а-бет).

Оморали Кожо, Жусупали Кожо экөө Сайд Мухаммат Авлияа хандын бозгунда жүргөн учурунда анча-мынча барып, ал-ахвалын сурап турчу. Сайд Мухаммат Авлияа хан аларды өтө жакшы көрчү. Хушаң падышанын Каҳраман, Қактараң баатырларына салыштырчу. Лашкарлардин ичинде Оморали Кожо

сыпайы лашкар болуп, Баатыр ханга жаны менен кызмат кылган жана увазирлик кызматты да аткарған. (111-бет).

Баары Төрөкоргондо үч-төрт күн туруп калышты. Андан кийин Авлийа хан өкүм чыгарды: "Бул жерде тура бергенибиз жакшы эмес, тез арада жүрүшкө чыкканыбыз он. Себеби бул жерде үндөбөй отурушубуз айалдардын ишине окшойт."-деди. Ошол замат Кожо Мир Асат чыгып: "Туура айтасыз, Падышам, кандай өкүм айтсаңыз жаныбыз менен аткарғанга дайарбыз. Менин ойумча Тус (азыр Чус деп аталат) шаарына киргенибиз он."-деди. Ошол замат бул эки коюш лашкарларина кабар беришти. Лашкарлар жолго чыкты. Топ-топ болушуп, шамшарбаздар, кылышбаздар, найзабаздар, мылтыкчандар, чочмор көтөргөн баатырлар жол алышты. Шахзада баатырдын артынан эки Кожо Асат бири-биринин баатырлыгына такат кылбай (чыдабай) аттарына минип жолго чыгышты. Даңазасы таш жара баштаган лашкарлар бир канча жайлардан өтүшүп, Тус шаарына кирип барып Тус шаарынын төрт тарабын курчап алышты. Кыргыз үйлөрүн тигишип, түрлүү. (112-бет). түстүү байрактарды илишип, кызматчылар кыргыз үйдүн тегерегин тазалашып, күтүп турушту. Түрлүү түстөгү байрактарды булгалаган көп кишилер "Хай-хайлап" алдыдан келишип: "Билгиле! Кабардар болгула! Бул келген Падышанын уулу Шахзада, аты Абдырахманбек баатыр. Мунун баатырлагына Көйкаптагы дөөлөр да чыдап уруш кыла албай"-деп турушканда, "дуу-дуу" менен Падыша келип түштү. (112а-бет). Андан кийин бир тараптан бир топ атчандар байрак көтөрүп келе жатышты. Эл: "Бул кимдер?"-деп сураганда, "Экинчи аскербашы Оморали Кожо Асат"- деп жооп беришти. Ал да өз кыргыз үйүнө келип түштү. Мунун аскерлерине баары ыраазычылык билгизиши. Андан кийин дагы бир топ аскер көрүндү, булар мурдагыдан да көбүрөөк эле.

Көптүгү кара булуттай капитан келатты. Эл сурады: "Булар кимдер болду экен?" (113-бет). "Бул деген Падыша Кожо Шайыр. Жер жүзүнө мындай шайыр келген эмес. Бул Авлийа Баатыр хандын увазири - үчүнчү лашкар башчы".-деди. Булар да келишип өз кыргыз үйлөрүнө конушту. Нарытан дагы бир көп аскер көрүндү. Булар мурдагылардан да караандуу эле. Эл таң калып, кимдер экенин сурашты. Булар да келишип өз орундарын

алышты. Андан соң бир канча Хафиз акындар ыр ырдап келатышты. Алардын артынан Авлийа хан өзү келди. (113а-бет). Аны менен бирге амалдарлар, бийликтегилер да келип өз кыргыз үйлөрүнөн орундарын алышты. Муну көргөн Тус шаарынын адамдары жүрөгү түшүп, канчасы өлдү. Андан кийин бул Тус шаарына согушмак болуп... (Автор ушерде 6 сапты чийип салган). Лашкарлар чогулуп шаарды курчап турушту. (114-бет).

Добулбас урулду. Баатырлар оозунан жалын чачып, Падышанын амирин күтүп турушту. Падыша буйрук берсе эле буларды тооктун парин чачкандай чачсак, өлүктөрүн табытка салсак" дешип күтүшүп турганда, Падыша Авлийа хан баатырларга: "Бир аз сабыр кылгыла, буларды байкап көрөлүчү, эгер бизге келип кол беришпесе, анда уруш кылалык." -деп аларды жоошуутуп, алдыларын тосуп турду. (114а-бет).

Ошол заман Шахзада өзүн токтото албай, Падыша атасынын алдына келип салам айтып, кол куушуруп, атасынан уруксат сурал, "Эгер уруксат берсеңиз, бул маңкурттар менен өзүм кармашсам, арманым азаймак." -деди. Анда атасы ага: - Балам, Шахзада баатыр, лашкарлар арасында көп баатырлар бар, аларды сайышууга чыгарып, өзүңүз көз салып турун!" -деди. Атасынан бул жоопту алган соң, Шахзада лашкарларина буйрук берди. (115-бет).

Добул урулгандан кийин экинчи жактан да добулбастын үнү угулду. Эки тараптын лашкарлари бетме-бет болду. Эки ажыдаарды бири бирине койо бергенде кандай болсо, бул эки тараптын лашкарлари да ошентип турушту. Муну карап турган Шахзада чыдамы кетип, кызматчыларына "Куралымды апкел!" -деди. Муну байкай калган кызматчылардын бирөөсү Падышага билдириди эле, Падыша баласын чакыртты. (115а-бет). Шахзада дароо атасынын алдына барып, кол куушуруп турду. Атасы ага: "- Эй көзүмдүн нурү Шахзада, сиз урушка кирбец, сиз мени менен Кокончинге баراسыз. Оморали Кожо менен Кокончинге жөнөйлү. Бул жерге Падыша Кожо Асат бекти койуп кетели. Падыша Кожо Асат биз үчүн кандай кызмат болсо да аткарат, бул биз үчүн каны-жанын айабаган кызматчы. Ал ата-бабаларыбыз менен бирге жүрт сураган", - деди.

Падыша Аалам Туска токтобой, бир жагына Шахзаданы лашкарлари менен алып, экинчи жагына Оморали Кожо Асатты алып, Падыша Кожо Асатка буйрук қылды: " - Эй Падыша Кожо Асат, сизди Кудай Таалага тапшырдым, (116-бет). Колунуздагы лашкарлар менен, Алла жардам берсе, бул шаарды өзүңүз каратып алың, анан барып бизге кошуласыз." -деп батасын берди да, Коконго карап жол тартты.

Эми бир сөздү Падыша Кожо Асаттан угунуздар

Бул күнү Падыша ага өтө мээрбанчылык қылып, ыраазылык билдирип, алтын жабдықтуу ат тартуулап, Кокон шаарына жөнөп кеткендөн кийин, Падыша Кожо Асат Алла Тааладан, олуя, пайгамбарлардан медет сурал, (116а-бет). Тус шаарына жүрүш қылды. Кеч киргенче согушуп, түнү эс алып, эрте менен багымдатты окугандан кийин дагы добулбас урулду. Экинчи тараптан дагы добул кагылды. Биринчи тараптан Падыша Кожо Асат өзү баш болуп майданга кирип, ат ойнотуп, экинчи тарапка карап мындай деди: "Ээ манкурттар, тексиздер, ээ бейдарактар, бирөөнүн шаарына келип, (117-бет). уйалбай бийлик қылып..." дегенге окшогон бир топ сөздөрдү айтып турган учурда, маңкурттар арасынан бир баатыр келип, Кожо Асатка бетме-бет болду. Кожо Асат ага карап: "Эй, баатыр жигит, жакын кел, ата-тегинди айт!?" Бул майданда ата-тегиң билинбей өтүп кетпе, бири биринин ата-тегин билген жакшы. Эгер менин ата-бабамды сурасаң, мен Кан Төрөгө небере, Жусупали Кожо Асаттин уулу болом. Биздин ата-бабабыз падышалар менен бир болуп, мындай согуштарда сага окшогон бейдарактардин көптөрүнүн баштарына қылыш айтып, баштарын денесинен учурup, кандарын булактай ағызган, (117а-бет). денесин табытка салган. А силер кандай жансыңар?" -деп, өз ата-тегин байан қылып, бул казалды айтты:

"Эрурман ман, эй палитлар, ман авладу пайгамбардын
Эки шахзада жаннат гүлү андай ымамдардын.
Саиди Саодат йаникни ошал занин затлардин,
Кудаа сүйгөн ошондой амбия авлийалардин
Билинлар, эй палитлар, ман авлоди пайгамбардин

Кудаанын досту Рахматан лилааламиндулар...
Билинлар, ээ палитлар, мен аларниң парзантидурман..." (Ыр ушул мазмун жана ыргакта 118, 118а-беттерде да уланат) - бул сөздөрдү айтып, өзүнүн ким экенин байан кылгандан кийин, ал манкурттардын баштарынан үшү кетип, эси ооп (119-бет). коркконунан, булардын арасынан майданга чыкканга эч кимиси даай албады. Акырында алардан бирөө айтты: "Булар менен согушпай койсок наамарттык болот."-деп атын минип, майданга кирди да: - Эй Кожо Асат, болбогон сөздөрдү айтып бизди коркутуп атасың. Кана, өнөрүң болсо көрсөт, бир бирибизди сынайлы!"-деп, шамшарын қынынан сууруп, Падыша Кожо Асатка айбат кылды. Ошондо Кожо Асат жигиттин ала өпкөлүгүнө күлүп: - Эй, баатыр, өнөрүндү көрсөтө бер!"-деди да, (119а-бет) ал баатырдын шамшарын колунан жулуп алып, өз лашкарлари тарапка ыргытып жиберди. Арттагы бир баатырдын башына тиidi. Манкурттардан бир канчасы өлдү. Кожо Асат байагы баатырды белбоодон кармап, атынан тартып алып жерге урганда, баатыр парча-парча болуп майдаланып кетти. Манкурттарга карап Кожо Асат: "Эй наамарттар, каалоочуларыңар болсо майданга чыккыла! Карап турчу учур эмес!"-деди. Бир баатыр аттанып майданга келди да: - Эй Кожо Асат, (120-бет) бизде тигиндей баатырыбыз жок эле, бул кылганыңа сүйүнбө! Эми мендей баатырга беттешчи, кана, миң жаның болсо да менден кутулуп көр! Кутула албасаң керек!"-деп, Кожо Асаттин башына қылыш салды. Кожо Асат аны кайтарды. Кезек Кожо Асатка келди эле, ал колуна шамшар алып, баатырдын башына айлантып туруп урду эле, анын денеси экиге бөлүнүп калды. Кожо Асат: "Эй баатырлар, келгиле, жекеме-жеке сүйлөшөлү!"-деп чакырык таштап турду. Маңкурттар кенешип, "Бизди бир бирден кырып салат, мындай баатырга жабыла ат койолу, анан көргүлүгүн көрсүн."-дешти. (120а-бет). Ошол мезгилде Кожо Асат майданда жалғыз болсо да, Алла Таала күчкүбат берип, Үрүстөмдүн урушун баштады. Ал күнү Багымдат намаздан кеч киргенге чейин кызылкыргын токтободу. Адамдардын баштары сайдын таштарындай болуп, кан булактай акты. Шамда добулбас кагылды. Эки жактын лашкарлари эки жакка карап кетиши. (121-бет).

Лашкарлар тамактанышып, намаздарын окуп бүтүп, уйкуга кетиши. Таң атканда даараттарын алышып, Багымдат намазын окушту. Эки тараптан тең добул урулду. Лашкарлар сап тартып туршту.. Баатырлардын ооздорунан от чыгып, ар кайсысы мас төөдөй бууракандап туршту. Ошол учурда Кожо Асат уруш байрагын көтөрүп, бир колуна кылыш, дагы бир колуна добул алышып, атына минип, (121а-бет) ылаачын күштэй чабыттап, майдан ичинде ат ойнотуп, ааламды ойрон кылчуюдай болуп турду. Өзүнө өзү: "Эй Падыша Мир Асат, тур! Карап турба, бул бейдарактардин катыгын колуна бер! Азыр карап турчуу учур эмес!"-деп, майданга ат атырылтып кирди. Намыстанип, тигил тараптан да бир баатыр майданга чыкты. (122-бет). Ага Кожо Мир Асат: "Эй, баатыр, кел, бул майданда экөөбүз өнөрлөрүбүздү көрсөтөлү!"-деп, экөө бир бирине ушунчалык шамшарбаздык кылышты, кытайлар да таңдана тургандай болду. Кылыштарынын кагылышынан чыккан үн жети кабат асманга жетип турду. Мындай согуш эч жерде болуп көргөн эмес. Мындай урушка аалам калкы... (Ушул жерден беттер жок, О.С.) (122а-бет).

...Шахзада амир кылды: "Байлангандарды алыш келгиле!"-деди. Байлангандарды алыш келишип тапшырышты. Ушул жерде бир нече чоң-кичинелерге сарпай берилди. Колго түшкөндөрдү бөлүштүрүп, баатырларга кызматчы кылыш берди. Көптөрүн алыш чыгып, баштарын алдырды. Кан суудай акты, кишилердин баштары сайдын таштарындай тумаланып жатты... (Ушул жерден беттер жок. О.С.). Бул сөз мында турсун. (123-бет).

...Баштарын сайдын ташындай кесип, канын судай агызып, койго тийген карышкырдай, маңкурттарды туш-тушка качырды. Мындай кызыл-кыргын кыйамат түк болгон эмес. Кечке согушуп, кечинде өз жайларына кетишип, аш-тамак жеп, дем алышты. Баары үмүттөрү үзүлүп, "Эми Кожо Асатка Кудай өзү нысан бербесе, Тус шаарынын астын-үстүн болушу ажеп эмес."-дешти. Кожо Асаттин алдына аксакалдар барышып, уруштан саламат чыкканын куттуктап, өз жайларына киришти (251-бет).

Таң сүргөндөн баштап добул уруулуп, эки тарап урушка дайарданышты. Кожо Асат уруш кийимин кийип, "Баатырың болсо чык!"-деп, ары-бери бастырып турду (251а-бет). Маңкурттардын арасында "Мен баатырмын!"-деп жүргөн

бирөөсү бар эле, ошо Кожо Асатка беттешти. Кожо Асат ошол адам менен урушуп, женише албай көпкө кармашты. Бул урушту көргөн эл чыдабай, (252-бет) шаардан кacha башташты. Тустун улуктары шаардан чыгып, Кожо Асаттин алдына барып, кол куушурup, маңкурттардын өлгөнүнөн калгандары Кокончинге карап качып, Ибраим Хайал деген саркардасина кошулду. Туста калгандары Кожо Мир Асатка (252а-бет) келип, кечирип сурашты. Ал кечирди. "Авлия ханды биз да зыйарат кылалы!:"- деп өтүнүштү. Өтүнүчтөрүн кабылдап, аларды Падыша Ааламдын алдына киргизди. Авлия Баатыр хан алардын күнөөлөрүн кечирди. Алар кол куушурup турушту (253-бет). Достор сүйүндү, душмандар күйүндү.

Кожо Асат Тус шаарын колго алыш үчүн кандай иш кылганынан эшитиң

...Ошол күнү Падыша Аалам "Сиз барып Тус шаарын бошотуп алың да, өзүнүз башкарың" - деп Кожо Асатка тапшырган. Дагы "Биз чоң шаарларды алганча, сиз ушул жерге ээлик кылып туруң" - деп кошумчалаган. Оморали Кожо, Кожо Асат, Абдырахманбек ж.б. калтырды. Өзү жол жүрүп отуруп (253а-бет). бир дайранын жээгине келип түштү. Андан мурда кызматчылары кыргыз үй тигип, дайарданып турушкан эле. Падыша Ааламды шаани-шөкөт менен ошол жерге түшүрүп "Падышанын иштери ийгиликтүү болсун! Чоң шаарларды багындыруу Падышага наисип кылсын! Аллоуху акбар!"-деп бата тилешип, түшкөн жерден жай алышты.

Бир топ күн өткөндөн кийин, алыстан көп аскер көрүндү (254-бет). Жакындал келсе, Абдырахманбек экен. Ал да ошол жерге түштү. "Падышанын дөөлөтүнүн өмүрү узун болсун! Аллоуху акбар!"-деп дува кылды. Андан кийин дагы көп аскер көрүндү. Ал Оморали Кожо , Кожо Асаттин колу эле. Булар да ошерге келип түшүштү. Андан кийин дагы көптөгөн баатырлар менен Жусуп мин башы келди. Аскерлердин баары ушул жерге чогулду (254а-бет). Анан чоң шаарларга кат жазып, киши жиберишти. "Эй жүрт башчылары, билгиле! Кабардар болгула! Мен Авлия мархамат ханмын, кимде ким мага баш ийип келсе, мен ага

жардам кыламын, райым этемин. Эгер баш ийбесе, карман алып жүртүңардын тостополонун чыгарамын! "-деп айтылган катта. Бул каттарды алып барып жүрт башчыларына беришти. Алар катты алаары менен көздөрүнө сүртүшүп, (255-бет). "Эгер Алла буйруп, Султан Ааламды бизге жеткирсе, бир жаныбыз болсо да айбай кызмат кылууга дайарбыз. Өзүбүз да тапканыбыз да ошонуку. Кат келгенине калайык сүйүнүп, терисине батпай калды. Жалпы жүрт бөлүнүп-бөлүнүп, топ-топ болуп Авлийа Баатырдын алдына барууга шашылышты. Баргандарга Падыша белек-бечкектерин айаган жок (255а-бет). Келгендердин баары Падышанын айткандарын аткарууга дайар турушту. Келгендер Падышага кайрылып "Бул жерде турбай тезирээк Кокон шаарына кирсөнiz, ал жердеги сизге каршылар качып кетишет"-дешти. Ушул жерде Оморали Кожо Асатка Омор хан адил наамын берди. Авлийа хан өз Ата жүрту Коңонго кирип, такка мингенден кийин Кожо Асатка "Оморали Кожо Накып" деген наам ыйгарды. (256-бет)

Баары аттанып, жол жүрүп отуруп Азрети Шах Жалил падышага жетиши. Ушул жерге орун дайардал, Падышаны түшүрүштү. Анын артынан Шахзада Баатыр, андан кийин Эшен Накып, андан кийин Жусуп миң башы аскерлери менен келип түшүштү (256а-бет). Бардык аскерлер Падыша Ааламдын айланасына чогулушту. Авлийа хандын алдына Шахзада Баатыр, Эшен Накып, Жусуп миң башылар барып кайрылышты: "Эй Падыша Аалам, эгер ыраазычылыгыңыз менен маакулдугунузду билдирсөнiz, Кокон шаары менен салгылашып, каалаганыңызды аткарсак, кәэ бирибиз жан берип, кәэ бирибиз баш алсак!"-деп айтышты. Анда Падыша Аалам: "Эз перзентим Шахзада, (257-бет) сабырдууну Жараткан жактырат. Сабыр кыла турсаңыз? А дегенде баары жерге кат менен кайрылсак, эгер кат менен мунасага келсе келгени, келбесе анан кылыш көлдонсок. Менимче ушундай кылганыбыз он"-дегенде, баары маакул болуп, кат жазылды. "Эз улуу урматтуулар! Эз казы, муфтийлер! Эз жогорку даражалуулар! Эз улуу-кичүү жалпы жүрт! Сиздерге кат менен кайрылып атам, билсениздер керек, мен Саид Мухаммат Шерали хан Баатыр болом. Он эки жашымда бул туулуп ёскөн шаарымдан чыгып, бозгунчулукта жүргөн элем. Падышалыкты эңсеген (257а-бет) жерим деле жок, бирок ата-бабаларым бул Коңон шаарында

көп жыл падышалық доорон сүрүп, акыры акыретке сапар тартышкан. Анын артынан укум-тукумдарын кырып жок қылып, ага мураскор болуп падышалық кылганга бир да жан калбаптыр. Жаткишилер жалпыңыздарга өкүмдар болуп алыптыр. Манкурттарга баш ийип калыпсыздар. Ушундан улам намыска келип, сиздер менен бирге жашап, бирге чоңойбосом да, сиздерди тааныбасам да, акыбалыңыздарга ачынып, ырайым келип, өз шаарым, өз жерим, Мекеним деп сиздер үчүн келип отурам. Эгер бул сөзүмө ишенсениздер, бизге келип кошулуп колдонуздар!" (258-бет), -деп жазылды катка. Кокон Марглан, Ош, Андижан шаарларына ушундай маанидеги каттарды өз-өзүнчө жиберди. Падыша Аалам Шахзаданын колун кармап туруп: "Шахзада, эми Алла Тааланын сүйгөн азиз досторун барып зыйарат кылганыңыз жакшы. Анткени, алардан да мадат болот" - деди. Анан Шахзада Шах Жалилди зыйарат кылып айтып турған жери:

"Зыйарат кылганы келдим,

Ээ Шах Жалил падыша.

Фиратында жанып келдим,

Ээ Шах Жалил Падыша..." (Ыр ушундай ыргакта 258а, 259, 259а-беттерде да уланат) (260-бет). Ошентип, Шах Жалилди зыйарат кылып, Жараткандан жардам сурады. Эми бул сөз мында турсун.

Чабармандар кат берген жерлердин улуктары, кожо, молдо, аалымдары катты алар замат Авлийа хандын алдына жөнөштү. Падышанын алдына келишип, саламдашып, анан: "Биздин мин җаныбыз болсо да сиз үчүн кызмат кылууга дайарбыз." -дешти. Авлийа хандын келгенин куттукташып ыр ырдашты:

"Азизим, дөөлати кайым

Хамиша баркара болсун!

Ливаи ра"йатиң маккам туурур да

Устувар болсун!.." (Ыр ушундай мазмун-ыргакта 260а, 261, 261а-беттерде да уланат). (262-бет) Чар тараптан чогулган молдо, кожо, эшen, улама, жогорку даражалуулар ж.б. Сайд Мухаммат Шерали хан Баатырдын алдына келе башташты. Баары чогулуп кызматка бел байлашып, лашкарлари менен Оморали Кожо Накып, Шахзада алдыга түшүп, Сайд Мухаммат Шерали ханды Кокон шаарына алып жөнөштү. Жүрүп отуруп

шаарга киргенче миндеген кишилер келишип, кол берип кошуулушту. Ошентип, Кокончиндин төрт тарабын курчап туршту. Бир тарабында Авлийа Баатыр хан лашкарлари менен, экинчи тарабында Шахзада лашкарлари менен, (ушерден беттер жок).(262а-бет).

...Ошол мезгилде беш жүз чамалуу жигит менен жетип келгенде, Падыша Аалам "Бул ким?" - деп сураганда, "Иса датка лашкарлари менен сиздин кызматыңызга келди." - деп айтышты. Иса датка келээри менен Падыша Ааламдын алдына чөк түшүп: - Калган өмүрүмдү сиздин кызматыңызга арнадым, - деп турду. Анан ага сый-урмат көрсөтүлүп, белектер берилди. Андан кийин дагы көп лашкарлар көрүндү. "Бул ким?" дегенде, "Сиздин кызматыңызга Көруулу келатат," - деп жооп беришти. (263-бет). Өтө көп лашкарларга баш болуп Көруулу келээри менен кол куушуруп, максатын айтты: "Көруулу баатыр мен болом. Жазган катыңызды алып өтө курсант болдук. Өзүнүзгө кызмат кылсак деген ойдо элек, ылайык көрсөнүз, жан-дилибиз менен кызмат кылалы" - деди. Падыша Аалам ага жакшы назар салып: - Кудай береке бересин, Көруулу баатыр. Атың Көруулу датка болсун! - деп, сый-урмат менен чапан кийгизди. (263а-бет).

Туу, байрак көтөргөн аскерлер дагы келе башташты. Караса, миң лашкари менен Рахманча датка экен. Ал Падыша Ааламдын алдына кыргыйдай шамдагайлык менен келип, этегин көзүнө сүртүп: - Ээ Падыша Аалам, менин калган өмүрүм айак астыңызда өтсүн! - деп турду. Буларга да кийим-кече тартууланды. (264-бет). Беш жүз жигити менен Жумабай датка келди. Андан кийин көп жигиттери менен Каримкул-кыпчак келди. Ал: "Падыша Аалам, миң жаным болсо да сизге кызмат кылам, бир кашык каным калганча сизге кызмат кылсам арманым жок" - деди. (264а-бет). Буларга да сый-урмат көрсөтүлүп, кийим-кечелер тартууланды. Дагы алты жүз адам менен Кулман баатыр жетип келди. Ал да Падыша Ааламга "Кашык каным калганча кызмат кылам. Калган өмүрүмдү сиздин жолунузга арнадым" - деди. (265-бет). Падыша буларга да сый-урмат көрсөттү, кийим-кече бердири.

Андан кийин дагы көп лашкар менен келип, Падыша Ааламдын алдына чөк түшүп: "Мен Сайд Алибек даткамын, сизге кызмат кылганы келдим. Бул тилегим аткарылса, арманым жок"

- деди. Падыша буларга да жакшы сөз айтып, сарпайлар тартуулады.

Андан кийин оголе көп аскерлер алып карнай, сурнай менен Падыша Ааламдын алдына келип, "Мен Мамадийар даткамын, булар жигиттерим. Кызмат кылыш алдыңызда өлсөк деп келдик" - деди. (266, 266а-беттер). Буларга да сый-урмат көрсөтүлүп, кийим-кечелер берилди.

Дагы карнай, сурнай менен көп кишилер келе жатышты. Падыша:- Булар кимдер болду экен?-деди. - Беш жүз аскери менен Эркебай датка келе жатат.-дешти. Ал да келээри менен Падышага кызмат кылаарын билдириди да, "Падышалык кут болсун!"-деп, жакшы каалоолорун айтып турду. (267-бет).

Молло Калбек датка беш-алты жүзчө атчан жигиттери менен келди да: - Биз женилбес аскерлерденбиз. Сиздин атыңызды алыстан угуп, өз каалообуз менен сизге кызмат кылганы келдик, кааласаңыз кызматчыларыңыздын катарына кошуп алың!?-дегенде, аларга да Падыша жакшы сөз айтып, сарпайлар берди. Дагы бир топ адамдар көрүндү. Падыша: - Булар кимдер?-дегенде, - Шады миң башы деп жооп беришти. Ал да келип, Падышанын бутуна башын койуп, (267а-бет). "Эй Падыша Аалам, эй Султан-и Бакарам, сиздин улуу атыңызды алыстан угуп, ордумда отура албай, кызматыңызда болсом деп жетип келдим. Кулдарыңызга кошуп койсоңуз, мен да кызмат кылыш алсөм, армансыз кетээр элем" - деп башын жерден көтөрбөй турду. Падыша Аалам жакшы сөздөрүн айтып, ыраазычылык билдирип, сарпайлар тартуулады. Дагы көптөгөн кишилер келди. Бул келгендер Абдырахман баатыр жана анын лашкарлари экенин айтышты. Ал аттан түшүп, Падышанын бутуна башын койуп ыйлап, (268-бет) зарылдап туруп: "Эй Падыша Аалам, мен Абдырахман баатыр, сиздин атыңызды алыстан угуп, кудум өлүк тирилгендей болуп, кызматыңызга шашып келдим. Сиздин кызматыңызды кылсам, төбөм көкө жетип, армансыз өтөөр элем!" - деди. Буларды да Падыша жакшы сыйлады.

Андан кийин Арзымат бий бир канча кишилери менен келди. Ал да: - Эй Падыша Аалам, кабыл алсаңыз, кызматыңызды кылсак! - деп турду. (268а-бет). Андан кийин Жаркымбай баатыр бир топ жигиттери менен келди. Ал да: - Эй Падыша Аалам, мен

сиздин даңқыңызды угуп, кабыл алар бекен деп келдим Мен да
кызмат кылганга жарайм - деди. Буларга да сарпайлар берилди.

Андан кийин Рахматулла бий келди. Ал: - Эй Падышам,
сиздин атыңызды угуп келдим. Падышалығыңыз күт болсун!
Калкыңыздын катарына кошсоңуз, биз да кызмат кылабыз - деди.
Аларды да сарпай менен сыйлады. (269-бет).

Дагы кишилер келиши. - Булар кимдер?-дегенде, - Парман
баатыр - деп айтышты. Ал да келип: - Эй Падыша Аалам, мен
сиздин шарапаттуу ысмыңызды угуп, кызматчыларыңыздын
катарына кошор бекен деген үмүт менен келдим. Кабыл кылсаның,
жандилим менен кызмат кылам - деди. Булар да кабыл болду.

Андан кийин бир таң калаарлык баатыр келди. Алдыдагылар: - Эй Падышам. Бул Маткарим кашка (Мухаммат
Карим) (269а-бет). деген өтө зор баатыр. Мунун аты ааламга
кеткен - дешти. Ал келәэри менен Падышага: - Мен Махаммат
Карим кашка атка конгомун, Султан Ааламдын алдына,
кызматына баш ийип келип турушум. Биринчиден, зыйарат
кылсам, экинчиден, амирин аткарсам деген ниет. Муну көргөн
Падыша өтө сүйүнүп, эчкимге бербеген сарпайын тартуулады.
Андан кийин "Баатырлыгыңа баракалла!"-деп батасын берди.

Андан дагы көп киши келди. (270-бет). Падышага, бул
келгендер, Минбай баатыр-кыпчак экенин айтышты. Ал келди
да: - Эй Падыша, мен Минбай баатыр-кыпчак, сиздин атыңызды
алыстан угуп, сизге кызмат кылсам деген үмүт менен келдим -
деди. Падыша ага: - Кош келипсин! Рахмат! Устазыңа да раҳмат! -
деп, сарпайлар берди.

Анан дагы көп адамдар келди. Бул келгендер Жумабай
датка, (270а-бет). Атамкул датка, Мадийар баатыр - үчөө
жигиттери менен кошулганы келген эле, алар баары чөк түшүп
оттурушуп: - биз сизге кошулалы, айтканыңызды аткаралы деп
келдик - дешти. Падыша буларга да ыраазылык билгизип, сый-
урмат көрсөттү. (271-бет).

Андан кийин Козубалача деген менен Молдо Сыдық деген
кыпчак келди. Бул да белгилүү баатыр, беш жүз кишиси менен
эле. Андан кийин Мухаммат Назар парваначы келип кошулду.
(271а-бет). Андан кийин Молло Барат-удайчы, Нармат күшбеги
келип кошулушту. (272-бет).

Андан кийин сансыз лашкарлар менен Кокончиндин төрт тарабын курчоого алышты. Маңкурттар зилзалага түшүштү. "Эми кандай кылабыз?" - деп баштары маң болуп турганда, бир маңкурт урушабыз деди. Маңкурттар четке чыгып, урушка дайарданып, сап тартып турушту. Добулбас урулду. Ошол күнү Шахзада бөрү койго тийгендей маңкурттарды чачып кирди. Маңкурттардын башчысы Ибраим Хайал (272а-бет). урушканга алы жетпей калды. Анткени сырттан лашкарлар, ичен эл каршы чыкты. Көчөмө-көчө жүрүп, кууп чыгышты. Сырттан да лашкарлар кууп, баштарын алып, сайдын ташындай кылып шагыратып ташташты. Бул урушка чыдабаган бир канча маңкурттар качып кетиши. (273-бет). Кокон шаарынын жөгорку даражалуулары эл менен кошуулуп, Авлийа Баатыр ханды утурлай күтүп алышты.

Элдин баары Падыша Ааламдын өзүн көрүп сүйүнгөнүнөн "Биз сиздин кызматыңызды кылсак!" - деп ыйлап өтүнүп турушту. Падыша Ааламдын ырайымы келип, "Баракалла! Биз да сiler үчүн келдик, эми лашкарлар менен биригип, ынтымак болунуздар!" - деди. (273а-бет). Андан соң улук-кичик, молдо, кожо - баарысы "Биз сиздин кулунузбuz, сизге кандай балээ келсе, биз тособуз!" - деп сөз бериши. Эл башкарғандар, казы, муфтийлер да "Сизди колдойбuz!" - деп сөз бериши. Аталгандардын баары: "Айткан сөздөрүбүзгө кылдай кыйанат кылбайбыз!" - деп, "Курان" кармап, ант бериши. Анан баары: Шахзада баатыр баштык, Эшен Накып баштык - бүт аскер чогулуп, Авлийа ханды ортого алып, шаани-шөкөт менен (274-бет). Кокончин шаарына жөнөштү. Кокон шаарына кириши. Көчөлөрдө "Кимдин - кимдин заманы? Сайд Мухаммат Шерали хандын заманы!" - деп кыйкырып жүрүштү.

Эмки сөз Сайд Мухаммат Баатыр хандын такка отурушу жөнүндө

Ошол күнү Баатыр ханды көп лашкар ортого алып, ордого жүрүштү. Хан ата-бабаларынан калган тактыга отурду. Жөгорку даражадагы адамдар, лашкарлар... "Шүгүр!" деп турушту. Ошондо Авлийа Баатыр (274а-бет). Эшен Накыпты оң тарабына отургузды. Шахзада баатырга өз жанынан жай берди. Жусуп мин,

башыны сол тарабына отургуду. Калгандардын ар бирине өздөрүнө ылайык орундарды көрсөттү. Баатырлардын баарын сарпай менен сыйлады. Түрлүү даамдар тартылып, салтанат өкүм сүрдү. Достор сүйүнүп, душмандар күйүндү.

Шерали хан тактыга отурганда айтылган ыр:

"Шүкүр Алла! Башыбызга келди Султаныбыз,

Ак мийассар кылды, болду балант ықыбалыбыз.

Достор болду мунааввар, барча сүбкү шамыбыз

Салды сайа башыбызга ол Шахзадабыз.

Ак Таала берди биздин башыбызга таажыбыз

Эй Кудай-а, Авлийа хан өмүрүн айла узун,

Салтанат дөөлөттөрүн айла күндөн-күнгө,

Кайсы жерде душман болсо аны айла забун,

Ак Таала берди бизге таажыбыз..." (Ыр ушундай мазмун-ыргакта 275-бетте да уланат). (276-бет).

Кыскасы, Саид Мухаммат Шерали хан Баатыр такка кадимки Сулаймандай же Искендердей, же Жамшид падышадай болуп олтурду. Бул кабар жер-жерлерге жетти. Баарынын көңүлдөрү жай болуп, сүйүнүштү. Үч күн өткөндөн кийин молдо, кожо, улук-кичик бардык кызматчыларды чогултту. (276а-бет). Анда Падыша Аалам: Эй Эшен Накып, Жусуп миң башы, аскер башылар деп кайрылды: "Эгер мен ушул аскерге, шаарга падыша болсом, баары менин буйругума баш ийсе, ушул шаарга сепил салсын, Менин атыман калсын." -деди. (277-бет). Анда тургандар: "Бир жаныбыз эмес, миң жаныбыз болсо да айабайбыз!" -деп сез беришти. Анан даанышмандар чыгып, танап тартып, сепилди курууга киришишти. Анан Саид Мухаммат Шерали хан Баатыр: "Ээ баракалла! Силердин ықыласыңарга баракалла!" - деп аларга ыраазылык билдириди. Көңүлдөрүн көтөрүш үчүн Саид Мухаммат Шерали хандын айтып турган жери: (277а-бет).

"Биз үчүн жан сайгандар - аман болунар, букаралар.

Жанды курбан кылгандар - аман болунар, букаралар.

Бизге байат бергендер - аман болунар, букаралар.

Жолумда башын бергендер - аман болунар, букаралар..." (278-беттин жарымына чейин бул ыр ушул ыргак-мазмунда уланат).

Эмки сөздү Кожо Накыптан эшитиң

Саид Мухаммат Шерали хан Коңонго жөнөөрдө Кожо Асатка: "Сиз Туз шаарын өзүңүз алыңыз. Биз буйруса Коңонго кеттик. (278а-бет). Кудай буйруса көрүшөөрбүз!"-деп, Коңонго барып, шаарды алып тақка отурган. Авлийа Баатыр хан Туз шаарына ээлик кылыш отурган Кожо Асатка сүйүнчү жиберди. Сүйүнчүнү уккан Кожо Асат улуу-кичүүнү (279-бет). жана лашкарларди чогултуп, "шаани-шөкөт менен Шахзада Шерали хан Коңон шаарына кирип, ата-мурас тақтысына отуруптур!"-деди да, кенешип, аалымдар, уламалар, улуктар менен биргэ күттүк айтыш үчүн Коңонго келишти. (279а-бет).

Ордого барып түшүштү. Кожо Асат сансыз аскери менен Падыша Ааламды тақка отурушу менен күттүктады. "Ордунуз маарак болсун!" - деп Падыша Ааламга карап айтып турган сөзү:

"Таманни миң шүкүрү кылды мадат тоо банда субхони

Ким оорудан шыпаа тапты Фаридун фаржам сони.

Шариат мүлкүнүн шахы далалат жүзбүнүн күтбу.

Сахадат жисминин руху халафап тақтынын ханы..." (280, 280а, 281, 281а, 282, 282а, 283, 283а-беттерде ушул мазмун, ыргактагы ыр уланып отурат). - деп Кожо Асат сөздөрүн айтып, Падышанын алдында кол куушуруп турду. Падыша мунун сөздөрүнө өтө сүйүнүп, ага баалуу кийимдер берди... Нурбай саркарга амал берди, бардык кыштактар ага карады. Мухаммат саркарга Фарғананы берди. Ошол жерде катышкан 40 баатырдын (284а-бет). ар бирине бирден шаар берди. Алардын ар биринде он минден аскер болгон.

Авлийа Баатыр хан, Кожо Асат, Эшen Накып, Жусуп миң башы, Иса датка - баары кенешип, "Душмандардын катыгын бердик, эми беймарал (285-бет). отуруп калуу айалдардын иши болот. Колубузда мынча күч турганда, Кудайдан тилеп, өзүбүз аракетте болгонубуз оң."-дешти. Ошондо Саид Мухаммат Шерали хан: "Баатырлар, мында карап турганга убакыт жок, жер-жерлерге барып, алардын улууларын, эл башчыларын манқурттардан бурулуп, менин кызматыма келе турган кылгыла! Эгер келбесе, менден жакшылык үмүт этишпесин. Душмандык кылгандарды кылыштан өткөзөм!"-деди. (285а-бет). Ошондо

алтындан мөөр дайардап, кат жазып, ошол мөөрдү басты. Ошол катты журт-журтка таратышты. Ташкент менен Кожонтко жиберишти. Кат жеткенде ошол жердин улуулары көздөрүнө сүртүп, табариктей қылып кабыл алышты. (286-бет). Авлийа Баатыр хан бизге ушинтип кайрылып атса, кантип кабыл албай койобуз, жандилибиз менен кабыл алабыз."-дешти.

Эми Авлийа Баатыр хандан сөз эшитмек керек

Авлийа Баатыр хан Каримкулга: - Сиз Марглан шаарын алып, андан кийин Андижан шаарын тазалаң! - деп, он мин жигит менен жөнөттү.. Калгандарга да өздөрүнө ылайык кызматтар берди. (286а-бет). Каримкул он мин аскери менен жүрүп отуруп Марглан шаарына жетти. Андагы маңкурттар кайда кachaарын билбей, акыры намыстаннып, урушка дайарданышты. (287-бет). Каримкул тарап да дайарданып, добул урулду. Эки тараптан эки баатыр чыгып, наиза сайышты. Маңкурттардын баатырын Каримкулдун баатыры кыйя чапты.

Каримкул тараптан башка баатыр, маңкурттардан дагы бирөө чыгып: - Эй бети жок, кантип уйалбай чыктың? Мендей баатырды уккан эмес белен?-деп туруп шамшар урду. Каримкулдун баатыры кайтарып туруп, кайра уруп өлтүрдү. Анан эки тарап аламан согушка киришти. Кызыл-кыргын түшүп, баштар сайдын ташындай болуп жатты. (287а-бет). Ал күнү кеч кирип, эртеси да уруш уланды. Үчүнчү күнү дагы баатырлар жекеме-жекеге чыгып, "Бетме-бетке ким чыгат?"-деп турганда, Марглан шаарында (288-бет). Абыкадыр бек деген Ибраим Хайалдын иниси башчылык қылган жигиттерден бирөө чыгып, женилди. Маңкурттар кача баштады. Каримкул парваначылар шаарга салтанат менен киришти. Маңкурттардын лашкарлари качып кутулуп кетишти. (288а-бет). Каримкул Маргландын чоң-кичинелерин чогултуп, баарынын убадасын алып, лашкарлари менен Андижан шаарына жөнөдү. Барып шаарды курчап алды. Алар айтты: "Эй Каримча баатыр, кел бизге кошул, жардамдаш. Анткени биздин ханыбыз сени мындан артыгыраак журтка аким койот. Эй Каримча, (289-бет). чыкпасаң биздин қылышыбыздан кутула албайсың." Бул сөздү уккан соң дароо Андижан

аминдеринин улуу-кичүүсүн чогултуп айтты: "Эй Каримкул баатыр, ар кимдин өз ойу бар, Эч ким эчкимдин ойу менен иш кылбайт. Кандай урушам десен мен дайармын." -деп, Каримкул элчилерди кайтарып жиберди. Элчилер Каримчанин сөздөрүн бир-бир байан кылып айтып бериши. Каримкул баатыр ачуусу келип, добулду урдурду. Каримча тараптан да добул урулду. (289а-бет). Каримкул тараптан бир жигит шамшар кармап: - Эй Каримча, кел! Биз менен ойногуң келсе, кел! Сага ойундун түрлөрүн көрсөтөйүн.-деп турганда, Каримча тараптан бир жигит майданга чыкты да, - Эй баатыр, ушунча күндөн бери башчылык кылганың жетишет, эми экөөбүз эл ортосунда ойношуп көрөлү.-деп, "Хай-хай!" салып турду. Анан Каримча лашкарлари менен келип, аламан согуш башталды. (290-бет). Кызыл-кыргын болуп, маңкурттардын баштары сайдын ташындай шагырап калды.

Бул күнү кеч кирип, согуш эртеси да уланды. (290а-бет). Үчүнчү күнү да согуш уланып, кан селдей акты. Төртүнчү күнү да согуш уланып, акыры маңкурттардын жеңилиши менен буттү. Каримчани байлап алышты. (291-бет). Ош шаарынын азиз уламалары, улуулары, букарапары тартуулар алыш барып, ыктыйарлары менен кошулушту. Андан кийин Каримкул журт улууларынан өз шаарына башчылар дайындады. Ош шаарына Деванбеки дегенди башчы кылып, өзү Андиканда турду. (291а-бет). Душмандык кылгандардын баарын байлап, Кокон шаарына жиберди. Каримчани баш кылып бир-бирден тапшырышты. Падыша сүйүнгөнүнөн Каримкулга парваначы деген наам берип, Андиканга аким кылды. Каримкул парваначыга сарпай, ат тартуулады. Аны жигиттер апарып берди эле, Каримкул сүйүнүп, атты минип, сарпайды кийип алды.

Андан кийин Падыша Аалам тактында отуруп, жалпы журттун акимдерин, уламаларын, муфтий, казыларын, аксакалдарын чогултуп, "Сепил кургула!" деп буйрук берди. (292а, 293-беттерде сепил куруу иши: топурак ташуу, ылай жасоо, жыгач тарткандары жазылган. 293а-бette эл кумурскадай иштеп, 20 күндө сепилди бүтүргөнү, 294, 294а-беттерде уламаларга, усталарга, жалпы эле кызмат кылгандарга сый-урмат көрсөткөнү айтылат). (295-бет). Сепил бүтүп, баары тарап кеткендөн кийин, Ташкенттеги Мамашарип аталаык тууралуу сөз жүрөт. Бул сөз мында турсун.

Эми бир сөздү Саид Мухаммат Шерали хан Баатырдан эшитмек керек

Падыша өз тактына отурду. Жанында Оморали Кожо Накып, Падыша Кожо Асат, Төрө Кожо Калан, Эшен Ажы Төрө, анын уулу Падыша Кожо Эшен, дагы канча улуу адамдар, карылар, казы, муфтийлер, аалым, уламалар Авлийа хандын оң жагында отурушту. (295а-бет). Булардын арасында Оморали Кожо Накып, Падыша Кожо Асат увазир эле. Авлийа хандын сол жагында Жусуп миң башы, Шады миң башы увазир эле. Хандын алдына перзенти Шахзада Абдырахманбек (296-бет). отурду. Беш минден жигитке ээ болгон баатырлар да алдыда турушту. Ошентип, Авлийа Баатыр хан өз күчүн көрүп, Кудайга шүгүр этип, сүйүнүп турду. (296а-бет). Бул сөз мында турсун.

Бир сөздү Падыша-и Бухарадан эшитмек керек

Бухара падышасы бул шаарларды (?) алып, өз адамдарынан башчы дайындал, падышанын тукумдарынан (Кокон хандарынын.О.С.) бирди да калтырбай өлтүрүп, көңүлү тынып, эми эч ким кол сала албайт деп өз шаарына кеткен эле. Иш ал ойлогондой чыкпай, Саид Мухаммат Шерали хан келип, өз шаарын тартып алып, маңкурттарды бирин калтырбай курутту. (297-бет). Ошондо Бухар падышасы Мамашарип атальктан сураган: "Элет ичинде бул падышалардан калган (Кокон хандарынан.О.С.) тукум - бир шахзада бар экен, билесинчи?"-деген. Мамашарип атальк биле турганын айткан. Ошол жыйында Шахзаданын (Шералинин.О.С.) кадырдандары да болгон. Алардан сураганда, "Биз муну билбейт экенбиз."-деп жооп беришкен. Анан бектер бегин чакырып сураганда, бектер беги да "Андай Шахзаданын бар экенин уккан эмесмин."-деген. Бухар падышасынын ачуусу келип, (297а-бет). "Булар Мухаммат Али хандын (Мадали хандын) тукумунан үмүт үзбөйт окшойт."-деди да, билбейм дегендердин баарын кызматтан айдады. Мамашарип аталькка өтө курсан болуп, белектер берип, Ташкентке аким кылып дайындасты. Анан ага: "Ал Шахзаданы кандай жол менен болсо да көзүн тазалоо керек, ошондо

сарсанаадан кутулабыз. Аны жок кылуу керек!"-деп айтып, өзү Бухарага кеткен.

Кудайдын кудурети менен Жусуп миң башы жана мурдагы бийликтегилер тил табыша калып, (298-бет). Саид Мухаммат Шерали ханды ата-бабадан калган тактыга отургузушту. Душмандар күйүнүп, достор сүйүнүп калды.

Эми бир сөздү Бухар падышасынан укмак керек

Саид Мухаммат Шерали хан бардык шаарларды колуна алып, маңкурттарды өлтүрүп, алардын ажалы жетпегендери качып кетиши. Ибраим Хайал качкан бойдон Канибадамга барды. Артынан куугандардан качып Кожонтко кирди. Саид Мухаммат Шерали хан жиберген адамдар аны кууп отуруп кармай албай, Коконго кайра келиши. (298а-бет). Ибраим Хайал Кожонтто туруп, Бухар падышасына кат жазды. "Эй Падышам, биздин сөздү угун! Мен Ибраим Хайалмын, Кожонтто турам. Бир тараптан Шах баатыр келип лашкарди кыйратты. Мүмкүнчүлүктүн барынча кармашып, кырылып бүтөөрдө жаныбызды алып качтык. Өкүнүчтүүсү - Бухаралыктардын баары өлдү. Мен болсо Кожонтко качып келдим."-деп жазды. (299-бет).

Кат жеткенде Бухара падышасынын ачуусу келип, ар бир түгү наизадай тик турду. Сыртка чыкты. Кайра кирди. Анан буйрук кылды: "Эй саркардалар, эй бектер, эй сайиттар, эй кожолор, эй молдор, эй уламалар, эй бийликтегилер, козголгула! Укпадым дебегиле! Бир шахзада келип, Коконду алып, биздиклерди ойрон кылыптыр. Лашкар чогулткула! Мен барып согушам."-деди. (299а-бетте Бухара-и Шарипке караган бардык шаар, кыштактардан лашкар чогултуп, Кожонтко жөнөгөнү айтылат. (300-бет).

Бул сөз Саид Мухаммат Шерали ханга жетти. Бул да ачууланып, оң тарабына карап, Оморали Кою Накып, Кою Асат, дагы бир канча муфтий, казыларга кайрылып, "Эй Оморали Кою Накып, эй Кою Асат, эй отурган уламалар, кызматтагылар, сансыз аскерлер келе жатыптыр, кандай кеңеш бересиңер!?"-деди. Ошондо алдыда отурган Абдырахманбек тура калып: - Ой, жаным атам, сансыз аскер деп айтпаңыз, мендей баатыр уулунуз турганда, келсе келе койсун! Кудаа кааласа аларды энеден

туулганына бушайман жегендей қыламын!-деди. Ошердеги 150 баатыр да уруксат сурап, (300а-бет). - Эй Падышам, батаңызды бериниз, биз маңкурттар менен кармашууга дайарбыз!-деген үндөрүн уккандан кийин, Шахзада Абдырахманбекке карап Шерали хан: - Андай көп аскер болсо, сиз барбасаңыз болбойт-деп, ага амир кылды. Шахзада Абдырахманбек дайарданып, (301-бет). курал-жарактарын алып, өзүнө караштуу эки миң лашкари менен дайар болду. Ага Кожо Асат менен Мухаммат Назарбек кошуулду. Белгилүү баатырлар баары Абдырахманбек менен (301а-бет). Падыша Ааламдын алдына барып, батасын алып жөнөгөндө, Сайд Мухаммат Шерали хан уулуна карап айтып турган сөзү:

"Сага арзим бу дам айтай, йа Аллах,
Нұсұрат бергин Шахзадага, йа Рazzак!?
Сандин эзур фатх, зафар, лут этмак
Кокондукка маңкурт эзур күп нажак

Фааны болсун барып маңкурт бат сайак..." (302, 302а-беттерде да бул ыр ушундай мазмунда уланып отураг). Бул сөздөрдү уккандан кийин Шахзада лашкарларга карап: "Баарыңды Кудайга тапшырдым! Жараткан өзү жар болсун!"-деди да, жол алмак болду. Ошондо Кожо Асат сөз дейт. (303, 303а-беттерде Шахзада Абдырахманбекти даңазалаган саптар менен ыр айтылат). (304-бет). Бул сөздөрдү айтып Кожо Асат атка минип, саиддердин, қызматчылардын алдынан өтүп, дагы сөз айтты. (304а-бette Кожо Асат Шахзаданы мактаган ырын дагы улайт). Ошентип, Шахзада сексен атактуу баатыр менен лашкарларди алып жолго чыгып, Бешарық шаарына барды. (505-бет). Ошол жерде дем алып, тамактанып отурушту. Шахзаданын бир жагында Кожо Мир Асат, экинчи жагында Жусуп миң башы. Кожо Асат лашкарларга карап, Шахзада Абдырахманбекти мактап дагы бир сөз деди. (305а, 306, 306а, 307-беттерде Шахзаданы мактоо ыры уланат). (307а-бет). Бешарыктан, жөнөп, Кожонт шаарынын четине жетип түшүштү. (308-бет). Ушул жерде майдан болуп, эки тарап согушка дайарданышты.

Күн наиза бойу көтерүлгөндө добул уруулду. Эки жактын аскерлери сап тартып турушту. Шахзада тараптан бир жигит майданга чыгып, "Эй маңкурттар, билип алгыла! Шахзаданын

кызматчысымын. Атым Рахманча датка, Менин майданымга келгиле, ойунду бир көрсөтөйүн!"-деди. Ошондо майданга Бухара Падышасы тарабынан бир жигит чыгып: - Эй Рахманча, сен оолукпа, Сага окшогондун канчасынын акесин тааныткам, канча уул-кызды жетим калтыргамын, мага беттешкенге канчалық алың бар? - деп келип шамшар урду. Рахманча шамшарды кайтарды. (309-бет). Рахманча урду эле, маңкурт дагы кайтарды. Кайра Рахманча урганда, маңкурт эти бөлүнүп түштү. Андан кийин маңкурттардан дагы бирөө чыкты. Мурункуга караганда бойлуу, сакалдуу экен. Ал айтты: - Эй жигит, сен адепсиз, уйатсыз жигит окшойсун, (309а-бет). Мындай (мендей) баатыр Падыша сыйлаган киши деп ойлободуңбу? Эми менден көрсүң!-деди. Рахманча ага карап: - Эй акмак, сүйлөгөн сөзүндү кара! Сага окшогондун канчасынын канын төккөмүн. Сен мага ким болуп калыпсың?!-деп, ат ойнотуп келип шамшар салды. (310-бет) Маңкурт аны кайтарды. Бул маңкурт Бухар падышасынын баатырларынын ичинен эң көрүнүктүүсү эле. Рахманча анын шамшарын тартып алыш, өзүн көтөрүп ыргытканда, он жигитти басып өлдү. Аны көргөн маңкурттар үшү кетип, чочуп калышты. Рахманча өз лашкарларина барып, аламан чабышка чыгууга чакырды.

Добул урулгандан кийин эти тарап кызылкыргын болуп жатып калды. Дагы добул урулду. Ар кимиси өз жайларына кетишти. Шахзада Рахманчага ыраазылык билдирип, белектер берди. (311-бет).

Лашкарлар эс алыш, эртеси болгондо Жусуп мин башы бул күнкү согушту мага тапшыргыла деп суранды. Уруксат болду. Рахманча ага макул болбой, "Мен чарчаганым жок, өзүм чыгам."-деди. Жусуп мин башы баш бербей, "Мен кирем, анткени, көңүлүмдө арман калбасын!"-деп өтүндү. (311а-бет). Добул уруулуп эти тарап сап тартып турду. Жусуп мин башы шамшарын алыш майданда туруп, "Эй Букара баатырлары, экиден болуп ойнойлу, ким март, ким намарт экенин билели. Күч-кубатыбызды сынап көрөлү. (312-бет). Мен Жусуп мин башы, Сайд Мухаммат Шерали хандын увазиримин. Билип койгула! Кана, баатырың болсо чыксын!"-деп турганда, маңкурттар тараптан бирөө майданга чыкты. (312а-бет). Ал: "Бул баатырдын башын кесип, канчыгыма бербесем."-деди да, майданга кирди. Жусуп мин

башы беш миң жигит менен турган. Маңкурттардын жанагы жигити келип: - Эй жигит, кел, таанышалы!?" -деди. Жусуп миң башы өзүн тааныштырып, бир сөз деди: (313-бет).

"Эгер билсең, менин эсилим, бул шахзада тагасымын.

Уруш айлап жаханга кан төгүүгө да адасымын.

Сендейлердин башын алышка да карчыгасымын.

Кесип башынды бул жерде бермекке,

Ағызып каныңды төкмөккө

Уруш кылып бул saatta силерди кул кылмакка..." (Бул беттеги ыр ушундай мазмунда айагына чейин уланып отурат). (313а-бет). Бул сөзгө ачууланган маңкурт Жусуп миң башыга шамшар салды. Жусуп Мин башы шамшарын кайтарып, айтты: - Эмки кезек мага келди, бурадарым,-деди да шамшар салды. Маңкурт эки бөлүнүп жатып калды. Жусуп миң башы - Майданга чыгаар март барбы!?-деп турду. Бухар падышасы каары келип жигитине: - Майданда тургандын башын алып кел!-деп буйруду. (314-бет). Жигит ат ойнотуп майданга чыгып: - Сен кандай адамсың? Биздин баатырлардын арасында андайы жок эле, сен баатыр өлтүрдүм деп мактанбай эле кой. Эми миң жаның болсо, бири да менден кутулуп кете албайт.-деп мактанып тургана, Жусуп миң башы ага карап: - Эй акмак, сөзүң болсо жакын келип сүйлө! Жооп берейин. - деди. Маңкурт келээри менен Жусуп миң башыга шамшар сунду. Аны Жусуп миң башы кайтарып, кезеги менен аны оюй эле экиге бөлүп салды. (314а-бет).

Бухар падышасы лашкари менен аламан согуш баштады. Жусуп миң башыны ортого алып, ар тарабынан найза сайышты. Ошондо Шахзада караса бир койго миң карышкыр жабышкандай болуп көрүнүптүр. Шахзада ачуусу келип, Жусуп миң башынын абалын көргөндө, чыдай албай, аскерлери менен аламан урушка кирди. (315-бет). Шахзаданын кыйкырыгын угуп, миң башынын күчүнө күч кошулду. Бул күнкү уруш мурда болуп көрбөгөндөй катту болду. Кызыл-кыргында кан суудай акты

"Бириң калбай урушка кир!" -деген кыйкырык болду. (315а-бет). Топ-топ болуп урушка кирүү башталды. Бир тарапта Эшен Накып менен Рахманча. Айтып түгөткүс салгылашуу болду. Түн кирсе да токтобой, таң атканча салгылашышты. Бириң бири тааныбай, өздөрүн өздөрү өлтүргөн учурлар да кездешти. (316-бет).

Ошентип, уруш он күнгө созулду. Өлүм өтө көп болду. Кан суудай акты. Бухара падышасы Шахзаданың лашкарларинан он минди байлап алды. Баарының башын алып чогултуп койду. Муну көргөн Шахзада калган лашкарларин жыйып, Эшен Накып, Жусуп миң башыны кошуп, качып бир түндө Коконго кирип барышты. (316-бет). Саид Мухаммат Шерали хандын алдына киришти. Атасы Шахзаданы кучактап, бетинен өөп, аман келгенине кубанды. Анан Саид Мухаммат Шерали хан каары келип, 150 атактуу баатырды чогултту. Анын ичинде Кожо Асат Шахзаданың мындай балаадан аман-эсен келгенин күттүктап, бир сөз деди:

"Күш келдин, эй жан тилеги, banda мураты,
Ким кылды мубарак кадамың кайгыны шады.

Түндү көтарур эди жүзүн нуру жахани.." (Ыр ушундай мазмунда 317-бетке чейин уланат). (317а-бет). Кыскасы, ушинтип ар бир саркар өз жигиттерин урушка дайардан атышты. Баары кылыш, шамшар кармап, Бухара лашкарлари менен беттешкенге дайар турушту. (318-бет). Бул жерде 50 миң лашкар сыпайылардан (полиций), 50 миң лашкар букарапардан, ошентип, 100 миң лашкар дайар болду. Отуз замбиректи бир дарбазага койду. Отуз замбиректи дагы бир дарбазага койуп, Марглан дарбазасына да отузду койду. Ошентип, он эки дарбазаның ар кайсысына минден мерген турду. (318а-бет). Бардыгы он миң мылтыкчан болду. Ошентип Саид Мухаммат Шерали хандын буйругун күтүп калышты. Он миң жигит кылыш кармап "Хай-хайлап," душманды чайнап таштоочудай болуп турушту. Жүз элүү баатыр ар кайсысы өз лашкарларинин көңүлүн көтөрүүнүн камында болушту. Бардык айыл, кыштактарга жар салып, адамдар айак асты болуп калбасын, сепилгө кирсинг!"-деген бүйрук болду. Эл малдарын, балдарын алып сепилгө киришти. (319а-бет). Айыл, кыштактарда эч ким калбады. Бул сөз мында турсун.

Эми Бухар падышасынан бир сөз

(320-бет). Букар падышасы "Мынчалык болду, эми Коконду колго алып, анан кайтышыбыз керек." -деп Коконго карап жолго чыкты. Жол жүрүп отуруп, Бешарыкка келип түштү. Эрте менен (320а-бет). туруп, куралданган лашкар Коконго карап жол тартты.

Ар биринин колунда желек, байрак. Кумурскадай болуп Коңонду басып калышты. (321-бет). Бухар падышасының бир тыңчсысы бар эле, ага шаар ичине кирип-чыгууга көрсөтмө берип, ичкери кийирди. Ал кедей кейпин кийип, эптеп-септеп сепилгө башбакты. Сепилдеги лашкар, баатырлардың дайардықтарын, Шахзаданың камылгасын көрүп чыгып, (321а-бет). Бухар падышасына байан этти. Анын Бухар падышасының алдында туруп айткан сөзү:

"Хуп бек уулу экен ошол Шахзада
Сахабат бабыда хатам жахана.
Марди баҳадурлар эрүр устади
Бул Шахзада эрүр Шахи кишлардик.
Юсупбек сардар бир шери нардек
Сийасат бабида Рум кайсардик.

Адалат бабыда Омарча бардур..." (Ушундай мазмундагы ыр 323-беттин жарымына чейин мактоо таризинде уланып отураган). Ошентип, ал тыңчы Бухар падышасына бардык көргөн-билгендерин байан кылды. Бул сөздөрдү уккан Падыша каарданып, тыңчсысын байлатып таштады.

Эми сөздү Саид Мухаммат Шерали хандан эшиitmек керек

Ошол учурда увазирлердин баары кандай қылуунун айламалын издеп отурган. Саид Мухаммат Шерали хан "Эй Кожо Асат, эй Эшен Накып, эй Жусуп миң башы, эми кандай кенеш айтасыңар? Букаралыктар кумурскадай капитап, Коңонду камап алышты." -деди. (323а-бет). Ошондо Кожо Асат: "Сиз кандай амир кылсаңыз, лашкар кызматында дайарбыз. Эгер уруксат берсеңиз, бул маңкурттар менен өзүм чыгып урушсам!?" -деди. (324-бет). Саид Мухаммат Шерали хан уруксат этип, эшикти ачтырып жиберди. Бардык баатырлар күркүрөп, Жусуп миң башы, Шахзада баш болуп, бир жагында Эшен Накып, бир жагында Кожо Асат, Жусуп миң башы тагасы эшикten чыгып, сап тартып, добул урулду. (324а-бет). Экинчи тарап да урушка дайарданып, добул урду. Эки тарап эки сапта ажыдаардай арбашканга, жолборстай тытышканга дайарданып турушту. (325-бет).

Шахзаданың лашкарларинин сүрүн көрүп, алардын үшү кетти. Аларды көрүп "Ал аман! Ал аман!" деп турушту. Жусуп

миң башы өз кыргыз үйүнө кирип, Абдырахманбек да өз ордуна отурду. Кызматчылар алдыларына түрдүү тамактар койуп, көк чай демдеп, (325а-бет). тилла чайдөштөргө куйуп, тилла пийалаларда сунуп, түрлүү даамдардын үстүндө отурушту. Бул мында турсун.

Эми сөздү Жусуп миң башыдан угуң

Шахзаданы отургузуп койуп, Жусуп миң башы курал-жарагын алып, атына мине кыйкырып, (326-бет). маңкурттарга айтты: "Эй маңкурттар, менин майданымга келгиле! Сынашалы! Ал-ахвал сурап таанышып алалы!" Бухар падышасынын лашкарларине карап, алардын кооз кийингендерин көрүп, Жусуп миң башы дагы айтып турган сөзү: (326а-бет).

"Жилва ар тараптан жаама күлкүндүр бүгүн

Барчалар мардана бол, башың кетар күндүр.

Ушбу майдан ичиде "хай-хай" салар күндүр бүгүн.

Жаш-карынын каны төгүлөр күндүр бүгүн..." (Ыр уланат). - деп, (327-бет). бул сөздөрдү айткандан кийин, Бухар лашкарлари каарданып, курал-жарактарын алып майданга кириши да, Жусуп миң башы менен беттешкенде, Жусуп миң башы айтты: "Мен Жусуп миң башымын, билип кой! Сен да аты-жөнүндү айт. Кокус өлсөң бейдарек кетпе!" Аны угуп турган маңкурт баатыры Жусуп миң башыга шамшар сунду. (327а-бет). Жусуп миң башы кайтарды. Ал сунган шамшарды наркы баатыр да кайтарды. Ачуусу келген Жусуп миң башы шамшар салганда тооктун пари чачылгандай чачылып калды. (328-бет). Жусуп миң башы "Дагы барбы баатырың?" -деп кыйкырып турду. "Чык! Азыр күтө турган мезгил эмес!" -деди. Падыша Бухара лашкарларине карап: "Мындан менин өчүмдү алып келүүчүн барбы?" -дегенде, бир жигит "Мен дайармын!" -деди. (328а-бет). "Егер ижазат берсөңиз, сиз үчүн кызмат кылсам." -деди. Букар падышасы "Баракалла!" деп батасын бергенден соң, баатыр кыйкырып майданга кирди, Келди да: - Эй мин башы баатыр, адепсиздик кылыш, биздин баатырды өлтүргөнүң жол болсун! Миң жаның болсо да, менден бири да кутулбайт. (329-бет). Сендейлердин далайын кылыштан өткөрүп, абиирин төгүп, сөөгүн тактага салгам. Эми кезек сага

келген окшойт."-деп, Жусуп миң башыны шамшар менен урду. Жусуп миң башы кайтарды. Кезек Жусуп миң башыга келгенде, келишире чапты эле, экиге бөлүнүп калды. (329а-бет). Бухар падышасы тараптан көп лашкарлар майданга чыгып, Жусуп миң башыны ортого алып, өтө катуу уруш болду. Жусуп миң башынын беш жүз жигити майданга кирди. Уруш ушунчалык катуу болгондуктан, маңкурттар майданга киргенине бушайман болушту. (330-бет). Ошентип, Жусуп миң башы менен маңкурттардын урушунда кан дарыйа болуп акты. Адамдардын баштары сайдын ташындай шагырап жатты. Маңкурттардын аман калгандары Жусуп миң башынын каардуу согушуна чыдай албай кача баштاشты. Эки тараптан төң добулбас урулду. (230а-бет). Эки тарап өз орундарына барып, түнү менен кенешип, жерге жарык болгондо баатырлар урушка дайар турушту. (331-бет). Ошондо Жусуп миң башыга шахзада: "Эз тага, бул көп баатырлар биз урушка кирели деп суранып атышат. Алар да черибизди жазып алсак дешет."-деди...

...Шахзада заматта кийимин, соотун кийинип, кылышын кармап, найзасын көтөрүп, Падыша Ааламдын астына кирип, ижазат (уруксат) сурады. (331а-бет). Падыша Аалам согушка киргенге уруксат берип, мындай деди: "Эй перзентим, кол астында ушунча көп баатырлар турса, буларды урушка салып тамаша кылып турганың оң эмеспи."-дегенде, Шахзаданын каары кайнап, атасына айтып турган сөзү:

"Некап йузиндин сафao тилап келдим,
Кижан кылмакка бул дам даво тилап келдим,
Адида баглап эдим жан кылмакка муттаха

Ким унда хызыр дек абубака тилап келдим..." (332-бетте да ыр ушул мазмунда уланат). (332а-бет). Ушул сөздөрдөн кийин Шахзадага: "Сизди Аллага тапшырдым!"-деп уруксат берди. Дароо өз кыргыз үйүнө барып, уруш кийимдерин кийип, колуна канжарын кармап, шамшар асынып, "Добул ургула!"-деди. Добул урулду. Шахзада ат ойнотуп майданга чыкты. Атын ары-бери бастырып турганда, Кожо Асат бир сөз деди: (333-бет).

"Эй Шахым, ушбу заман хоснинга айран болду
Ман гадао кафур эдим, энди мусулман болдум.
Миң йашап Нух агар бир йолу туфан көрдү

Күндө бир йаш биламин гарка-и туфан көрдүм. (Ың ушундай мазмунда уланып отурат). (333а-бет). Бул сөздөрдү уккан соң Шахзаданын кайратына кайрат кошулуп, Бухар шахына: "Баатырың болсо жибер, кармашайын, сен тамаша кылып тур!"-деди. Алардын кошуунан эч ким майданга чыккан жок. Шах-и Бухара: "Бул жигитке беттешээр баатырлар барбы?"-деп үч жолу кыйкырды. Анан бир баатырга: "Сен чык!"-деп буйруду. Ошол учурда бир жигит келип Шах-и Бухарага "Мен чыгамын."-деди. Шах-и Бухара "Чык!" деп буйрук берди. (334-бет). Ал жигит дароо кийимин кийинип, куралдарын алып, Шахзаданын мандайында турду. Ага Шахзада мындай деди: -Эй баатыр, ата-тегинди айткын. Кандай кишисиң? Арам өлүп калба. Жигит да сөз кайтарды. Шахзада каарданып шамшар урганда, жигит кайтарды, ага таасири болбоду. Жигит урду эле, Шахзадага да таасири болбоду. (334а-бет). Андан кийин найзалашканга өтүштү. Акырында кылычбаздык кылышты. Кылычтары да сынып жерге түштү. Анан дагы найзалашууга өтүштү. Найзалары соотторун жыртты. Анан шамшарга өтүштү. Ошентип, Шахзада менен берки жигит жеңише алышпады. Акырында Шахзада айтты: - Катындардай аймалашканды койолу, кайра найза сайышканга өтөлү.-деп, (335-бет). найза урганда жигиттин башына тийип, мээси чачырап кетти. Бухара лашкарлари өкүнүп калышты. Алардын ичинен дагы бир баатыры кылыч кармап майданга чыкты. Шахзаданын майданына келгенде, Шахзада айтты: - Эй баатыр, сен дагы ата-тегинди айтып калғын, сен дагы бейдарак өлүп калып жүрбө." - деди. (335а-бет). Шахзадага карап жигит айтты: - Өзүң жаш бала экенсисиң, оозуңа карап оолуксан болбойбу. Сенин кылар ишиң ашық (чүкө) ойноп, жаңгак атып жүрүшүң керек. Сага баатырлар менен беттешкенди ким койду?-дегенде, Шахзада ага карап: - Айтканың туура, жаштырмын, сага окшогон канчаларга баштырмын. Сендейдин канчасын кыргынга учураткам.-деди. (336-бет). "Куда кааласа, сенин каныңды да булак кылып ағызармын"-дегенде, Шахзадага шамшар сунду. Шахзада кайтарды. Кезек Шахзадага келди. Ал: "Кезек мага келди, кабыл ал!" - деп туруп шамшар урганда, турган жеринде гүмжам болду. Бухара лашкарлари кайгырып, "Бул жаш баланын колунан ушундай иш келсе, чондору кандай болду экен?-дешти

да, миң жигит майданга чыкты. Шахзада алар менен кармашып турганда, ал тараптан да мин жигит майданга келди. (336а-бет). Эки тарап кызылкыргынды баштап, кан суудай акты. Акыры урушка чыдабай, маңкурттар кача башташты. (337, 337а, 338, 338а-беттерде эки жактын дем алуу учуро, Шахзада даарат алған, намаз окуганы, урушка чыгыш үчүн атасынан уруксат алғаны жана майданга келгени тууралуу айтылат). (339-бет).

Маңдайында турган Шахзадага баатыр: - Жаш бала экенсин, бөөдө өлүп кетпе, али да болсо кайтын! Биздей баатыр болгондо чыгасың.-дегенде Шахзада: - Болбогон сөздөрдү сүйлөбө! Жаш болсом да сендейлердин башына бүткөн балаамин, - деди. Баатыр: - Андай болсо аты-жөнүндү айтчы? - деди. Шахзада: - Ата-тегимди айтар болсом, мен Абырахманбек шахзадамын. Саид Махаммат Шерали хандын уулумун. Көптөгөн лашкарлардин башчысымын. Сен өзүң кимсис? - деп сурады. Ал айтты: - Мен Хиссардин акимимин. Шах-и Бухаранын лашкарларинин арасында лашкар башчысымын. Мендей баатыр жок, мага Үрүстөм Дастан да тең келбейт, - деди да, Шахзадага кылыч урду. Шахзада кайтарды. Тиги урду, бул кайтарды... Анан найзалашууга өтүштү. (340-бет). Экөө бир бириң жене алышпай, ат үстүндө сайышып, акыры Шахзданын ачуусу келип, Хиссар акимин белинен кармап жерге урганда, майда-майда болуп, жер менен жексен болду. Ошондо Шах-и Бухаранын лашкарлари чабуул койушту. (340а-бет). Шахзада жалгыз кармашып атканда, лашкарлар жетип келишти. Кызыл-кыргын кыйамат дагы башталды. Адам баштары сайдын таштарындай жайнап, кандары булактай акты.

Кеч кирди. Добул урулду. Эки жак эки жакка кетишип, дем алышты. (341, 341а-беттерде лашкарлардин дем алғаны, тамактангандары айтылат). (342-бет). Шахзада шамшарын алған атасынын алдына келип, урушка уруксат сурал турганда, Кожо Асат көрө калып бир сөз деди:

"Жаанапларың жандур жанлар таниң болсун,

Ак фазли аниң хефизина парахиң болсун.

Ул каш, көзүң төхфисидиң жаан дудилдин

Ар кайсы берун кылса ишааратиң болсун. (Ыр ушундай мазмунда 342а-бетке чейин уланат). Бул сөздөрдү уккан

Абдырахманбек Кожо Асатка айтты: "Мен бул маңкурттарды бирден жайлайм!" деди да, барып ордуна отурду. Кожо Асат дагы жарагын алып, бул жигиттерге кошулмак болду. (343-бет). Кожо Асат колуна шамшар алып, қылышын кармап, ат ойнотуп майданга кирди да, маңкурттарга карап мындай деди: "Эй маңкурттар чыккыла майданга! Силерге бир өнөр көрсөтөйүн, жүрөгүн барың кел! Карапайым бечералар келип, бөөдө каны төгүлүп калбасын, баатырмын дегениң кел!"-деди. Ошондо Амир и Бухара тараптан бир баатыр чыкты да, "Эй жакшы жигит, өпкөң жарты окшойт, бу сөзүн баатырлардын сөзү эмес го? (343а-бет). Мындай сөздөрдү мендей баатыр айтса жарашат!"-деди да, Кожо Асатти канжар менен урду. Кожо Асат кайтарды. Кезек Кожо Асатка келгенде шамшар урду, ал баатыр да кайтарды. (344, 344а-беттерде ушул беттешүү кайта-кайта кайталанып отурат. Жеңиш айагында Кожо Асаттиki болот). (345-бет). Бухара лашкарлари аламан согушка өтөт. Эки жактын лашкарлари салышып, қызыл-кыргын уланат. Кан суудай агат. Добул урулуп, эки тарап эки жакка ажырайт.

Сайд Мухаммат Шерали ханга Кожо Асаттин эрдиктерин макташат. (345а-бette Кожо Асатка сыйлык жана наам бергени айтылат. Кожо Асат бул сыйлыкка кубанганынан согушка дагы өзү кирет. Добул урулуп, салгылашуу башталат. (346-бет). Кожо Асат: "Баатырың барбы!?" -деп майданда кыйкырып турат. Амири Бухара тараптан бир баатыр чыгат да, "Өзүндөн башка баатыр жоктой кыйкырасың, мендей баатырды жолуктура элек окшойсун!?" -деп, (346а-бет). шамшар сунат. Кожо Асат кайтарат да, кайра ага шамшар салат. Ал да кайтарат. (347-бette ушул беттешүү андан ары уланганы жазылат). (347а-бет). Кожо Асат аны өлтүргөндөн кийин, Амир Бухара тараптан дагы бир баатыр чыгат. Ал узун бойлуу, кара жүздүү, көзү көк, өтө айбаттуу болот. Аны көргөн Кожо Асат Жаратканга жалбарып айтып турган сөзү:

"Кудаа банда карам айла, саңга ман зар йыгларам,

Хаталар болса ауф айла, саңга ман зар айларам.

Биздин мүшкүлнү сан кыл, колум туткыл йолдо калдым

Ки лүтфин дамба-дам айла, саңга ман зар йыгларам..." (348-бette да ыр ушундай мазмунда уланат). (348а-бет). Кожо Мир Асат Жараткандан жардам сурагандан кийин, ал баатырга бет

келип, шамшар урат. Баатыр өлөт. Бухар лашкарлари улуу баатырынын өлгөнүн көрүп, Кожо Мир Асатка ат койушат. Кожо Мир Асаттин аскерлери да келип калат. Маңкурттардын аскерлери кырк миң болгондуктан, көптүк кылып, Шахзада тараптар Падыша Ааламга кабар жиберишет. (349-бет). Падыша Аалам жардамга Кулман баатырды лашкарлари менен, Молло Калбекти лашкарлари менен, Арзымат бийди лашкарлари менен жиберет. (349а-бет). Булар барып, Амири Бухаранын лашкарлари менен салгылашат. (350-бетте кызыл-кыргын кыйаматтан өлүк жерге батпай кеткени айтылат. 350а-бетте добул урулуп, эки жак ажырап, лашкарлар дем алганы айтылат). Бул сөз мында турсун.

Эми бир сөздү Мамашарип аталыктан угуң

Амири Бухара Кокон шаарын курчап алган кезде Мамашарип аталык Ташкендин акими эле, аны Амири Бухара дайындаган. (351-бет). Мамашарип аталык Амири Бухарага кат жазат. Анда: "Падыша Аалам, (Амири Бухараны айтып атат). Эгер мен керек болсом, аскер чогултуп барайын." -деп жазылган эле. Мамашарип аталык жиберген жигит келгенде, Амири Бухара "Сен кимсиң? Кайдан келдин?" -деп сурайт. Ал: "Мен Ташкенден келдим. Мамашарип аталык кат жазып берип жиберди. "Урукст берсөніз, лашкар жыйнап келсем" деген ниетте"-деди. (351а-бет). Жигит катты берди. Амири Бухара окуп көрүп, ага өтө кубанды да, кайра "Мамашарип аталык, лашкар жыйнап келиң!" -деген мазмунда кат жазып берет. Ал чабарман жигит Ташкенге келип, Мамашарип аталыкка тапшырды. (352-бет). Мамашарип аталык окуп чыккандан кийин жер-жерлерге кабар жиберди. Ар тараптан 20 миң баатыр чогулду. (352а-бет). Мамашарип аталык лашкарларин баштап бир топ жол жүрүп отуруп, кокондуктардын үрөйүн учургандай курал-жарак менен Саид Мухаммат Шерали хандын лашкарларин жер менен жексен кылмакка Коконго келди. (353-бет). Мындан кабардар болгон Кокон ханы шаарга көптөгөн кыргыз, кыпчак лашкарларин чогултуп, анын келишин күтүп туршту. Мамашарип аталык 100 миң аскер менен жетип келди.

Бул жерде болуп көрбөгөндөй салгылашуу болду. Кыргыз, кыпчактардын башын сайдын ташындай кылды. Кан суудай акты. (353а-бет). Муну көргөн булардын шаар башчылары: Жолдош бий, Эркебай датка, Эркинбай баатыр, Мадийар датка, Жумабай датка, Каримкул баатыр, Парман даткалар Саид Мухаммат Шерали хан-баатырдын алдына барып болгон ишти айтышты: "Баатырлар лашкарларинан айрылды. Калганы баары коркуп качып Коконго кирди. Бул казакка Алла Таала өзү жаза бербесе, биздин колдон келбейт окшойт." (354-бет). - дегенде, муну уккан Шахзада Абдырахманбек каткыра күлүп, "Эй суу жүрөк намарттар, бул келген баатырларды жеke өзүм жайласам кандай дейсинар?" -дегенде, "Эй Шахзада кызык сөздү сүйлөйсүз, биз да ар бирибиз ошентип ойлогонбуз. Жер жүзүндө биздей баатыр жок, ажыдаардай оп тартабыз деп ойлоп, эч кимди өзүбүзгө теңеген эмес элек. Иш жүзүндө алсыздыгыбыз көрүнүп, качып келип отурабыз. Көбү өлдү, колго түштү. (354а-бет). "Жигиттин уйалганы өлгөнү" дейт, сиздин алдыңызга качып келгенибиз да өлгөнүбүздөй болуп турат". - дешти. Буларды уккан сахиб кыраан Абдырахманбек каары кайнап, "Эй намарттар, мындай сөздү айткандан уйалбай-сыңарбы? Үймө-үй качып жүргөн катындар да мындай дештен уйалат. Менин намысымды келтирдиңер!" -дегенде, (355-бет). качып келген кыргыз, кыпчактар дагы эле казактарды мактай беришти. (355а-бет). Шахзадага айтып турган жери:

"Арзимиз эшитиң, азиз Шахзадам,
Бир неча ажайип казаклар келур.
Курбоның болайин, Сахибырааным,
Бир неча ажайип казаклар келур.
Жүзларидур мисли айык сипатли

Көзларидур ууру мышык сипатлидур... (355а, 356, 356а-беттерде ушул ыр ушундай мазмунда уланып отурат). (357-бет). Бул сөздөрдү уккан соң Абдырахманбек кыргыз, кыпчактардын көңүлдөрүн көтөрүш үчүн сөздөр айтты: "Эй баатырлар, көп кам жебегиле, буйруса келген казактардын катыгын берем. Силер тамаша кылып тургула!" -деди. Ошондо баатырлардан Эшен Накып: "Эй Падышам, кезек бизге келди окшойт, уруксат берсөңиз, алардын катыгын өзүм берсем!" -деди.

Саид Мухаммат Шерали хан уруксат бергенден кийин, Эшen Накып дайарданып майданга чыкты. (357а-бет). Эки баатыр майданда бири биринин жети атасын сүрүштүрүп атканда Эшen Накып: - Эй баатыр жигит, ушунча да мактанасыңбы? Сенин кимдигиң азыр майданда билинет."-деп туруп, найза урду. Ал жигит кайтарды. Баатыр жигит найза урганда Эшen Накып да кайтарды. (358-бет). Кезек Эшen Накыпка келгенде найзасын келишире урду эле, баатыр жигитти тешип өткөн найза дагы бир лашкарди кошо өлтүрдү. Амир Бухаранын аскери аламан согушка өтүштү. (358а-бет). Бул тараптан да лашкарлар майданга ат койушту. Кызыл-кыргын кыйамат башталды. Эшen Накып маңкурттарды ажыдаардай кыра баштады. Маңкурттар соолук сурай башташты. Добул урулду, лашкарлар жай-жайларына кетиши. (359-бет). Бул сөз мында турсун.

Эми бир сөздү Мамашарип аталаыктан эшитмек керек

Мамашарип аталаык алдынан жолуккан лашкарларди кырып, колго түшүрүп олтурду. Мухаммат Назарбек баштаган аскерлер too ичине качып кутулуп кетиши. Мамашарип аталаык Касан шаарын алды. Андан Төрөкоргонго түштү. Башчылардын көбүн өлтүрүп, байлап алды. Анан Наманганга барып туруп калды. (359а-бет). Наманганга караган бардык кыштактар ага карады. Ошерден Амир Бухарага кат жазды. "Бардык шаарларды багынтым. Каршылардын бир канчасын байлап алдым, айрымдары качып кетиши, таптай калдым. Касанды да алдым, сыпайларын карман өлтүрдүм. Төрөкоргонду алып, андагы сыпайларды да өлтүрдүм. (360-бет). Эгер кел десениз, барайын."-деп жазып, Амир Бухарага чабарман жиберди. Чабарман Амир Бухарага жетип келип, "Таксыр, мен Намангандан Мамашарип аталаык жазган катты апкелдим."-деди. (360а-бет). Амир Бухара катты алып мурзага берди, ал окуй баштады. Аны угуп Амир Бухара айабай сүйүнүп, "Мамашарип аталаык, тез келиңиз!"-деп кат жазды. Чабарман катты Мамашарип аталаыкка жеткирди. (361-бет). Катты окуган соң казакийа эли, калла Ташкан лашкари - баары болуп 100 миң лашкар туу, байрак көтөрүп Коконго жол тартышты. Жүрүп отуруп

Бибиубайда деген кыштакка келишти. (361а-бет). Бабадыйкан деген улуу мазарга түшүп дем алышып, андан Кокон шаарына жөнөштү. Лашкарлардин арасынан "Эми кай жерге коnobуз?" - деп сурагандар болду. Мамашарип аталык: "О, надандар, өзүм ээлеп отура турган ордого барып эс алабыз да." -деди. (362-бет). Ошондо лашкарлар: "Эй таксыр, Кокондо коргон болсо, анын он эки дарбазасы болсо, ал дарбазалар бек болсо. Ичинде лашкарлар турса, сизди кантип ордого апкирешибиз?!" -дешти. Ошондо Мамашарип аталык: "Ой ақмактар, силерге тең келүүчү күч бул тегеректе жок го. Болгону Кокон ордосунда эки жүз - үч жүз кыргыз бардыр. Биздин айбатыбызды эшиктенде Саид Мухаммат Шерали хан бардык кыргыздарын ээрчитип качып кеткен чыгар. Ушунча көп лашкарлар менен барсак, бизге тике чыгаар лашкар болбойт." -деп күпүлдөдү. Ушул жүрүшү менен Амир-и Бухараға жетип барышты. Анын аскери булардан да көп экен. Мамашарип аталык Амир-и Бухараға өткөн окуйаларды байан кылып, (363-бет). "Шаарлардын баарын алышп, өз акимдеримди шайлап келдим. Казактан 50 мин аскер жыйып келдим." -деди. Амир-и Бухара Мамашарип аталыкка мындай деди: "Бул жерде сепил пайда болуптур, лашкарлар да пайда болуптур. Баатырлары да бар экен, анын ичинде бир жигит бар экен, сулуулугу Жусуп пайгамбардай, дааналыгы Афлатундай, баатырдыгы сиздей, берешендиги Атамтайдай, (363а-бет). сөөлөтү Искандардай. Көп баатырларымды ушул Сахиб кыраан жок кылды. Ага тең келүүчү баатырларым калбады. Ал кандай баатыр экенин түшүнбөй калдым. Менин угушумча Саид Мухаммат Шерали хандын уулу имиш. Ага тең келчү баатыр жок." -деп мактаганда, Мамашарип аталык айтты: "Эй Падыша Аалам, бүтүн ааламга аты кеткен, кытай элин титиреткен Саид Мухаммат Али хан не болду? (364-бет). Кечээ чыккан бул жаш жигиттин колунан не келет? Таксырым, гам жебей отура берициз, анын катыгын өзүм берем." -деди. Мамашарип аталык Кудай менен иши жок, Шайтандан да аша текеберленди. Лашкарларин баштап, токой ичинен жай алды. Аскерлерине кызыл, сары, көк тууларды карматып, (364а-бет). кудум Көйкаптан келген аламаттай көрүндү. Кокон шаарынын чар тарабын курчап турду.

(365-бет). Ушул жерде Амир Бухарага Мамашарип атальк өзүн мактап айтып турган жери:

"Эй Амирим, бир неча сөз байан этай,
Йыккан мынча лашкаримни айан кылай.

Йүз мин лашкар кийганини нишан берай,
Мында маңға кимлар болар барабари?!"

Эллик миндур казақдын мында келган
Барчалари ұлкан-ұлкан телпак кийган.

Кой теридан калың-калың постек кийган
Энди маңға ким боладур барабари?!"

Бир нечаси колларида найзасы бар,
Йандарида талкан баскан калтасы бар,
Белларида кызыл жұндан фатасы бар

Энди маңға ким боладур барабари?!".. (365а-бетте да бул ыр ушул мааниде уланат). (366-бет). - деп өзүн өлө мактады. Бул сөз мында турсун.

Эми бир дастан сөздү Шахзада Сахибыраандан укмак керек

Ошол мезгилде Кокон шаарынын 12 дарбазасы болгон, ар бир дарбазага наамдуу баатырлардан бир канчасы койулган. Моимубарак дарбазасына Шахзада Сахибыраан, Жусуп мин башы, дагы канча мин лашкар турган. Марглан дарбазасына Кожо Мир Асат нече мин лашкар менен, Наубахар дарбазасына бир нече наамдуу баатырлар менен Эшен Накып турган. (366-бет). Наманган дарбазасында көп туу көтөргөн кыпчактар турду. Ошентип, калган дарбазалардын ар бириnde баатырлар баш болуп, баш-айагы мин адам турган. Баарына Жараткандын өзү күч-куват берип, Сайд Мухаммат Шерали хан, Шахзада Сахибыраан Жараткандын жеңишке жеткирүүсүн жалбарып суралышты. Ошентип Мамашарип атальктын (367-бет). айткан сөзүн Шахзадага бирөө жеткиргенде, анын каары кинап, Сайд Мухаммат Шерали хандын алдына келип, "Бизге жооп бериниз, он эки дарбазадан чыгып бетпактар менен беттешели!?" - деп суранды. (367а-бет). Уруксат болду. Шахзада аскерлерди чогултуп, "Эми иш көрсөтөр учур келди. Бул күн - март ким,

намарт ким экендиgi маалим боло турган күн. (368-бет). Жеңиш алардыкы же биздики болор, баш беребиз же баш алабыз!"-деп Шахзада Сахибыраан айтып турган сөзү:

"Йигитларим, ат койуңлар ар кайсы

бир дарбазадин,

Маңкуртлар көзүн ойуңлар

ар кайсың бир дарбазадин.

Таглар башын алсын туман,

маңкуртларга бармаң аман.

Бул күн кылыш акыр заман

ар кайсың бир дарбазадин

Бул шириң жандан кечинлар, кафан тонларин
кийинлар. (Ушерден бет же беттер жок). (368а-бет).

"... Ат кайсы миңни санчиңлар,

Кириң ар бир дарбазадан.

Кырың-жойун казакларни

Төкүлсүн йерларга каны.

Барчаси тапсын караны

Чыкың ар бир дарбазадан.

Шахзададур шахсувары

Башында макшар базары.

Кокон шахаринин беклари,

Чыкың дарбазадан."- деген сөздөрдү айтты

Шахзада. Баатырлардын баары кутурган төөдөй мас болуп, ооздорунан көбүгү чачылып, атактуу баатырлар баары колдоруна найза кармап, (165-бет). кылыштарын алыш, аттарына минип, башка баатырлар менен бирге болуп, алардын үстүнө дагы атчан куралган баатырлар кошуулуп, дайарданып турушту. (165а-бетте да ушундай маанидеги сөздөр айттылат). (166-бет). Шахзада буйрук кылды: "Эй Кожо Асат, сиз Марглан дарбазасынан чыгың! Эй Эшен Накып, сиз Баар дарбазасына барың!" Анан Жусуп мин башыга айтты: "Эй тага, сиз Катаган дарбазасынан чыгың! Мен өзүм Маймубарак дарбазасынан чыгайын." -деди. Он эки дарбазанын ар кайсысынан 12 сардар, аларга кошо жыйирма төрт мин лашкарлар чыгып, он эки жактан добул урулду. Карнай, сурнай менен лашкарлар дарбазадан топ-топ болуп чыгып, сап-сапка турушту. (166а-бет).

Амири Бухара шашканынан "Кандай алаамат болуп кетти?" - деди. Ошондо таң азан убакты эле. Бир айагына кабишин кийип, бириң кийгенге үлгүрбөй, сыртка чыгып качып кетти. Карапса, Амир Бухара жок. Карапалдордон сураса, "Биз көрбөдүк." - деп айтышты. Саркардалар аскер келгенин билиши. Бир жигиттин аты жоголуп, издең жүрсө, узун бойлуу, (167-бет). башында селдеси, белинде куру жок, бир айагында кавиши (галошу) жок жүгүрүп кетип баратыптыр. Жигит артынан кууду, ал жанынын барынча качты. Жигит бержактагыларга кабардаганда, алар атчан куушту. Жетип карашса, Амир Бухара экен. "Ой Падышам, бул эмне жүрүш? Эмне болду? Кайда бара жатасыз?" - деп кайрылды. Амир Бухара: (167а-бет). - Силер кандай кишилерсинер? - дегенде, алар: - Биз сиздин кызматчыларыңызыз. Ат жоготуп издең жүрүп сизге жолугуп калдык. - дешти. - Сиз ушерде туруп туруң, биз барып курал-жарактарды апкелелик. Падышам, сиз бул жерде эмне кылып жүрөсүз? - дешип кайра сурашты. Анда Падыша: - Бул кандай кыйамат болду!? Исирапил паришта сурнайын тартып баштадыбы деп качып чыктым эле. - деди. - Ээ таксырым, Саид Мухаммат Шерали хандын уулу Шахзада Абдырахманбектин аскерлери. - дешти. (168-бет). Амир Бухара жанжөкөрлөрү менен кенешти... Саркардалари шерменде болбойлу дешип, лашкарларин чогултуп, урушка сап тартып турушту.

Добул урулду. Көптөгөн баатырлар уруштун башталышын күтүп атышты. (168а-бет). Ошондо Кокон лашкарларинан башына полот туулга кийген, кара темирге оролгон соот кийген жигит чыгып, ары-бери бастырып турду.

Кебетеси кудум Үрүстөмдөй, бир колунда шамшар, бир колунда найза, анын артында сексен жигит - он миң жигитке барабар келгендей кебетеси бар. (169-бет). Ошол замат Кожо Мир Асат Шахзаданын мындай шаани-шөкөтүн мактап айтып турган жери... (169а-бет).

Падыша-и Бухара сурады: - Мындай сөөлөттөгү ким деген жигит болду экен? Кызматчылары: - Ээ таксыр, кабардар болун, бул жигит көптөрдү кырган. Бул канкор бул жерге жөндөн-жөн келбесе керек. - дешти. Амири Бухара лашкарларина: - Дайарданғыла! Бул жигит менен кармашып көргүлө! - деди.

Бухара падышасы жактан бир жигит майданга чыкты. (170-бет). Ал устундай найзасын бир асманга ыргытып, бирде колуна кармап ойнотуп келип Шахзадага сайды. Кокон лашкарлари бул абалды көрүп "Шахзада бул наамарттын колунан өлөр бекен!?" -дешип чочуп турушту. Айрымдары болсо "Шахзада буга окшогондордун далайларын көргөн, мунун да катыгын берет!" -деп турушту. Ангыча Шахзада ал баатырдын колундагы найзасын тартып алып, өзүн көтөрүп туруп жерге чапканда, күркүрөп келип жерге түштү. (170а-бет). Шахзада: "Колу, бутун чыңжыр менен байлагыла!" -деди. Жигиттер байлап, алып кетиши. Карап тургандар Шахзадага ыраазы болушту. Шахзада: "Дагы баатырыңар барбы?" -деп чакырык таштады. Амир Бухара тараптан дагы бир баатыр майданга кирди. Колундагы күрсүсүн Шахзадага шилтеди эле, Шахзада тартып алып, белинен кармап тартты. Алы жете бербеди. Көкүрөгүнө муш салды эле, ал баатыр кулап түштү. (171-бет). Канга бойолгон баатыр кача баштаганда, кармап алышты. Муну көрүп турган Бухара падышасы сестене баштады.

Бухар падышасынын бир баатыры ачуулана чыгып: "Бул Шахзаданы өзүм тынчтып, адабин колуна бербесем, бул дүйнөгө жашабай эле койойун!" -деп, колуна алмастан өткүр кылыш алып, Шахзада менен беттешти. Шахзада аны менен чабышканда, кылышы колунан ыргып кетти. Белиндеги камаринан (курунан) кармап туруп кыйкырып тартканда, (171а-бет) жер титиреп, зилзала болгонсуп кетти. Ал баатырды аттан тартып алып, көтөргөн бойдон Кокон шаарынын дарбазасынын алдына алыш барып таштады. Аны да байлап алышты. Шахзада майданда ары-бери бастырып, "Баатырыңар барбы?" -деп кыйкырып турду. Бухар падышасы жигиттерине: "Беттешерин барбы?" -деп кайрылды. Алар "Баарыбыз (172-бет). бирге барбасак болбойт экен" деп, жабыла ат койушту. Алардын баатырлары Шахзадага түз барып күрсү салышты. Аны Шахзада кайтарды. Кезек өзүнө келгенде, беттеше түшкөн баатырдын башына сокту эле, ал жерге жыгылып түштү. Ошентип бул күнү 84 баатырды колго түшүрүштү. (172а-бет). Шахзада Букар тараптагылардын шаштысын кетирди. Кан суудай акты, лашкарлардин баштары сайдын ташындей болуп жатты. Согушту токтотушту да, эки тарап тең өз жайларына кетиши.

Шахзада атасына барып, аны зыйарат кылды. (173-бет). Баары ыраазы болуп ак батасын беришти. Атасы Шахзаданы сыйлап, тамак берип, өткөндөргө курал окутту да, өз кыргыз үйүнө барып дем алды. Таң сүрүлгөндө туруп, даарат алып, эки иракат Шүкүрү узу (даарат үчүн намаз) намаз окуду, андан соң Багымдатты окуп, тамактанып, (173а-бет). токсонго жакын баатырын алып, майданга кирип, ары-бери ат баатырып турду. Бухар падышасынын лашкарларинин сестенгени сезилип атты. Бухар тараптан бир баатыр шамшарын алып, коркконун билдирибей, майданга кирди. Ал "Оой, сен кандай баласың? Өзүң жаш экенсин, мендей баатырга кездеше элексин, (174-бет). келгенимди укканың бардыр."-деп, Шахзадага күрсү урду. Шахзада кайтарды. Кезек Шахзадага келгендө, күрсүсүн көтөрүп туруп, "Ээ баатыр, эми кезек бизге келди"-деп туруп күрсү менен урганда, эки бөлүнүп, аты кошо жыгылды. Оозу, мурдунан кан кетип өлдү. Анын артынан дагы бир баатыр майданга чыгып, шамшар менен урду. (175-175а, 176-176а, 177-177а-беттерде ушул уруш бир түрдүү окшоштукта уланып отуруп, Шахзаданын жениши менен айактайт). (178-бет).

Бир дастан сөздү Мусулманкулдан эшитмек керек

Мухаммат Алихандын заманында бир Мусулманкул деген кыпчак бар эле, акылы даана Афлатундай, баатырлыгы Исфандийардай. Ал кыпчак Саид Мухаммат Али хандын уулу Мухаммат Аминбектин баатыр башчысы эле. Мухаммат Али хан Амири Бухара менен согушканда, көптөгөн айкаштарга катышкан. Бухар амири женишке жеткен соң, Мусулманкулдун баатырлыгын баалап, ордого кызматка алды. (178а-бет). Аны сый-урмат менен өз кишилеринин катарына кошту. Мусулманкул Шах-и Бухаранын кызматында жүрүп, баары менен тил табышып, Бухар амирине сөз айта турган болуп алды. Бир убакта Мусулманкул Бухар амиринин алдына кирип, кол куушуруп туруп мындай деди: "Эгер кабыл алсаңыз, бир сөзүм бар,"-дегендө, Амири Бухара: "Канча сөзүң болсо да айта бер, угамын."-деди. (179-бет). Ошондо Мусулманкул: "Падышам, эгер шаарга элчи жиберсеңиз, мени кошуп

жиберицىз да анан мага көп алтын берин, себеби бул хандын кол алдындагылардын баары менин уругум, Мүмкүн болушунча аларга жардамдашып, анан козголоң баштасам, алар өзүнөн өзү колдоп чыгышат."-деп турду. Бул сөз Амир Бухарага жакты. Мусулманкулга сарпай кийгизип, кырк мин тилла берди. Андан соң бир канча эшендер менген Коконго элчи кылып жиберди. (179а-бет). Элчилерге берилген каттын мазмуну мындай: "Кокон шахы, эгер кабыл болсо, сизге баарыбыз ага-ини бололу, бири-бирибиз менен жарашип андан кийин өз жай-жайыбызга барсак! Себеби биздин да өз шаарыбызды Алла Таала өзүбүзгө буйрусун."-деп жазылган. Көп эшендерге Мусулманкулду кошуп, Коконго киргизди. Ал күнү Сайд Мухаммат Шерали хан Баатыр менен Шахзада бирге отурган эле. Бир канча эшендер менен Мусулманкул Кокон лашкарларинин арасына кирди. Элчилер лашкарлардин көптүгүнө таң калышып: "Булар периштереби же Көйкаптан келген дөөлөрбү? Кокондо мынчалык эл болбош керек эле?!" (180-бет). Элчилер бул жигиттерди көрүп эстери ооп "Эгер он жыл согушса да буларды жөнип болбойт!"-деп отурушту. Ошол замат Мусулманкул кырк мин тиллани Сайд Мухаммат Шерали хандын алдына койду да: "Ээ таксыр, Падышам, мен өзүңүздүн кадырдан кулдарыңыздан элем, мени Бухара падышасы алып кетип калды. Бул алтындар Мухаммат Али хан амакициздан калган байлык, айла-амалдар менен апкелдим сизге. Мен кол алдыңызда кызмат кылсам деген ниеттемин."-деп турду. (180а-бет). падыша Авлийа хан сүйүнүп, сарпай кийгизип, Шахзадага баатыр башчы кылып берди. Мусулманкул бул сый-урматка ыраазы болуп чыкты. Ушул жердеги кыргыз, кыпчактын баары кучактап, максат-мураттарына жеткендей болду. Элчилер таң калышты, "Падыша-и Бухаранын алдына баралы."-деп орундарынан турушту. Ошондо Шахзада алмас кылыш берди, Мусулманкул аны жанына байланып алды.

Бул күн кеч кирип, (181-бет). жайларына жатып, таң да атты. Элчилер кайтууга жол сурашты, Шералы хан маакулдук берди. Бирок, Шахзадага жакпады, элчилерге: "Эй эшен, кожолор, кандай согуш болсо да биз жообун беребиз!"-деди. Бул сөздү уккан элчилер экианжы болуп чыгып кетишити.

Элчилер Бухар падышасына барышты, Амир Бухара ал элчилерден: "Мусулманкул кана?" - деп сурады. (181а-бет). Элчилер болгонун болгондой қылып байандап беришти. Падышанын каары келип, чачтары тик туруп, аталькка қыйкырды: "Түр! Шахзада менен салғылаш, мен бир сынап көрөйүн!" - деди. Эки жактан тең добул урулду, лашкарлар бетме-бет болду. Шахзада дагы майданга чыкты. Ошондо Мусулманкул айтты: "Ээ Шахзадам, сиз баатырлыкты жакшы эле көрсөттүнүз, өмүрүнүздөн барака табың! Эми бул кармашты мага тапшырыңыз!" - дегенде, Шахзада маакул болду. (182-бет). Лашкарлар катарга турду, Мусулманкул соотун кийип, шамшарын кармап, күлгүнө минип майданга чыкты да: "Ээ Амири Бухара лашкарлари, сиздер бир тарапта турунуздар. Мени менен беттешкени Мамашарип атальктын лашкарлари менен казактар - баары келсин! Алар менен бир-бирден кармашып, көнүл ачайын." - деди. (182а-бет). Ошондо Мамашарип атальк күлүп, "Эй чолок-мулак, сен кимсиң өзү, мынчалык чоң сүйлөгөндөй, бул лашкарларга беттешкендей?" - деди да, дагы каткырып күлдү. Казактардын ичинен бир баатыры соотун кийип, куралын кармап, атына минип майданга чыкты. Ал баатыр Мусулманкулга беттешип: "Ээ чолок-мулак, беттешке чыктың, кана, келчи! Менден канча жаның болсо да кутула албайсың." - деген катуу сөз айтып, (183-бет). найза сайды. Мусулманкул казактын найзасын тартып алып, өзүн аттан ыргытып, найзалап таштады. Өлгөн баатырдын ордуна колуна күрсү кармаган дагы бир казак чыкты. Айхайлап келип Мусулманкулга найза сайганда, Мусулманкул ал баатырды өзүнүн найзасы менен өзүн өлтүрдү. (183а-бет). Казак лашкарлари жалпы кептады. Кокон лашкарлари да жабыла киришти. Кызыл-kyргын, қыйаматтай болду.

Эшен Накып лашкарлари менен, Кожо Асат лашкарлари менен, замбирек жасоочу акыл эстүү Кабыл деген баатыр (184-бет). отуз замбирегин дайардап, дарбазанын алдына алып чыгып турду. Ошол салғылашууда Каусбек зор эрдиктерди көрсөттү. Казактардын башын тыттай төктү. Баштары сайдын таштадындей болуп жатып калды. Казактар, "Мамашарип уурудан качкыла!" - деп, қыйкырып кача баштاشты. (184а-бет). Ал күнү уруш катуу болду, казактар тымтыракай түшүп жок болушту.

Шахзада, Кожо Мир Асат, Эшен Накып, Жусуп миң башы ж.б. атактуу баатырлар чогулуп аларды маскара кылышты. Азимбай күшбеги баштаган бир канча улуулар Коконго качып келишисти. (185-бет). Түз эле Саид Мухаммат Авлийа хандын алдына барышты. "Падышам, сизге кызмат кылалы деп келдик, башыбыз алдыңызда, каныбыз айак астыңызда болсун!"-деп турушту. Падыша кабыл алып, аларга кайрымдуулук кылды. Колдоруна курал-жарак бердиртти. Келгендер баары ыраазы болушуп, бир сөз дешти: (185а-бет).

"Арзимни эшитиң, азиз падышам,
Келгенине айран болду казактар.
Бул сөзлөрнү йана билиң, азизим,
Келгенине айран калды казактар.
Барчалари айрылдылар атыдан
Мусаапырлар болуп келип журтудан
Баш жарылып, кандар акты жүзүдөн.
Келгенине өкүнүштү казактар.
Өлүктөрү бийабанга толуптур,
Сарық сакал кызыл канга бойолуптур,
Көк көздөрү буйан ойноп чыгыптыр
Келгенине бушайман болду казактар. (Ың 186-
бетте ушундай мазмунда уланат). (186а-бет). Бул сөз мында турсун.

Бир сөздү Шах Бухара бир түндө качып кеткенинен угуң

Шахзада, Кожо Мир Асат, Эшен Накып, Жусуп миң башы, Мухаммат Назарбек - атактуулар биригип ат салышканда, казактар чыдабай, алды-артына качканда Амир Бухара сарсан болуп: "Бир түн аракет кылгыла, болбосо кетебиз." -деди. (187-бет). Бухара лашкари баары аттанып, Кокон лашкарлари уктап жатканда, Амир Бухара лашкарларина "Дайардангыла!" -деп буйрук берди. Алар Коконго карап жол алышты. Кокондун айланасы шалы пайа эле, ага тыгылып, бирин бири басып көбү өлдү. Амир Бухараны тилдей баштاشты: "Бизди өлтүрүш үчүн ушул жакка айдаптыр. Түнүндө ылайга тыгылып өлсүн дептир да, күндүзү майданда өлгөнүбүз аз келгенисип, эми ылайга батып өлөбүзбү?" -деп чыр чыгарышты. Амир бухара: "Бул жерде турбай

кеткенибиз оң. Анткени Шахзада билсе, артыбыздан күп шермендебизди чыгарат."-деп, (188-бет). лашкарларина жооп берди. Баары чар тарапка тарап кетиши. Кутулганына кудайы бергендери да болду. Бул сөз мында турсун.

Эми Кокон лашкаринан сөз эшитмек керек

Кокон лашкарлари эрте менен туруп карашса, шалыпайада тыгылып өлүп жаткан аттарды жана баатырлардын чукурларга тыгылып өлүп жаткандарын көрүштү. Дарбазадан чыгып таң калып карап турушту. (188а-бет). Аナン барып кыштактарды карашса, үйлөрдү, мечиттерди өрттөп кетишиптири. Соо калган үйлөрдү ачышса, ичи толо өлүктөр жатат. Чар тарапка ат чаптырса, көчө-көчөдө Бухара лашкарларинин өлүктөрү жатат. Бул көрүнүштү лашкарлар Сайд Мухаммат Авлийа ханга бир-бир байан кылышты. (189-бет). Шах-и Бухара эртеси Кожонтшаарына барды, аны уулу Кудайарбекке берип, Ташкент шаарына Мамашарип атальыкты аким кылды да, өзү Бухарага кетти. Калган казак лашкарлари, Ташкент лашкерлери Мамашарип атальык менен Ташкенге кетиши. (189а-бет). Бул сөз мында турсун.

Бир дастанды Авлийа Баатыр хандан эшитмек керек

Ошентип, буларды чоң балаадан Кудай өзү куткарды. Башчылар баары, Шахзада баш болуп, өткөн, болгон окуйаларды Авлийа ханга бир-бир байан кылышты. Өздөрүнчө сүйүнүп турган учурда Кожо Мир Асат ханга карап бир сөз деди: (190-бет).

"Азизим, давлати-каим хамиша баркаар болсун.

Ливаи ройинц маккам турур-ки истивар болсун.

Сөзүңгиз халк ичинде этаар болсун.

Илахи сизга дөөлат, бизга кызмат болсун. (Ыр 190а-бетте да уланат). Бул сөздөрдөн соң бата тартышып, өз орундарына тарап кетиши. Эс алыш, эрте менен турган соң, жыйын өткөрүштү. Ошол жыйында жер-жерлерге башчыларды шайлашты. (191-бет).

Жусуп миң башы миң башылыкка дайындалды. Каримкулду аким кылды. Мусулманкулду баатыр башы кылып, Андижан шаарына аким кылды. Мухаммат Назарбекке Төрөкоргонду берип. Аким кылды. Сайд Алибекти дасторкончу кылды. Нурбай кеклени кыштактарга ынак кылды. Азизди казыначы кылды. Каусбекти каллатопчуларга топ башы кылды. Ушул жерде тургандардын баарына бирден амал (кызмат) берди. Баары сүйүнүч менен кетишип, (191а-бет). калгандары ордонун кызматында калышты. Дос сүйүнүп, душман күйүндү. Бул сез мында турсун.

Эми сөздү Сайд Мухаммат Шерали хандан угалы

Кокон шаарында отурган хандын баласы бар эле, анын аты Бекуулубек болчу. Ошол убакта Кудайарбектин кызын алышп.,, Бек уулубек бул дүйнөдөн кеткен. (192-бет) Андан эки уул калган - анын бири Касымбек, экинчиси Садықбек болчу. Булардын энеси эки бекбачага - Бектин эки баласына кызмат кылып журдү.

Ошол падышанын Саидиниса айым деген бир тууган эжеси болгон, андан Искандарбек деген бир уул бар эле. Бул үч уулду Авлия Баатыр ханым (Шерали хан, О.С.) өзүнө алышп, тарбиялаган эле. Касымбектердин энесин Авлия Баатыр хан өзүнө нике кыйдырган. Алар менен бирге сифару (кеңешчи) өкүмдар болду. (192а-бет). Бир күнү Авлия Баатыр хан "Өх!" деди. Айалы падышадан сурады: - Башыңыздан бир нерсе өткөн окшойт, бозгундукта да көп жүрүп калдыңыз?.. Эми мында чоң шаарга падыша болдуңуз?.. Ошондо Падыша Аалам айтты: - Эз Айым, бул айткан сөзүңүз мага жаклады. Анткени, мен мында падыша болсом да, өмүрүмдүн көпчүлүгү Таласта өткөн. Таласта ар бири бир мамлекетке төң перзенттерим бар. Ар бир уул, кызымды бир шаардын падышасындай сезет элем. Бул сиз көрүп таңдаңыз дегенде, (193-бет). айалынын деми ичине түшүп, айтар сөзүн таптай калды. Тура калып эшикке чыгып, Али Риза төрө менен Али Кожо деген адамдарга айтты: "Эй баатырлар, унаа, жарагыңарды дайардагыла! Силер Талас журтуна - Малика-и Шахубандын кызматына барасыңар." -деди.

Шахзадаларга жаңы кийимдер, ат жабдыктар жана бутунда тилла жүзүгү бар 9 ат жиберди. Ал жерде (Таласта) Авлийа хандын 4 уулу болгон. (193а-бет). Экөө жаш эле, бири 12 жашта, экинчиси 11 жашта болчу. Биринин аты Малабек, экинчисиники Кудайаркан болгон. Малахандын дайыма кабагы салыңы жүрчү. Жакшы адам да, жаман адам да анын жүзүнө карап даай албайт эле. Ал эч кимге көрүнчү эмес, артынан ээрчигендерди жадатчу. Анын бир үкаси бар, (194-бет). Ал Сайд Кудайаркан эле. Анын маңдайы жарық, киши көрсө көөнү толгудай, Азирети Жусупка окшош болчу. Сабырдуулукта Азирети Айыпка окшош, дааналыкта Афлатунга окшош, адилдикте Азирети Оморго окшош, Саакылыкта Садыбакаска окшош, берешендүүлүктө Атамтайга окшош, кыскасы, сөзү ширин, он бирде жашы бар эле. (194а-бет). Малабек Шералынын улуу айалынан, Кудайаркан кичүү айалынан.

Кичүү айалы өтө сулуу, акыл-эстүү, таалим-тарбиялуу болгондуктан, анын перзенти да өзүнө окшош болду. Кудайарканын энеси Шерали хандын кызматчысынын кызы болчу. (195-бет). Али Риза төрө, Али Кожо эшен ж.б. баш болуп, Малика-и Шахубан менен Шахзадалардын алдына тартуулар, белектер менен барышты. Булардын келгенин көрүп, Шахзадалар күтүп алышты. Аларды көргөндө "Кичиги Сахибыраан болгудай, Чонунан Кудай сактасын!"-дешти. (195а-бет). Келген кишилерди Малика-и Шахубан "Күш келипсиздер!" деп, үйгө киргизди. Шахзадаларга атлас берип, кийимдерди кийгизишти. Экөөнү эки атка мингизип койду. Ошондо Кудайаркан Малабектин көзүнө Күндөй болуп көрүндү. (196-бет). Малабек аттан түшүп, кийимдерин чечип ошерге таштап, көзгө көрүнбөй качып кетти. Аны таба албай, көпкө издешти. Көрсө бир жерде жыланач болуп отурган экен. "Жүр, кеттик!"-десе да көнбей, "Атам үкама жакшы ат, жакшы кийим жиберип, мага жаманын бериптир."-деп отуруп алды. Боло бербеген сон, Малика-и Шахубан өзү барып алдап апкелди. (196а-бет). Малабек жакшы кийимдерин кийип, мурдагыдай атына минди. Энеси эки уулуна кырктан сексен чоро кошуп берди. Чоролордун баарына жакшы кийимдерди кийгизип, сый-урмат көргөздү. Малабек жакшылыкты биле бербеген, башкаларды көрө албай, ичи тардык кылган бала эле. (197-бет). Келген адамдар Маликани да алып кетебиз деп күтүп отурушту.

Ошондо Малика-и Шахубан айтты: "Ээтөрөлөр, бизди эмне себептен алып барасыздар? Кудайга шүгүр, Алла Тааланын берген дөөлөтүн ушул жерде деле көрүп жашап атабыз, Шах-и Ааламдын тагы бактылуу болгонуна биз да сүйүнүп, "Кудаага шүгүр!" дейбиз"-дегенде, келген төрөлөр Малика-и Шахубандын эркине койбой, шаани-шөкөт менен жолго алып чыгышты. Балдардын атасынын берген тапшырмалары да ушундай получу. (197а-бет).

Малика-и Шахубан балдарын алып, келген төрөлөр менен жол жүрүп отуруп, Афлатунга келиши. Ушул жерде "Токтонаазар датканы Талас жеринен Шадманбек келип кармап кетти."-деген кабарды угушту. Малика айабай кайгырды.

Мамашарип аталаык Шадманбекти Авлийя атага (Олуя ата. Азыркы Чимкент) аким кылып дайындаған эле. "Сайд Мухаммат Шерали хан Кокон шаарын алыштыр."-деп, Шадманбек ага душмандык кылып, Малика-и Шахубандын атасынан өч алмай болуп, (198-бет), канча кишилер менен Токтонаазар датканы алдап байлап алды. Бул сөз мында турсун.

Эмки сөз Малика-и Шахубандын Коңон шаарына барышынан болсун

Малика-и Шахубандын дагы эки уулу бар эле, улуусунун аты Сопубек, кичүүсү Султанмуратбек. Дагы беш кызы болгон, баарын шаани-шөкөт менен, ызат-урмат менен (198а-бет). алып, жолго чыгышып, көпкө жүрүп отуруп Афлатунга түшүшкөн. Ал жерде бир жай бар эле, аны бейиш десе да аша чапкандык болбойт: абасы таза, суулары шаркыраган, гүлдөрү жайнаган, булактары шылдырап ар тараптан аккан сонун жер болуучу. Ошол жерге төрөлөр Шахзадаларды, айымдарды апкелип, кыргыз үй тикирип, астына кымбат баалуу паластарды салдырып, (199-бет). ошерге жайгаштырды. Шахзадалар ар тарапка ат чаап ойноп жүрүштү. Аларга түрлүү-түмөн даамдарды беришип, тилла идиштерге кымыз сундуруду. Шахзадалар ал даамдарды сыйып, ойноп-кулуп жүрүштү.

Ошол учурда Коңон шаарынан Маазийа бай менен Сарымсакжан деген кадырдандар бир топ покчо (бокчо) сарпайларды (199а-бет). алып келиши. Шахзадаларды чакырып,

Малика-и Шахубандын алдына киргизиши. Мухамматзийа (Маазийа) буларды Афлатунга койуп, өзү Таласка кетти. Андан кийин аркасынан киши барып, "Шах-и Бухара Кокон шаарын камап алды," деген ушак жеткирди. Ошондуктан ушул жерде туруп калышты. Бул шылтоо, ушак сөздөрдүн башталышы эле.

Ошондо Махаммат Назарбек ордо менен араздашып, Тактакүй деген тоого барып, элет ичинде турат эле. Бул кабарды Малика-и Шахубан эшитип, тоонун башына чыкса, алыстан көп киши көрүндү. Малика-и Шахубан "Булар кимдер?" деп сурады. (200-бет). Бирөө: "Бул турғандар Кожомурат бий жана анын адамдары"-деди. Малика-и Шахубан Кожомурат бийге адам жиберип айттырды: "Эй Кожомурат бий, Саид Мухаммат Шерали хан Баатыр мамлекет башчы болуп, силер анын кызматчылары болсоңор, бул салкын жайларда сайалап ойноп жүрсөңөр, бул кылганыңар кандай? Лашкар чогултуп, Тактакүй тоосунан Махаммат Назарбекти апкелгиле! Антпесенер мен өзүм лашкар чогултуп, Коконго барам!"-деп ачууланды. Шахубандын бул сөздөрүн эшиктенде Кожомурат бий таң калды. (200а-бет). Мүмкүн Малика-и Шахубан айткан сөздөр туурадыр деп, ошол жерде жашаган карауул, тубай деп аталган өтө көп элет эли бар эле, ушул кырк уул тубай уругун чогултуп, лашкар кылып турду. Аңыча Махаммат Назарбек бир канча кошун жыйнап жетип келди. Эки лашкар бирикти. Малика-и Шахубан келгендерге миң кой, эки жұз жылқы, дагы канча алтындар берди. Лашкарларга керектүүлөрдүн баарын таап, камсыз кылды. Махаммат Назарбек менен Кожомурат бий лашкарларин алып жөнөштү. Түз эле барып Наманган шаарын ээлеп алышты. Ошол кезде Наманганда Канкелди деген Мамашарип аталақтын уулу аким болуп турган эле. (201-бет).

Мукаммат Назарбек Төрөкоргонду курчап алып, Канкожо мырзаны камап, бир канча күн салгылашты. Ошондо Малика-и Шахубан Шахзадаларды алып, Кожайар бийдин коргонуна келип турду. Коркунуч катуу болгондуктан түндөсү Кожайар бийдин коргонунда, күндүзү тоодо бекинип жүрүштү. Бир күнү таң калаарлык сөз угушту. Эки Шахзаданы алдап, "Эй Шахзадалар, палан жерде той болуп атат, силер ошерге барсаңар, ойнойсуңар."-деп алып барып, бул эки Шахзаданы (201а-бет). Жумабай

баатырдын агасы "Ханды баатырга тапшыргыла!"-деди. Бул шахзадаларды бир канча адамдар ала качып, белгиленген жайга жетип барышты. Атасына сүйүнчүлөп келгенге сарпай берди. Дагы канча киши келсе, аларга да сарпай берип, мейман кылды. Бул мынча адамдын келиши мындаи эле.

Кокондон манкурттар качып кетишти. Дос сүйүнүп, душман күйүндү. Кожумурат бий лашкарлари менен барып Төрөкоргон менен Наманганди ээлеп, Канкелдини байлап алып, (202-бет). жүрүп отуруп Коконго келишти. Буларды Авлия Баатыр хандын алдына алып келишти. Бул сөз мында турсун.

Эми сөздү шаани-шөкөт менен келе жаткан Малика-и Шахубан жана Шахзадалардан угуң

Али Риза төрө, Али кожно, Мукамматзийа бай Малика-и Шахубан менен Шахзадаларды алып келе жатып, Сафитбулан азиздарин зыйарат кылыш үчүн түшүштү. Анда сойуш сойдуруп, кудайы (тулөө) кылышты. Бул жерде түрлүү-түмөн даамдарды дайардап, Шахзадаларды сыйлашты. (202а-бет). Сафитбуландан чыгып, жол жүрүп отуруп, Марглан шаарына алып келишти. Малика-и Шахубан жана Шахзадаларды шаани-шөкөт менен тоскондор ордого чейин пайандаз (байандоз) салып, ордого түшүрүштү. Шаардагы саркардалардин баарынын айалдары Малика-и Шахубанды күтүп, кызмат кылышты. Саркардалар, молдолор, аалымдар - баары келишип, шаани-шөкөт менен Марглан шаарына орноштурушту да, баштарына алтын тиллалар чачышты. (203-бет). Чоң кызматтагылар, аалымдар, кожолор, жүрт аксакалдары "Маарак болсун!" деп куттукташты. Малика-и Шахубан менен Шахзадалардын Марглан шаарына келгенин Кокондогу Азирети Шер-Мухаммат Али ханга (Шерали ханга) кабарлашты. Шерали хан сүйүнгөнүнөн достору аркылуу Малика-и Шахубан парзанттари: Сайд Мухаммат Кудайаркан, Султанмуратбек; кыздары: Маклар айым, Айжан айымдарга сагыныч кат жолдоду. (203а-бет). Кыскасы, бала-чакасына кат жазып, бир сөз деди:

"Кудайдын кудуретин кылгын тамаша
Кедейге назар салса болот Шах.
Ошол күнү Кудайдын амири менен,
Азиз пайгамбарлар өкүмү менен
Башараптар таап көп авлийадан

Белин байлап жүрдүк санаадан..." (Ыр 204, 204-
беттерде уланат. Шерали хан Төрөкоргондон Туска, андан
Коконго киргенин байандап, "Коконго тез келгиле!" деп чакырганы
айтылат). Ал катты Маргландағы Малика-и Шахубанга жиберет.
Кат ташыгыч Малика-и Шахубанга тапшырат. Малика катты
колуна алып, көзүнө сұртүп, Шахзада Кудайаркандын алдында
окуду. Шахзада Кудайаркан апасына: "Атам сизди келсин дептири
го, кандай дейсиз?" - деп кайрылат. Ошондо Малика-и Шахубан
айтты: "Ээ Шахзада, ээ кагылайын орун басарым, көзүмдүн нуру,
(205-бет). бозгунда жүрүп сиздей уул, канча кыздарды таптым,
ысық-суук, жакшы-жаманды көрдүм. Атаңдын үстүнө айал
албайм деген убадасы бар болучу, эми билсек, айал алыптыр.
Жакшысы - бизге жооп берсе, өз жагыбызга кетсем." - деп кат
жазып, жообун күтөөрүн билдириди. Анан бир сөз деди:

"Ээ барак айгил ул падышахымдан араз,
Убада айлап, убададан кайткан нигаримдан араз.
Неча йыл мусаапырлық шаарында кылдым кызматты
Кызматымды билбеген султан жанымдан араз...
...Ол Кокон шаарында таплыштар ажайып жарды

Мунча пеш туткан ошол Шахы заманыдан араз." - деп,
ушундай сөздөрдү жазды да, Шах Авлийа ханга жиберди.

Бул сөздү эшиткен Шах Авлийа хан саркардаларин,
айалдарын чогултуп, аларга тартуулар берип, Маргланга
жиберди. Алар муну Малика-и Шахубанга жеткирип, бирден
өткөрүп бериши. (206-бет). Анан кийим-кечек, кант, тамак-аш
берип лашкарлар кызмат кылыш турушту. Малика-и Шахубан
булардын жүзүнөн өтө албай, маакулдуғун берди. Канчалаган
шаани-шөкөт менен жолго чыгышты. Жол бойунда топ-топ эл
күтүп, күттүк айтып атышты. (206а-бет). Жүрүп отуруп Коконго
келиши. Шах Ааламга барып адамдар сүйүнчүлөштү. Анан
Авлийа ханга: "Малика-и Шахубанды, Шахзадаларды утурлап
ташкарыга (сыртка) чыксаңыз!?" - деп суранышты. Кызматта-

гыларды алдыга чыгарды. (207-бет). Шахзадаларды шаанишөкөт менен Шахтын алдына апкирип, такка отургузушту. Айланадагы улуулардын ичинде Эшен Ажы төре, Валихан төре, Мырза Айып китабдар, Мухаммат Назарбек, атактуулардан, молдолопр, кожолор, эшндер болуп оң жагында он миң адам турду. Бир нече чоңдор, акылмандар, баатырлар, Аскар мырза, Мавланкул датка, Кенже аталаык, Асыранкул бек, Абылгазы бек, Азиз парманачы, дагы менмин дегендер лашкарлар арасында турушту. Адамдар эсепсиз көп болду. (Ушул жерден "Бул адам" деп баштала турган бет жок) (207а-бет).

...Кыскасы ушул сөздөр менен Шахзада Кудайарканды алып жөнөштү. Шаанишөкөт менен Коконго апкелмек болушту. Малика-и Шахубанды бир мафага (Кажава. Төөнүн комунун үстүнө айалдар отуруш үчүн кымбат баалуу жибектен жасалган сайабан-чатырча. Көбүнчө жол жүргөн учурда ак сөөк айалдар отурган) отургузушту. Катта айымды (Байбичени б.а. Соноайымды) башка мафага отургузушту. Алтапайым менен Макларайымды дагы бир мафага отургузушту. Нарсулуу айым менен Саадаткан айымды дагы бир мафага отургузушту. Андан кийин Айжан айымды эки кызы менен бир мафага отургузушту. Андан кийин Шахзада Кудайаркан эки жагында кырктан жигит ж.б. жигиттери менен келди. (208-бет). Жолдо бир топ адамдар Кудайарканга куттук айтышты жана анын атына бата берип, мартабалуу болушун Кудайдан тилешти. Андан кийин Малика-и Шахубандын мафасына келип салам айтышты. Андан кийин катта айым менен Малабекке салам беришти. Шахзада Малабек атын буруп, аркасына карабай кетти. Анын артынан барышып, "Эй, Шахзада, эмне болду? Биз сиздин кызматыңызга келгенбиз."-дешти. (208а-бет). Шахзада Малабек айтты: "Эй лашкар башчылар, мен улуусу, үкам кичүүсү болсо, эмне үчүн ага биринчи салам бересиңер? Үкамдин энесин атам жакшы көрөт да, ошон үчүн ага биринчи салам бересиңер!"-деп, ыйлап отуруп алды. Малика-и Шахубан өзү барып, Шахзада Малабекти алдап апкелип атына мингизди. Баары таң калышып, "Мындай Шахзададан Кудай өзүң сакта!"-дешти. Шахзада Кудайарканга ак батасын беришти. (209-бет). Ушул жүрүшүндө жолдон көп

кишилер Кудайарканды күттүкташты. Ошентип отуруп Кокон шаарына кирип барышты.

(209а-бетте мурда айтылган тактын тегерегиндеги окуйалар байандалат. 210-бетте: "Бул күнкү салтанаттын алдында мурда айтылып келген Абырахманбектин салтанаттары эч нерсеге арзыбай калды." -деп жазылат. 210а-бетте Кудайаркан андан ары макталат. 211-беттен баштап Шерали хандын айалына: "Кош, сүйгөн жарым, кутту болсун орун сизге!" -деген ыргак, мазмундагы ыры айтылып, 212, 212а-беттерде андан ары уланат. 213-бетте Малика-и Шахубандын жасанганы айтылат. Ал 213а-бетте да уланат). (214-бет). Бул сөз мында турсун.

Эмки сөздү Шахзададан угуң

Беккулу-бектин жесиринен эки уул бар эле, алар Касымбек менен Садықбек. Авлия Баатыр ханга бул жесир көнешчилик кызмат өтөп калды. Ал жесир Малика-и Шахубандын эки кызынын сулуулугуна күшүп, Падыша Ааламга арза кылды: "Эки бекбача ақаңыздан калды. Маакул десеңиз, буларды күйөө бала кылып алсаныз!?-деди. Анын айтканын маакул көрүп, Падыша Аалам алардын үйлөнүү тойун баштап жиберди.

(214а, 215-беттерде той салтанаттары айтылат. 215а-бетте ошол жесирдин Айжанширин айым деген кызы бар эле, ошол кызды Абырахманбекке алып берген той-тамаша айтылат. Ушул беттин акырында Ханширин айымды Касымбекке, Айжан айымды Садықбекке нике кыйганы жазылат. 216, 216а-беттерде ушул үйлөнгөн жаштар бир бирине мунасип экени айтылат. 217-бетте аталган жесирдин:

"Бу дүнүйөдөн көрүптүр ким вафаны,

Нелер кылды ошондой Мустафаны." -дегендей ыргак-мазмундагы ыры уланат. 217а-бетте Жесирдин арманы жазылат. (218-бет).

Эмки сөздү Шахзада Малабек, Шахзада Сайд Кудайаркандан эшитин

Ошол мезгилде Мамашарип атالык Ташкент шаарына аким эле. Кожонт шаарын Амир Бухара Кудайарбекке берип кеткен эле. Бул сөз мында турсун.

Эмки сөздү Падыша Ааламдан эшитмек керек

Авлия Баатыр хан бийликтин даамын татып отурган мезгилде уулу Абдырахманбек (218а-бет). атасына: "Мынтип озурда отура бергенибиз жакшылыктар апкеле бербесе керек." - деп кайрылганда, атасы перзенттерине ыраазы болуп, "Кайратыңарга балли!" -деди. Бул сөз мында турсун.

Бир дастан сөз Абдырахманбек Ташкентти, Шахзада Кудайаркан Кожонтту жеңип алышы жөнүндө

Абдырахманбек лашкарларин жыйнап алып кенеш кылды. (219-бет). Кенеште Малабекти аскердин сардари, лашкар башчысы деп айтылганы Авлия Баатыр ханга айбай жакты. Анын он жагына Махаммат Назарбекти, сол жагына Жусуп мин башыны шерик кылып, он мин қыпчак баатырларына он минден лашкар берип, Малабекти Ташкент шаарына жөнөтүштү. Андан кийин Шахзада Кудайаркандын бир жагына Кою Мир Асатти, экинчи жагына Эшен Накыпты кошуп, ар бирине эки минден ёткүр жигиттер берип, он минден жигиттери менен мин баатырды кошуп, Шахзада Кудайарканды Кожонт шаарына жөнөттү. (219а-бет).

Эмки сөздү Ташкенттеги салгылаштардан угун

Шахи Аалам эки Шахзаданы жөнөтүп атканда айткан сөздөрү: (220-бет).

Ааламды жараткан, Кадыр Кудайым,
Эки Шахзаданы сага тапшырдым.
Йарлака Йазылжалалым,
Эки Шахзаданы сага тапшырдым.

Шахзадалар, барың, силар, бусахат

Ак Таала сизга кылгай инайат...

...Андан жуда кылба, Парвардигарим,

Эки Шахзаданы саңга тапшырдым!"-деген сөздөрдү айтып, эки Шахзаданын бирин Ташкентке, экинчисин Кожонтко жиберди. (220а-бет). Алардын караанын карап туруп, буларды айтты:

"Кудааванда, саңга айттай, буларга кыл инайат!

Йана бир-бир байан айлай, аларга кыл карамат!

Ошол Адам ата акы буларга бер сахадат,

Вали нуху наби акы буларга бер назокат!?

Өзүндүн миң бир ысмың урматы, бергин шарапат!?" деген тилектерди айтып, карап кала берди. (221, 221а-беттерде эки Шахзаданы мактаганы жазылат. 222, 222а, 223-беттерде дагдава менен жол жүрүп отуруп, Бешарық деген жерге барып түшкөнү, баары сары, кызыл хаймаларды (kyргыз үйлөрдү) тигишип, ошол жерде аттарын дем алдырышып, өздөрү тамактанышып, эс алгандары айтылат). (223а-бетте ал жерден туруп, дагдава менен жөнөшкөнү жазылат. 224, 224а, 225, 225а, 226-беттерде 40 миң кошун менен Кожонт шаарына кирип, дарыйанын бойуна жайланышканы, шаани-шөкөт менен түшкөнү айтылат. Ошол жерде Кожо Мир Асат Шахзада Кудайарканга карап айтып турғаны:

"Таалаи насазваримдин гиризиман бүкүн

Бахти наймун ила андашажанман бүкүн..." дегендей ықмада Кудайарканга болгон нааразылыгын айтат. Бул сөз мында турсун.

Эми сөздү Шахзада Малабектен уга берин

Авлийа Баатыр хан мурда кайсы шаар болсо да Абдырахманбекти жиберчү. Ал ооруп калганына байланыштуу кол алдынdagылар менен кеңешип, "Кимди лашкар башчы кылалы?" десе, "Ат баласы ат болот, шер баласы шер болот." - деп, Шахзада Малабек менен Шахзада Кудайарканды ылайык көрөөрүн айтышты. Ага маакул болуп, (227-бет). Малабекти

Ташкентке, Кудайарканды Кожонтко жиберди. Малабек (Малакан) 13, Кудайаркан 12 жашта эле.

Шахзада Малакан лашкарлари менен Ташкентке жакындал барып түштү да, ошерге жайланишты. Кемечилерди чогултуп, "Лашкарларди суудан өткөргүлө!" -деп буйрук берди. (228, 228а-беттерде суудан өткөнү айтылып, лашкарлар макталганы жазылат. Малакандын аскерин көрүп, Ташкенттикердин корккону айтылат. 229, 229а-беттерде лашкарлар эс алыш, тамактанышканы жазылат. 230-бette лашкарлардин машинышканы, баатырлар сапка туруп, уруш баштаганы айтылат. 230а-бетте Ташкент тараптан Кедейбай майданга чыкканы, Малакан тараптан Жусуп миң башы Шахзададан: "Булардын баштарын кесип, кандарын суудай ағызсам, кандай дейсиз?" -деп, майданга чыкканга уруксат сурал, кийимдерин кийип, курал-жарағын алыш, майданга чыкканы айтылат). (231-бет). Жусуп миң башынын майданга айбат менен киргенин көргөн тигилердин лашкарлари "Эгер биздин миң жаныбыз болсо да, мындан амансоо калбайбыз го? Мындей баатыр жаханда болбосо керек!" -деп чочулап турушту. Жусуп миң башы: - Эй маңкурттар, келгиле менин майданым! Бир бирибизди сынашып көрөлү, анткени, "Бир көргөн билиш, эки көргөн тааныш." -дeйт, силер менен таанышып калдык, кан майданга чыккыла! -деди. Ал тараптан бир жигит колуна курал алыш, (231а-бет). майданга чыгып, ачуусун баса албай, Жусуп миң башыга бетме-бет болду. Жусуп миң башы: - Эй жигит, сен өзүндү чактап келдиңби, же жөн эле чыга бердиңби? Бүгүн майданга Жусуп миң башы чыгат деп укпадыңбы? Кармашалы. Баатырлыгыңды көрөйүн! -деди.

"Эй жигит, айтарыңды айт

Алың айланbastan мурда.

Бул азиз жаның жана

Таниндан айрылбастан мурда..." (Ыл 232-бette да ушундай мазмун-ыргакта уланат). (332а-бет). -деп айтып бүткөндөн кийин ал жигит найза сайды. Жусуп миң башы кайтарды да, "Эй жигит, эми нөөбөт мага келди." -деди да, жигитти курсу менен урду эле, калканы быркырап кетти. Жигит качып жөнөдү. Жусуп миң башы анын намысына тиер сөздү айтты эле, жигит найза көтөрүп кайра келди. Жусуп миң башы найзасын

тартып алып, ыргытып жиберип, өзүн белинен кармап туруп көтөрүп жерге урганда, өлүп калды. Жусуп Мин башы: "Дагы майданга чыга турганың барбы?" - деп турганда, Кедейбай тараптан бир адам келди да: - Эй Жусуп, (233-бет). сен кимсиң өзүң? Сен качан адам болуп калдың? Азыр качаар жайынды таптай каласың.-деди. Анда Жусуп мин башы: - Туура айтасың, кандай кылсаң да колундан келет: майданда мышыктай пысып калыш да, башындан айрылып калыш да колундан келет.-дегенде, жигит найза урду. Жусуп мин башы жигиттин найзасын тартып алып, күрсү менен урганда, жигит майда-майда болуп кетти. (233а-бет). Жусуп мин башы: "Дагы майданга чыга турган кишинер барбы?" - деп, ары-бери бстырып турду. Кедейбай тараптан эчким чыкпады. Анан Жусуп мин башы ачууланып, "Бул катындарага теңелип отурганыбыз жакшы эмес, эми өзүбүз аракетке келип, ары же бери болушубуз керек." - деди. Анда Шахзада буйрук кылды: "Эй мин башы, күрсүчөндөрдү бир тараптан киргизин! Мухаммат Назарбек, тагамсыз, найзачыларды алып экинчи тараптан ат койун! Эй Көруулу баатыр, (234-бет). сиз жаачандарды үчүнчү тараптан кийириң! Эй Каримкул баатыр, сиз шамшарчандарды баштап дагы бир тараптан ат салың. Эй Рахманча датка, сиз кылышчандар менен бир жагынан кириң! Эй Жумабай датка, сиз дагы шамшарчандарды алып, бир жектан ат койун! Эй Мамадийар датка, сиз кара калтактарди баштап бир тараптан кириң!" - деди. (234а-бет). Баары дайар болуп турганда добул урулду. Жусуп мин башы он мин жигит менен майданга кирди. Тиги тараптан Кедейбай да он мин жигит менен кирип, түз эле Жусуп мин башыга күрсү урду. Жусуп мин башы күрсүсүн тартып алып ыргытып жибергенде, Кедейбай качып лашкарларинин арасына кирип барып: "Мындей баатырды өмүрү көргөн эмесмин." - деп айтты. (235-бет). Кедейбайдын лашкарларинин бири намыстанып: - Эй Кедейбай, сен кандай.коркоксун, эркек болсоң бул сөздү айтпас элең. Катындардын сөзүн айттың. Катындар ийик ийрип отуруп ушинтип сүйлөшөт. Мындей коркоткугун менен кантип аким болуп жүрөсүң? Майданга кир! Болбосо азыр ушундай согом-ки, өлүгүң иттин өлүгүндөй болот." - деди. Андан коркконунан Кедейбай куралын алып, майданга кайра кирди.

(235а-бет). Күн чыккандан батканга чейин уруш уланды. Кан суудай акты. Баштар сайдын ташындашырап жатты. Кишилердин бакырганы, кылыштардын кагылышкандағы үнү кыйаматты элестетип турду. Анткени бул урушка 25 атактуу баатыр ар бири 20 минден лашкар алып кирген. Муну көргөн маңкурттар Шахзададан аман калтыруусун өтүнө башташты. (236-бет). Шахзада: "Бизден тынчтық сураса, бербесек намарттык болот го?"-деп, добул урдурду. Эки тараптын аскерлери бири биринен ажырашты.

Шахзада салтанат менен өз ордуна барып отурганда, бийликтегилер, уламалар, улуулар, баатырлар келип салам айтышып, куттуктап атышты. Баары кубанычта болуп, даам татышты. (236-бетте лашкарлар эс алып, тамактандандары айтылат). (237-бет). Багымдат намазынан кийин добул урулду. Эки жактын лашкарлари сапка турушту. Шахзада тараптан Мамадийар датка уруш кийимин кийинип, канжарын кармап, атына минип майданга кирди. Ал ары-бери бастырып турганда, Кедейбай тараптан бир жигит чыгып, Мамадийар даткага беттешип, мындай деди: - Эй жигит, сен менин майданыма кирдин, Кедейбайдын мендей баатыры бар деп уккан эмес белең? Эгер ал урушка кирсе, бардыгынын катығын берет дегенди эшиткен эмес белең? Ошол баатыр мен болом. Эми бул майданда менден качып кутула албайсың!"-деп лапылдай сүйлөп, Мамадийар даткага кылышч урду. Аны Мамадийар датка кайтарып, кезеги менен керилип туруп урду эле, анын каарынан тигил качып барып, бүт лашкарларин баштап согушка кирди. (238-бет).

Эки тараптан добул урулду, сапка турушту. Ошондо Шахзада өз лашкарларина амир кылды: "Жыйырма беш топ болуп, ар тараптан чабуул койгула! Согуш кандай болорун көрсөтөлү!"-деди. Шахзаданын лашкарлари ар тараптан карышкыр койго тийгендей, Кедейбайдын лашкарларин качырды. Ит куугандай ар биринин артынан барып өлтүрүп атышты. Он беш күн бойу ушундай кызыл кыргын, кыйаматтайым болду. (238а-бет). Кедейбайлар чыдай албай качып, туулган айылы Далыбарзынга карап кетти. Шахзадалар Куручка шаарына киришли. "Кимдин кимдин заманы Саид Мухаммат Шералы хандын заманы!" деп көчөмө-көчө кыдырып жүрүшту. Куричи шаарынын улуу-кичүүсү,

муфтий, казы, улама, амин, аксакалдары - баары Шахзаданы белектер менен күтүп алып, шаарга апкиришти. (239-бет). Достор сүйүнүп, душмандар күйүндү. Шахзада Жусуп миң башыга: "Тага, Кедейбайдын артынан Далыбарзынга барып кармап келин!"-деди. Жусуп миң башы Кедейбай Далыбарзынга киргенче артынан жетип барды да, кырк миң аскери менен курчап алды. Анын алдында Кедейбайдын жигиттери "Качып жүрө беребизби, Шахзадага кошулаты."-деп кеңешип, Шахзадага кат жазышты. (239а-бет). "Жусуп миңбашы, сизге арза менен кайрылганыбыздын себеби, сиз Шахзададан биздин каныбызды кечишин сурап берсөңиз! Биз Шахзадага кызмат кылууну туура көбүз."-деп жазышты. Жусуп миң башы катты окуп, аларга: "Эч нерсе ойлонбой келе бергиле, мен турал. Кечтим силердин каныңардан."-деди. Баары куралдарын сүйрөп келишип, Жусуп миң башы менен кучакташа көрүшүп, сүйүнчүтө болушту. (240-бет). Жусуп миң башы аларды сарпай менен сыйлап, кат жазып берип Шахзадага жөнөттү. Жигиттер Шахзадага барып, кечирим сурап турушту. Шахзада кечирип, алардын ар бирине сый-урмат көрсөттү. (240а-бет). Жусуп Миң башы жиберген жигиттерди Шахзада: "Ал жердин кандай экенин силер жакшы билесиңер, кайра Жусуп миң башыга барып жардамдашылы!"-деп жиберди. Ал жигиттер Жусуп миң башыга келип кошулушту. Жусуп миң башы ар бир кыштакка адам жиберди. Кедейбай да кишилер жиберип: "Жигиттер, барып Каиздан, Пискенттен, (241-бет). Аккоргондон, Төрткурандан, Талуудан, Курамадан, Каракытайдан баарын каракалтак кылып сүрүп чыгып, чогултула!"-деди. Чогулуп турушканда Жусуп миң башы, Махаммат Назарбек - экөө барып курчап алды.. (241а-бет). Анан Жусуп миң башы: -Эй, Кедейбай, эмне үчүн алдыма келбейсисиң? Осмо койунуп, упа сүртүнүп отурасыңбы? Эгер март болсоң аныңды көрсөт-пойсүңбү? Катын болсоң аныңды айтпайсыңбы?-деп турду. Кедейбай чыгайын десе, теңеле албайт, чыкпайын десе басып алат. Айласы кеткенде өзүнө жакын кишилерди алып урушка чыкмай болду. (242-бет). Курал-жарагын колуна алып, намысына чыдабай майданга чыкты. Жусуп миң башы тараптан Рахманча датка колуна күрсү алып чыгып: - Эй Кедейбай, Рахманча баатыр деген мен болом. Ата-тегим Алпамыштын тукуму. Бул лашкар-

лардин ичинде мен бар экенимди билбединбі? Ойлонбой майданга чыкканыңды кара!-деди. Кедейбай найза урду., аны Рахманча баатыр тартып алып, асманга ыргытып жиберди. (242а-бет). Кедейбай андан качып лашкарларинин арасына келип, "Мен ооруп калыпмын, дарманым жок, эми сипер майданга киргиле!"-деп өтүндү. Лашкарлардан бирөө намыстасып, курсу кармап майданга чыкты. Рахманча датка ага: "Улугун кана?-десе, жигит - Улугумду эмне кыласың, сөзүң болсо мага айта бер."-деди. Анда Рахманча: (243-бет). - Эй ыпылас, өнөрүң болсо көрсөтчү?-дегенде, жигит кыйкырып келип курсу урду. Аны Рахманча кайтарды, кезек өзүнө келгенде, Рахманча келиширип урду эле, жигит майда-майда болуп кетти. Рахманча "Кана дагы баатырлар барбы?"-деп турганда, бир лөлүгө окшогон узун бойлуу, көзү чукур коркунучтуу баатыры оозунан көбүк ағызып, ат ойнотуп, майданга кирди да Рахманчага: (243а-бет). - Сен ким болуп калыпсың, баатырды тааныбай, баатырсынып турасыңбы? Бетиң жок турбайбы!-деди. Рахманча анын сөзүнө каткырып күлдү. Тиги баатыр келип курсу менен урду эле, Рахманча кайтарды. Аナン Рахманча: - Ээ тууганым, эми нөөбөт мага келди.-деп, курсу менен урду эле, тийбеди. Курсу ташка тийсе талканын чыгармак. Эки баатыр мас төөдөй бири бири менен алышты. (244-бет). Рахманча урду эле, ал кайтарды да, кайра курсу салды, Рахманча кайтарды. Экөнүн курсулөрү майдаланып жерге түштү. Колдоруна шамшар алышты. Ал урду эле, Рахманча кайтарып, ачуулана "Муну менен катындарча тытмалашпай, баатырдыгымды көрсөтөйүн."-деп туруп, урду эле, жигит экиге бөлүнүп калды. (24а-бет). Муну көргөн Кедейбайдын жигиттери жапырт майданга киришти. Жусуп мин башынын лашкарларинин ичиндеги кыпчактар Рахманчанын туугандары эле, алар ат салышып майданга чыгышты. Оң солдон, сол ондан ажырабай, кыйамат башталды. Кан судай акты. Алар аманчылык сурашып кайрылышты.

Добул урулуп, уруш токтоду. Баары жай-жайларына кетиши. (245-бetteтте лашкарлардин эс алып, тамактанганы, Багымдат намазынан кийин лашкарлар сапка турганы айтылат). (245а-бет).

Мукаммат Назарбек бир канча кыпчактарга уруксат алыш, байрак көтөрүп, өзү баш болуп, кылышчан, найзачандарды

баштап, карнай, сурнай тарттырып, ат удургутуп майданга киргенде, Кедейбайдын лашкарларин жарып чыкты. Баштарын сайдын таштарындай тумалатты. (246-бет). Баарын қырып Кедейбайдын өзүн кармап алышты. Бети-башы кан болгон Кедейбайдын бутуна кишен салып, чыңжыр байлап, жигиттерине кошо Шахзада Малабектин алдына апкелишти. (246а-бет). Шахзада Малабек көнүлү көтөрүлүп, сүйүнгөндөн бир канча аскер менен Авлия Баатыр ханга жол тартты. Жол жүрүп отуруп Авлия ханга келип, байланган күнөкөрлөрдү бир бирден көрсөтүп өттү. Авлия хан сүйүнгөнүнөн туткундарды алып баргандарга сарпай берип, туткундарды корбашы даткага тапшыртты. Корбашы датка бул 60 кишини зынданга салды. (247-бет). Келгендерди кайра Шахзадага жиберди, алар атасы берген сарпайды да, катты да алып барып беришти. Шахзада сарпайды кийип, катты көзүнө сүртүп, ачып атасынын сөздөрүн окуп, айабай кубанып, кубаттанып калды. Ошондо "Эй Жусуп мин башы тага, эй Мухаммат Назарбек тага, бул жерде жатканыбыз болбос, илгерилеп жылганыбыз жакшы." -деди. Жусуп мин башы: "Эмне айтсаңыз да амирицизди тутабыз." -деди. (248-бет). Шахзада Малабек лашкарлари менен Ташкентке жөнөдү...

Шахзада Малабек Жусуп мин башыга: "Сиз кылышчандарды алып, Назарбек тага, сиз шамшарчандарды алып, Рахманча датка, сиз канжарчандарды алып, (248а-бет). Көрүүлү баатыр, сиз найзачандарды алып арттан жүрүн!" -деди. Анан Кулман баатырга айтты: "Ака, сиз мергендерге баш болун." -деди. Молло Калбек даткага: "Сиз урушту жакшы билесиз, каракалтактарга баш болун." -деди. Анан Каусбекке: "Ака, сиз баатырсыз, топканага баш болуп барың!" -деди. Андан кийин лашкарларди түрдүү кызматтарга чекти. Булардын ичинде атактуу 120 баатыр болгон. (249-бет). Ар бир баатырда 10 минден лашкар болгон. Алардын арасында канчалаган нөкөр, алардын артында канчалаган нөпари болгон. Буларды айтып түгөтүү кыйын. Кыскасы, дагдева менен лашкарлар туу көтөрүп, Ташкентке жөнөштү. (249а-бетте туу көтөрүп бараткан лашкарлар бир жерге түшүп эс алганы, тамактангандары сыпаты менен айтылат). (250-бет). Шахзада Жусуп мин башыга: - Эй Жусуп мин башы тага, эми бул лашкарларди алып жолго түшөлү Ташкенттин ар

бир дарбазасын баатырлар курчасын! Чымчыкты да киргизбесин жана чыгарбасын!-деп амир кылды. (Ушул жерден беттер жок).(250а-бет).

...Мынча лашкар менин түгүмдү койбой таш-талканымы чыгарат го."- деп өзү өзүнө насыят айтып турган жери:

"Байан айлай, бурадарлар, неча сөз,
Бойу кады эрүр чихил газ казаклар.
Тилин билмас киши харгиз аларни
Айыгдек сөзлашур баджахл казаклар.
Сарыг йүзлүг, йүзү түклюк, көзү көк
Аларниң затыздур санжа кул казаклар.
Агар жаңга кирап болса өлдүк
Өларин билмагай журжут казаклар.
Алар бурну эрүр эски морудек

Тиши тоңгуз каби чыккан казаклар... (369-бет).

Ошентип Мамашарип аталық казактар менен кызыл баш кулдарына ишенип, Алла Тааланы эсине албады. "Менде ушундай адамдын үрөйүн учурган кишилер турса, мага теңелчү кимиси?! Буларга эч ким тең келбейт."- деп, көңүлү жайланып турду. (Ушерден беттер жок). (369а-бет).

...Бул лашкардин авазы Мамашарип аталыкка жетти. Дароо Мамашарип аталыкка барып, "Эми кандай кылабыз?"- деп кабар-суроо беришти. Анда Мамашарип аталық үшү кетип, акылын жогото жаздал, араң өзүнө келип, анан жигиттерине мындай деди: "Ташкентке караган санжакул казактарды алып келгиле, б жаштан 60 жашка чейин калтырбагыла!"- деди. (370-бет). Жигиттер ар кайсысы ар жакка барып, б жаштан 60 жашка чейин жыйнап келишти. Бухара Падышасы 40 маңгут жана 10 мин кызыл баш кулун Мамашарип аталыкка тапшырып кеткен эле. Булардын баары аталыктын кызматында болгон, ошондуктан лашкарлари сансыз көп болгондуктан Ташкент калаасына толду. Ошол лашкарлардин баары курал дайардшты. Мамашарип аталык: "Мен Мамашарип аталыкмын, тең келүүчүн болсо келсин, атүгүл Шахзадаң болсо да келсин!"- деп, дарбазаны бекем жаап турду. (370а-бет). Бул сөз мында турсун.

Эми бир сөздү Шахзада Малабектен эшитмек керек

Ташкен шаарына карап лашкарлар жүрүп калды. Чирчик дарыйсынан өтүп, Ташкендин чар тарабын курчап алды. Кыргыз үйлөрүн тигип, паластарын салып, ошол жерге тууну сайып, (371-бет). түү турган кыргыз үйгө Шахзаданы отургузушту. (Ушул беттин аягына чейин тамактанып, дем алып, намаз окугандары айтылат).(371а-бет). Шахзаданын буйругу менен согушка дайарданып турушту. Добул урулду. Мамашарип атальктын буйругу менен алар тараптан да добул урулду. Эки тарап сап тартып турушту. (372-бет). Ошол жерден Көруулу келип Шахзададан майданга чыгууга уруксат сурады. "Биrinчилдерден болуп майданга чыгып, булардын катыгын берейин!"- деди. Ага Шахзада батасын берди. Көруулу найзасын алып, майданга чыгып, кыйкырып ары-бери баатырып турду. (372а-бет). Мамашарип мындай айбаттуу баатырды көрүп, "Тең келчүүн барбы?"- деп лашкарларине кайрылды. Маңгыттардан бир баатыр Мамашариптен уруксат алып майданга чыкты. (373-бет). Көруулу ал баатырдын маңдайына барып мындай деди: "Эй жигит - кызыл баш, өзүндүн ким экенинди билбей туруп, майданга чыкканың кандай?"- деди. Анда кызылбаш: "Мага сүйлөй турган өзүң кимсиң? Сага баатырлыкты көрсөтөйүн бүгүн!"- деди. Көруулу каткырып күлүп, анын бейтамиз экенин билип, "Айтканың чын болсо кел, салышып көрөлү."- деди. (373а-бет). Кызыл баш күрсү менен урду. Көруулу кайтарды. Кезек Көруулуга келгенде, күрсү менен уруп, анын туулгасын майда-майда кылып таштады. Кезек кызылбашка келгенде, ал кайра күрсү менен урду. Көруулуга кезек келгенде каары кайнап, колунан кармап туруп күрсү менен сокту (374-бет). эле, колу канап кетти. Экинчи ирет урганда көз жумду. Анан Көруулу Мамашарип аталькка карап мындай деди: "Ээ атальк, менин майданымы мындайларды жибербей, мага тең келе ала турганын жибер!"- деди. (374а-бет). Көруулунун каары кайнап турганда тиги тараптан дагы бир кызыл баш чыгып: "Көргүлүктүү менден көрсүң!"- деп, бир топ сөз сүйлөдү. Ага Көруулу каткыра күлүп: "Кам жебе, сени да курдашыңдын артынан жөнөтөм."- дегенде, кызыл баш күрсү салды. (375- бет). Көруулу кызыл

баштын күрсүсүн кайтарды. Көруулунун күрсүсүн кызыл баш кайтарды. Бул көрүнүш кайталанып отурду. Күрсүбздүктын кызығы ушерде болду. Андан кийин Көруулунун каары кайнап, "Мынтип тытышып отурганым мен үчүн жакши эмес." - деп, (375а-бет). шамшар менен урганда, кызыл баш экиге бөлүнүп калды. Ошондо Мамашарип аталыктын лашкарлари: "Сенин сөзүң менен эки баатырыбыздан айрылдык, эми жалпы аламан согушка кириүгө уруксат бер!?" - дешти. Көруулуга 500 атчан ат койду. (376-бет). Көруулу беш жүз атчан менен жалгыз кармашты, көбүн күрсү менен, бир канчасын қылыш менен, дагы далайын шамшар менен өлтүрдү. Кызыл баштар баары бир болуп, Көруулу баатырга жабышып, 80 жерине найза тийгизишти. Көруулу баатырлыкта өзүн сактай билди. (376а-бет). Көруулунун башы айланы баштаганда, Каримкул баатыр, Кулман баатыр, Эркебай даткалар миң жигит менен жетип келишти. Кыпчак баатырлары койго бөөрү тийгендей аларды таратышты да, Көруулу баатырды ат үстүнөн каны ағып турган жеринен куткарып алысты. Ошол замат Кулман баатыр Шахзаданын отурган жерине келип, жеңишке жетишкендерин кабарлады. (377-бет). Көруулу баатырды Шахзада 9 кабат атлас көрпөчөнүн үстүнө отургузду. Алардын арасындағы Мырза Ұсмайыл дегегн табыпка анын жаракатын даарылоого буйруду. Бул сөз мында турсун.

Эмки сөздү майдандагылардан эшитмек керек

(377а-бет). (Ошол күнү кыпчак баатырлары кызыл баштарды айабай қырганы ушул беттин айагына чейин айтывлат. 378, 378а-беттерде да бир нече күн бойу урушкандары уланып жазылат. 379, 379а, 380, 380а-беттерде Жумабай датканын согушу чагылдырылат). (381-бет). Жумабай датка кызыл баштардын баатырын жакасынан сүйрөп, Шахзада турган туунун алдына алып барып таштайт. (381а-бет). Кызыл баштар кыйамат-қыргындан коркуп кача баштайт. Анан Мамашарип аталык санжакулук казактарга кайрылганы, алар майданга киргени айтывлат. (382-бет). Добул урулуп, казактар менен кармаш башталат. Анан Шахзада-нын атактуу баатырларынын бириң калтырбай қырганы айтывлат.

(382а-бет). Шахзада кайгырып уйку да көрбөй калат. Түнү түндөй таң атканча Жараткандан жалбарып сурал... (Ушерден 383, 383а-беттер жок). (384-бет). ...Шахзада акесине райым кылып, Кожо Мир Асат менен Кожо Эшен Накыпты миң жигити менен Ташкенге жиберет. Алар жетип келгенде, Малабек аларды ата-баладай кучактап тосуп алат. Алар болгон окуюаны сурашат. Шахзада Малабек "Эми өзүнүздөр көрөсүздөр." - деп жооп берет. (384а-бет). Күн найза бойу көтөрүлгөндө булар урушка дайарданып, сап тартып турушту. Ошондо Жусуп миң башы Шахзадага кайрылып, "Ушунча күндөн бери майданга киргенге мага уруксат бербедиңиз, эми уруксат этиңиз!?" - деп сураганда, (385-бет). Шахзада айтты: "Менин сизге уруксат бербегеним, сиз тагамсыз, кокус алардын колуна түшүп калсаныз кантет." - деп уруксат бербедим. Эми Алла жар болсун!" - деди.

Жусуп миңбашы соотун кийип, куралын алыш, атына минип, майданга кирип турду., (385а-бет). Жусуп миң башы: "Эй баатырлар, келгиле! Мен Жусуп миң башы болом, мени менен ким беттешкиси келсе, майданга чыксын!" -деди. Заматта бир кызыл баш менен бир казак чыкты. (386-бет). Алардын бири бет маңдайына келип, - Сен жигит, башчысыныбы? Жандан кечип, биздин майданга келдиңби? Коркпойсунбу? - деди. Анда Жусуп миң башы: -- Эй дөөдүр, менин Кудайым бар.--деди. Анда казак: -- Эй жигит, ататегиңди айткын, белгисиз өлүп калып жүрбө, арманың ичте калбасын.-деди. Анда Жусуп миң башы: - Эй ақмак, мен Жусуп миң башымын. Шахзаданын тагасы болом. Силердей иттерге теңелбейин дедим эле, баатырлык ариетим койбоду. (386а-бет). Силердин куралыңарды кызыл канга бойоп, башыңарды дененерден ажыратыш үчүн келдим.- деп өзүн тааныштырды. Бул сөздү уккан казак каары кайнап, "Хай-хайлап" келип, экөө эки жактан кылыш урду. Жусуп миң башы Кудайдан жардам сурал, экөөнүн төң кылыштын кайтарды. Экөөнүн шамшарын эки жакка учура чапты. Анан экөөнүн кулагынан кармап, баштарын кагыштырып жарды да, (387-бет). мышык чычканды кармагандай кылып, Шахзаданын алдына таштады. Анда турғандар экөөнү төң байлап алды. Жусуп миң башы "Эр болсоң чык!" - деп майданда турду. Жыйырма казак, жыйырма

кызыл баш жабыла ат койуп, Мин башыны ортого алышып, курсу, найза, кылыч ж.б. менен ура баштاشты. Мин башы өзүн Алла Таалага тапшырып, (387а-бет). амбийа (пайгамбарлар), авлийаларды жардамга чакырып, кылыштай баштады. Ар чапканда ажыдаардай оп тартып, кырк казактын катығын берди. Кылыштын кызыл канга сугарды. Бир киши заматта Шахзадага барып, Жусуп мин башы казак, кызыл баштардын ортосунда калып, бирок женип атканын кабарлады. Шахзада Кою Мир Асатти 20 мин лашкари менен жардамга жөнөттү. Кою Мир Асат майданга киргенде казак, кызыл баштар да "Хай-хайлап" баары майданга киристи. (388-бет). Кою Мир Асат менен Жусуп мин башы айабагандай эрдик менен алардын баштарын алма каккандай кесип атышты. Кандары нөшөрлөгөн жамғырдай куйула баштады. Ташкен таласы кызыл канга бойолду. Найзалар кагышып, быркырап атты. Көздөргө от чагылып, кылыштардын арадан айрымасы болбой калды. (388а-бет). Лашкарлар салгылаштан жадап, жандарынан тойуп, бир нечесин сүйрөп кетиши. Күн кеч кирди. Шам болгондо добул урулду. Өз жайларына кетиши. Лашкарлар улуктарына болгон ишти айтып турушту. Андан кийин эс алышты.

Таң атып, күн чыга баштаганда, Багымдаттан соң, согушка дайарданып, майданда кыйкырып турушту. Добул урулду. (389-бет). Жусуп мин башы майданга кирип, "Март болсоң кел, казак!"- деп турду. Казактар түрлүү кийимдер кийип, мистен, темирден жасалган согуштук кийимдерине кайыш байлаган раңдары түктүү, каштары сары, кирпиги менен сакалы ак, өздөрү жаш. Мындай балекетти эчким көргөн эмес. Ушундай айбаттуу макулуктар (389а-бет). майданга кирип турду. Ошол замат Кою Мир Асат майданга келди. Анда Жусуп мин башы ага карап, "Сиз көп урушуп чарчадыңыз, Шахзаданын жанында дем алсаныз! Майданга мени койсонуз?"-дегенде, Кою Мир Асат макул болбой, өзү майданга чыкты. Жусуп мин башы Шахзаданын жанына барып отурду. Кою Мир Асат карышкырларга карап: "Эй палиттар, келгиле менин майданыма! Мен Кою Мир Асатмин, сынап көрөйүн,"-деп айтып турган сөзү: (390-бет).

"Палиттар, билсаниз ман сизлара жаң эткали келдим.

Баариңин башларинни пачайанлик үзгани келдим.

Кызыл каныңы ар сахан заминга чачканы келдим.
Бириңи банди айлап, бойнинга гүл салгалы келдим..."(390а-
бетте да бул ыр уланат). - деп Падыша Кожо Мир Асат бул
сөздөрдү айтып, өзүн байан кылып турду. Буга кимиси беттешерин
билбей айран болушту. Акыры Кожо Мир Асат айтты: "Эй лашкар-
и кызыл баш, эй лашкар-и казакийа, кел менин майданымга, экөбүз
бир болуп, кол кармашып дос бололу! Баш кесип кан төгөлү."-
десе да эч ким чыкпады. Анан айтты: "Эй лашкар-и казакийа, муну
алың!"- деп куаны (түйүндү) узатты. (391-бет). Алып карашса
ичинде упа, тарак, сурма, осмо, ийне, жибек жип салынган экен.
Аны көргөн казак, кызыл баш маңкурттар айран болуп турганда,
алардын арасынан бир киши "Эй акмактар, бул эмне экенин
билбейсиңерби? Даанага ишаарат, нааданга калтак ." - деди. Бул
дегени "Катындардай упа сээп, чачыңды тарап, осмо, сурма
койунуп отура бербей чыкыла, урушалы!"- деген сөз. Бул дегени
"Тукум (жумуртка) баскан тооктой жата бербей чыкыла!" дегени.
Бул сөздөрдү угуп көңүлдөрү ооруп, "Биз катын болуп
калыптырбызы?" - дешип, Кожо Мир Асатка жабыла чабуул
койушту. (391а-бет). Буларды көрүп Кожо Мир Асат құлдұ. Булар
барып Кожо Мир Асаттин чар тарабынан кол салышты, найза
урушту. Ал тоготподу. Андан кийин Кожо Мир Асат: "Эми мага
кезек келдиби?" - деп туруп, кылышын сууруп казактарға: "Эй
бетпактар, силер мындей сөздү айтып мактанасыңар, Алла Таала
мага күч-кубат берсе, силерди чымын өлтүргендөй өлтүрөйүн."-
деп чабуул койду. (392-бет). Койго бөөрү тийгендей кирди. Мындей
уруш Үрүстөм, Жамшишттин заманында да болбосо керек. Казактар
300 атчан киши болгон, баарынын башын бөдөнөнүн башындай
кылып үзүп салды. Элүүсү колу буту жок жарадар болуп калды.
Калганы качып кетти. (392а-бет).

Күн кеч кирип, шам болду. Он кишини карман алган Кожо Мир
Асат добул урду. Эки тарап эки жакка кетти. Байлап алгандарын
Шахзаданын алдына апкелди. Кожо Мир Асатты майдандан аман-
эсен чыкканын күттүктап аскерлер аны зыйарат кылышты. Шахзда
аны баатырлык кийимдер менен сыйласп, кызматчыларына: "Кожо
Мир Асатка абутаам алып келгиле!" - деп буйруду. Таамдан кийин
аскерлер (393-бет). орундарында эс алышып, Багымдатта туруп
намаз окушуп, аナン Шахзадага салам беришти.

Кожо Мир Асат Шахзаданын алдына барып отурду. Добул урулгандан кийин эки жактын лашкарлари сап-сап болуп туршту. Лашкарлар сан жеткис көп болду. Кожо Мир Асат (293а-бет). дагы уруш кийимин кийип, қылышын алып, кайрат менен майданга бойун урду. Эки жактын лашкарлари ооздорунан көбүк чыгып, бирин бири күтүп туршту. Шахзададан уруксат алып, "Аллохуакбар! Шеридарга йар болсун!"- деп, эки жигитти эки жагына алып майданга кирди. (394-бет). Ат ойнотуп, қылышын булгалап турганда, казактар тараптан дөөдөй болгон бир баатыр чыкты. Көзү кара, сакалы, кашы, кирпиктери ак, өтө коркунучтуу. Андай кишини эч ким көргөн эмес, Кожо Мир Асат ага бир сөз деди:

"Айа, эй, батнама-и бейфарасат,

Каларсан от уза турфа касафат.

Ки йоктур сизлар-а аргиз дианат

Жаханда болмагай санға фаркат. (394а-бет).

Йүрарсизлар ажайып бейтамизи

Ки билмам анаңыздур давнин кызы

Тишиң сүйлак эрүр ким мисли тоңгуз

Силардек йок жаханда балки өккүз... (ыр уланат).

(395-бет). Бул сөздөрдү айтып Кожо Мир Асат бир колуна найза алып, бир колуна сарпулат (чочмор) алып, наара бахайбат тартып (өтө коркунучтуу кыйкырык менен) майданга кирди. Казак, кызыл баштар чар тарапка качышты. Асмандан бир балаа келатат дешсе, майдандагы баатырдын үнү экен.

Казактын бир баатыры Кожо Мир Асатка беттешип, мындай деди: "Эй Кожо, чулдурап өзүндү мактайсың, бул күнү мага тендешкенинди көрөйүнчү!"- деп, Кожо Мир Асатка найза сайды. Кожо Мир Асат ал баатырдын найзасын тартып алып (595а-бет). ыргытканда, казак лашкарларинин бир канчасын өлтүрүп кетти. Андан кийин өзү да найзасын жерге таштап, күрсү кармап турганда, казак жетип келип Кожо Мир Асаттин башына урду. Кожо Мир Асат мындай соккуну көргөн эмес эле, каары кайнап, жерде туруп күрсү менен урганда, казактын эне сүтү оозуна келе түштү. Аскерлер таң калып, "Баракалла, бул баатырлар бир бирине пар келет экен."- дешти. (396-бет). Казак баатырына кезек келгенде, ал да күрсү салды, Кожо Мир Асат кайтарды да, өзү күрсү салганда казак майда-майда болуп кетти. Кожо Мир Асат:

"Дагы беттеше турганыңар барбы?"-дегенде, ага каршы миң казак ат койду. Кожо Мир Асат ошолордун ортосунда калды. Миң казак менен Кожо Мир Асат жалгыз салғылашты. (96а-бет). Кан дарыйа болуп акты. Кишилердин баштары сайдын ташындай болуп жатты.

Кожо Мир Асатка ок тийди. Үч жеринен кан кетти. Кийимдері канга бойолуп турса да, казактар чабуул койо беришти. Кожо Мир Асат белин бекем байлап, алар менен салғылашып атты. Ал күнү қызыл-кыргын кыйамат болду. (397-бет).

Күн кеч болуп добул урулду. Эки жактын лашкарлари эки жакка кетиши. Өткөндөрдү бир бирине айтып, аңгемелешип отурушту. Тамактан кийин эс алышты.

Багымдатта турушуп, намаздан кийин (397а-бет). лашкарлар Шахзадага салам беришти. Бирге тамактанышты. Добул урулду. Лашкарлар сап тартышты. Кожо Мир Асат кийимин кийип, найзасын алып, майданга чыгып "Эр болсоң чык!"-деп турду. (398-бет). Казактар келип ага дагы найза урушту. Кожо Мир Асат шамшар менен алардын найзаларын сындырды. Көп казакты өлтүрдү. Алар да көптөп Кожо Мир Асатты ортого алышты. Аны көргөн бир жигит Шахзадага келип, "Кожо Мир Асатты ортого алышып кутурган иттей талап атышат, саламат чыгышын бир Кудай билбесе, кыйын." -дегенде, (398а-бет). Шахзада Жусуп миң башы тагасына: "Сиз урушка кирбесениз болбойт." -деди да, калган баатырларга кайрылып: "Кожо Мир Асатка жардам бергиле!" -деди. Баары уруш кийимдерин кийип, майданга чыгышты. Ага чейин Кожо Мир Асаттин башынын беш жерине найза тийди. Денеси кырк жеринен жарапанды. Эсинен тайып жыгылганда, казактар басып калышты. Бири колунан бири тонунан тартты. Ар ким ар жакка тартылап турганда, Кожо Мир Асатты тааныган бир казак "Койгула!" дегенде, казактар таштап койушту. Кожо Мир Асат эси ооп тура албай жатып калды.. Аны менен эч кимдин кабары болбоду. Кожо Мир Асаттин атын казактар кармай албай калышты. (399а-бет). Андан кабары жок Шахзада лашкарлари казактар менен салғылашып атышты. Кан дайра болуп акты. Баатырлар уруш менен болушуп, Кожо Мир Асаттин аты качып Эшен Накыптын жанына барды. Эшен Накып Шахзаданын жанында отурган эле. Бир киши Кожо Мир Асаттин

аты канга бойолуп келгендигин айтты. Эшen Накып "Кап!" деп өкүнүп, Шахзада да өкүнүп калды. Эшen Накып (400-бет). Кожо Мир Асаттин атын көрсө ыйлап, денесинен кан ағып туруптур. Аны көргөн Эшen Накып аттын жылоосунан кармап, зар-зар ыйлап айтып турган сөзү:

"Ааламни йараткан Кадыр Кудайым,
Падыша Кожо Мир Асатка на болду?
Гарыплык шахрида сан-сан панаҳим
Кожо Мир Асатка на болду?
Он эки миң малак бардур муккарап
Йүз йигирма төрт миң өткөн пайгамбар
Магрып машырыкта өткан эранлар

Падыша Кожо Мир Асатка на болду?.." (Бул ыр 400а, 401-беттерде да уланат) - деди. Бул күнү өтө катуу согуш болду. Казактар кырылды. Шахзаданын лашкарларинан канчасы казактарга колго түштү, канчасы жарадар болду. Күн кеч болгондо лашкарлар өз жайларына барышты. Шахзада "Кожо Мир Асаттин өлүгүн же тиригин таап келгиле!"-деп буйруду. Ошондо жигиттер чар тарапка ат чаап, анын сөөгүн издеп кетишти. Эч жерден табышпай ыйлап келишти. (401а-бет). Буга баары өкүнүштү. "Андай баатыр, андай ақын жер жүзүндө жок эле!"-деп кайгырып турушту. Бир акылман аксакал мындай деди: "Эй Эшen Накып, эч кыжалат болбой, Кожо Мир Асаттин атын койо бергиле да, артынан ээрчип баргыла, аны ат өзү табат."-деди. Эшen Накып аттын артынан көп киши болуп барып издешти. Ат камыштуу жерге кирди. Аркасынан камышка кирип карашса Кожо мир Асат кызыл канга бойолгон, кылыш астында кыйма болуп өзүн билбей жатат. (402-бет).

Кожо Мир Асатти Эшen Накып кучактаган бойунча караса, кызыл жүзү, кара сакалы - баары кызыл канга бойолгон. Көп жери жараланып, кан аккан. Эшen Накып аны жерден алып, анын жүзүнө, ақыбылына ыйлап айтып турган сөзү:

"Йүзүндан үргүлай, жаным,
Бу сахат санга на болду?
Айя ассрви бустаным,
Бу сахат санга на болду? (402а-бет).

Йизңиз кызыл кандур
Агаң йолунда айрандур.
Танаң мажрухи памалдур

Бу сахат санга на болду? Бул бетте ыр аягына чейин уланат) - деп, (403-бет). Кожо Мир Асатти замбилге салып Шахзаданың алдына алып барышты. Шахзада Кожо Мир Асаттин ахвалын көрүп, алтын, күмүштөрдү тартуулап: "Буга атап бир сарожа (замбил диван, каталка же топчан десе да болот) жасагыла, Эриши жибектен, тирөөчтөрү күмүштөн болсун!"-деди. Ошол замат жибек менен күмүштөн майыптарды сала турган сарожа (замбил) жасашты. Жапкычын зарбап кылып, ичине пардан көрпөлөр (жууркан) салып, үстүнө Кожо Мир Асатти жаткырышты. Мындай сарожадан 40-50нү жсап (403а-бет). жарадарлардын баарын салып, Кожо Мир Асатти баш кылып Кокон шаарына жибериши. Бир канча күн жол жүрүп, Авлийа ханга келиши. Кожо Мир Асаттин үй-бүлөсүнө киши жиберди. Ал киши "Кожо Мир Асат жарадар болуп калды."-деген кабар жеткирди. Анын жарадар болгонун уккан үй-бүлөсү көз жаштарын көлдөтүп, ыйлап айтып турган жери:

"Ман кабар кимдин сурайын,
Келмади төрөм на айлайн?

Айрылмас башым на айлайн?.." (Ыр 404а-беттин аягына чейин уланат). (405-бет).- деп айалы ыйлап турду. Ошол замат Эшен Накып сарожада Кожо Мир Асатти алып келди. Эшен өзү мурдараак келип, Кожо Мир Асаттин үйүнө түштү. Баатыр Кожо деген уулу атасынын авалын көрүп, этегин карманп ыйлап айтып турган сөзү:

"Кече-күндүз йыгларам
Бабажыным, атам кани? (405а-бет).
Хисиратта багрым дагларам

Бабажаным, атам кани?.." (Ыр ушул беттин аягына чейин уланат) (406-бет).- деп төрө бабасынын этегине жабышып, "Атамды алып келбедиңизби?"- деп турганда, бир топ төрөлөр Кожо Мир Асатти өлүктөй кылып көтөрүп апкелип калышты. Аны көргөн айалы "Жарым өлүптур" деп, үн чыгарып ыйлап турган жери:

"Дат варият шум фалтктин жабридин
Билмайдурман йарым өлган окшайди.

Кан йыгланғыз фарзанттарым бул заман (406а-бет).
Латафуттук атаң өлган окшайдур..." (Ыр ушул беттин аяғына чейин уланат). (407-бет). Бул сөздөрдү айтып ыйлап, сарожадан алып ичкери киргизиши. Кожо Мир Асат өлүктөй жатат, бирок денесинде жан бар. Ошол себептен Сайд Мухаммат Шерали хан Кожо Мир Асатка 10 табыпты дайындал, "Жарааттарын айыктыргыла!"-деди. Анын жарааты көп күндөн кийин айыкты. Үй-бүле, бала-бакырасы сүйүндү, душмандар күйүндү. Бул сөз мында турсун.

Бир сөздү Ташкенттен эшитмек керек

Ошол күнү Шахзада Кожо Мир Асатты жөнөтүп, аскерлерин көздөн өткөрсө, көбү набыт болуптур. Далай баатырлары колго түшүп кетиптири. Далай баатырлары жарадар болуп, үйлөрүнө кетишиптири. Өтө кайгыруу менен оң жагына караса, Иса датка, сол жагына караса Жусуп миң башы туруптур. Аскерлерин караса баштары салыңкы. Шахзада Малахан (408-бет). каары кайнап, ар бир түгү тик болуп, башын көтөрүп мындай деди: "Эй, Иса датка баба, эй, Жусуп миң башы тага, эми кандай кеңеш бересинер? Көп күндөрдөн бери булар менен айалдардай тытышып, уйалып отурам. Эгер сiler уруксат берсөнөр, мен өзүм бир канча жигитти алыш, түнү менен Ташкент лашкарларина чабуул жасасам, колго түшкөндөрдү бошотуп чыксым!"-дегенде Иса датка айтты: (408а-бет). "Эй Шахзада бегим, сиз жашсыз, мындай кылганыңыз болбайт. Бул ишти биз кылышыбыз керек."-деди. Ошондо Шахзада айтты: "Эй, Иса датка баба, сиз картайдыңыз, күчүңүз да кеткен. Сиз өзүңүздү этийат кылсаназ, мен өзүм кирип, жигиттерим менен бир тамаша көрсөтсөм!"-деди. Ошондо Жусуп миң башы насаат айтып, мындай деди: "Шахзада бегим, мындай сөздү айтпаңыз! Биз турганда мындай сөздү айтпаңыз!"-дегенде, Шахзданын каары кайнап, "Сиз, Жусуп тага, (409-бет). сиз дагы этийат болун. Мен өзүм казактарга бул түнү шойком салайын!?"-деди да, отуруп түн жарымга чейин уйкусу келбеди. Түн жарымда уруш кийимин кийип, канжарын алыш, өзүнө кошо 10 жигит менен Ташкен лашкарларина жөнөдү. Барып Мамашарип аталыктын лашкарларинан бир тобун өлтүрүп, (409а-бет). бир жайда бекинип

турганда, казактар ойгонуп, койдой сойулган жигиттерин көрдү. Кызылбаштар биздин жигиттерди өлтүрүп кетиптири деп, кызылбаштарга чабуул койушту. Кызыл-кыргын болуп жатып калышты. (410-бет). Шахзада жигиттери менен Мамашарип датка жаткан жайга барып карап турушту. Мамашарип аталақ ойгонуп, жигиттерин караса, кырылышып атыптыр. Канча аракеттенсе да токтото албады. Анткени уруш ушулардан башталган.(410а-бет). Шахзада караңғыга бекинип, бул ишти тамаша кылып турду. Карапында буларды эч ким тааныбады. Лашкарлар бирин бири кырып, баштарын сайдын ташындай кылып салды. Мамашарип аталақ Кудайдан келген балаа окшойт деп, өзү качаар жайын таптай калды. (411-бет). Ошондо Шахзада өзүнүн туткундагы баатырларын издең жөнөдү. Шахзаданын каары кайнап катуу бакырганда, казактар менен кызыл баштар жарактарын таштап калышты. (411а-бет). Аттар кишенеп жиптерин үзө калышты. Кудум кыйаматкайымдай болду. Казактар байлап алган Шахзаданын баатырларынын баарын бир үйгө камап койгон эле, алар Шахзаданын наар тартканын (кыйкырганын) угуп, кубат пайда болуп, чыңжырларын үзүп сыртка чыгышса, казактар менен кызылбаштар согушуп атышыптыр. (412-бет). Бошонгон баатырлар Шахзаданы табышты. Өлгөндөрдүн кылыштарын алып казактар менен кызылбаштарды кырып калышып кетишисти. Шахзада бошонгон баатырларын алып, өз лашкарларина жетип барды. Шахзаданын кылган амал-баатырлыгына бардык лашкарлар офарин (таң калат, таң калууларын билдирет) айтышты. Бардык лашкарлар ушундай оттун ичинен чыгып келгени үчүн Шахзадага зыйарат кылышты. Баатырлар да балаадан кутулганына сүйүнүп, кучакташып зыйарат кылышты. (412а-бет). Ушундай көрүнүштөр менен таң атты. Шахзада башынан өткөндөрдү байан кылып берди. Бардык лашкарлар таң калышып, ыраазы болушту. "Ат баласы ат, шер баласы шер"-деген ушу дешти. "Биз мында жатсак, Шахзада бир түндө ушундай иштерди жасап келиптири, атаңа раҳмат!"-дешти. (413-бет) Шахзаданын мындай эрдигине 500 төө, 1000 кой сойуп кудайы (түлөө) кылышты. Мин тиллани бейбечараларга садага кылышты. Ушундай эрдик көрсөткөн учурда Шахзада 13 жашта эле, баатырлыгын ушул жерде көрсөттү.

Эми Мамашарип атальыктан бир сөз эшитмек керек

Ошентип, Мамашарип атальыктын лашкарлари бири бирин өлтүрүп, баштарын сайдын ташында (413а-бет). кылыйп, кандарын дарыйанын суусундай ағызышты. Мындай алааматтын кантип, кайсы жерден пайда болгонун билбей калышты. Мамашарип атальык кызылбаштар менен казактардын башчыларын чакырды да, "Силерге не болду бир биринди өлтүрүп?" -деди. Алар эмне болгонун билбей турганын айтышты. Шахзада байлоодогу баатырларды бошотуп, кароолдорду өлтүрүп кетиптири, биз өз лашкарларибиз экенин билбей, (414-бет). өлтүрө баштапбыз." -деп ант берип, кечирим сурашты." -деп туршту. Мамашарип атальык көңүлү жай болуп, "Өлүктөрдү көмгүлө!" -деп буйрук берди. Парраштар (аскерлер жатчу жерлерди тазалап турчулар, орусча уборщицалар) өлүктөрдү тазалашты, көмүштү. Бул бир жумага созулду. Андан кийин Шахзада: "Эй, Иса датка, эй Жусуп мин башы тага, мында отурганыбыз жакшы эмес. Сиздер да бейгам отурбаңыздар, (414а-бет). ар бириңиздер өз лашкарлариңиздерди куралжабдыгы менен дайар кылгыла! Эртең саар менен ат койобуз (чабуулга өтөбүз)" -деп буйрук берди. Андан кийин бир нече казактардын колуна түшкөн (Шахзада куткарып чыккан) атактуу баатырларды Шахзада сыйлас алтын, күмүш берип, мындай деди: "Ээ баатырлар, эми эрдигиндерди көрөйүн!" -деди да, кызыл кийим кийип, кызыл селде ороп, белине кызыл белбоо байлап, (415-бет). колуна алмас шамшар алып, лашкарларга буйрук берип: "Эй, Иса датка, эми сиз лашкарлариңизди кылыш менен куралдантып, өзүнүз алдыга түшүнүз!" -деди. Андан кийин Жусуп мин башыга: "Эй тага, сиз лашкарлариңизди алмаз шамшар менен куралдантып, датканын артынан бир тараптан ат койун!" -деди. Андан кийин, "Эй Козубала бий, сиз канжар менен куралданып, бир тараптан ат койун!" -деди. Андан кийин Жумабай даткага айтты: "Эй Жумабай датка, сиз жигиттериңизди найза менен куралдантып, бир тараптан ат койун!" -деди. Анан Эркебай даткага: (415а-бет). "Сиз жалпы кыпчактарга курсу карматып, бир тараптан ат койун!" -деди. Андан кийин Каусбек деген топ башы жигитке: "Сиз бардык топторду дайар кылып турун. Эгер бизден

качып ташкарыга чыкса, кармаң!"-деди. Мамадийар даткага: "Эй Мамадийар датка, сиз чочмор кармаган каракалтактарди алып, бир тараптан ат койуң"-деди да учу ууланган шамшарды алып анан (416-бет). Арзымат бийге айтты: "Сиз мергендерге башчылық қылып, бир тараптан окко тутуң! Анткени бүгүн Үрүстөм дастандын урушундай уруш баштайбыз. Кана, канчалық баатыр экендикитерин көрсөтсүн."-деди.

Добул урулду. Эки тарап эки сап тартып турушту. Шахзада ууланган шамшарын алып, майданда уруш баштады. Мындай уруш Үрүстөм Дастанда да болбогон. Жамшиит, Искандарлардин заманында да болбосо керек. (416а-бет). Атактуу баатырлар ар тараптан ат койушту. Кылышпаздық, наиза сайыш, мылтық атыш, күрсүбаздық, канжар андаz, шамшарбаз, мылтық андаz, чочморбаз шыпымда қылыш - баары болду. Ажыдаардай қыргын салышты. Казак лашкарлари чапкылап аралап кирди. Қыргынга чыдабай казактар ит качкандай качышты. Көчөмө-көчө кууп жүрүп өлтүрүштү. Мамашарип аталыктын аскерлери бөлүнүп-бөлүнүп кетиши. (417-бет). Кан булак болуп акты. Аттар кан кечип, өлүктөр боо-боо болуп жатты. Шахзада бир нече жигити менен Мамашарип аталыктын ордосуна бет алышты. Ордону коргондор менен салгылашып, арпаны оргондоj оруп кирди. Ордонун ичиндегилерди өлтүрүп бүтүп караса, Мамашарип аталык качып кетиптири. Издеj жүрүп саманканадан табышты. (417а-бет). Аны кармап, чынжырга байлап, жылаңбаш, жылаңайак апкелиши. Мамашарип аталык Шахзадага жалбарды. Шахзада: "Эй аталык, не иштерди қылдың? Колу, бутун байланып турганда нени суранып атасың?"-десе, үндөбөй калды. Шахзада темирчилерге: "Темирден тор жасагыла!"-деди. "Бардык жагында ичине карай шиштери болсун!"-деди. (418-бет).

Темирчилер темир торду жасашып, ичине Мамашарип аталыкты салып асып койушту. Андан кийин "Аман! Аман! (Тынчтық)" деп жарчылар көчөмө-көчө жар салышты. Ташкенди жеңип алғандан кийин башчыларын байлап, ордого кирип, падышалық жүргүзүп, баатырларга сыйлыктар берип, анан 100 мандикер менен 100 араба дайардагыла деп буйрук берди. (418а-бет). Казактардын баары Шахзаданын бутуна баш койуп, кечирим

сурал ыйлап турушту. Байлаганын байлап, айдаганын айдал, анан калгандарын Шахзада кечирди. (419-бет).

Шахзада бир топ күн Ташкентте туруп калды. Анан лашкарларга: "Темир капастагы Мамашарип аталькты атама апарғыла!"-деп буйрук берди. Анан лашкарлар ал жерден көчмек болушту. Иса датка менен Жусуп миң башыны мурда жиберди. (419а-бет). Лашкарлар төөлөргө жүктөрүн жүктөп, бир төөгө капас тордогу Мамашарип аталькты жүктөп жүрүп кетиши. Кыштактарга өз адмдарын койушту. Лашкарлар карнай, сурнай, чилдирман чалып, сүйүнүп жолго түшүштү. Мамашарип атальк менен байлоодогу эки миң кызылбашты кошо айдады. (420-бет). Лашкарлар жол жүрүп отуруп, Сырдайранын бойуна түшүп, каймахайр (kyrgyz үй) тигиши. Парраштар жер тазалап, мушкатар суу сээп, бир тарапка аттарын койуп, бир тарапта шатман болуп отурушту. (420а-бет), Андан кийин Шахзада айтты: "Эй макрамдар (жанжөкөрлөр), кемечилерди таап келгиле! Кыргыз үй, жүк, байрактарды Сырдайрадан өткөрсүн!"-деди. Кемечилерди таап келиши. Кемечилер беш жүз эле, отуз кеме дайар кылышты. (421-бет).

Шахзада Малабек амир кылды: "Эй, Иса датка баба, сиз өз лашкариңиз менен байлоодогуларды, Мамашарип аталькты алып, алдыда барып, атама көрсөтүң, атам кадырдан болсун!"-деди. Иса датка ишенимге ыраазы болуп, байлоодогулар менен капастагы Мамашарипти төөдөн алып, чолок эшекке жүктөп алып жөнөдү. Байлоодогуларды эшектин тегерегинде жүргүзүп, кудум эшендин муруттарындай кылыш алып жөнөдү. (421а-бет). Ошентип, кемеге салды, дайрадан өткөрүп Иса датка Kokонго жөнөдү. Андан кийин Шахзада Жусуп миң башыга: "Сиз да лашкарларыңизди алып, Иса датканын артынан жөнөн!"-деди. Бул да тууларын кылкылдатып жөнөп барып Иса даткага кошулду. Жол жүрүп отуруп Kokонго кириши. (422-бет). Падыша Аалам Султан Бакарам Сайд Мухаммат Шерали баатыр хандын алдына чабармандар келип: "Эй Падыша Аалам, Шахзада Малахан уулунуз Мамашарип аталькты миң жигити менен байлап алып сизге жиберди. Өзү Сырдарыйанын бойунда калды. Колго түшкөндөрдү Иса датка менен Жусуп миң башы алып келди."-деди. (422а-бет). Аңгыча Иса датка менен Жусуп миң башы жүгүрүп киришип, Падыша

Ааламга зыйарат кылышты. Шахзаданын алдынан апкелген туткундарды өткөрүп бериши.

Падыша Аалам Султан Бакарам бул иштерди көрүп, Аллага шүгүр кылышп, (423-бет). байлоодогуларды жаллаттарга тапшырды. Темир капастагы Мамашарип аталькты кирип-чыгып турган элдин тәбесүнө астырып койду. Ордо адамдары кирип-чыкканда аны көрүп тообо келтирип туршту. Андан кийин Иса датка менен Жусуп мин башы Кожо Мир Асаттин жарадар болгонун, Шахзада түндөсү эрдик көрсөткөнүн, казактар менен кызылбаштар бири-бирин кырганын ж.б. бир бирден айтып бериши. (423а-бет). Отургандар Шахзаданын кылган эрдигине таң калышты. Андан кийин отурган улуу-кичүү уруксат сурал, Шахзаданы күтүп алууга чыгышты. Шахзаданы зыйарат кылышып, жениши менен куттукташты. (424-бет).

Андан кийин Шахзада кыргыз үйлөрдү жыйнатып, кемеге салдырды. Булардын келишин эл билип, тосуп алууга чыгышты. Лашкарлар туу көтөрүп, топ-топ болуп Коконго кириши. (424а-бет). Шахзада Малабекти элдин баары зыйарат кылышты. Анан атасынын алдына кирип, кыргыйдын алдынdagы кептердей болуп турду. Атасы кучагына алып, "Перзентим, жигарим, тапкан жеңишиңиз күт болсун!"- деп мээрбанчылык кылды. Андан кийин акаси Саид Абдырахманбек да үкасин куттуктады. (425-бет). Лашкарлар Падыша Ааламды зыйарат кылышты. Падыша Аалам апкелинген мал-мүлктүн баарын лашкарларга бердирди. Анан Шахзада Малабек айтты: "Кыштактардын баарына адам койдук, Ташкен баш калды. Ага адам койгонум жок, сизден уруксатсыз койо алганым жок"-деди. (425а-бет). Атасы: "Баракалла! Акылыңа раҳмат!"-деди. Анан атасы айтты: "Эненизди, бир туугандарыңызды көрүң!"-деди. Шахзада Малика-и Шахубандын алдына кирип, бир бирден зыйарат кылды. (426-бет). Достор сүйүнүп, душмандар күйүндү.

Ташкент шаарына Мухаммат Карим Калани аким кылышп дайындауды. Мадумарды баатыр башы кылды. Жусуп мин башыга Маргланды берди. Андижанди Каримкул Мактарга берди. Мусулманкулду баатыр башы кылды. Булар кур барбасын деп баарына зарбап кийим, тилла жабдыктар берип, бир нече жанжекөрлөрдү кошуп, туу көтөртүп ар кайсы шаарларга узатты. (426а-бет).

Эми бир сөздү Шахзада Кудайаркандан эшитмек керек

Шахзада Малабекти Ташкентке лашкарлари менен жибергенде, Шахзада Кудайарканды Кожонтко жиберген эле. Шахзада Кудайаркан лашкарлри менен шаани-шөкөттүү Бешарык деген жайга барып түштү. (427-бет). Ал жерде бир күн дем алып, эртеси Шахзада Кудайаркан эртелеп жөнөшкө буйрук кылды: "Жакшылар, эртерээж жол алышыбыз зарыл, мында турганыбыз жакшы эмес."-деди. Жүктөрүн, кыргыз үйлөрүн жүктөп, азық-оокат, курал-жарактарын алып жолго чыгышты. (427a-бет).

Ушул жүрүшү менен барып Дарыйабка түшүштү. Беш жүз кыргыз үй тигилди. Ошол жерге Шахзада Кудайаркан баш болгон улуктар жайгашышты да, төөлөрүн отко койушту. Аскерлердин баары келишти. Батырлар, молдо, кожо, муфтий, казы ж.б. өз үйлөрүнө жайгашышты. (428-бет). Шахзада Сайд Мухаммат Кудайарканга дуба кылып отурушту. Даам татып, лашкарлардин дайардыгын көрүп курсант болушту. (428a-бет).

Кудайарбектин алдына бир киши өпкөсү оозуна батпай чаап келип. Салам берди. Кудайарбек (Кожонттун акими): "Сизге эмне болду?"-деп сурады. Ал айтты: "Өзүнүздөн бейкабар туруп эмнени сурайсыз. Шаарыңызды башка лашкарлар келип курчап алышыптыр. Дөөбү, периби, башкабы, башчысы 12 жашар экен. (429-бет). Анын сыпатын мындайча айтты:

"Билмайдурман алар асли паризат

Гүйоки ул камар, йулдузча бардур.

Толунайдек йүзү чун сарвиазат

Латофат бабидо Йусуфча бардур..." (429a, 430, 430a-беттерде да бул ыр ушундай форма, мазмунда уланат). Кудайарбекке: "Сиз эмне кылып отурасыз? Аракет кылып, лашкар чогултун"-деп каары кайнап айтканда, Кудайарбек: "Сен келген душманды мынчалык мактайсың!"-деп тайак менен урдурду. (431-бет). Ал киши: "Мүлкүндү, уулунду, кызыңды тартып алып бардык адамдарың менен бирге 12 жашар баланын кол алдында каласың. Азыр чөжөнү кем санап атасың."-деди да, атына минип чыгып кетти. Кудайарбек аксакалдар менен кеңешип, лашкар чогултту. (431a-бет). Кудайарбек: "Эй аксакалдар, кам жебегиле, асери көп болгон менен башчысы жаш бала экен"-деди. Ошол

мезгилде Шахзада Кудайаркан 40 миң аскери менен Кожонтту ороп алды. Кудайарбектін адамдары аскердин көптүгүнөн жүрөктөрү түштү. Көп кишилер безгек оорусу тийгендей коркуп титиреп калышты. (432-бет). Кожонтту бир күн бойу курчап турушту. Жигиттер өнөрлөрүн сынап, ойун көрсөтүштү. Тамактанышты... (433-бетте лашкарларга тартуу бергени айтылат. 433а-бетте баатырлар майданга чыгып, ары-бери бастырып турушканы. Добул урулуп, сап тартышканы айтылат.) (434-бет). Шахзада Саид Кудайарканын лашкарларинан бир баатыр ат ойнотуп: "Мен Арзымат баатыр, Шахзаданын кызматчысы, кара сакалымды кызыл канга бойош үчүн урушка келдим. Мен силердей баатырлардын канын чар тарапка чассан дейм." -деп айтып турган сөзү:

"Бурадарлар, келиңлар шул бүгүн майдана ойнайлик,

Көрүбан бир бирикимизни ар заман жулан айлайик..." (434а-бетте ыр ушул мазмунда уланат). (435-бет). Бул сөздөрдү айткандан кийин, Кудайарбек тараптан бир баатыр майданга чыкты. Атын чаап келип, Арзымат бийдин бетмандайына туруп: "Сен кандай адамсың менин майданыма кирген?" -деп туруп кылыш урду. Арзымат бий кайтарып, нөбөтү келгенде урду эле, ал баатыр да кайтарды. (435а-бет). Алар кылыштарын бир нече жолу кайтарышты. Кылыштары сынып кетти. Арзымат бий ал баатырдын белинен кармап жерге урду эле, майда-майда болуп кетти.

Кожонт лашкарлари намыстанип, ичинен бир баатырын чыгарышты. (436-бет). Ал: "Эми менден кантип кутулаар экенсисى?" -деп турганда, Арзымат бий: "Туура айтсың, кел! Капа болбо, сени да ошол баатырдын артынан жиберем" -дегенде, берки баатыр Арзымат бийге кылыш урду. Арзымат бий аны кайтарып туруп кылыш урганда, ал баатырдын башы жарылып өлдү. (436а-бет). Кудайарбек айтты: "Жалғыздабай чогуу ат койгула!" -деди. Кожонт лашкарлари чогуу ат койушту. Арзымат бийди ортого алганда, ал ач бөрүдөй алышты. Көп жеринен жарапанып, денесинен кан кетти. Муну көргөн Шахзада жанын караса, Махаммат Назарбек туруптур, "Тага бул жерде турбай лашкарлариниз менен Арзымат бийге жардамдашың!" -деди. Рахманча даткага карап: "Сиз да жардамдашың!" -деди. (437-бет).

Булар да лашкарлари менен майданга киришти. Бул күнү уруш өтө катуу болуп, адам баштары сайдын ташындай тоголонуп жатты. Кеч киргенин да билбей калышты. Акырында Шахзаданын лашкарларина "Согушту токтотолу!?" -деп жалбарышты. Мухаммат Назарбек добул урду. (437а-бет) Кожонт лашкарлари да добул урду. Согуш токтоп, Арзымат бий, Мухаммат Назарбек, Рахманча Шахзаданын алдына киришти. Шахзада: "Бул баатырларга тамак бергиле!" -деп буйруп, өзү аларга кызмат кылды. Ага баатырлар ыраазы болуп, өткөн согушту байандап беришти. (438, 438а-беттер). Чайдан кийин баатырлар өз жайларына кетиши.

Эртеси Багымдат намазы окулгандан кийин добул урулду. Лашкарлар сап тартып турушту. Бул күнү уруксат алып Мухаммат Назарбек майданга кирди. Кожонт лашкарларина карап: "Эй баатырлар, мен Мухаммат Назарбек, Шахзаданын кызматын-дамын. Кандай баатыр болсоң да чык!" -деди. Бир өңү кара, көзү көк баатыр майданга чыкты. (439, 439а-беттер): "Эй, Мухаммат Назарбек, өнөрүң болсо көрсөткүн!" -деди да, Назарбекке кылыш урду. Кылыш кайра өз башына тийип, кан шорголоп кетти. Мухаммат Назарбек: "Кезек мага келди." -деп туруп урганда, баатыр экиге бөлүнүп калды. Муну көргөн Кожонт лашкарлари чогуу келишип, Мухаммат Назарбекти ортого алышты. Мухаммат Назарбек алар менен көпкө салгылашты. Аны көргөн Шахзада Жумабай даткага: "Карап турбай жардамга барыңыз!" -деди. (440-бет). Жумабай датка Козубалача экөө куралдарын алып, аттарына минип майданга келишти. Катуу согуш болуп, чаң асманга көтөрүлүп, адамдар бирин бири көрбөй чаап атышты. Өтө көп лашкарлар өлдү. Эки тараптан добул урулду. (440а-бет). Өз жайларына кетиши. Тамактанып, эс алышты.

Эртеси Багымдат намазы окулгандан кийин добул урулду. Лашкарлар сап тартып турушту. Ошондо Шахзада айтты: "Сilerge карасам, иш болбогудай, эми өзүм катыгын бербесем болбойт." -деп турганда, бир тараптан көп атчан көрүндү. Алар келип Шахзадага салам беришти. Падыша Аалам Султан Бакарам Эшен Накыпты баш кылып 70 баатырды жиберген эле, алар келишип, Шахзаданы зыйарат кылышты. Шахзада сый көрсөттү. (442-бет). Булар Шахзаданын урмат-сыйына ыраазы

болуп турушту. Шахзада Омор Али Кожо, Эшен Накып экөөнө артыкча сый көрсөттү. Буга ыраазы болгон Эшен Накыптын айтып турган сөзү:

"Эй камар йүзлүк Шахыйа,
Жанлар фидаа болсун саңга.
Дүнүйада хусни аты бардур-ки
Йака болсун саңга.
Ул Кудаа банда таборак

Рахнама болсун саңга..." (442а, 443, 443а-беттерде да ыр ушундай мазмунда уланат). - деп турганда (446-бет). добул урулду. Эки тараптын лашкарлари сап тартып турушту. Ошондо Шахзада: "Майданга өзүм жалгыз кирейин, сиздер 64 атактуу баатырлар, ат салгыла! Бүгүн буларды тынчытпасам, мен майдандан чыкпайм." -деди. (446а-бет). Аナン Шахзаданын артынан лашкарлар майданга чыгышты. (Ушерден 448, 448а, 449, 449а, 450, 450а-беттер жок). (451-бет).

Бир сөздү Кудайарбектен эшитмек керек

Бул күнү Кудайарбектин алы не болду? Ал адамдарга айтты: "Эсептөп көргүлө!" -деди. Эсептешсе, алты мин адам өлүп, мин киши колго түшүптүр. Кокондуктардан беш жүз адамды байлап алышыптыр. Бул байлангандардын баарын апкелип, алардан сурашты: "Ээ адамдар, шахзаданыздардын максаты эмнө?" Булардан үн чыкпады. Баары баштарын жерге салып турушту. Эч кимиси жооп бербеди. (123а-бет). Каары кайнап, "Эй жигиттер, эмнеге жооп бербейсиңер?" -деп, жаман сөздөрдү айтып, акаарат кылганда, колго түшкөндөрдүн ичинде Шахзаданын ақылдуу, даанышман, кайраттуу кишиси бар эле, ал Бектиң сөзүнө жини келип: "Эй Бегим, оозундан көбүгүң куйулбасын, Эгер Шахзада келсе, сага бирди жасайт." -деп, (124-бет). Бир сөз деди:

"Ал Шахзада үстүнө бул дүйнөнүн малын берсөң кабыл этпейт,
Канча качсаң кылышыңдын астына канча ыйласаң,
есили, рапым этпейт.

Качсан тутуп өзүндү, наала кылсаң кабыл этпес өзүндү
Кабыл кылбайт күндүккө берсөң кызыңды.
Дүнүйө берсөң карап да койбойт.

Мойнунца зоолу салдырып,
Жаллаптарга найзаларын сундуруп,
Бул шаарга алоолорду койдуруп,
Кокон кетет, муун орун этпейт..." (124а-бетте да ыр ушул ыргакта уланат). (125-бет).

Азап менен багы. Пулун алат го

Өлүктөрдү чункурларга салат го."-деп айткандан кийин Кудайарбек: "Буларды алып барып зынданга салгыла!"-деди. Зынданга алышп барып салышты. Түн кирди.

Эртеси эрте менен лашкарлар даараттарын алышп, намаздарын окушкандан кийин добул урулду. (125а-бет). Эки тарап урушка дайарданып, бетме-бет болуп турушту. Ошондо Шахзада соотун, туулгасын кийип, колуна болоттон билеригин салышп, бир жагына канжар байланып, бир колуна шамшар алышп, атына минип элге айтып турган сөзү: (126-бет).

"Бахадурман деген кирса майданга

Наамарттардан йары бермак истамас.

Майдандарда канын чачып душмандын

Эсу тартып карап турмак истамас.

Бахадурлар токтото алмас йүрагин

Курч йигитлар агар тапса жарагын

Март адамдар көрөр болсо душманын

Беүш этар заман тура истамас..." (Ыр ушул мазмунда жана ыргакта 126а, 127-беттерде да уланат). Буларды айтып Шахзада майданга кирип, ат ойнотуп Кохонт лашкари, Кокон лашкарлари, дос, душман баары Шахзаданын сулуулугун көрүп эстери ооп калды. Он эки жаштагы Шахзада менен беттешүүнү эч ким ылайык көрбөдү. Шахзада булардын катыгын колдоруна бермек, ошон үчүн да беттеше алышпады. (127а-бет).

Кохонт лашкарлари кенешип, Шахзадага ар кандай ыкмалар менен ат койууну ойлоп жатышты. Акырында Кохонт лашкарлари ат салышты. Шахзада үч бөлүнүп ортосунда калган арыстандай бакырып, аларга өзүн урганда кызыл-кыргын кыйамат болду. Азирети Исирапилдин чоору тартылгандай Шахзаданын үнүн угуп, келген жактарына кайта качышты. (128-бет). Ушул учурда кымкап тон кийген, ууланган шамшар кармаган, өзгөчө селде оронгон, белине Исфакан кылышын байлаган, Рум атына минген

жигит "хай-хайлап" келип Шахзадага айтты: - Эй Шахзада, элди коркутуп майданга кирип сүр көрсөтесүн, оозунду ачып көрсө, энендин сүтүнүн жыты келет. Эй жаш бала, дагы да болсо жолундан кайт!-деди. Шахзада ага: - Эй баатыр, туура айтасың, арыстандын баласы да арыстан болот. Менин ата-тегим (128-бет). Арыстандардан болсо, жаш болсом да, сендей иттердин адебин колуна берүүгө жарайм. Менин жашымды эмес, баатырлыгымды сура, жашым менен ишиң канча!-деп айтышып турган кезде, бир тараптан байрак көтөргөн көп лашкарлар пайда болду. Жакындап келсе, Атамбай датка экен. Келээри менен аттан түшүп, Шахзаданын алдына чөгөлөп, "Кызматыңызга дайармын, биз турган жерде сиздин урушка киришиңиз биз үчүн өтө уйат. Биздей жигиттеринизди майданга чыгарыңыз!?" -деп суранды. Шахзада (129-бет). ага карап: - Эй баатырлар, Алла Таала күч-кубат берсе, ошону душманга колдонбосок, башка кайакка жумшайбыз. Эз Атамбай датка, мен өнөрүмдү көрсөтөйүн, сен тамаша кыл!-деди да, Шахзада кымкап тончонго карап: - Эй баатыр, өнөрүң болсо көрсөт!-деди. Ал баатыр: - Эй Шахзада, жаш экенсүң, колумдан бөөдө өлүп кетесин!-деди. Шахзада ага: - Мен үчүн кайтырба, ажалсыз чымын өлбөйт. (129-бет). Эз баатыр, кел дедимби, келе бер!-дегенде, баатыр ууга малынган шамшарын Шахзадага сайды. Шахзада аны кайтарды. Кезек Шахзадага келгенде, учу ууланган шамшарын баатырга карай шилтеди. Ал баатыр да кайтарды. Ошол учурда Шахзадага кайрат-күч пайда болду. Берки баатыр андан корккону билинип турду. Сайышуу улана берди. Акыры (130-бет). Шахзаданын шамшары сыңды. Ошол учурда баатыр шамшар сунду, Шахзада аны калканы менен кайтарды да, канжарын алып баатырды сайганда, баатыр канга бойолуп жатып калды. Шахзаданын бул өнөрүнө тургандар таң калышып "Эз Кудай, (130а-бет). Шахзадага ушундай күч-кубат, келишкен өң берип, өтө сүрдүү кылып жаратыпсың, эми өзүң жар бол!" дешип баары тилек тилешти. Бул баатырдын өлгөнүн көргөн Кожонттук лашкарлардин баари кайтырышты, анткени лашкарлардин ичинде бул баатырга тен келүүчү баатыр жок эле. Муну көргөн лашкарлар баары бирдей канташты. Аны көргөн Шахзаданын лашкарлари да ат койушту. Бир тараптан Мухаммат Назарбек

шамшар ойнотуп чыкты. Экинчи тараптан Атамбай бардык жигиттери менен "Хай-хайлап" кирди. (131-бет) Бир тараптан Оморали Кожо, Эшен Накып кирди. Бир жактан Абыдрахманбектин кылышчандары ат койушту. Кыскасы, бардык атактуу баатырлар ар тараптан майданга киристи. Ошол күнү кызыл-kyргын, кыйамат-кайым болуп кетти. (131а-бет). Бул согушта Шахзада баатырлыгын көргөзүп, билген өнөрүн колдонуп, душмандардын канын суудай ағызып, мыктылыгын билдириди. Канчалык аракеттенгенине карабастан Кокон аскерлери буларды камап алышты. Ошол учурда Шахзада Алла Таалага кайрылып: (132-бет).

"Сыйынып мен сага, Кадыр Кудайым,

Ааламды жараткан өзүң маабуддур

Сенин мүлкүң бол жысмы жаным

Кудуретинди күллүашийа мавжүттүр." - (Ыр уланат) (132а-бет).-деп Шахзада ыйлап, Алла Таалага жалбарды. Алла Таала Шахзаданын лашкарларина ушундай күч-кубат берди-ки, ар бири зор баатырлардай болуп, өтө зор кайрат менен согуша баштashты. (133-бет). Кожонт лашкарларина ач бөрүдөй өздөрүн таштashты. Урган кылышчтары Азирет Алинин Зулпукорундой болуп тииди. Кызыл-kyргын мурдагы күндөрдөн да өтүп кетти. Өлүктөр сайдын ташындай жайнап жатты. Алардын лашкарлари беттеше албай, ар тарапка бөлүнүп качып кетиши. Ошондо Шахзада көнүлү көтөрүлүп, жигиттерине карап бир сөз деди:

"Шахимардан мадат берсе биздерге (133а-бет).

Душмандарын өлтүрмөктүр жаарандар.

Авазамиз кетсин такты фалакка,

Кулгуулалар түшсүн көктө малакка,

Көчөлөрдү толтургула өлүкке!.." (Ыр 134-бетте да уланат). -деп, Шахзада бардык жигиттерине ыраазылык билдириди. Андан кийин Кожонт шаарынын лашкари Шахзададан амандык тилешти. Күн кеч болду, добул кагылды, ар бири өз орундарынан жай алышты. (134а-бет). Бул күнкү урушта Кожонт лашкарларинин жыйырмадан бири да калбады.

Шахзада жигиттери менен жайына барып, аларга тартуу, белектер берди. Бул күнкү кайрымдуулукка Атамтай да тең келбейт эле. (135-бет). Шахзаданын бул кылган берешендигине

баары ыраазылык билдиришти. Шахзада соот кийимдерин чечкенде көрүшсө, жети жерине канжар тийген экен, баатырлыгынан аны сөзбептир. Баары таң калышты. (135а-бет). Шахзада жана анын айланасындагылар майдандан аман-эсен чыгышканына карата айткан сөзү:

"Алдық душмандар жаныны, кылдық кыйамат күнүн,

Төктүк ракып канын топурак менен таштар арасына.

Душмандар кызыл канга буланып,

Кырылды хасрат менен баштар арасына..." (Ыр уланат). (136-бет). - деп сүйүнүчүн билдириди. Өлкө башчылары тамактанып бүтүп, ар кимиси өз үйлөрүнө барып дем алышты.

Эртеси эрте менен Багымдат намазын окугандан кийин, (136а-бет). Лашкарлардин баары бир бирден келишип, Шахзада менен саламдашысты. Шахзада добул урулсун деп буйрук берди. Ошол мезгилде көп караан келатканы көрүндү. Жакындағанда караашса, алар Кудайарбектин (Кожонт акиминин) лашкар башчылары экен. Алар курларын мойундарына салып, Шахзададан кечирим сурап, мындаи дешти: (137-бет). - Эй Шахзада, биринчицен, Алла ақы, әкинчицен, Адам атанын урматына, үчүнчүдөн Нух пайгамбардын урматына, төртүнчүдөн, Ибраим Калиулланын урматына биздин - күнөкөрлөрдүн күнөөлөрүн кечириңиз!? Бизди Кудайарбек жиберди. - дешти. (137а-бет).

"Садагаң болойун эй, аз Шахи-Султаным,

Сизге куттуу болсун ушпу шахарлар.

Курбаның болойун Шахи-Жаханым,

Сизге куттуу болсун ушпу шахарлар.

Кылыш дайым шаҳди сахра бизни

Берди сизга өкүмөттүн бажыни

Айтып-айтып жиберишти зарыны

Сизга болсун куттуу ушпу заманлар!.. "(Ыр 138-бetteтте уланат). - деп (138а-бет). айткандан кийин Шахзаданын ырайымы келди. Мындан кийин да кечирим сурагандардын саны улана берди. Келгендердин баары Кудайды ортого салып, Шахзаданын өмүрлүү болушун тилеп, кечирим сурашып, (139-бет). өздөрү менен бирге Кудайарбектин да күнөөлөрүн кечиришин сурап, эгер кечирсе төрт жүз атактуу баатырлар да кечирим сурап келээрин билдиришти. Шахзада аларга мындаи деди:

"Кокон шаарын берсин күллү хражын
Кырк миң puta, кырк миң пала жиберсин.
Малларына закат бирла хражин

Кырк миң көрпө, кырк миң сарпай жиберсин..." (Ыр 139а, 140, 140а-беттерде уланып, дагы көптөгөн салыктарды санап чыгат). - келген элчилерге Шахзада ушундай деди. (141-бет).

Элчлер барып айтканда, Кудайарбек дароо маакулдугун билдирип, "Менде мынчалық дүнүйө жок, бир сулуу кызым бар. Эгер Шахзада маакул болсо, ошону берейин." -деди. Анда бир канча аалым, уламалар: - Эй бегим, сиз анын маакулдугун сурал отурбаң, берчүлөрүңүзدү дайардап, кызыңызды баш кылып, өзүңүз мойнуңузга курунүзду салып кулдук уруп барсаныз, мүмкүн, Алла Таала Шахзаданын жүрөгүн жибитип, райымы келип, сизди кечирээр. (141а-бет). Анткени, сунган мойунду кылыш кеспейт." -деген сөз бар-дешти. Бек мындай кенешке көнду да... (142, 142а-беттер. Ушерде бир бетке жакын ыр калды).

Кожонт шаарынын көптөгөн аалым, уламаларын, эл башчыларын чогултуп, чоң-кичик баары биригип, колдо бар лашкарлардан да алып, Шахзаданын алдына барып, тооба кылып, кечирим сурал турушту. Алардын ичинен Кудайарбек алдыга чыгып, курун мойнуна салып, кечирим сурал, кызым Шахзадага мунасип келер бекен деп, жалбырактай дилдиреп, Шахзадага айтып турган сөзү: (143-бет).

"Садагаң болай, Шахым, ар на кылдым, тооба кылдым,
Курбан болай, тажыдаарым, ар на кылдым, тооба кылдым.
Тамашалар көрдү барча, азаиз тообалар кылды,
Эрүрсүз гүйө Үрүстөм Кудайым айласин бейгам
Ай Шахзада Аалам, сизга ман тообалар кылдым.

Искандар чакыриң болса, Жамшид навкариң болса

Маниндик кулдарың болсо, азизим, тообалар кылдым." -деп, (143а-бет). Кудайарбек ыйлап турду. Шахзаданын райымы келип, бардык күнөөлөрүн кечирди. Аны менен бирге келген лашкарлар Шахзаданын лашкарларин ээрчитип шаарга алып киришти да, сый-сыпат көрсөтүп, баарына бирден сарпай кийгизип, бирден ат мингизип, бирден шамшар тартулап, сый-урмат көрсөтүштү. (144-бет). Достор курсан болуп, душман кайгыда калды.

Андан кийин Кудайарбектин кызын махрам кыздар менен мафага салып, баатырлардын коштоосу менен Кокон шаарына жол тартышты. Анын артынан Кудайарбек миң төө, миң күлүк ат жабдыгы менен, миң жылкы, миң шамшар, миң кылыч, миң курсу, миң найза, миң кочкор, миң кой, миң көрпө, миң түрлүү кийимдер, беш жүз бокчо, (144а-беттер). Кырк каниз (кенизек) менен бирге "Малика-и самарканда" (бийчилир) аталгандардын баарын Кудайарбек Шахзаданын атасына жиберди. Андан кийин бир канча күн уу уулап, күш салып, ойун-зоок менен бир жерге барышса, аба, суусу таза, таң калаарлык жер экен, (145-бет). ошол жерге Шахзада жана жанжөкөрлөрү қыргыз үй тигип, көп күндөр ошерде туруп калышты. Ал жер Шахзадага өтө жагып калгандыктан "Мен ууга барып келгиче, мага ушерге бир сарай саласыңар, бак-бостон кыласыңар!"-деди да, ууга жөнөдү.

Башчылар дароо миң кишини чогултуп, миң уста (145а-бет). беш жүз наккаш (үйдү кооздоочулар). дайардап, танап тартып, ишти башташты. Баш-айагы тогуз күндүн ичинде көз көрбөгөн, кулак укпаган бак-бостон дайардашты. Ортосуна мармар таштан авиз (көлчө) жасашты. Төрт тарабына кызыл гүлдөр отургузушту, анда булбулдар сайрап турду. (146-бет). Айланасына такиа сарви (жамбаштап отура турган орундуктар) дайардашты.. Үйдүн ичин айтып ада кыла алгыс кооздукта жасашты. Ичине жибек килем, зарин тапталар (жакандоз төшөктөр), текчелерине кытай чыны, илеген, самовар, аптава (колго суу куйгуч) койушту. Полоттон эшик, күмүштөн чынжыр дайардап, миң кызматчы ишти бутуруп, күтүп турушту. (146а-бет). Шахзадага чабарман барып: "Багы-бостон дайар болду."-деп кабарлады. "Өзүңүз баш болуп кадам-иранжи кылпыңыз (кадам койунуз!?)"-деп, кол куушурup турушту. Шахзада аларга сый-сыпат көрсөтүп, сыйлыктар берди. Караса, багы-бостон өзү күткөндөн да артык жасалыптыр. Өтө сүйүн-гөнүнөн кызматчылар менен сүрөтчүлөргө эсепсиз сыйлык сарпайлар берди. (147-бет). Алар Шахзадага ыраазы болуп, баталарын беришип, кетишмек болгондо, Шахзада миражун башчыны (казына башчыны) чакыртып, "Булардын баарына ат мингизип жөнөткүлө, жөө кеткени уйат болот."-деди. Аларга ат жабдыгы менен берилген соң, жол тартышты. (147а-бет).

Шахзада аалым, улама, каары, хафыздарды чакырып, тойтамаша жасап, анан гулбакка кирди.

Ал жерде көп күн турғандан кийин кеңешчилерин чакырып, "Биз бул жерде ойун-зоок менен жата берсек, Падыша атабыз бизди күтүп отурса, мунубуз жарабас, кетишибиз керек!"-деди. Кеңешчилери да: "Туура! Кеткенибиз он."-дешти. (148-бет). Баарын жыйнап, ат, төөлөргө жүктөп жолго чыгышты. Бир топ жол жүрүп барып, Бешарык шаарына жетишти да, булбулдары сайраган, кийиктери акырып турган бакка түшүштү. (148а-бет). Кыргыз үйлөрүн тигип, беш-он күндөй туруп калышты. Уу уулап, кийиктин көптүгүнө таң калышты. (149-бет). Бул сөз мында турсун.

Бир сөздү Кудайарбектен эшигин

Аталган тартуу, белек-бечкектерди Кожонттон жыйнап, Эшен Накыпты башчы кылып, бир нече лашкар менен Коконго жиберди. Алар жол жүрүп отуруп Коконго жетип келишти. Падышага Кожонттон тартуулар менен лашкарлар келишкенин билдирип чабарман жиберишти. (149а-бет). Андан "Эгер Падыша биздин күнөөбүздү кечирип, белегибизди кабыл алса, ага кызмат кылсак деген үмүтүбүз бар."-деп айттырылып, ал чабармандын келишин күтүп турушту. Чабарман Падышага кабарлаганда, Падыша: "Күнөөлөрүн кечирдим, алып келгиле!"-деп буйрук берди. (150-бет). Дароо барып Кудайарбекти жанжекерлөрү менен Падыша Ааламдын алдына алып келишти. Кудайарбектер Падыша Ааламды тактысы менен куттукташты да, белектерин беришти. Падыша белектерди келген лашкарларга бөлүп бердирди жана аларды сыйлады. Лашкарлар Падышанын бул көрсөткөн сый-урматына ыраазы болушуп, ак баталарын айашкан жок. (150а-бет). Падыша Кудайарбекке жана лашкарларина ордо дайардатты да, ошерге жайгаштыртты. Малика кызын да ошерге апкелгиле деп буйрук кылды. Кудайарбек кызы жана лашкарлари менен ошол ордодо турушту.

Бир сөздү Шахзада Саид Кудайаркандан эшитиң

Шахзадалар Кожонт жүрүшүндө көпкө кармалып калган-
дыгынан улам ага Падыша Аалам кат жазып, чабарман жиберди.
Каттын мазмуну мындай эле: "Ээ көзүмдүн нуру, перзентим
Шахзада, эмнеликтен мынча көпкө кечигип кеттициз? (151-бет).
Биз сизди сагындык. Кандай болсо да тез келсениз!"-деп бир
топ атактуу баатырларды Шахзаданы күтүп алышка чыгарды.
Чабарман Шахзаданын келишин кабарлаган соң, эки миң
саркарда утурлап чыкты. Шахзаданы зыйарат кылып урматтап,
кол куушуруп, "Шахзада, сизди атаңыз ётө сагынычта күтүп
турат.. (151a-бет). ошондуктан сизди тосуп алгыла деп чыгарды."-
дешти. Бул сөздү уккан Шахзада аскерлери жана олжолору менен
Кокон шаарына жакындалды. Көптөгөн кишилер келишип,
Шахзаданы зыйарат кылышты. (152-бет). Шахзада анын
келээрин күтүп аткан көптөгөн кишилерди көрдү. Баары Шахзада
үчүн кызмат кылабыз дешип, анын этегин көздөрүнө сүртүшүп
турушту. Элдин көптүгүнөн Шахзада булуттун ичиндеги Айдай
болуп бир көрүнүп, бир көрүнбөй атты. (152a, 153, 153a-беттерде
Шахзаданы ашыра мактоолор айтылат). (154-бет). Шахзада
шаани-шөкөт менен ордого кирди. Авлийа Баатыр хандын
кишилери бүт бойдон чыгып, Шахзаданы зыйарат кылышып, аны
ордого көтөрүп киришти. Падыша Аалам дароо тилла тактысынан
турup, Шахзаданы кучактап, бетинен өөп, Алла Таалага шүкүр
айтып, Шахзаданын башынан өткөндөрүн сурай баштады.
Шахзада бирин калтыrbай, ийне-жибине чейин айтып берди.
(154a-бет). Ошондо Шахзада Падыша Ааламга: "Жаным ата,
кандай кызмат буйрусаңыз жандилим менен аткарып, каалага-
ныңызды апкелип, сиздин алдыңызда турам." -деп жакшы сөздөр
айтты. Атасы ыраазылыгын билдирип, аны сыйлады. Кымбат баа
кийимдер кийгизди: алтындан камар (кур) байлап, зардан
тигилген чепкен, ичик жаптырды. (155-бет). Бул үч кийимдин ар
бири бир мамлекетке арзыйт. Анын ар бир түймөсү бул үч
кийимдин баарынан да артык эле. Буларды кийгендөн кийин
Шахзада Айдай болду да калды. Андан кийин Падыша Аалам оң
жагына Шахзада Сарымсакбекти отургуздзу. Андан кийин
Кудайарканга да (155a-бет). Сарымсакбектин жанынан жай

берди. Андан кийин сол жагына Шахзада Малабек, Шахзада Сопубектерди отургузду. Атактуу кызматчылар, баатырлар кол куушуруп турушту. Ошондо Ташкенден алынып келинген туткундарды "Бери апкелгиле!"-деп буйрук кылды. Мойнуна золу салынган бир канча корбашы, жаллаттарды, анын ичинде Мамашарип аталькты темир тордун ичинде апкелиши. (156-бет). Анан Мамашарип аталькка суроо узатты: - Ээ атальк, сага кырк бээ керекби же кырк айгыр керекби?-деди. Анда атальк айтты: - Ээ Падышам, мага кырк бээ берсөнцىз саап ичсем деп ойлогом,-деди. Падыша кырк бээни тез арада таап келгиле деп буйруду. Кызматчылары дароо таап келиши. Падыша ал кырк бээниң күйругуна Мамашарип аталькты байлатты да, бир камчы уруп айдал жиберди. (156а-бет). Ал бээлер Мамашарип аталькты көчөмө-көчө сүйрөп жүрүп өлтүрдү. Анан Падыша Аалам көп кишилердин күнөөлөрүн кечип, сыйлады, бир канчасынын баштарын алдырыды. Анан кадырдан болуп, ушак сөздөр түгөдү деп ойлоду. Достор сүйүнүп, душмандар күйүндү.

Андан кийин ушул жerde Жусуп мин башыны Марглан шаарына аким кылып дайынdagан жарлык берди. (157-бет). Шахзада Сарымсакбекти Ташкент шаарына аким болсун деген жарлык жаздырды. Шахзада Кудайарканды Наманган шаарына акимдикке жарлык чыгарды. Анан Шаарканды Жусуп Мукаммат Муса даткага берди. Анжийан шаарына Каримкул Мактарди аким кылды. Касан шаарын дагы бирине берди. Тус шаарын дагы бирөөнө берди. Ош шаарын жана бирөөгө берди. Кожонт шаарын дагы бирине берди. (157а-бет). Анан Каримкул Мактарга Мусулманкулду баатыр башы кылып жиберди. Андан кийин өзүнүн жанына Шады мин башыны мин башы кылды. Азизди казанчы кылды. Сайд Алибекти дасторкончу кылды. Нурбайды каллакамачи, Каллакышлакийага саркар кылды. Турсун Мухаммат саркарди ордого саркар кылды. Молло Калбекти китапбардар (катчы) кылды. Жусуп мин башынын уулу Бердикожо аттабачы болду. Кыскасы эли-журттан баргандардын баарына сый-урмат көрсөтүлдү. Кызмат көрсөткөн кыпчак урууларынын көңүлдөрү кара болуп, нааразылык менен өз жайларына кетиши. (158-бет). Бир жыл падышалык доорон сүрүлдү. Бул сөз мында турсун.

Бир сөздү Жусуп миң башынын өлтүрүнөн эшитин (Бул бөлүм Жусуп миң башынын шейит болушу тууралуу)

Бул арада Мухаммат Назарбекти Ташкентке кызматка буйруду. Аркасынан Шады миң башы Авлийа Баатыр ханга билдирбей, "Мухаммат Назарбек бараары менен өлтүрүлсүн!"-деп кат жазды. Мухаммат Назарбек болсо сүйүнүп, курал-жарактарын алыш, адамдары менен Авлийа Баатыр хандын батасын алыш сыртка чыкканда, (158а-бет). Жунус датка деген тоолук "Ээ бегим, өзүңүзгө этият болун, сиз бул жерден кеткендөн кийин артыңыздан башка киши барат, аны кармап тинтин, кандай болгонун анан көрөсүз."-деп айтты. Мухаммат Назарбек мууну көкүрөгүнө түйүп, шаардан чыкканда, аркасынан бир сыпай ат чаап чыгып баратты. Мухаммат Назарбек адамдарына: - Ошол жигитти кармагыла!-деди. Кармап алышты. (159-бет). Андан "Кайда баратасың?"-деп сурады. Ал: - Θэ ишим менен Ташкенге баратам."-деди. Аны тинтип, жазылган катты таап алышты. Ал катта: "Мухаммат Назарбек бараары менен өлтүрүлсүн!"-деп, Падыша Ааламдын атынан жазылып, анын мөөрү басылган экен. Мууну окуп көрүп баары таң калышты. "Биз Авлийа ханга жамандык кылган экенбиз да! Жандилибиз менен кызмат көрсөтүп жүрсөк, бизди өлтүр дегени кандай?"-дешти да, байагы жигиттин башын алыш ташташты. (159а-бет). Мухаммат Назарбек адамдары менен Ташкентке барбастан, өз элине кетти. Ошол бойунча элетийадан кайткан жок. Бул кабар бардык жакка тарап отуруп Авлийа Баатыр ханга да жетти. Падыша мындан кабары жок болгондуктан, Мухаммат Назарбектен таарынып, "Колунан келгенин кылсын!"-деп койду. Бул сөз мында турсун. (160-бет).

Бир сөз Жусуп миң башынын өлтүрүлүшү тууралуу

Мухаммат Назарбекке байланышкан окуюя Жусуп миң башыга да жетти. Ал айтты: "Бул кандай сөз? Ушунча кишини окко тутуп бергенине эмне себеп? Мухаммат Назарбек өлтүрүлсүн дегени кандай?"-деп таарынычын билдириди. Ошондо ушакчылар Жусуп миң башынын сөздөрүн Шады миң башыга айтып келишти. Ошондон фитина-факат (бузулуу) башталды. Жусуп миң башыга

кек санагандар жаман сөздөрдү Авлийа ханга айта беришти. Алардын айткандарына ишенип, "Эмне кылсаң өзүң бил."-деп Шады миң башыга тапшырып койду. (160а-бет). Шады миң башы Саид Алибек дасторкончуну чакырды да, ага: "Ээ бегим, бул Жусуп миң башыдан жаман сөздөр чыгат окшойт, эртерээк мунун көзүн тазалабасак болбойт. Сиз тез барып Жусупту өлтүрүп келиң!"-деди. Шылтоолор таап, Саид Алибек Маргланға бармак болду. Лашкарлар куралданып, Авлийа хандын батасын алып, Маргланға жүрүп кетиши. (161-бет). Саид Алибек Маргланға жетип барып, Жусуп миң башынын ал жерде падышадай сөөлөтү бар экенин көрдү. Өтө көп аскерлер, кызматчылар кол куушуруп, анын алдында турушуптур. Жусуп өтө атактуу, тени жок баатырлардан эле. Ал аскерлерине сый-урмат көрсөтүп, коноктоп атканда, Саид Алибек дасторкончу жетип барды. (161а-бет). Адамдар аны күтүп алып, ордого киргизишти. Күптан намаз учуруу эле, Саид Алибек Жусуп миң башы менен туугандарча учурашты. Жусуп миң башы аны сыйлап, төргө өткөрүп, бар тапканын берди. Тамактан кийин Саид Алибек жигиттерине: "Сак болгула! Пaitин (ыңгайын) таап бул баатырды кармагыла!"-деди. Ошондо бир нече кыйанатчылар Жусупту кармап, жыңжыр (чыңжыр) менен байлашты. Анан саид Алибек келип Жусуп Мин башыга: - Көп деле кайгырбан... паашалык экен да!"-деп турганда, Жусуп миң башы ага айтаарын айтып турган жери:

"Наамарттаргатнамроо болсон ар жерде
Ар кимиге сыр-хайалың билдирур.
Көңүлдөгү сырды айтпа наамартка,
Душмандарга дароо барып билдирур.
Жытсыз гүлдөн агар өнсө жалбырак
Пайдасыз өсүмдүктөн жакшыдур топурак.
Бейакыл жолдоштон жакшыдур тайак. (162а-бет).
Сокурларга жүргөн жолун билдирур,
Наадандарды койуп болбойт ойуна.
Өздөрү алур (кожойун) болот үстүгө.
Наамарттардын мейман келсе үйүнө
Күчүктөй каап пейил-куйун билдирур.
Курбан болай март жигиттин бастина
Атын бакар газат кылбай кадына.

Жаман менен барбаң душман үстүнө,
Сөздөр айтур, жаман сөздөр билдирур,
Саид Алибек, келди сизге давранлар,
Биздек марттар болду сизге йаманлар. (163-бет).
Өз алыны билбес оргиз (эч качан) нааданлар
Бир иш башлар хар халын билдирур.
Амма йакышылар-ки фалак жабро йетар (бийик кетет).
Наадандардын иши на йерга йетар -
Хар иш кылса акыр жазасын тартар.
Акыр өз жанына жаза жеткирур.
Баатыр наамарт айламас көзүгө,
Ар ким жаман болса кылар өзүгө.
Кетар болсак биз акырет үйүгө
Бехудаа өлүм келтирур.
Кани маним арзим Шахым эшитса
Йана бул аз-алымны эшитса. (163а-бет).
Арзимни эшитип, алым сурап,
Бу халимга нима гавга келтирур.
Нече йылдан бери ат үстүдө эдим
Нече кызмат бу Падышама кылдым,
Майдан ичида неча жулана (баатырлық) кылдым
На сабаптан маңға жафаса жеткирур!?
Бир колумда найза, бир колумда чочмор,
Бир колумда шамшар, бир колумда канжар
Наамарттар жафаси жанымдан өтар.
Наамарттар качан достук билдирур.
Бизиндең бахадур жаханна келмас
Туткан иштеримни харгиз (эч качан) түзө алмас,
Бу дүнүйа эч кимга бафаса кылмас. (164-бет).
Фалак неча түрлүк жафаса жеткирүр.
Мандан кийин болгай неча алаамат.
Кан чашма-чашма болгай кыйамат,
Башыңларга келгай неча маламат,
Бул дүнүйа кимга рахат көрсатүр.
Бүгүн маңға келди ушбу алаамлар.
Келар сизга эртаң неча ситамлар (кыйноолор).

Жусуп миң башыны көргөн Ыаранлар,
Кудайымдан неча хикмат келтирур."-деп... Кыскасы, Жусуп
миң башыны байлаган бойунча жаллаттардын колуна тапшырды.
Жаллаттар алып барып... (Ушерден беттер жок) (164а-бет).

...Ал күнү уруш өтө катуу болуп, башаламандап кетти.
"Кожонт лашкерлеринин жарымы Шахзадага, Шахзаданын
аскерлеринин жарымы Кожонт тарапка өтүп кетишти. Күн кеч
болуп, карапты кирди. Добул урулду. Эки тараптын аскерлери
ажырап, өз орундарына барышты. Эл Шахзаданын согуштан
эсен-аман чыкканын күттүкташты. (451а-бет).

Шахзада уруш кийимин чечип, өз үйүнө кирди. Андан кийин
атактуу баатырлар бир бирден саламдашканда Шахзада "Бизден
канча баатыр, алардан канча адам өлүптүр?"-деп сурады.
Отургандар эсептесе, (452-бет). эки миң адам өлүп, Шахзада
тараптан беш жүз баатыр Кожонт шаарына кетиптири. Кожонт
лашкарларинан алты миң өлүп, алты жүзү колго түшүптүр.
Шахзада: "Колго түшкөн лашкарлар кайда?"-деп сураганда, Эшен
Накып: "Рахманчанын колунда, райымсыз каңкорлор баштарын
кесип атат, Баатырлар бар экен, алардын да баштарын кесип
атат." -деди. Алардын баштарын кесип аткан Сайд Алибек эле.
Бул сөз мында турсун. (453, 453а-беттер жок) (454-бет).

...Лашкарлар өтө көп чогулуп, жерге батпай калды. Бул сөз
мында турсун.

Эми бир сөздү Шады миң башыдан эшиitmек керек

Бул аваза Кокон салтанатына келди. Шады миң башы ачуусу
келип, Шах-и Ааламга: "Эмне себептен саркарлар бейадап иш
кылат? Эгер барып Тустагы аскерлерди, кыпчактардын
саркарларин алдыңызга апкелбесем, Шады миң башы атым
өчсүн!"-деп ант берди. (454а-бет). Лашкарларди чогултуп,
куралдарын алып жолго чыгып, Тусту барып курчап алды.
Булардын келгенине Мусулманкул өтө сүйүндү. "Бул бетпактын
башын кесип, канын төкпөсөм армандан чыкпай!"-деп турду.
Күн кеч кирип кетти, Таң атканда Багымдат намазынан кийин
добул урулду. (455-бет). Эки тарап сап тартып турушту. Бул

жерде бардык кыпчактар бир тарап болуп, Мусулманкулга кошулду. Кара чапандар бир тарап болуп Шады миң башыга биригишти. Баатырлар урушууга тап берип турушту. Ушул жерде Үрүстөмдүн урушун баштashты. Мындай уруш жер жүзүндө болгон эмес. Мусулманкулдун ал күнү күчүнө күч кошулду. Мусулманкулдун (45a-бет). лашкарларинан бир баатыр майданга чыкты да: "Эй Шады миң башы, бул кылганың кандай? Бузукулук кылдың, колундан не келет? Чык майданга!" (456-бет). - деди. Андан кийин Шады миң башынын баатыры түз келип, Шахзаданын адамдарына (Мусулманкулдун адамдары деп түшүнүү туура болот) найза сунду. Ал баатыр айтты: "Эй намарт, сен кимге кызмат кыласың? Шадыга кызмат кылып не максатка жетесиң? Андан көрө Шахзадага барсан, сага жакшылык кылат дегенде, ал: "Эй наадан, ар ким өз улуу башчысынан кайтып, башкага кызмат кылабы?" -деди. (456a-бет). Баатыр айтты: "Андай болсо өнөрүндү көрсөт!" -деди. Мусулманкулдун баатыры: "Мен муш көтөрбейм жана муш жебейм." -деди. Ал баатыр кыпчак баатырына найза сунду. Кыпчак анын найзасынын учунан кармал турup ыргытты эле, ошондон нары жок болду. (457, 457a, 458, 458a-беттер жок) (459-бет).

"... дагы адамың болсо жибер, мен Жумабай баатыр сипердейлер менен урушкандан намыстанам." -деди. Мунун сөзүнө баатырлар ишенишпеди, ар тараптан чабуул койушту. Жумабай баатыр тоотподу. Акырында жигиттер жалпылап найза сайа баштады. (459a-бет). Ошондо баатырлардын кыжыры кайнап, күрсүлөрүн алыш, жигиттерге карап ат койуп, чапкан сайын кыйратып, жүз кишинин бириң койбой өлтүрдү. (462, 462A. 463, 463a-беттер жок). (464-бет).

...бул күнү Мусулманкулга эч ким тең келе албады. Кокон лашкарларинин баары коркуп, "Бул Мусулманкулга ким барабар келет? -деп таң кала ойлонун калышты. Шады да эмне кылаарын билбей маң болду. Анан акылына келип; өзүнө дем берип мындай деди: (464a-бет). "Бул Мусулманкул канчалык адам? Өзү кичине болсо, чолок болсо, көзү кысык(жымышык) болсо, мунун кудурети канчалык жерге жетет эле." -деп, аны писант кылбады (тоотподу). Акыры бир баатыры найза алыш, Мусулманкул менен беттешип калды. Мусулманкул: "Эй баатыр, өзүң жаш болсоң, майданга

неге кирдин? Өлүмдөн коркпойсунбу?-деди. Ал батыр айтты: "Эй чолок, сен эмне деген адамсың? Мынча мактанаасың? Сөөктөрүндү майда-майда кылып..(465, 465а, 466, 466а, 467, 467а, 468, 468а, 469, 469а, 470, 470а, 471, 471а, 472, 472а-беттер жок). (473-бет).

...дароо кыпчактардын бири келип, баатырга кылыш салды. Баатыр аты менен экиге бөлүнүп өлдү. Бул алааматты көрүп Шады мин башынын лашкари өзүн майданга урду. Буга кошо Мирзат күшбеги 40 мин лашкари менен өзүн урду. Эки жактын лашкарлари кудум эки дарыйа кошулгандай болду. (473а-бет). Салгылашуу катуу болду. Кылыш, найза, добулдун үндөрү асманга чыкты. (474-бет). Бир бириң тааныбай урушуп атышты. Кызыл кыргын, кыйамат болду. (474а-бет).

Ошентип Шахзаданын лашкари (Мусулманкул тарап) жеңди. Шады мин башынын лашкарлари таркап, чачылып кетиши. Өзү мин аскери менен тууларын таштай качып, бир коргонго барып камалды. Артынан аскер барып аны курчап алды. Шады мин башыны колго түшүрүп, башын кесиши. Достор сүйүнүп, душмандар күйүндү. Андан кийин качып кеткен Шадынын адамдары...(475, 475а, 476, 476а-беттер жок). (477-бет).

...тура албай, дароо атасына тартуу чогултуп, 40 ат алтын жабдык, 40 төө күмүш жабдык, 80 жайдак ат, 80 покчо сарпай чогултуп, атасына Ташкент шаарынан жетип келди. Көрсө, атасы 100 мин лашкардин арасында калыптыр. Андан кийин каары келип: "Куда кааласа кирип атамды көрөйүн, анан булардын катыгын берейин!"-деп атасынын алдына келди. Канчалаган улуулар утурлап чыгып, (477а-бет). "Көзүмдүн нуру Абырахманбек келди."-деп, ордунан туруп, кучактап көрүштү. (Кол жазманын бул барагынын оң жак талаасында "1297-жыл" деген жазуу бар. Бул Мухаммат пайгамбардын хижра жыл санагы менен жазылган болуу керек? О.С.)

Тамак ичилгенден кийин сарпай кийгизди. Атасы: "Эй Шахзада баатыр, кандай окуйалар болду?.. (478, 478а, 479, 479а-беттер жок). (480-бет).

...башын кесип, канын төгүп алардын дадыны берсем,
Сөзүмнү алмаса, барчаларини паралар кылсам.

Алып шамшар ушпу кыпчакларни ман кырсам!.." (480, 48а-беттерде ыр уланат).(481, 481а, 482, 482а, 483-беттер жок). (483а-бет).

... калган экен. Токтемиркан мабада тириү болсо, ошол Токтемиркан болбосун?"-деп турганда, Шахзаданы тааныган бир адам бар эле, ал: "Эй баатырлар, жан ширин экен, коркуп турасыңар. Бул баатыр шахзада Абырахманбек - Авлия Саид Мухаммат Шералы хан баатырдын уулу. Саид Кудайаркандын агасы. Силер айткан баатыр Токтемиркан Шахзадага барабар келе албайт. (483а-бет). Шахзада ётө курч, андан көрө өзүнөр уят болбогула!"-деп айттып турду. Добул урулду. Сап тартып турушту. Шахзада ат ойнотуп майданга кирди.(484, 484а-беттер жок).(485-бет).

...Шахзада Кудайаркан бир тарапта, Шахзада Абыракманбектин лашкарлари экинчи тарапта сап тартып турушту. Эки Шахзада - ага-ини - бири бири менен беттешип, эки шер бир бирине барабар болду. Эми тамаша көрүн, не иштер кылышаар экен? Шахзада Абырахманбек куралданып, эки жагына эки жигитин алып, белине алтын кайыш байлап, башына туулга кийип майданга чыкты. (485а-бет). Ат ойнотуп, "Баатыр болсоң чык!"-деп турду. Эч ким алдына барғанга такат кылбады (486, 486а-беттер жок). (487-бет).

... "Сиздер падышазададурсуздар. Биз сиздердин кызматчыларыңыздарбыз. Сиздер эмнеге урушасыздар? Шахтардан кедейлер үмүт кылат, сураганын берсе... Силер шахсыңар, таксыр шахзадам, 5-6 адам бар, бузукулук кылып жүргөн наадандар. Аларды бизге берин, биз өз кулуңузбuz."-деп сурал турду. "Булардын сөздөрүнө кирсем наадандык болор."-деди Шахзада. (487а-бет). "Эй көп сүйлөгөн көсөө сакал, сенин сезүндүн не кереги бар? Андан көрө өнөрүндү көрсөт, Кудай Таала эмнени энчилесе, ошону көрөбүз"-деди. Андан кийин Көруулу айтты: "Эй таксыр, бизден сизге тыг (найза) сайыш адепсиздик болор, бириңчи сиз баштаң!"-деди. Шахзада наар тартып, күрсүнү көтөрүп, Көруулуну урду. (488-бет). ал кайтарды. Андан кийин Көруулу айтты: "Мендурман, Көруулу султандурман, аман койбайм."-деп, күрсүнү көтөрүп Шахзаданы урду. Шахзада кайтарды да, кайра күрсү урду. Көруулу кайтарды, бирок аты өлүп

пийада (жөө) калды. Күркүрөп оозунан көбүк чачылып, айланып келип шахзаданын бутуна күрсү урду. Шахзада кайтарды. Шахзаданы алып чыгып кетиши. Андан Шахзада эки жигитине келип күрсү урду. Эки жигит эки тараптан шамшар урду, ал эки шамшар эки колуна тиidi. Колундагы күрсү жерге түштү... (489, 489a, 490, 490a, 491, 491a, 492, 492a-беттер жок). (493-бет).

... Шахзадага бүт жаныбыз менен кызмат кылсак деп Кожо Мир Асатти элчи кылып жибериши. Ага мындай тапшырма берилди: "Эй Кожо Мир Асат, Падыша Аалам Султан Бакарамдын алдына барып, анан Шахзада баатырга "Биздин арызыбыз ушул - Мусулманкулдун, Мырза бийдин, Көруулу бийдин, Козубала бий жана 400 атактуу баатырдын арызы ушул - бизге Шайхилисламды берсин. Экинчи Молло Калийсаны берсин. Учунчү Дамулла Кожомкулду берсин. Төртүнчү Абдырахманбекти берсин. Бешинчи Азимбай күшбегин берсин. (493а-бет). Алтынчы Таңкул Шагаулду берсин. Жетинчи Махаммат Умар датканы берсин. Сегизинчи Садық Түнкетарды берсин. Тогузунчы Сайд Алибекти берсин, Онунчы Маат кашканы берсин. Андан кийин биз өз жанын берген кулдардан болуп беребиз. Булар күшанды (баш алгыч). Аларга кызматка баруудан коркобуз. Буларды өлтүрсүн же бизге берсин, андан кийин көңүл бир жактуу болот."-деп жазып, катты Кожо Мир Асатка тапшырышты. (494-бет). Кожо Мир Асат Авлийа Баатыр хандын алдына барып, Шахзада менен Авлийа Баатыр ханга ал сөздөрдү бир бирден айтты. Андан кийин бул кыпчактардын сөздөрүнө ишенип, Падыша Аалам буйрук берди: "Эгер алардын максаттары Мамат Умар, Молло Калийса болсо, жаллаттарды чакыргыла! Мухаммат Умар саркардин башы алынсын! Молло Калийсанын башы алынсын!"-деди. Ошол замат лашкарлар Мухаммат Умар саркардин, Даммулла Калийсанын базардын ортосунда баштары алынды. Андан кийин Кожо Мир Асатка жооп берип, "Буларды өлтүрдүк, эми маакул болушса жарашалы!"-деп айтЫп жиберди. (494а-бет). Кожо Мир Асат кыпчактарга барып: "Баатырлар, Мухаммат Умар саркар менен Молло Калийсаны өлтүрүп бериши, эми эмне дейсиңер?"-деди. Баатырлар көнешип айтышты: "Кожо Мир Асат, дагы барың, биз айткандардын баарын берсин, болбосо, болбойт."-дешти. Падыша Кожо Мир Асат кыпчактардын түрү бузук экенин билди. (495-бет). Дароо

Авлия Баатыр хан менен Шахзада экөөнө барып айтты: "Эй Шах Аалам Султан Бакарам, бул нысабы жоктордун түрлөрү бузук көрүнөт, Шахзада Сайд Кудайаркан өзү жаш, алардын ойун билбейт."-деди. Андан кийин Падыша Аалам айран болуп, "Мунун кандаи илаажи (амали) бар?"-деп сурады. Ошол убакта Шахзада: "Мунун илажи согуш, кан төгүш, баш кесиш!"-деп ордунаң туруп, жарагын алып, кийимин кийди. (495а-бет). Атына минип: "Эй Кокон лашкари, бул күнү мен майданга кирем, анан баарың бирдей ат койосунар! Бул қыпчактардын баарынын башын албасам!.." -деп жигиттерге буйрук берди: "Бардығың дайарданғыла!" Баары дайарданып, қыпчактар тарапка барышып, сап тартып турушту. (496-бет). Эки жак бет мандай болуп, Шахзада майданга чыкты. Берки тараптан Мусулманкул күрсү кармап, бетмандай келди. Шахзада беттешти. (496а-бет). Мусулманкул айтты: "Эй Шахзада баатырым, сизге эмне болду? Баатырлык кийим кийип, беттешке келдиңиз, сиз такта олтуруп, қызматчыларыңыз согушса болот эле."-деди. Шахзада: "Эй чолок, падышалыкта достук барбы, сен мындай дейсисиң?"-деп, наар тартып, қылыш менен Мусулманкулду чапты. Ал кайтарып, каары келип, күрсү менен урду. Эгер Шахзадага тийгенде майда-майда болуп кетмек, тийген жок. (497а-бет). Экөө бири бири менен салгылашып турганда, жигиттер кирип келишти. Шахзадага кошулуп Мусулманкулду ортого алысты. Мусулманкул аларга тең келип турду, көптөгөн найза қылыштар ага зайнан жеткире албады. (498-бет). Ушул арада Мусулманкулдун лашкалари майданга келишти. Эки тарап бирин бири қылыштап өлтүрө баштاشты. Күрсү чабыш, найза сайыш болду. Кыйаматкайымга айланды. Кан суудай акты, баштар сайдын ташындай болду. (498а-бет). Кеч кирди. Добул урулду. Андан кийин қыпчак лашкарлари жеңишке жетип, Кокон лашкарлари качып кетишти. Шахзада Коконго жашынды. Атсынан: "Мага жай берин!?" -деп уруксат сурады. Болгон иштин баарың айтып берди. Шахзаданын ишине турғандар таң калышып, (499-бет). башына теңге чачып, садага қылышты. Шахзада кийимин чечип, өз қыргыз үйүнө барды. Бул сөз мында турсун.

Эми бир сөзду Кудайаркандын лашкарлари - кыпчактардан эшиitmек керек

(499а-бет). Ошол күнү бардык лашкарлар Шахзаданын алдына барышты. Көп баатырлардын орундары бош калгандыктан ыйлашты. Катмы-куран (түлөө) кылышынды. Кийин баатырлар айтты: "Эй Мусулманкул баатыр, биз эми эмнэ кылабыз?" (500-бет). (Ушерден беттер жок. Ошондуктан түз эле ырдан башталат).

"Нетай, наайлай бол лашкарлар ичиде багры кандурман
Калыпман наайлайин бу лашкари душманаро йалгыз

Бу азо көз йашимга гаркы тафан окшайди.." (Ыр беттин аяагына чейин уланат). (500а-бет). Бул сөздөрдү айтып Шахзада Абырахманбек көз жашын төгүп ыйлап турду. Ошол мезгилде Шахикубан Малика Заман мээрбан энеси кирип келди. Караса, ата-бала бири бири менен коштошуп атыптыр. Ошол жерде Малика Заман: "Дагы жалғыздык уусун татамбы?"-деп, Алла Таалага жалбарып айтып турган жери:

"Жидалик хасратидин, ээ балам, кан йыгласам арзур
Ки бу ахвалыма бехат пайан йыгласам арзур.

Хараб этти гамижран жаратым зарди богрым кан

Ишимдур сөзсүз абган-ки чандан йыгласам..." (Ыр 501-бетте да уланат). (501а-бет). Шах-и Кубан бул сөздөрдү айтып ыйлагандан кийин Шахзада атына минип, 40 жигити менен Kokon салтанатынан чыгып, Бухара шаарына карап кетти. Авлия Баатыр хан менен Шах-и Кубан көз жаштарын көл кылып ыйлап кала бериши. Бул сөз мында турсун.

Эми бул жерде кандай алааматтар болгон, андан кабар алмак керек

Күн кеч кирди. Мусулманкул (502-бет) "Шахзада баатыр Kokon салтанатынан чыгып кетиптири."-деп эшиitti. Достор сүйүнүп, душмандар күйүндү. Кыпчактар чогулуп жалпы ат койду. Туу, байрактарын көтөрүп, топ-топ болуп, Искендердин аскериндеги ордого кире башташты. Шахзада Кудайаркан толгон Айдай болуп жаркырап турду. Ага келип салам айтып кошулбаган

адам калбады. (502а-бет). Келген бойунча ордого түштү. Кыпчактар баары чогуу болуп Шайхилисламдын башын кесиши. Андан кийин Дамулла Кожомкулду өлтүрүштү. Адан кийин Абыракманбек баатырды жок кылышты. Андан кийин Азимбай күшбегин өлтүрүштү. Андан кийин Сайд Алибек дасторкончуу, Махамматкарим удайчыны өлтүрүштү. Булардын баарын өлтүргөндөн кийин, Сайд Мухаммат Шерали ханды өз тактына отургузушту. (503-бет). Бийлик кыпчактарга өттү. Мусулманкул өзү мин башы болду. Төрөкоргонду Сайд Мухаммат Кудайарканга берди. Мирзат кыпчакты баатыр башы кылды. Ташкент шаарына Азиз парманачыны аким кылды. Курама шаарина Нармұхаммат датканы аким кылды. Марглан шаарын Өтөмбай даткага берди. Анжийан шаарин Молло Сыдыкка берди. (503а-бет). Шааркан шаарын Калмухаммат даткага берди. Тус шаарын Рахманча даткага берди. Каллакыпчактар журтту өздөрү бөлүп алышып, анан көңүлдөрү жай тапты: "Бийлиkti өзүбүз алдык, эми бизге ким каршы чыкмак."-деп жайланып отурушту.

Бир адам келип: "Эй таксыр, Падыша Аалам, Анжийан үстүндө Алимбек, Сейитбек кыргыз болуп, лашкар чогултуп, сиздин ордонузга келет экен."-деди. Бул сездү угуп Мусулманкул ачууланып, (504-бет). "Лашкарлар чогултуп, Сайд Кудайарканга жардамга жибергиле!"-деди. Башчылар көп лашкарлар чогултуп, Ошко барышты. Ошол убакта Кокон салтанаты бош калды. Мусулманкул 40 күн Алимбек, Сайтбек датка деген кыргыздарга (504а-бет). каршы кармашуу аракетинде болгон. Ал кыргыздардын ичинде эки бек башкарған өтө күчтүү эки элет бар эле. Алар: "Кыпчактар менен кармашып, журтту өзүбүзгө алабыз. Кыпчактарды өлтүрүп, алардын ордуна өзүбүз хандын жанына туруп, даткалык кылабыз."-деп бардык элletti жыйнап, лашкар чогултуп келип, Ош үстүндө Мады деген жерде чогулуп турду. Бир тараптан Мусулманкул баатыр, Молдо Садық, Өтөмбай ж.б. баатырлар Ош шаарында турушту. (505-бет).- дегенде, Шахзада Мирзат деген өзүнүн баатырына буйрук кылды: Эй тага, бул кыргыздар менен урушун, андан кийин башкалар кирсинг!-деди. Ошондо Мырзат баатыр башы оордунан туруп таазим кылды.

Добул уруулду. Бир тарапта кыргыздар, экинчи тарапта кыпчактар сап тартып турду. Мирзат уруш кийимин кийип, эки

шамшар алып, найза кармап майданга кирди. (506-бет). Мунун айбаттуу чыкканына кыргыздар таң калып, коркуп турушту. Бир кыргыз келип Мирзат баатырга найза сайды. Мирзат баатыр сайганда найзасы анын көкүрөгүнөн тийип, жонунан чыгып кетти. Кайра тартып алып ыргытканда, бир кыргыздын башына тийип өлдү. Кыргыздар чогулуп жапырт эски кийимдерин найзанын башынын учунада байлап, өгүз, бээ минген, постун кийген, териден телпек кийген, жыгачтарды сындырып камчы кылган көрүнүштө бир канча кыргыздар келди да, Мирзат баатырга ач бөөрүдөй жабышты. Кыргыздарды Мирзат өлтүрө баштады. Кыргыздар качты. Кууп жүрүп өлтүрдү. Кеч кирди. Добул урулду, эки жака кетиши. Ар кайсысы улугуна барды. (Ушерден 507, 507а, 508а,- беттер жок). (509- бет). (Кол жазманын эки бетине кайсы беттер экенин көрсөткөн номурлар койулбаган. Кагаздын чети кыркылып калышы да мүмкүн. Ошол номур койулбаган эки беттеги тексттерди жазабыз. О. С.)

...Алымбек Сейитбек экөө майданга кирди. Көрсө кыпчактар тараптан он жигит шамшарларын камдал турган экен. Алымбек келээлери менен аларга кылыш көтөрүп мындай деди: Мен Алымбек, отуз уул уругунун улугу Сейитбек. Канча баатырлар менин кылышымдан кара сакалдары кызыл канга бойолгон. Денесинен азиз баштары айрылган. Жигиттер, келип калыпсынар, мендей баатырдын мында келээрин билбей калдынар окшойт?- деди да, кылыш сермеп алардын баарын өлтүрүп салды. (509а- бет). Кайра бир баатыр келип Алымбекке мындай деди:-Эй, наинсап Алымбек, колундан эмне келет? Буларды өлтүрдүн, эми караптур!-деп кылыш урду. Алимбек анын кылышын кайтарды. Алимбек урганда, ал экиге бөлүнүп калды. Аны көргөн Мусулманкул "Майданга өзүм чыгам, аркамдан жапырт киресиңер. Анткени Алимбек өтө өнөрлүү, буга жалгыз барып болбойт"-деди да, өзү (510-бет). уруш кийимин кийип, уруш жарагын алып, колуна курсу кармап майданга кирип, Алымбекке бетме-бет болду. Караса Алымбектин адамдары өгүз, топоз, бээ минген, постун (тери тон) кийген, баштарында барадан телпек (тебетей) кийген кыргыздардын кыз, жубандары да баштарына бәрк кийген, үстүлөрүнө шалчадан чепкен кийген, колдоруна калтак (тайак) алган бардык кыз, катын, жубандары көкүлдөрүнө

аңгұшана, анардана (510а-бет). тикме көк мончок, ак мончок, сары мончокторду көкүлдөрүнө аскан, моут, қызыл моут, кара моуттан бүт денелерине аскан эрек, айал аралаш - баары музоо, өгүзгө минип, сап тартып, колдоруна тайак кармап турушуптур. Ошол убакта Мусулманкул баатыр, алдында бир баатыр бар эле, ал Кокондун перзенти болчу, өзү акылдуу, даанышман, өтө шайыр эле . Мындай эрек, катын аралаш, колуна тайак кармаган... (Ушерден беттер жок, Мурун беттегенде түшүп калган болуу керек). (512-бет).

"Йурган жайиң бири пасту - баланда

Мингшанлариң бири чучка - куанли.

Атлариң бар бизниң атка оқшамас

Бизниң эллар маҳруми сим сакафли

Ашфазлари баари тилла табакли.." (Ыр ушул

беттин айагына чейин уланат). (512а-бет). - деп бир канча сөздөрдү айтып турганда Алимбек найза урду. Мусулманкул найзасын тартып алып, асманга ыргытты эле, қыргыздар арасына барып бир канча айалды өлтүрдү. Мусулманкул колуна курсу алып урду эле, Алимбек кайтарды... (Ушерде 513, 513а, 514, 514а, 515, 515а, 516, 516а, 517, 517а-беттер жок).

... (511-бет). Эгер мунун хан болуп келгенин эл билсе, булардын баарын майда-майда қылышат. Эч ким билбей калды, акыры жүрүп-жүрүп отуруп "Булар кандай адамдар, кимдер өзү?"- деп сурашты. Ошол учурда Раҳматулла бий: "Неге мынча сурайсыңар? Бул Бухараның элчиси, биз барып апкелдик."-деп басып кетти. Ошентип, ордо салтанатына жетти, Авлийа ханга бир тараптан сүйүнчүлөштү. Ошондо Саид Мухаммат Авлийа ханды (Шерали ханды) өз тактында отурған жеринен кармап, бир үйгө камап койушту. (511а-бет). Саид Мухаммат Авлийа хан караса, алардын баары өзүнүн түзүн таткандар, бир да begana (жат) жок. Анан бир топ жарчылар "Бул заман Мурат хандын заманы!"-деп көчөмө-көчө кыйкырып жүрүштү. Элдин башынан үшү кетти. Баары келип Мурат ханга кол берип айтышты: "Падышалыкта ата, эне, ага, ини деген болбойт. Сиз бул хан, (518-бет. Беттери алмашып кеткендиктен, 518ден апкелдик. 518а-бет бүткөндөн кийин 512-беттен жазууну улантабыз).

Карындашыңызды (тууганыңызды) сактап турбаң, эгер ал тиругүй экенин билсе, өз ханын алып чыгып тактыға отургузат. Андан көре аны әртерәк өлтүрүп, өзүңүз такта беймалал отурун."-дегенде, Муратбек дароо жаллаттарга буйруду: "Падышаны өлтүргүлө!" Жаллаттар Падышаны өлтүрүш үчүн ага кирип айтышты: "Эй Падыша Аалам, тағдыр ушундай экен, баталганын алдына барың! Башыңызды алабыз."-дешти. Ошондо Авлия хан коркконунан титирек басып, жаллаттарга айтты: "Мага суу берсөніз, даарат алып, намаз окуп алсам!?" Андан кийин башымды кессенең кескиле."-дегенде, жаллаттар: "Ээ таксыр, сиздин өкүм кылчу убактыңыз өттү, Падышалық таажы башка кишиге кийгизилди."-дегенде, ал жаллаттардың ичинен падышанын нанын жебеген, сый-урматын көрбөгөн, кызмат тийбеген бир киши туруп айтты: "Эй райымсыз жаллаттар, Падышанын алдында кызмат кылып, жакшылыктарын көрүп, бүтүндөй казынага ээ болуп жүрүп, эми ушундай сөздү айтып, жүзүндү кара кылып турасың!?"-деди. Ошондон кийин суу апкелиши. Авлия Шер Мухаммат Али хан Баатыр даарат алып, эки ирекет намаз окуду. Андан кийин жаллаттар канжарын кынынан сууруп, башын алаар убакта Алла Таалага жалбарып айтып турган сөзү:

"Эй Капөрими Падышагы додурас,

Сан эрурсан бандаларга мултмас.

Ким айламас мстур сандан эч кас.

Зикир, пикириңдин ұза ишлар абас. (519а-бет).

Разықу анта ликулли зи нафас

Байакас дарманда-ки фариед рас..." (Ыр 520-беттин аягына чейин уланат). (520а-бет). Ошентип, Сайд Мухаммат Шерали хан бул рубайларди айтып, кудайга мунажат кылып турғанда, бак ичиндеги бир үйгө алып кирип, кекиртегинен мууздал, ак сакалын кызыл канга бойоду. Тұнұ менен Чымындық деген көрүстөнгө апарып көмүп салды. Бул окуйаны эч ким билбей калды. Жаллаттар Мурат хандын алдына барып, аткарған иштерин айтканда, Мурат хан: "Эми Малабекti кармагыла!"-деди. (521, 521а-беттер жок). (522-бет).

Перзенттери кимдин колунда экенин билбей Шахи Хубан Малика Заман (Жаркынайым) балдарын жана Падыша Ааламды көре албай, Аллага жалбарып турған кези:

"Вохасрат кетти жахандын Шахнашахым

Эки көзүм равшани улначи бир сырым

Акызды катыры-катыра йүрак дейдатарым

Түштү бахар дардиалам ичира актарым..." (Ыр 522-беттин айагына чейин уланат). (Ушерде 523, 523а, 524, 524а, 525, 525а, 526, 526а, 527, 527а, 528, 528а, 529, 529а, 530, 530а. 531, 531а, 532, 532а, 533, 533а, 534, 534а-беттер жок). (535-бette Кудайаркандын жалыныч ыры берилген). (535а-бет). Саид Мухаммат Кудайаркан бул сөздөрдү айтып, башын ийип турду. Ошондо Кожо Мир Асаттин бир уулу бар эле, аты Саид Баатыр Кожо эле, "Ат баласы ат, шер баласы шер болот." -дегендей, Баатыр Кожо атасына карап туруп, алардын сөздөрүн угуп, Саид Мухаммат Кудайарканга карап айтып турган сөзү:

"Эй адалат пейша хүкүмүң ичира нукасан

Давлати ықвал амириндін гризаан өлмасин.

Жами көnlүң даври жабридин паришаан өлмасин..." (Бул ыр ушундай мазмунда 536, 536а-беттерде уланат). (537-бет). Ошентип, Саид Махаммат Кудайаркан тактыга отурганда эл сүрүлүп келип, ага кол берип, анын падышалыгын кабыл алып турушту. Саид Кудайаркан саидзада төрөлөргө оң тарабынан, эшен, уламаларга сол тарабынан жай берди. Бекбачаларга да оң тарабынан жай берди. Баатыр кыпчактарга сол тараптан орун берди. Мусулманкулду миң башы кылып, ата ордуна тутту. Уруулардын арбириинин өзүнө ылайык адеп менен сөз сүйлөп, баарына сый-урмат көрсөттү. (537а-бет). Андан кийин айтты: "Эй Мусулманкул миң башы тага, эми мээрбан энемди көрүп чыгайын!?" -деп, ичкериге кирди. Айымдарга "Саид Мухаммат Кудайаркан келатат." -деп угулду. Ошондо Малика Хубандын үч кызы да кошо эле. Бири Нарсүчүк айым, экинчиси Айжан айым, (538-бет). үчүнчүсү Саадатсүчүк айым, Бул кыздар Малика Шахубандан эле. Амма Соно айым Авлийа хандын катта катыны эле. Андан Алтабайым, Макларайым, Малабек, Сопубек деген эки кыз, эки уулу бар эле. Ошол учурда Малабек бир үйдүн ичинде колу, буту кишенделип жаткан. Аны таппай атканда айымдар фаршат кылып ыйлап, Кудайаркандын алдына Малика Хубан баш болуп (538а-бет). кыздар ыйлап чыгышты. Хан ичкери

кирип, энеси менен көрүшүп, энеси мойнунаң күчкөтөп ыйлап турган жери:

"Фаганым эй балам, ул падышахымдын ждаа болдум
Бир балы сынык күштек гүлстандын ждаа болдум,
Кезларим куршиди табандын ждаа болдум,
Хараб болду ужуудум мүлкү султандын ждаа болдум.
Аниңдик шахыдин айрилдим, жанымдан айрилдим

Гүлү багы эрим сарви хурманымдан ждаа болдум..." (Ушерден баштап 539, 539a, 540, 540a, 541, 541a, 542, 542a, 543, 543a, 544, 544a, 545, 545a, 546, 546a, 54?, 547a-беттер жок). (548-бет).

"... өтө сулуу үрдөй" деп кызды мактады. Андай кыз жер жүзүндө жок. Каш, кирпиги канжардай, эрди шакардай, кандай киши көрсө да, ал үчүн жанын берет. Көзү кийиктүн көзүндөй, бейиште да андай сулуу болбосо керек. Андай сулуу париларда да жок. Ошентип, Мусулманкул баш болуп, Кудайарбекке киши жиберди. Ал бектин кызын (548a-бет). Кудайарканга ылайык көрдүк, эгер макул болсоңуз, той апарсак."-деп киши жиберди. Кудайарбек макул болуп сүйүнүп, келгендөргө сарпай берди. Андан кийин Мусулманкул чолокко Кудай Таала дөөлөт берип, мин башы, күшбеги, хан атасы аталды. Алла таала ыкыбалдуу кылышп, шахтар менен бирге болчу кылды. (549-бет). Той жиберилип, той салтанаты башталды. Сайд Мухаммат Кудайарканын башына тажы кийизип, Мусулманкул баш болгон бийликтегилер эки жанында шаани-шөкөт менен Кудайарбектин ордосуна түшүштү. Анын башына типла, күмүш чачылды. Ал түнү мейманчылыкта болушту, алдыларына дүйнөдөгү бардык жемиштер койулду. (549a-бет). Ошентип, тойдон кийин нике кыйылып, казы, уламалар баталарын бериши: "Ылайым бул падышабыздын дөөлөтү узун болсун! Ааламга ээ болсун!"-дешти.

Кудайаркан шах кыздын алдына кирди. (550-бет). Ага кызды жетелеп келген эки кыздын айтып турган сөзү:

"Кудайымдын башларыны хамдуу сана
Кудретидин йаратты арзуу сама йар-йар.
Пайда кылды аларны Адам ата йар-йар.

Бинаа болду алардан хамма амбийа йар-йар..." Бул ыр 550a, 551, 551a, 552, 552a, 553-беттин жарымына чейин уланып

отурат). - деп кызды бир канча қызматчылар Кудайарканга тапшырышты. Достор сүйүнүп, душмандар күйүндү.

Андан кийин Мусулманкул миң башы баш болуп аксакалдар көнешти: "Эми бардык жүртка киши жиберели. Азиретке перидей сулуу кыздар болсо, алып берсек."-деп сүйлөшүштү. Ошентип, казак ханына жуучу жиберди: (553а-бет). "Эй казакий төрөлөрү, билгиле! Кабардар болгула! Арызыңар болсо келгиле! Сайд Мухаммат Шерали хан Баатырдын уулу Сайд Мухаммат Кудайаркан атасынын тактына отуруп, падыша болду. Эгер силерде, төрөлөрдө, паридай сулуу кыздар болсо апкелгиле!"-деп бир канча алтын, күмүш берип, "Кызыңызды бизге берин!"-дейт экен. (554-бет). Андан кийин канча көп мал, мүлк берип, Олуйаата шаарына жөнөттү. Жуучу-кабарчылар казактардын шаарына жетип, төрөгө адам жиеришти. "Эй төрөм, шаарыңызга бир топ мал, мүлк жүктөгөн, соодегер сымал, жанына қылыч байланган кишилер келди. Өтө коркунучтуу, қызматчылары жанында, дос же дushman экени билинбейт" деп барды жиберген кишиси. Анда төрө увазирлерине: (554а-бет). "Эй Өтөгөн, бул кандай болду? Кайактагы кишилер келип калды?"-деп ыраңы өзгөрө түштү. Анда увазир: "Эй төрөм, коркпоң, Кокон деген шаар бар, анда Шерали деген ханы болгон. Ал өзү авлийадай киши имиш экен. Бир тараптан багы каршылар келип, тагын тартып алып, өзүн өлтүргөн. Анын бир уулу бар экен, өтө баатыр экен. Ошо мезгилде аерде жок болуп калган, кийин багылардан атасынын тагын кайтарып алган. Мүмкүн ошол жаш ханга сиздин кызыңызга куда түшүп келгендир."-деди. (555-бет). Казактардын бир канчасы ошол жерге аттанып барды. Көрсө, адамдары келишкен, кийимдери жаражкан тили ширин комузчу, ырчылар менен отурушуптур. Чайы паловсу менен түрдүү даамдар дайардалган. Даанышман увазир аттан түшүп, күчакташып көрүштү. Алар да айабай сыйлашты. Анан увазир сурады: "Эй туугандар, силер кайсы бактын гүлү, кайсы бактын булбулусуңар? Кайсы бактан учуп келдиңер? Кандай ишиңер бар? Алар айтышты: "Биз Кокон салтанатынан атайылап сиздерге келдик. Канча тоо ашып, канча дарыйаларды кечип келдик. Төрөлөрдү көрөлү деген үмүтүбүз бар. Сайд Мухаммат Шерали хан Батырдын уулу Сайд Мухаммат Кудайаркан

тарабынан келдик. (556-бет). Бул шаардын төрөлөрүнөн суранаарыбыз, бизден перзенттик кабыл кылсаңыздар?"-дешти. Алар кабыл кылабыз деп айтышты. Төөгө жүктөп келген мал, дүнүйөнүн баарын тапшырышып, ыраазылык билдирип, кол куушуруп турушту. Увзирдин өзүнө арнап сарпай кийгизиши. Булардан төрөгө бир киши сүйүнчү айтты: "Сизге кызмат кылыш учун келген кишилер экен, көп мал, мүлк апкелишиптирир."-деди. (556а-бет). Анын артынан даанышман увазир тартууларды алып кирип, алардын мудеө-максаттарын билдирип: "Төрөм, эми ал сыйлуу адамдарды конокко чакырсаңыз!"-деди. Конокторду апкелиши. Төре "Күш келипсиздер!?"-деп күтүп алды. (557-бет). Аларды көп күн коноктоп сыйлады. Аларга төре: "Шахзада учун жаныбызды, кызыбызды кошо тартуулайбыз."-деди. Меймандар апкелгендерин төрөгө тапшырышты. Төре сүйүнчүлүк менен элге той берди, анан аларга кызын кошуп берип, өздөрү да жүрүп отуруп Коконго кирип келиши. Төрөгө барып келген аксакалдар Кудайарканга: "Ээ падышам, төре көп малы менен кызын кошуп берди, ал кыз өтө сулуу экен."-дешти. Ордодон катын, кыздар чыгып, кызды күтүп алып, ордого алып кириши. (558-бет). Мин түрдүү ызат-урмат менен келген төрөлөрдү сыйлашты. Кеч болгондо төрөнүн кызына падышлык сарпайын кийгизип, зар, палас, көрпе, төшөк салдырган үйгө кызды киргизди, төшөк өтө калың салынган экен, Хан Азиретке нике байлашты. Кызды көргөн хан өтө кубанып, келгендеге дагы сый-урмат көрсөттү. Кызды Төрөайым деп атап койушту. Достор сүйүнүп, душмандар күйүндү. Бул сөз мында турсун.

Бир сөз - Мырзайымды алып келиш жөнүндө байан

Бир нече күн өттү. Мусулманкул мин башы дагы ойлоп тапты. Карас элетине бир саркардани 40 качырга зар жүктөтүп жиберди да, ага айтты: "Карас уругуна баргыла! (559-бет). Дубай саламдан кийин айттарым: "Мен Мусулманкул мин башымын, Кокон падышсы Саид Мухаммат Кудайаркандин увазиримин, 40 качырга зар жүктөп, 400 жигит менен жибердим. Бул зарларди алың да, калам каштуу, илеби ширин өтө сулуу кызыңыз болсо берин да, келип биздин сый-урматыбызды көрүп кетин!"-деп кат

жазып, мөөр басып берди. Төрт жүз жигит ар бири ажыдаардай болуп тоолорду ашып, дарыйаларды кечип, карас элине жетип барышты. (559а-бет). Карас улуктарына кабар жетти. Мусулманкулдун адамдарын ызат-урмат менен "Күш келипсиздер!"-деп күтүп алып, отургузуп, сый-урмат көрсөтүштү. Баргандар катты Карас улугуна беришти. Карас улугу "Шахзада кааласа, мына кыз, мына мал, мына пул. Жаныбыз садага болсун!"-деп, нече күн буларды нарын, кымызга тутуп, анан качырлардагы зарларды алып, (560-бет). канча төө, канча уй, канча кой сойуп, өз элетине той берип, анан жигиттерге сарпай кийгизип, дагы жакшы токчактар берип, ал кызды нече катындар менен мырзаларга кошуп, тоолорду ашып, дарыйаларды кечип, Кудай каалап жолго чыгышты. Көп жол жүрүп отуруп Коконго кирип келишти. Алдынан бир кишини "Падыша Аалам Султан Бакрамга паридай сулуу кыз апкелгендерин билдир."-деп жиберишти. (560а-бет).

Ордодогу айалдар кызды ордого алып киришсін дегенде, алар бир үйдү жасап, зар төшөк, көрпөлөрдү салып, кызды апкиришти. Караса, өтө сулуу паришта жүздүү кыз экен. Келгендеге сарпай беришти. Баары ыраазы. Кеч болду. Хан Азирет ак сарайга кирди. Мусулманкул баш болуп нике байлашты. Кыз өзүнө мунасип экенин көрүп, ал кечте кыз менен болду. Ырахат балышына баш койду. (561-бет). Кызды алып келген адамдарга сарпай берип, өз жайларына жиберди. Дос сүйүнүп, душман күйүндү.

Эми бир сөздү кыпчак айымдан эшитмек керек

Ошол мезгилде Мусулманкулдун карындашынан бир кыз калган эле. Энеси өлгөн, кыз өтө сулуу эле. Мусулманкул отуруп алып ойлонуп ошону тапты. "Аны Хан Азиретке берейин дагы, жакындашайын."-деп, эшен, молдорорду чогултуп, Хан Азиретке нике байлады. Молдо, кожо, эшндерге сарпай берди. (561а-бет). Азирет хандын өзүнө да сарпай кийгизди. Ал кызды да ордого алып киришип, бир канча шаани-шөкөттөр менен жеткирип беришти. Хан Азирети сүйүнүп калды. Бул сөз мында турсун. (562-бет).

Бир сөздү эшen Жубариден эшитмек керек

Бир эшen болгон, аты Жубари эле. Өзү Бухара-и Шариптан келип, Коконго турup калган. Өтө улуу сайтзада пайгамбар тукумунан болгон. Анын бир кызы бар эле, сулуулугуна Зулайка да жетпестей болчу. Аны эч кимге көрсөткөн эмес.

"Ошол кыз эрди турфа ажайып,
Кудаа эч кимге көрмasti мунасип.
Кады назик унча эрди

Аны көрган кемарса banda эрди..." (ыр уланат). Ошентип, эшen өзү да Сайд Кудайаркандын улуулугун билип, кызыымды ошого берсем мунасип болгой деп киши жиберди. Падыша Аалам Султан Бакрамга: "Менде үрдөй кыз бар, Падыша макул болсо, бир уулдуу болушса, атын Насирдинхан койсом деген тилегим бар." -деп айттырды. Ошондо Хан Азиретинин кызы да, уулу да жок эле. Бул сөз өтө жакты. (563-бет). Мусулманкул миң башыны чакырып, кенеш сурады. Мусулманкул айтты: "Жаным курман болсун!" "Кулда кулак чек ара" деген экен, бизде амирицизди аткарыштан башка эч нерсе жок." -деп макулдугун билдирип, кыпчак башчыларын чогултуп кенешти. Алар туура көрүштү. Тойго керектүүнүн баарын дайардап, Мусулманкул баш болуп шаани-шөкөт менен Эшендин алдына барышты. (563а-бет). Алып барган ат, төөлөрүнүн баарын өткөрүп беришти. Улууу-кичүү, казы, эшen, кожно, молдолорду чакырып, чоң той берди. (564-бет). Андан кийин Эшen бардар муруттарына (мюрид) амир кылды: "Падыша Ааламга ылайык кийим дайардагыла!" -деди. Падыша Азирети биздей пакырдын эшигине кадам койот, ага пайандаз (байандаз) дайардагыла!" -дегенде, байлар дайар кылышты. Хан Азиретиге киши жиберишти. (564а-бет). "Падыша Аалам, сиздин куттуу кадамыңыз биздин эшикти бассын!" -деп, улуу төрөзаданы кабарга жиберди. Төрөзадага жакшы кийим кийгизди, анан бийликтегилер, аксакалдар, кызматчылар шаани-шөкөт менен Эшендин куттуу үйүнө кадам койушту. (565-бет). Ошондо Эшen батасын берип мындай деди: "Ылайым менин уругума бир парзант берсөң, жаангөр болсо, Атамтай болсо, даанышман болсо, ошол парзантинан Сайд Кудайарканды

сүйүндүр!"-деп бата тартты. Эшen Азирет ханды апкелип мейман кылды. Келгендеге сарпай берди. Малика-и Диларамды (565а-бет). Падыша Ааламга бир нече эшндер нике байлашты. Баары: "Кут болсун!"-деп күттүкташты. Хан Азирети Малика-и Диларам менен бирге болду. Падыша өтө ыраазы болду. Эртеси ордого алып кирди. Ордодогулар урматтап, сыйлашты.

Күндөр өтүп, Диларамдын бойуна бүттү. (566-бет). Ай-күнүнө жеткенде, уул төрөдү. Хан Азиретке сүйүнчүлөштү. Саркардалар жүрт-жүрттарга "Сайд Мухаммат Кудайарканыбызга Алла Таала бир уул парзант берди."-деп кат жазышты. Бийликтегилердин баары Ханзаданын башына алтын, күмүш чачышты. Тилла менен күмүштөн бешик жасап, ага салышты. (566а-бет). Ошол заман кыпчактардын заманы эле, өкүмөт, бийлик кыпчактардын колунда болчу. Эл, жүрттун баары аны "Кут болсун!" деп бешик тойун өткөрүштү. (567-бет). Ар кимиси өз шаарларына кайтып кетиши. Бул сөз мында турсун.

Эми бир сөздү Шахзада Абдыракманбектен эшитмек керек

Атасынын бар мезгилинде уруш болуп, кыпчактар жеңишке жетишип, ал өзүн кыпчактардан ала качып, Бухарага кеткен. Бухарага жетип, Бухар амирине кабар жиберди. "Кокон Шахзадасы башпаана сураптыр."-деген кабарды Амир Бухара угуп, (567а-бет). "Келсе, күш келиптири, Эр башына иш түшөт, эмне болсо да падышазада экен" деген сөздү айтты. Бийликтегилер Шахзаданы ызат-урмат менен күтүп алышты. (568-бет). Нече күн жол жүрүп отуруп, Шахзаданы Амир Бухаранын алдына апкириши. Амир ордунан туруп, кудум ата-баладай кучакташып көрүшүп, маңдайынан өөп, "Ээ кулунум, эл башына иш түшөөр. Мындей күндөр ар бир падышанын башында бар. Кам жебе, мына дөөлөт, мына шаары азим. Ар кандай дүйнө десен ойлонбой пайдалана бер!"-деп көп кайрымдуулук кылды. (568а-бет).

Абдыракманбек бир канча күн Амир Бухарада туруп калды. Атасы Сайд Мухаммат Шерали хандын шейит болгонун угуп, Аллага жалбарып ыйлады. Бирок үкөсү Сайд Мухаммат Кудайаркан падыша болуптур деп сүйүнүп, Аллага шүгүр этти.

Күндөрдүн биринде Азирети Амир Насуулла (Бухар амири) "Эй Шахзада, шаарыңызга барғыныз келеби?" -деп сурады. Шахзада айтты: "Ээ улугум, сиз кандай кааласаңыз, ошондой болот" -деди. Амир Насуулла Шахзадага: "Ойлонуп көрүн." -деди. Шахзаданың жетилип, бир урушта мин қишинин башын кескендей күчкө ээ болгонун (569-бет). сезген Амир Бухара "Арыстан баласы арыстан болот." Муну сактасам, бир зыйаны тийип жүрбөсүн"-деп кооптонуп, Шахзадага мындаи деди: "Атаңызды шейит қылыштыр, ордуна ұқаңыз отуруптур, Мен сизди Ташкентке аким қылсам кандай болот?" -дегенде, Шахзада ордунан туруп таазим қылды. Шах-и Бухара да ичинен сүйүнүп, дароо жарлыкка кол койуп, Ташкентке акимдикке дайындауды да, көп жигитти кошуп, (569а-бет). Шахзадага 9 чанач тилла берип, Ташкентке жөнөттү. Ташкент шаарынын улуу-кичүүсү эшитип, күтүп алып, башына тилла таңгаларди чачышты. Канча күндөр аерде аким болуп доорон сүрдү. Күү қыпчактар "Биз сиздин кулуңузбuz, биздин күнөөбүздү кечириң!?" Шаарыңызга келип, тактыңызга отуруң!" -деген мазмунда кат жазып, төрт түр мөөр басып, бир кишиден жөнөтүшкөн. Ошол жаман ойлуулардын катына ишенип, канча төөгө Ташкенттин казынасын (570-бет). жуктөп жолго чыкты. Жүрүп отуруп Кокон салтанатына жетип барды. Қыпчактар тосуп алды, Сайд Мухаммат Кудайаркан тактыдан түшүп, акесин кучактап, экөө ыйлашты. Анан Мусулманкул баштаган бийликтегилер кучакташып көрүшүп, сүйүнгөн болушту. Бирок қыпчактардын ичинде ит өлүп атты. (570а-бет). Шахзада Абыракманбек мээрбан энесин көрмөк үчүн ичкери кирмек болду. Ошондо бир адам барып "Уулунуз Шахзада Абырахманбек келди, сизди көргөнү келатат." -дегенде, үшүнөн кетип жыгылды. Үшүнө келсе, (эсине келсе) баласы башын көтөрүп туруптур. Аким айым "Оо балам, өңүмбү же түшүмбү?" -деп, өөп, Алла Таалага шүгүр қылды. Андан кийин Соно айым (571-бет). энеси келип көрүштү. Андан кийин Алтабайым, Макларайым, Нарсүчүкайым, Айжанайым, Саадатсүчүкайым - баары келишип Шахзаданы зыйарт қылып, кучактап ыйлашты. Шахзада Абырахманбектин 4 жашар уулу бар эле, аты Шамураткан болчу. Аны алып келишкен соң, Шахзада тизесине алып ойнотуп отурду. Булардын курсантчылыгын көргөн көрө алbastар

(571а-бет). кеңешиши, Шахзда Абырахманбек үкасинин алдында турду. Кыпчактар "Бул Шахзаданы эмне қылыш керек? Экөө бириксе, баарыбызды жок қылат."-деп кеңешип турганда, алар арасындағы Кудайкул деген қыпчакты баатыр башы, Абырахманбекти аким қылып, Балыкчы шаарына жиберди. Булардың айла-амалын Шахзада билбеди. Бул куулар Шахзаданың көзүн оймок болушкан. Бирок бул кеңешти Азирет да (Кудайаркан да) билген эмес. (572-бет). Кыпчактар күнү-түнү аны өлтүрүштүн камын жешти. Абырахманбек З ай Балыкчыда аким болду. "Бирдеке қылып Шахзаданы өлтүргүле!"-деп Мусулманкулдан үстү-үстүнө кат келди. Алар эмне қылаарын билишпей, күнү-түнү Шахзаданың артында болушту. Бул сөз мында турсун.

Ал окуя мындай болгон: Азирети Жусуп пайгамбар өзүнчө ойлонуп, "Мен күл болсом, өтө қымбатка сатылсам керек"-дейт эле. Ошол себептен бир туугандары алып барып 18 кара пулга сатышты. Ал Алла Таланың иши, бирок ага ага-туугандары себепчи болду. (572а-бет). Ошондой, Шахзаданы да бир қылышы болгон, өтө өткүр эле. Шахзада да ойлоочу: "Бул қылышым колумда турса, эч кимди соо койбайм жана жаман ой менен мага каршы келе албайт"-деп қылышына ишенчү. Кудайга тайланбай, қылышка ишенгендикten душмандын колуна түшүп, арманда кетти. Башы кесилип каны чачылды. Эгер Алла Таалага тайланганда, мүмкүн мындай болбос эле. (573-бет).

Бир күнү Шахзаданы алдап ууга алып чыгып, уу уулап жүрүп чарчап, бир жерге отурушту. Шахзада қылышын чечип, қызматчысына берди. "Қылышыңыз жакшы экен, көрөлү!"-деп бир қыпчак алды, андан дагы бирөө алды. Андан дагы бирөө алды. Ошентип қылыш колдон колго - жыйырманчы адамга өттү. Шахзада караса, қылышы колдон кеткен, бул турган қыпчактардын түрү бузук, (573а-бет). Ошондо арман қылып калды: "Қылышым колдо болгондо, соо койбайт элем. Аттин, майданда қылыш чаап өтпөдүм!"-деп арман қылып калды. Ошол замат қыпчактар ар тараптан қылыш салды. Шахзаданы өлтүрүштү. (574-бет).

"Кокус Шахзада тирилип, баарыбыздын башыбызды албасын."-деп, өлүгүн таң атканча кыймалап урушту, чапкылашты.

Шахзада Абдырахманбекке арнап айтылган ыр

"Эсиз ул Абдырахманбек жахандын боору кан кетти,
Бу душманлар колуда болубан шахит раван кетти.
Бу дүнүйа лаззатин көрмай, йана ул даврини сүрмай
Ки душманга қылышурмай калыбан арман кетти.
Кирип майданга жан қылбай палитлар башыны кеспей
Каныны аркайан чачпай ошондох наунихал кетти. (574а-бет).

Эми бир дастан - Кудайаркандын башына кандай иш келээри тууралуу байан

Ошондо хандык Кудайарканда, бирок бийлик кыпчактарда эле. Муну Кудайаркан да көп ойлончу. Бирок Кудайга тайанып, ага көп жалбарчу: "Ээ Кудай Таала, кандай қылсаң өзүн билесин." -деп, бул рубаини окучу:

Эй вохи迪 беинмато сабр азман доду азту
Эй сом"и сүннатхао сабр азман доду асту.
Саттору, Гаффору, Жаббору, Каххору акумла
Сабр азман доды асту кабардари." -дечү. (575-бет).

Кудайаркан Шахзада Абдыракманбектин кыпчактар тарабынан өлтүрүлүшүн укту. Ага кайгырып, көзүнөн кан акканча ыйлады. "Эй кыпчак баатырлар, сипердин душманыңар менин акам беле? Алладан коркпой мынча парчаладиңар?" -деди. (575а-бет). Ошондо Мусулманкул көңүл бөлгөн болуп, жалган сөз айтты: "Эй падыша, жаным сизге курман болсун, биз таптакыр билбептирбиз"-деп жалынып, жалбарып турду. Кудайаркан ишенбей: "Ошол агамды өлтүргөнду мага көрсөткүлө!" -деди. Дароо Кудайкул деген кыпчакты апкелиши. Ага карап Хан Азирет: "Эй инсабы жок, менин боорум сага эмне күнөө қылды?" -деп ачууланып, денесиндеги бардык түгү тик турду. (576-бет). "Бул бетпакты камап койгула! Эртең сүйлөшөм." -деди Кудайаркан. Миршаптар аны бир үйгө камап койушту. Түн кирди. Кыпчактар кеңешип, "Бул бечарада күнөө жок, биздин буйрукту аткарды. Эми муну өлтүрсө, биз кантип карап олтурабыз?" -дешип, ал үйдү тешип, Кудайкул кыпчакты алып качып кетиши.

Эртеси Хан караса, үйдү тешип качып кетиптири. Хан таптыра албады. Бул сөз мында турсун.

Эми бир сөз Мухаммат Кудайаркан кандай иш жүргүзгөнү тууралуу

Шахзада Кудайаркан агасы Абдыракманбектин өлүмүнөн кийин, күйгөнүнөн улам, алардан кек алмай болду. Колуна кылыч алыйп, "Бүт кыпчакты кырсам!"-деди. "Баарын өлтүрүп, өзүм бийлик жүргүзсөм!"-деп ойлоду. Бирок бийликтин көпчүлүгү кыпчактарда эле. (577-бет). Бул хандын аркасы менен кыпчактар көп жыл доор сүрүп, кутуруп кетиши, өздөрүн унутушту. Кудайаркан ага да сабыр кылды. Түнү-күнү Кудайга жалбарып турду. Кыпчактар тойтамаша, ойун-зоок өткөрүп жыргай беришли.

Бир күнү Мусулманкул көп кишини күнөкөр кылып Ташкентке айдады. Дагы ошентип мин-миндеген кишилерди Ташкентке айдай берди. Шахзада муну көрүп, өкүнүп атты. Бирок, "Ээ Жараткан, булардын жазасын өзүң бер! Балээден куткар!?"-деп атты. (577а-бет).

Ошентип, Мусулманкулдун зулумдугу чектен ашты. Күндөрдүн бириnde Хан Азиреттин дубасы кабыл болду. Мусулманкулга кабар жетти. Ташкенттеги ушерден барган адамдар чогулуп, Мусулманкулга кат жазды. Алар: Мамадийар датка, Калбек датка, Касым миң башы, Камарбек - баары 500 атактуу кыпчактар. Булардын арасынан (578-бет). Мусулманкул миң башынын алдына Мамадийар датка, Молло Калбек келишиши да, айтышты: "Эй Мусулманкул, сен бир койчу элэн, ықыбалың жогору экен, эми даткалыштан өтүп, миң башы, күш беги болдун. Бул Саид Кудайарканды 12 жашында такка отургузуп, андан мурда баарыбыз эле бадачы элек, шахзаданын аркасы менен даражага жеттик, эми кандай дейсүң?"-дешти. Мусулманкул ачуусу келип айтты: "Бул менин ықыбалым!"-деди. Аны уккандан кийин Молло Калбек менен Мамадийар датка кетип калды. (578а-бет).

Бир канча күндөн кийин чоңдор өздөрүнчө сүйлөшүп, "Мусулманкулду олтурган жеринде өлтүрүш керек!"-деген бүтүмгө токтошуп, чогулуп келишиши. Аны ушакчылар Мусулманкулга жеткирип койушту. "Эй миң башы этият болун!

Молло Калбек менен Мамадийар датканын түрү башка, сизге зыйан жеткирбей койбайт."-дешти. Мусулманкул дароо жаллаттарды чакырып, "Мамадийар датка менен Калбек датканын баштарын алгыла!"-деди. Бул сөз айтылар менен жаллаттар алардын баштарын кесип ташташты. Бул кабар элжуртка тарап кетти. Ошол убакта Рахманча, Каримкул дасторкончу (579-бет). Ташкенттен келип, дарыйа бойуна түшүштү. Максаттары Мусулманкул менен Кудайаркандан алдыларына баруу болгон. Жолдон бир сыпайга (милиция) жолугуп, андан Кокон салтанаты жөнүндө сурашты. Ал "Мусулманкул Калбек датка менен Мамадийар датканы өлтүрдү."-деди. Булар андан чочулап, Ташкентке кайра кетишти. Ташкентке жеттип, улуу-кичүүнү чогултуп кеңеш кылышты. (579а-бет). "Мусулманкул менен күрөшпөсөк болбайт, түрү бузук."-деген чечимге келиши. Бул кеп тез эле Мусулманкулга угулду, 20 мин лашкар чогултуп, Ташкентке жөнөдү. Жетип барып сепилди курчап алды. Үч ай уруш кылды, кан сел болуп акты. Жеңе албай ақырында качты. Коконго келип 3 ай туруп, лашкарин 40 мингэ жеткирди, (580-бет). жол жүрүп отуруп кайра Ташкентке барды. Ичкериден Нурмухаммат датка, Касымбек, Пазылбек, Камарбек - бир канча сарт кыпчак чондору чогулуп, Мусулманкул менен уруш кылды. Адамдардын баштары сайдын ташындей болуп, кан дарыйадай акты. Уруш 40 күнгө созулду. Ақырында Мусулманкул дагы качты. Саид Мухаммат Кудайарканды алып дарыйанын жээгине келди. Аркасынан Нурмухаммат датканын лашкарлари басып калды. Мусулманкулдун аскерлерин дарыйага бойлорун таштады. Мусулманкул да сууга бой урду. Анын ооматынын кеткени ушул, Кудайаркан да сууга бойун таштады. (580а-бет). Ошондо дарийага жеткирбей Атамбай деген кыпчак арксынан ат салып, Кудайарканды кайра артка алып жөнөп, "Кудага шүгүр, падышабызды бизге берди."-деди. Мусулманкул артын караса, Кудайарканды бир адам аркага алып кетип баратыптыр. Ошондо Мусулманкул "Аттиң! Дөөлөтүмдөн айрылдым!"-деп титиреди. (581-бет). "Эй жигиттер, эми колдон кетти, Хандын артынан чапкыла! Мергендерге "Шахзаданы аткыла!"-деп буйруду. Мергендер канча атса да ок тийбеди. Ошентип, Алла Таала Кудайарканды сактап калды. (581а-бет).

Сарт кыпчактары сүйүнүштү. Мусулманкул Хансыз калып, өкүнүп, Көлмө деген кыпчак жайына карап кетти. Лашкарларинин бир канчасы Кудайарканга барып кошулду. Андан кийин Ташкент лашкарлари Өтөмбайды Шахзада хандын жанына увазир кылышты. Нармухаммат датка баштап өз шаарларына кетиши. (582-бет). Нармухаммат датка Коконго келип түштү. Ошентип, бардык бийлик Нармухаммат даткага өттү. Аナン кыпчактарды чогултуп, бийлик орундарына дайындал, Мусулманкулду жакшылыкча болсо да, жамандыкча болсо да апкелгиле!"-деп, Козубала датка менен Аман бийди баш кылышп, кырк жигитти жиберди. (582а-бет). Анын артынан дагы канчалаган кыпчактарды жиберди. Отуз мин қыпчак урушка барды. Алардын Мусулманкулга каршы урушмагы калп экен, кайра Мусулманкулду качырып жибериши. Жөн жүргөн дыйкандарды кармап алыш келиши. Бир чоң кошуун сарттар "Кыпчакка баш ийип отурабызыбы, биз да Кудай деп аракет кылышп көрөлү." -дешип, Касымбек, Пазылбек, Камарбектер (583-бет). баатырларды, лашкарларди жыйып, колдоруна курал алыш кыпчактар менен согушушту. Касымбек, Пазылбек мин жигит менен 30 мин кыпчакты өлтүрүштү. Кан дайра болуп агып, кишинин башы сайдын ташындай болду. (583а-бет). Ошентип, кыргын кызыл кыйамат болуп, "Кудай сактай гөр!" -деп эл жалбарып турду. Өлгөндөрдү 9 күн ар чүнкурга көөмп отуруп, араң тазалашты. Аナン жүрт-жүртка: "Кыпчак болсо кармап келип башын кесе бергиле!" -деп кабар жиберди. (584-бет). Ошентип, Кокон салтанатын душмандан тазалап, Касымбек мин башы, Пазылбек дасторкончу, Лавло Сайидин шагаул, Манийаз кайра мин башы болду. Бийлик Шахзада Кудайаркандын өзүндө болуп калды. Ошондо Малабекти Кудайаркан Марглан шаарына аким кылды да, "Өз билгенициздей жетекчиликке алыш." -деп мөөр басып тапшырды. (584а-бет). Малабек Маргланга жөнөрдө башайагы алтынга чөмүлгөн бир ат берди. Андан кийин "Эй Абдыкахар, сенин кызматың мага абдан өттү, сага Нов шаарын бердим." -деди. Сопубек, сен мага жакшы кызмат кылдың, сага Кожонт шаарын бердим"-деди. Иса төрөгө: (585-бет). "Эй Исабек, сизге Андикан шаары маарек болсун!" -деп, сарпай кийгизип жиберди. Андан кийин Момункожого: "Сизге Кашкар шаары маарек болсун!" -деп мөөр басып, Кашкарга жиберди. Манийаз мин

башыны паңсат кылды. Касымбекти миң башы кылды. (585а-бет). Улуу-кичүүнүн ар бирине мунасип келген кызмат берди. Үраазылык билдиришип, падышанын иштери илгерилешин тилеп, бата беришти. Андан кийин Ташкентти Нармұхаммат даткага берди. Бардык шаарларга аким койуп, көңүлү жайланаңып, дөөлөт тапты да, көңүлдүү отурду. (585-бет). Бул сөз мында турсун.

Эми Сайд Мухаммат Шерали хан Баатырдың үч кызынан бир сөз эшитмек керек

Хандын үч кызы бар эле, алар өтө сулуу эле. Бекуулубек деген бир ииниси бар болчу. Ал мурда эле дүйнөдөн өткөн. Андан эки уул калган. Биричин аты Касымбек, экинчиси Садықбек. Касымбекке Нарсүчүкайым деген кызын, Садықбекке Айжанайым деген кызын берген. (586а-бет). Бир экечелери бар эле, андан уул калган, анын аты Искандарбек эле. Ага Махларайым деген кызын берген. Андан кийин бир канча бузуктар Авлия Баатыр ханга кабар жиберишкен: "Эй Падыша Аалам Султан Бакарам, сизди бул чайандарыңыз өлтүрүп, ордуңузга падыша болчудай ниеттери бар." -дешти. Ошондо Баатырдын ачуусу келип, "Касымбекти өлтүрүп, Садықбек менен Искандарбекти башка жүртка чыгарып ийгиле!" -деп буйрук берди. Жаллаттар Касымбектин башын алышп, берки экөөнү Бухара-и Шарипке чыгарып ийишти. Садықбек Каабатиллага карап кетти. Искандарбек өлдү. Бузукулардын тили менен үч кыз үч Шахзададан айрылып, көпкө олтуруп калышты. Аталары шейит болгондон кийин бул кыздарды, мусулманчылыкка тайанып, үчөөнү үч төрөгө берген. Нарсүчүкайымды, улук төрө деп, Марглан төрөсүнө берди. Анан Айжанайымды Сабыркан төрө дегенге - Андижан төрөсүнө берди. Анан Махларайымды Махмудхан төрө дегенге - Наманган төрөсүнө берди. (587а-бет). Алар сайдзада төрөлөргө тийип, турмуш улашты. Кечеи-күндүз ал төрөлөрдүн жанында болушту. Ал эми ал төрөлөр ар дайым Шахзада хандын кызматында болушкан. Шахзада хан - Кудайар хан Мусулманкулдин артынан лашкар алыш чыкканда, бул төрөлөр жанында болгон. Кудайаркан: "Чоң шаарлар болгон Андижан, Марглан, Шааркан, Намангандаги мага караган улуу,

кичүү, молдо, кожо -баары Мусулманкулдун аркасынан жүрүш кылсын!"-деп амир этти. (588-бет). Бул шаарлардын алты жаштан алтымыш жашка чейинкилери колдоруна тайак алып, атчаны атчан, жөөсү жөө хандын аркасынан жөнөштү. Белгилеген жерге келишисти, лашкарлардин санын билип болбойт, ушунчалык көп. Алар баарысы бир шаарга чогулушту. Кыпчактарга жакын калышып, эки жактын лашкарлари беттешти. Ондук топторду алдыга салып, Каусбекке бектин кийимдерин кийгизип, баштатып барды. (588а-бет). Хан Азиретинин көңүлүндө урушуу ниети деле болгон эмес, болгону Мусулманкул менен Атамкул экөөнү эл алдына алып чыгып элдешsek деген ой менен барган. Бирок аны булар түшүнгөн жок. Ошондо төрөлөрдөн Сабыркан төрө дегени "Ээ таксыр ханым, буларга жакын барбай, узагыраак туруш керек."-деп айтты. Хан Азирети "Кудай башка салганын көрөбүз."-деп, ат бастырып кыпчактар чогулуп турган жерге жөнөдү. (589-бет). Хандын алдында туу көтөргөн беш топ жана Каусбек бар эле. Ошол замат ала каргадай болуп кыпчактар булардын алдын тосушту. Каусбек 5-6 топту алдыга салды. Ошондо кыпчактар экиге бөлүндү. Эки жак беттешип, салгылашуу өтө катуу болду. Кечке чейин кылышчапаздык кылышты. (589а-бет). Мындай салгылашуу Үрүстөмдүн согушунда да болгон эмес, мүмкүн Азирети Алиниң убагында болсо болгондур. Бул согушта Азирети хан да болуп, бир жагында Эшен Жубари, экинчи жагында Садыркан төрө молдо, кожолору менен жүргөн эле. Кыпчактар Сайд Кудайаркан турган жерге өздөрүн кутурган иттей урушту. Эшен Жубари менен Ибраимбекти шейит кылышты. Сабыркан төрө жарадар болду. (590-бет). Кан дарыйа болуп акты, адамдардын баштары сайдын ташындей болуп тоголонуп жатты. Ал күнү өлгөндөрдүн санын Алладан башка эч ким билбейт эле. Ошентип, эки лашкар эки жакка бөлүнүп кетишисти. Сопубек, Султанмуратбек өз лашкарлри менен Наманган шаарына кетишисти. Акылынан ажыраган кыпчактардан беш жүзү буларга кошулуп кетишисти. Наманган шаарына киргенде, алардын кошулганын билип калып, баарынын башын алышты. Андан кийин Касым миң башы (590а-бет). Избаскен шаарына лашкарлари менен барды. Бул арада Малабек бир тараптан колуна кылыш алып, урушка кирди. Шеркара баатырдай миң

кишинин башын кести. Ага такат кыла албай, қыпчактар качышты. Андан кийин 200 адам менен тоонун башына чыгып карнай, сурнай тарттырды. Хан Азиретинин аскерлери чачылып кеткендиктен, Кудайаркан эмне қылаарын билбей турганда карнай, сурнай үнүн угуп, (591-бет). "Ээ Кудай, бул кандай окуя болду, аскер чачылып кетти, жанымда эч ким калбады, эми мен өзүмдү өзүңө тапшырдым." -деп кол көтөрүп бата қылып, ыйлап турду. Дубасын Кудай кабыл қылып, беш кишиси менен Малабек акасине барып кошулду. Хан Азиретинин алып барган белек-бечкектерин қыпчактар талап кетишти, эч нерсе калбады. Хан Азирети акасина кошулуп карнай, сурнай тартып турганда, чачылып кеткен жигиттери кайра келишти. (591а-бет). Андан кийин Касым миң башыга киши жиберип алдырды. 2 миң 500 жигит менен Касым миң башы жетип келип, "Ижазат берсөңиз мен майданга кирип, денемде бар жанымды сарп қылсам!?" -деди. Ижазат берилди, Касым миң башы майданга кирди. Кишинин өлүгү буудайдын боосундай болуп жатып калды. (592-бет). Булак-булак болуп кан ага баштады. Жеңиш Кудайаркан тарапта болуп, қыпчактарды коркунуч басты. Калган қыпчактар тоону карап качып, ошойакка чогулушту. Ошондо Мусулманкул Кетментөбө деген жерге барып, лашкар чогултту. Бул урушка катышкандар: Чолпонкул датка, Алчынбый датка, Самандар датка, Көруулу бий, Алман бий, Атамкул деген атактуу қыпчак баатырлары эле. Булар качып барып бир жайга чогулуп, Мусулманкулга киши жиберип алдырышты. Мусулманкул келгенде, алардын аксакалдары айтты: "Эй Мусулманкул, кел эми, дагы да болсо өзүбүздүн хан эмеспи, ырайым қылаар, (592а-бет). баш ийип, алдына барагык." -дешти. Анда Мусулманкул: "Киши өлбөй да бийлиktи колго алса болобу?" -деп, Хан алдына барага көнбөй койду, "Дагы да болсо салгылашабыз!" -деди.

Ошол Күнү кечке согуш болду. Кеч кирди. Дем алалы деп кайсы жерге барышса да өлүктөр жайнап жатат. Төөлөргө казынаны жүктөшүп, Пайтого (Пайтык го?) барышты. Ошол жерде дем алышып, үч күндөн кийин ал қыпчактар кенешишти: "Кандай болгондо да Төрөкоргонго барышыбыз керек, (593-бет). андан кийин Кокон салтанаты өзүбүздүкү." -деп, Төрөкоргонго карап ат койушту. Бир қыштакка бараганда айыл жашоочулары көз

ачырбай, мергенчилери аткылап өткөрбөдү. Анда кыпчактар: "Бир айылды ала албдык, Төрөкоргонго кантип барабыз?"-деп таң калышты. Айласыздан кайра келишип, Мусулманкулга кошулушту. Бардык кыпчактар биригип жаразмак болушуп, (593а-бет). мындай кеңешке келиши: "Биз кандай итке окшош элек, ушул Шахзаданын шарапаты менен ушундай даткалыкка жеттик, дагы да болсо барып Хан Азиретиден кечирим суралы. Кечээр."-дешкенде, бул сөз баарына маакул келди, бир гана Мусулманкулга жакпады. Бул сөз мында турсун.

Эми Хан Азиреттен сөз эшитиң

Хан Азирет улуу-кичүүнү чогултуп, кеңеш куруп, "Кандай да болсо булар менен жарашуу керек. Бир элчи жиберелик, бул ақмактар ынсапка келип калгандыр (594-бет). Эгер жараашар үмүттөрү болсо, уруш убактында өткөн өттү, кеткен кетти, эми аны ондош керек."-дешти. Анда олтургандар "Элчиге кимди жиберебиз?"-деп калышты. "Сабыркан төрө улук киши, ушуну жиберели."-деп, келишим кат жазып, кыпчактарга: "Мусулманкулдан башкага эч кандай кегибиз жок, ошону бизге берсөңиздер? Аны өлтүрөлү деген деле ойубуз жок. Анын максаты бийлик. Жараашсак, жаман ишти бири бирибизге мунасип көрбөсөк"-деп жазышты. Анан Сабыркан төрөнү чакырып, (594а-бет). "Булар (кыпчактар) сиздин муруттарыңыз, элчиликке сизден башканы ылайык көрбөдүк"-дешти. Төре маакул болду. Ага бир саркардани кошуп, 20 киши менен жөнөтүштү.

Жолдо молдобачага окшогон бир топторго учурашты. Жакын барышса, алар кыздар зен. Андан өтүп бир топ селде оронгон жигиттерди көрүп, жакын барышса, баары жубан айалдар экен, белдерине кылыш байланып алышыптыр. (595-бет). Андан өтүшсө, көп киши жаңы кийимчен, баштарында селде, бардыгы көсөө, буларга таң калып өтө бериши. Андан кийин кара курчан ат, төөгө минген адамдардын жанынан өтүштү. Өтө көп кишилер экен. (595а-бет). Андан кийин Сабыркан төрө келе жатыптыр деген кабар келди. Кыпчактар зыйарат кылышып, ызат-урмат менен меймандашты. Ошол жерде Сабыркан төрө Азирети Хандын айткандарын бир-бир байан кылды. Бул сөздөр аларга

жакты. Эгер кабыл қылбаса, акыбалыбыз жаман болот деп ойлошту да, (596-бет). Мусулманкулду апкелиши. Мусулманкул төрөнүн этегин өөп зыйарат қылды. "Эй таксыр, Кудай Таалага мин мөртебе ырахмат! Сиздин дидаринизди көргөнүмө"-деп ыраазылык билдири. Ошондо төре Мусулманкулга: "Мин башым, көңүлүнүздү кирдетип капа болбоң, Сизге эч ким тийбейт, сиздей баатыр Хан Азиретке абдан керек." Ушул сыйактуу көп сөздөр менен насаат айтты. Ошентип Мусулманкулду алып жөнөдү. Мусулманкулду алып барса, лашкарлардин баары уктап жатыптыр (596а-бет). Алардын бирин ойготуп, Мусулманкулду бир жерге киргиздирди. Өзү Хан Азиретке барды. Ал жерде да жанжөкөрлөрүнүн баары уктап жатыптыр. Алардан өтүп барса, Шахзада Саид Кудайаркан да уктап атыптыр. (597-бет). Ошол жерде төре Шахзаданы көрүп дуба қылып, мындай деди: "Оо Жараткан Шахзаданы улук қылып жараттың, эми буга 120 жаш өмүр бер! Жаангөр қыл! Душмандары жеңилсис!"-деди.

Ошол мезгилде Хан Азирети ойгонуп караса, Сабыркан төре алдында отуруптур. "Э төрөм, эмне болду? Кандай васийаттарга туш болдуңуз?"-деп сурады. (597а-бет). Төре болгон иштин баарын айтып: "Э таксыр Ханым, Мусулманкулду апкелдим."-деди. Хан Азирети: "Баракалла төрөм, жакшы иш қылыпсыз."-деп сүйүндү. Андан кийин экөө бир saat уктап, таңда туруп намаз окушту. Хан Азирети: "Эми Мусулманкулду алып кетсин."-деди.

Жыйырма киши Кокон салтанатына карап жөнөп кетиши. Андан кийин колго түшкөндөрдөн бир тобун өлтүрүштү. Женилип багынгандарды кошуп алышты. (598-бет). Бардык жерге өздөрүнөн аким койуп, шаани-шөкөт, салтанат менен ордого барышты. Баары кубанычта болушту. Бирок Мусулманкулду өлтүрүш Хан Азиреттин ойунда да жок эле. Ошол мезгилде Кокон шаарында Каримкул Мактар деген бар эле, Мусулманкул анын алдына апкелинди. Колунда чынжыр, бутунда кишен. Аны Каримкул Мактар бийик жыгач орноттуруп, анын үстүнө отургузуп койду. (598а-бет). Эл тамаша қылып турду. Андан кийин ар бир айыл-кыштак, тоо, чөлдөрдө качып жүргөн кыпчактарды кармап келип, ошол Мусулманкул отурган жыгачтын астына апкелип, баштарын кесе берди. Ошентип, он күнгө чейин Мусулманкул тактанын үстүндө отурду., кыпчактарды тынбай мууздай

беришти. Анын ошончо көргөн дөөлөтү бир күнчөлүк көрүнбөй калды. Мусулманкулдун кыпчактарына боору ачыды, Хан Азиретти бир көрсөм деп самады. (599-бет). Анын өмүрү бүтүп, ыкыбалы кайткан кези эле.

Мусулманкулду он күн тактага отургузуп, он бириңчи күнү жерге түшүрүп, Каримкул Мактар анын да башын алдырыды. Бул кабар Хан Азиретке жетти, буга өкүнүп калды. "Мусулманкул мага кадырдан эле, кандай болсо да мага кабарласаңар болмок!"-деди. Ошентип Кудайарканды тактыга отургузуп, "Кимдин кимдин заманы, Кудайаркандын заманы!"-деп көчөмө-көчө кыйкырып жүрүштү. Жар айтышты. Достор сүйүнүп, душмандар күйүндү.

Эми бир сөздү Саид Мухаммад Кудайаркан кандай иш жүргүздү, ошол туурасында

(599а-бет). Такка отургандан кийин Кудайаркан Маргланга Малабекти аким кылып жиберди. Хан Азирети өзүнүн саркардалари менен ошерде турду. Мурда хандарда 4 удайчы болсо, Хан Азиретинин мартабасы көтөрүлүп, 9 удайчы берилди. Мурда паңсаттан 9 болуп келсе, эми 40 паңсатка жеткирилди. Булардын баарына зардан кийим дайардатты. Дагы алардын ар бирине 600дөн кызматчы берди. (600-бет). Андан кийин Хан Азирети "Миң мырза дайар кылгыла!"-деди. Касым миң башы ошол замат күш кат миң мырзаны дайар кылды. Алардын ар бирине алтындан мөөр жасатып берди. Андан кийин миң аалымды Хан Азиреттин жанында туруш үчүн алып келди. Ошентип, анын кызматында 500 атактуу баатыр, анын ар бириниң артында 40 минден тартып 10 мингө чейин жигиттери болгон. Ар бир аскер жакшы куралданган эле, атактуу баатырлардын белине алтындан кемер байлаган. (600а- бет). Андан кийин 500 намагар (артист) дайардагыла, алар ырдаганда жан-жаныбарлар (куштар) баштарына келип сайрап турсун!"-деди. Дароо жер-жерлерге киши жиберип, 500 ырчыны таап келишти. Хан Азирети: "Булардын ар бирине бирден дутар дайардагыла!"-деди. (601-бет). Аны да дайардашты. Алардын ар бирине вазийфа берилди. Андан кийин Хан Азирети: "Эй Касым увазир, бир сөз бар, айтсан аткара аласыңбы?"-деди.

Касым увзир: "Таксыр падышам, сизден ишарат болсо болду, аткарабыз."-деди. Хан Азирети айтты: "500 карчыга, 500 ылаачын, 500 кыйгыр болсун, анын ар бири өзүнүн мұнұшкөрлөрү менен болсун!"-деди. (601а-бет). Касым увазир маакул болуп, баарын дайардады. Мұнұшкөрлөр карчыга, ылаачын, кыйгырларын колдоруна отургузуп алып, хандын алдында туршту. Андан кийин Хан Азирети Касым увазирге: "Дагы бир сөз бар, аткара аласыңбы?"-деди. Анда Ксым увазир: "Ээ Таксыр Падышам, сиздин дәөлөтүңүздө кандай десеңиз ошондой аткарыш оңой, сиз айткандай болот."-деди. Хан Азирети айтты: "Миң бүркүт, аларды көтергөн 1000 аксакалдары менен болсо!"-деди. (602-бет). Касым увазир таазим қылып, жер-жерлерлерге кишилерди жиберди, мин бүркүт Хан каалаган аксакалдары менен табылды. Баарын Хан Азиреттин алдына алып келишти. Хан аларды сыйлады. Касым увазирди да сыйлады, ага өзү кийип турган тонун чечип берди. (602а-бет). Дагы Хан: "Эй Касым, табасыңбы???"-деди. Касым: "Ээ Таксыр, сиздин дәөлөтүңүздө кандай кааласаңыз, ошондой болот."-деди. Хан Азирети: "Миң ак нар төө болсо!"-деди. Касым увазир аны да тапты. Ошентип, Хан эмнени кааласа, баары дайар болду, башчылар менен бир нече күн уу уулап ойношту. (603-бет). Баары курсант болуп жүргөн убакта, Мамаюсуп Мұптин деген адам бар эле, аны Ноо деген шаарга қызматка койгон эле, бул бир жалған сөз таап келип, мындаидей деди: "Хан Азирети, сизди өлтүрүп, Исабек төрөнү хан көтөрмөк болушуптур, булардын башы Сафат Шагаул (603а-бет). экен"-деди. Аны уккан Хан Азирети каары кайнап, "Менин дәөлөтүмдө ушунчалық жакшылыктарды көрүп жүрүп, хандыкты әңсейт бекен!?"-деп, жаллаттарга: "Исабек төрөнүн башын алгыла!"-деп буйрук берди. Аナン Сфет Шагаулду өлтүргүлө!"-деди. "Мухаммат Назар Кулак деген саркарда бар, анын да башын кескиле!"-деди. Ошолордун баарын апкелишти, "Жакшылыкты көрдүнөр, эми жамандығын да көргүлө!"-деп, Исабек төрөнү баш қылып баарын өлтүртүп, Касым мин башыны байлатып койушту. (604-бет).

Маманияз датканы мин башылыкка көтөрдү. Момункожо дасторкончу эле, аны өлтүртүп, Пазылбекти дасторкончу қылды.

Ар кайсы өлгөндөрдүн ордуна башкаларды дайындауды.
Акимбекти Шагаул кылды.

Ошентип, күндер өтүп атканда дагы бир кабар жетти: "Акаси Малабектин түрү бузулуп аткан имиш, "Эмнеге мен каттаси (улуусу) болсом, кичиги Кудайаркан хан болуш керек?"-деп атыптыр"-деген кабар жетти. Муну уккан Хан "Акам келсин, мен сагындым."-деп киши жибертет. (604а-бет). Малабек келбей койот. Анан Кудайаркан дагы кат жибертти, анда: "Ака, келсөңиз, кеңеше турган сез бар эле."-деп жазылган. Ошентип отуруп, түрлүү жакшы сөздөрдү айттырып отуруп, Малабекти Коңонго алып келтирди. Хан Азиретинин көңүлүндө "Биер жакын болуп атат, алышыраак жөнөтөйүн."деген ниет бар эле, келээри менен "Ээ мерибан ака, Ташкент чоң шаар экен, сизди ошол жакка жиберсембى деп атам, жагабы?"-деди. Бул Малабекке жакты, аны "Ташкентке барсам, көп кол жыйнап келип, Коңонду алсам!" деген бир ой бийлеп турду. Дароо "Жакшы болот."-деп кабыл алды. Ойу бузук эле... (605-бет). Ошентип, "Ташкентке аким болуу жарлыгын колго кармагандан кийин, "Эй үка, мага кимдерди кошуп бересин?"-деп сурады. Кудайаркан: "Мына жигиттер, каалаганыңызды алышыз!"-деди. Анан жигиттерине: "Менин аками журтуна жеткирип койгула!"-деди. Алар Малабекти Ташкенге жеткирип келишти. Ташкендеги улуу, кичүү, казы, уламалар күтүп алышып, ордого алып киришти. (605а-бет). Шахзада Малабек Баатыр:"Бул уламаларга сарпай, келгендөрдө казынадан соогат бергиле!"-деди. Казы, уламаларга белек-бечкектер берилди. Баары ыраазы болуп кетиши. Малабек Ташкент ордосуна отуруп калды.

Малабекке Маргландык Эшенкул дегендин кызын алып берген эле. Сопубекке Шадмандын кызын алып берген. Малабек менен Сопубек бир энеден болгон. Абыдрахманбек, Сайд Мухаммат Кудайаркан, Шахзада Султанмуратбек, үч кыз менен бирге бир энеден эле. Бирок Малабектин буларга көңүлүндө кинээси бар эле. (606-бет). Бул сез мында турсун.

Малабек Ташкенге аким болгонуна үч ай өткөндөн кийин, Марглан шаарын Кудайаркан Султанмуратбекке берди. Ага айтты: "Ээ боорум, жаш элеңиз, чоңойдуңуз. Марглан шаары сизге мубарак болсун!"-деп, кийиндирип жолго чыгарды. Ал

Маргланга жеткенде андагы молдо, кожо, казы, мупту (606а-бет). кадырлап тосуп чыгышып, шаарга апкиришти. Ордуна отурғандан кийин, келгендерди сыйлады. Алар дуба қылып, ыраазы болуп кетиши. Андан кийин Наманган, Төрөкоргонду Сопубекке берип, "Кичине элеңиз, чоңойдунуз, журт ээси болдуңуз, маарек болсун!"-деп жөнөттү. Андан кийин Махаммат Назарбекке Андіжан шаарын берди. (607-бет). Ошентип, эли-журту рахатта күн кечирип турушту.

Құндөрдүн биринде "Малабек акамдин әжесин ага жибергиле!"-деп буйрук берди. Катта әнеме жана Маклар айымга кабарлагыла, дайардансын, Ташкент шаарына барсын!"-деди. Ал дайарданып Хан Азиреттин алдына кирди. (607а-бет). "Эз әже, әми сиз барып, акамдин сый-урматын, қызматын көрүп келиңиз!"-деди. Эшик агасын Айжан айымга кошуп: "Буларды алып барып, акама тапшыргыла"-деди. Аларга эки жұз араба айалдар кошулду. Айжанайым деген өз әкачиларин кошту, жүрүп отуруп Ташкентке жакын жетиши. (608-бет).

Малабек Баатыр лашкарларине буйрук берди. "Бұғұн Сайд Мухаммад Кудайаркандың әкачиси бул жерге келет имиш. Эң өткөн, лашкарларди чогултуп, мергендерге мылтық карматып, жолго чыккыла! Бир канчаңар найза кармап, бир канчаңар қылыш алып, шамшар ойнотуп чыккыла! Калган эл колдоруна тайак кармап турсун!"-деди. Шахзада Абдырахманбектен бир уул калган эле, (608а-бет). анын аты Шамураткан болгон. Аны Малабек багып алған, анын әнеси да бирге эле, ал өтө сулуу болгон. Келаткандар Ташкенге жетишикенде Малабек өзү баш болуп, лашкарларин көргөзмөк үчүн келип турды.

Айжанайымдың атын атабай, бардық эл Төрөайым дәэр эле, анткени ал ақыл-эстүү, кайраттуу сулуу айал эле. (609-бет). Аны Хан Азирети өтө жогору сыйлайт эле. Малабек баатыр бул лашкарларин көргөзүш үчүн барган, жанына Шамуратты да алып алған. Малабек баатыр Айжанайымдың алдына барып. "Эй Айжаным, мен сизди көрмөк үчүн утурлап чыктым."-деп көрүштү. Шамураткан да көрүштү. Аナン айтты: "Эй Айжаным, сизди көрсүн деп мынча лашкарди апкелдим."-деди. Ошондо Төрөайым айтты: "Жакшы болуптур.-деп оң жагына караса, бүтүн қылыш кармаган жигиттер. (609а-бет). Сол жагына караса, мылтық кармаган

жигиттер Ташкент талаасына толгон. Анда Айжанайым ага мындан деди: "Сага Алла Таала күп жигиттерди бериптири, эми орус каапырларына лашкар тартып барсаң да болот экен." -дегенде, Малабек: "Э Айжаным, мен эмне үчүн оруска барышым керек, мен барсам үкам Сайд Кудайарканга лашкар тартып барам." -деди. Ошондо Төрөйдүм айтты: "Эй жигаркушам, жакшы кыласың, мага да жагат." -деди. (610-бет). Себеби лашкарлардин көптүгүнөн алардын санын Алла Таала гана билбесе, башка биле албастай өтө көп эле. Айжанайым: "Эгер Урумга, Бухра-и Шарипка, оруска кол салсаң да жөнөсисин. Бирок үкаң Сайд Мухаммат Кудайаркан Коконго хан болуп турат, а сен андан улуу болсоң да Ташкенге акимсин. Эгер сен хан болсоң, үкаң да бир шаарды берип койосуң, аким болуп жүрө берет"-деди. Бул сөздөрдү айтпаганга да айласы жок эле, себеби Малабектин түрү бузук, сөздөрү бузук эле. Мындан сөздөрдү айтып көңүлүн көтөрбөсө, көңүлүнө алып калмак, ошон үчүн буларды айтып, Малабектин демине дем берди. (610а-бет). Төрөйдүмдан бул сөздөрдү угуп, көңүлү көтөрүлүп, лашкарларина жооп берип, шаани-шөкөт менен ордосуна апкирди.

Андан кийин буларга кошуп жиберген эки баатыр: биринин аты Эңназарбек, экинчиси Амиракун - бул экөөнү жигиттери менен байлап таштады. Анан ичкери Айжанайымга (611-бет). кирип, Кудайаркандан келген эки вазирин байлатып таштадым дегенде, Айжанайым айтты: "Ээ бир тууганым, бул бечаралар сиперге кызматчы, кадырдан, буларды көп коркутпаң!" -дегенде, Малабек эшикке чыгып кетти. Алар байланган бойунча калды. Малабектин көңүлү бузук экенин баамдаган Айжанайым кетмек болуп калды. Көргөн ызат-урматы бир тыынга татыбады. (611а-бет). Анан айтты: "Ээ бир тууганым, бизге уруксат берсениз, кайтсак." -дегенде "Жакшы болот!" -деп көп тартуулар берип, анан айтты: "Э жигар күшан (бир боорум), ошол байлангандарды мага бошотуп берсөн!?" -деп суранды. Малабек бошоттурду. Айжанайымдар жолго чыгышты. Алар адаттан сырткары тез жүрүп, он күндүк жолду бир күндө басышты. Кайра кайтарып кетпесин деп шектенишкен. (612-бет). Ошентип жүрүп отуруп Коконго жакындашканда, Айжанайым булардан суранды: "Ташкенде канчалык кыйынчылык көрсөнөр да, Кудайарканга айтпаңар!?

Булар бир туугандар, канча айтканыңар менен пайда жок, бири бири менен жакшыбы жаманбы түшүнүп болбайт. Эгер бириңердин оозуңардан бир сөз чыкчу болсо, мен силерди Хан Азиреттин алдында жаман кылам..."-деди. Алар Коконго келип ордого түшүштү. Ичкери киргендө Айжанайым аким энеси (Малика-и Шахубан) менен кучакташып көрүшүп, жакшы сөздөрдү айтЫп, жамандағын жашырып койду. Аナン Хан Азиретке көрүп, ага да түрлүү жакшы сөздөрдү айтты. (612а-бет). Хан Азирети: "Айжанайым, үкаңыз Малабек эмне сөздөр айтты? Ойунда эмнелер бар экен?"-деп сурады. Айжанайым айтты: "Дөөлөтүңүз ашсын, эч кандай сөздү билген жокмун. Сиз да ар кимдин ушак сөздөрүнө ишене бербен!"-деп насаат кылды. (613-бет).

Сайд Мухаммат Кудайаркан күндөрдүн биринде: "Ээ Маманийаз датка, сен менин увазиримсин, көңүлдү көтөрөр сөз айткын?"-деди. Маманийаз датка дароо ордунан туруп таазим кылып: "Дөөлөтүңүз артсын, өмүрүңүз узун болсун. Эгер мага уруксат берсеңиз, менин көңүлүмдөгү каалоом мындай, Шугнан падышасынын бир кызы бар экен, сулуулугунда чек жок, (613а-бет). сымбаты перидей, жүрүшү периштедей. Эгер уруксат берсеңиз, мал, пул чогултуп, бир-эки саркарди ошого жөнөтсөк!"-деди. Бул сөз Хан Азиретке канттай жакты. "Баракалла! Ушул ишиңизди тезирээк бүтүрүң!"-деди. Увазир дароо сыртка чыгып кеңешип, амбарчыларга: "Зар кейнөк, атлас ж.б. түркүн материалдарды сандық-сандық кылып дайардагыла!"-деди. Баары болуп 40 төөгө жүк жүктөлдү. (614-бет).

Молдо Иса датканы баш кылып кырк жардамчы, миң жигит менен Шугнан падышалыгына мындай мааниде кат жибериши: "Эй Искендар падыңша парзанти, сизге ушунча тартуу мене" аксакалдарды жибердик. Сайд Мухаммат Шерали хан Баатырдын уулу Кудайаркан атасынын ордуна хан болуп отурду. Шугнан падышасынын сулуу кызы бар имиш, ошол кызды Сайд Мухаммат Кудайарканга ылайык көрдүк. (614а-бет). Сиздерге мунасип болсо, бул мал, мүлкүү алыш, кызыңыздарды жиберсөңер!?"деген мазмунда эле. Бул катты Молдо Иса датка алыш, Шугнанга жөнөп кентти. Көп күн жол жүрүп, улуу дарыйаларды кечип, тоо таштарды ашып, Шугнан шаарына жакын жетти. Бул аваза Шугнан падышасына угулду. Аны

кароолдор мындаид жеткириши: "Ээ таксыр падышам, (615-бет). бир тайпа эл келди, сизге кабарлап коюшка келдик." - дешти. Ошондо Падышаның каары кайнап, "Менин шаарым ауруксатсыз келгендер ким экен?" - деп ар бир түгү тик турду. Ошондо бир даанышман увазири: "Ээ падышам, мындайларга ачуулана бербен, сизге башка падышалыктар ар кандай маселелер менен келе бериши мүмкүн, Кәэси сизден кеңеш сураганы келиши да ықтымал. Бир кишинин сөзү менен эле, ойлонбой туруп ачуунузду келтире бербен, Эгер ауруксат берсеңиз булар эмнеге келишкенин билип келейин." - деди. Уруксат болгондон кийин, увазир бир топ кишилер менен алардын алдына барды. Молдо Иса ойун-шоок салып атыптыр. Увазир келгенде көз көрүп, кулак уклагандай меймандашты. (616-бет). Дастроңко жер жүзүндө бар нерселердин баарын койушту. Алардан көргөндөй урмат-сыйды булар эч кимден көргөн эмес.. Тамактан кийин булар аңгемелешип отурушту. Анан увазир: "Силер кайсы бактын гүлү, кайсы токайдун булбулу болосуңар?" - деди. Кайдан келип, кайда баратасыңар?" (616а-бет). - дегенде, Молдо Иса ақылдуу киши эле, айтты: "Биз силер менен тууган болгону келдик. Кокон шаарынан Саид Мухаммат Кудайаркандын алдынан келдик." - деди. Эгер силер ауруксат берсөнөр туугандашабыз, ауруксат бербесөнөр ушерден кете беребиз." - деди. Увазир: "Ойунарды айтсаңар, мен падышама билдирсем." - деди. (617-бет). Молдо Иса: "Эй бурадар, эшиткени бизге караганда падыша Шугнандын бир кызы бар имиш. Акыл-эстүү, кыйал, мүнөзү жакшы, өзү сулуу, даңкы далай жерге кеткен, ага бардык падышалар ашык имиш. Бирок атасы эч кимге ылайык көрбөйт имиш. Биз өз каалообуз менен көрсөк деп, 40 төөгө артып зар апкелдик, той берип тамаша кылсаңыздар, анан ал кызды берсөніздер, Хан Азирети бизге алып кетсек," - дегенде, увазир күшпак болуп, падышасына барып айтты. (617а-бет). "Эми аларды апкелип мейман кылышыбыз көрек." - деди. Бир кишини Молло Калыкул даткага жиберди. Молло Калыкул датка Шугнан шаарына кирип, апкелгендерин тапшырды. Той башталып, (618-бет). бир нече күнгө созулду. Андан кийин 40 кыз кошуп, аларга зар кийимдер кийгизип, даанышманды кошуп ауруксат берип

жөнөттү. Кызды 40 канизек, 40 кулбача менен даанышманды кошуп алып жолго чыгышты.

Бир нече күн жол жүрүп Коконго жетишти. (618а-бет). Андан кийин Марглан ордосуна кызды отургузуп, Молдо Иса датка өзү Хан Азиретке барды. "Падыша Аалам Султан Бакарам, сизге мунасип болор бекен деп кызды апкелдик." -деп сүйүнчүлөдү да, болгон окуйаны бир бир байан кылып айтЫп берди. Хан Азирет дароо ордо айалдарына буйрук берди, алар дароо Маргландан апкелишти.. (619-бет). Бир канча аалым, уламалар Кудайарканга нике байлашты. Хан Азиретке баталарын берип, тарап кетиши. Хан Азирет ал жактан келген 40 канизек, 40 гламбатчалардин баарын сыйлады. Андан кийин ошол кыз менен жашап калды. Душман күйүнүп, достор сүйүндү. (619а-бет).

Андан бир канча күн өткөндөн кийин Хан Азирети увазирин чакырып, "Бир сөз бар." -деди. "Таксыр падышам, кандай десеңиз ошондой аткарабыз." -деди увазир. Ошондо Хан Азирети: "Угушума караганда Дарваз падышасынын бир кызы бар экен, анын сулуулугу Күндөй, тили булбулдай имиш. (620-бет). Ошого бир киши жиберсениз, 20 төө, 40 ат менен"-деди. Увазир алардын баарын дайар кылып, 500 жигит менен Молло Калыкул датканы баш кылып, Дарваз шаарына жөнөтүп атканда, Молло Калыгул Хан Азиретке мындай деди: "Таксыр Падышам, өз колуңуз менен кат жазып берсениз, оозеки айткандан, кат менен айткан жакшыдур." -деди. (620-бет). Хан Азирети кат жазганга буйрук берди. Молло Калыкул өзү да бир кат жазды. Саид Мухаммат Кудайарканын каты мындай эле:

Салам айттым айя Шахы Дарваз,

Калыптур бул көнүл сиз сари парваз.

Жибардим кызматыңга кырк төва мал

Агар лазим болса аны тапып ал.

Агар сиз болсоңуз мага ата

Эшитип менен сизди көп кина

Бизди парзант үчүн кылсаң кабули!.." (ыр уланат). (621-бет). Бул катты Молло Калыкул датканын колуна берип, 40 жигит менен Дарбаз жолуна салды.

Молло Калыкул датка жүрүп отуруп, дарыйа кечип, тоо ашып, чөл кезип Дарваз шаарына жетти. Дарваз ханына киши жиберди:

"Эй падыша Дарваз, билиң, сиз үчүн Кокон шаарынан келдик, уруксат этсөнiz, шаарыңызга кирсек, болбосо кайта кетсек!?" - деп айттырды. (621а-бет). Дарваз падышасы чоң, кичине кызматчыларына: "Келген конокторду үч күн коноктобосок болбойт, алып келгиле." - деп буйрук берди. Конок жай дайардал, ага киргизиши. (622-бет). Калыкул датка барып Падыша Дарваз менен учурашты. Аны конок үйгө киргизип коноктошту. (622, 622а, 623-беттерде Дарваз падышасынын кызына той бергени, сарпай кийгизгени ж.б. айтылат). (623а-бет). Дарваз падышасы кызын узатарда, кыздын энеси кызына айткан насааттары: "Эй перзентим, эми сиз Кокон шаарына барасыз, падышазадасыз. Эч качан мен падышанын тукумунанмын деп текеберлик кылбаң! Улуумун деп бирөөнүн көңүлүн калтырбаң! Жетим, жесир, карыптарга мээрибан болуң! Мусапырлардын көңүлүн улан!" - деп бата берип, 40 канизак, 40 гланбачаны (кызматчыларды) кошуп, Коконго жөнөттү. (624-бетте жол жүрүп отуруп Молло Калыкул датка Коконго келип кабарлаганы, 624а-бетте падыша аны угуп сүйүнгөнү, тойду баштаганы, 625-бетте кызды уйасына кондурганы, аалым, уламалар келип нике байлаганы, никеден кийин кыз менен Кудайаркандын ёсуп-өнүп кетиши үчүн бата берип кайтканы, 7 күн той бергени, ал кыздын адеп-ахлагы Ханга жакканы айтылат). (625а-бет).

Эмки сөздү Малабектен угуң

(Малабек Ташкенде туруп Хан Азиреттин бийлигин тартып алууга ниеттенгенi)

Хан Азиреттин атагы ааламга жайылып, быйагы Меккеге, тийагы Чынмачынга жайылды. Канча падышалар Хан Азиреттин даңқын угуп, кызматчысы болушту эңсеп калышты. (626-бет). Падышалык доорун ушунчалык шаани-шөкөт менен өткөргөнүн акындардын бири мындай бейт менен жазды.

Кудайаркан васфини айттай

Айлаган элге нафини айттай.

Болмагай ага Искаандар тең

Вирдишин алган падышалыгын

Миң бахадур наамлари бар
Ар бирида лашкари тайар..."(Ыр беттин айагына чейин ушундай мазмунда уланат). (627-бетте Хан Азиреттин доорунда "Актөнүн карды жарылып", жыргал заман болгону айтылат. Бул 627а, 628, 628а-беттерде да уланат. 628а-бетте Хан Азиреттин жигиттери менен ууга чыгып, ойун курганы, 629-бетте кийик этинен түрлүү тамактар жасап, кавап (шашлык) кылып жегендери, 629а-бетте Хан Азиретке Алла Таала мындай дөөлөттү бергени макталат. 630-бетте бактысы гүлдөй ачылган Хан Азиретке Малабектин ичи күйгөнү айтылат. Андан ары ошол жүрүштө бир жигитти көрүп калып, "Кайдан келесин?" -деп сураганда, "Мен Ташкенден келатамын." -дайт. "Мен сизге ықылас койгондордонмун, сизге арызыым бар. Малабек аканыз өзүнүзгө карши лашкар чогултуп, бир түндө Кокон салтанатын алыш, такка отурсам деп дайарданып атат." -дайт. (630а-бет). Хан Азирет: "Айткан сөзүн ыраспы? -дегенде, - ырас." -деп касам ичти. Хан Азиреттин каары кайнап, Маманийаз даткага карап: "Малабек аканыздын ниетин уктунузбу? Эми эмне кыласыңар?" -дегенде, лашкарлар айтышты: "Бул болбогур сөз, киши жиберип тектайлы." -дешти. Бир кишини жөнөтүштү да өздөрү кайта келип ордого түшүштү. (631-бет)

**Эмки сөз Шахзада Малабек Хан Азиретке душмандашып.
Бухара шаарына келгени жөнүндө**

Ошондо бир эки адам келип Хан Азиретке салам айтты. Хан Азирет алардын кайдан келгенин сураганда, алар мындай дешти: "Эй таксыр падышам, Кожонт үстүндөгү элетицизи Падыша Бухара келип чапты." -дегенде, Хан Азирети каары кайнап: "Жигиттерди дайардагыла, мен манкурттардын катыгын берип келейин!" -деди. (631а-бетте Хан Азирети Каусбекти чакырып, аскер дайардатканы, 632, 632а-беттерде лашкарлар "тишине чейин" куралданып, согушка дайарданганы айтылат. 633, 633а-беттерде 70 мин лашкар менен молдо, кожо, эшндерге туу көтөртүп, жолго салганы айтылат. 634-бетте Саид Мухаммат Кудайарканды лашкарлари көрүп, Алла берген адам экен деп мактаганы айтылат.) (634а-бет). Жолдо баратканда кишилер

жолугуп, Хан Азиретти сурашат. "Хан Азиретти эмне кыласыңар?" -дегенде, алар: "Хан Азиреттин жеке өзүнө айта турган сөзүбүз - арызыбыз бар." -дешет. Чабарман Хан Азиретке кабарласа, "Алып келгиле!" -дейт (635-бет). Келаткандастын ичинен бирөөсүн Хан Азиретке апкелишет. Ал жигит: "Мынча лашкар жыйнап ким менен урушканы баратасыз?" -дейт. Хан: "Аны менен сенин-ишиң канча?" -дегенде, жигит: "Таксыр, мен сизге күйгөнүмөн айтып атам, Малабек тууганыңыз сиз менен согушканы келе жатат." -дегенде Хан Азирети увазирлерге карап: "Бул кандай сөз?" деп кайра сурайт. (635а-бет). Увазирлер жанындагылардын баарынан сурашса, сөздүн туура экенин тастыкташат. Хан Азирет "Каусбек Ташкентке карай жөнөсүн!" деген буйрук берет. (636-бет). Каусбек жол алып, Ташкентке жакын жеткенде, Малабектин кароолдорун көрөт да, Кудайаркандын лашкарлари ошерде дайарданып турушат. (636а-бетте Малабектин лашкарлари келгени жана добул уруулуп эки жак беттешкени, 637-бетте Кудайаркан тараптан баатырлар майданга чыкканы, 637а-бетте эки тараптын баатырлары бир бирине кылыш урганы, 638-бетте Каусбек менен Тавакал төрөгө ошол күнкү беттешүү тийгени, 638а-бетте лашкарлардин аламан чабышы, адамдардын өлгөнү, кан судай акканы, 639-бетте Саид Кудайаркандын лашкарлари женгени, Каусбек Малабектин лашкарларин койго тийген карышкырдай кырганы, 639а-бетте Хан Азирети Каусбек менен Тавакал төрөнү сыйлаганы айтылат). Ошол күндүн эртеси эки жактын лашкарлари беттешип, уруш дагы уланат. (640-бет). Малабектин лашкарларин Хан Азиреттин лашкарлари Ташкентке кууп кирип, айланасын ороп алат. Малабек камалып калат. Ошондо Хан Азирети увазирлерине: "Лашкарларди чогултуп, Ташкенттин бардык дарбазасынан ат койгула!" -деп бурук берет. Бир дарбазага Мухаммат Нийазбек мин башы 40 мин лашкари менен ат койду. Экинчи дарбазага Каусбек, үчүнчү дарбазага Хан Азирети өзү 80 мин лашкар менен (640а-бет). ат койду. Шахзада Султанмуратбек да согушка кирди. Бир дарбазадан Мукаммат Назарбек лашкарлари менен, Жолчубек лашкарлари менен, Абдыкаар лашкарлари менен, Сарымсак датка лашкарлари менен ат койушту. Ошол кезде 400 атактуу саркардалар болуп, алардын ар биринин артында 40-80

минден лашкарлари болгон. (641-бет). Атчандар баары карнай, сурнайлар менен шаарга киришти. Шахзада Малабек Баатыр беш жигити менен Ташкенден чыгып кетип, дарыйадан сүзүп өтүп Бухарага карап кетти. (641а-бет). Малабек беш жигити менен Бухара Падышасына барып кызматка кирди. Бухар падышасына "Шерали хандын уулу Малабек келиптири." -деген кабар жетти. Ошондо Бухар амири: "Улук болуп туруп кичик болуш қыйын болот, аны алып келгиле!" -деди. (642-бет). Бухар Амири "Күш келиңиз!" -деп кучактап тосуп алды. Кызмат берип, айлык дайындал, Султан Махмудканын кызын алып берди. Бул сөз мында турсун.

Эмки сөздү Саид Кудайаркандын кандай иш кылганынан угуң

Ошол күнү Ташкенге кирип, ордону алды. Абдыракманбектен калган Шамураткан болгон, ал Малабек менен бирге эле. (642а-бет). Ага Ташкенттен бир кызды алып берген эле. Аны издең жүрүп таап келишти. Хан Азирет кучактап күтүп алды. Көрүшкөнүнө шүгүрчүлүк кылды. Ташкен шаарындагыларга байлыктарын бөлүп берди. Калган душмандарды өлтүрдү. (643-бет). Малабек качып кеткендөн кийин Соно айым ордодо калган, Саид Мухаммат Кудайаркан ага айтты: "Дайарданың, Кокон салтанатына кетебиз." деди. Анан Хан Азирет: "Малабек акамдин көчүн алып Коконго жөнөгүлө!" -деди. (643а-бетте баары Коңонго жөнөгөнү, 644, 644а-беттерде жолдо жүрүү, жол бойунан кишилерге жолукканы ж.б. жөнүндө айтылат. 645-бетте Малабектин айалы жана энеси Соно айым ордодон орун-очок алганы, 645а-бетте аманчылык өкүм сүргөнү айтылат). (646-бет). Кашкар тараптан бир соодегер жигит келип, ошол жакта Абдилла коюн деген байдын үйүндө эч ким тең келе албаган бир сулуу кызы бар экенин айтат. (646а-бет). Саид Кудайаркан "Ошол кызды апкелгенге ким жарайт?" -дейт. Амиракул эшик агасы ал кызды апкелүүнү мойнуна алат. (647-бетте Амиракул эшик аганын колуна сансыз акчаны бергени жана ал барып кызды алып келгени айтылат. 647а-бетте аалым, уламалар нике байлап, кызды Саид Мухаммат Кудайаркандын алдына апкелгенин жана

кыздын кийген кийимдеринин өтө баалуу экендиги айтылат). Алтын бөрк, алтын чыга башына кийген, алтын түймөлөрү менен кашкарча кийингени сүрөттөлөт. 648-бетте кызды көргөн Кудайаркан сүйүнгөнү айтылат). Бул сөз мында турсун

Эмки сөздү Мунускан падышадан эшитмек керек

(648а-бет). Мунускан падышасынын ысмы Валикан төрө Кожо Кален эле. Анын үч уулу болгон: биринин аты Газыкан төрө, экинчиси Саид Аликан төрө, үчүнчүсү Сарымсаккан төрө эле. Булар да Кокон элетинин башчылары болгон. Газыкан төрөнүн бир кызы бар эле, көргөн жан суктанаарлык эле. (649-бет). Газыкан төрө кызым Кудайаркандан башкага ылайык эмес деп киши жиберет. Хан Азирети ага да макул болуп, той өткөрүп, нике байлап алат. Ошентип, ордодо баары болуп Кудайаркандын айалдары 40ка жетет. (649а-бетте Кудайаркан Кожо Мир Асаттин уулунун кызын да алганы айтылат. 50-бетте ыр бар, бирок чийип салынган). (650а-бет). Ушул салтанаттардагы болгон тойлорго ааламдын ачуусу келип, Падыша Аалам Султан Бакарамдин дөөлөтүнө доо кетти. Букара падышасы лашкар алып келе жатыптыр, Кожонт, Ноо, Оротөпе, Жизак шаарлары коркунучта деген кабар жетти. (651-бет). Ордо кызматкерлери чогулуп, Бухар падышасына каршы уруш баштоо жөнүндө кеңеш айтышканда, Падыша Аалам кабыл алып, "Урушка дайарданғыла!" деген буйрукту берди. (651а-бетте лашкар чогултуш үчүн жер-жерлерге каттар жазганы, лашкарлар чогулганы айтылат). (652-бет). Ошол мезгилде Бухар Падышасы Оротөбөгө жетиптир деген, анан Кожонтко келиптири деген сөздөр угулду. Кожонт шаары Амир Бухараны киргизбей, каттуу согуш болуп атыптыр деген кабар угулду. (652а-бет). Кожонт шаарынын эли "Биз уруштан жениле турган болуп калдык." -деп, Падыша Аалам Султан Бакарамга кат жазышат.(653-бет). Ташкент шаарында Султанмураткан аким эле, ал Хан Азиреттин бир тууганы, бири бирине өтө мээрбан эле. Өтөмбай кыпчак анын баатыр башчысы болчу. Кудайаркан ал инисине: "Лашкар апкелип жардамдашың!"-деген кат жазды. Анан Марглан, Анжийан, Кашкар, Жаркент, Наманган, Касан, Тус, Шааркан шаарларына да кат жазды. (653а-бет). Ал катта

"Баарыңар чогулуп, Кожонт шаарына баргыла!"-деген амир жазылган болчу.

Кудайаркандын атасы бир, энеси башка Малабек деген акаси бар эле, ошону чакырып, "Кожонт шаарына сиз барасыз. Башкалардын колунан эч нерсе келбеди." дегенде, ал кабыл алды. Малика-и Шахубандын алдына кирип айтканда, ал: "Балам, барың. Беганага ишенип болбойт."-деп акыл-насаатын айтканда, Малабек: "Мен саркарда эмесмин да , лашкар баштап барып, журтту бузгудай."-деди.. (655-бет). Малабек Шахубандан чыгып атына минди да, Кожонт шаарына жүрбөй, Марглан тарапка жүрүп, андан Өзгөн шаарына өттү. (655а-бет). Ошол убакта Падыша Аалам Султан Бакарамга "Малабек Өзгөн шаарына барды. Кыргыз, кыпчакты жыйып, сизге каршы жүрүш кылат имиш."-дегенде, Падыша ишенбей, баарын Кожонтко жиберди. (656-бет). "Акам менен ишиңер болбой, Кожонтко кетебергиле!"-деди. Сансыз лашкар Кожонтко барганды, аскердин көптүгүн көрүп Амир Бухара бир түндө качып кетти. Кожонт лашкари менен согушуп, Амир Бухаранын көптөгөн лашкарлари кыргынга учуралган. (656а-бет). Амир Бухара "Кожонт лашкари ушунча болсо, ордо лашкари канча болду экен!?"-деп качты. Аны кууган Шах Азиреттин лашкарлари кууп жетпей калышты. Падыша Ааламга кишилер кирип, "Ақаңиз Малабек сизге каршы лашкар жыйып, Маргланга келди."-десе да ишенбей, "Кожонтко лашкар жыйып жүрсө керек."-деп ойлоду. (657-бет). Дагы адамдар келип, "Агаңыз көптөгөн кыргыз, кыпчактарды жыйып, Анжийан, Марглан, Шааркан, Өзгөн, Араван, Ош, Карасуу шаарларына эч адам койбой, баарын каракалтак кылып сүрүп апкелди, (657а-бет). бейкабар турбан!"-дешти. Падыша Аалам буга да ишенбеди. Ошол учурда бир киши келип, "Ақаңизден элчи келди, кандай кыласыз?"-дегенде, дагы "Мен бул сөздөргө ишенбейм."-деди да, "Элчи келсин, көрөйүн."-деди. (658-бет). Элчи Падышанын алдына кирип кат тапшырды. Мырзалар окуп көрүшсө, мындай деп жазылыптыр: "Эй үка, сиз менден кичиксиз, сизди хан көтөргөндө - такка отургузганда эмне үчүн Мен кичумүн, акамди такка отургузгула!"-дебедин? Мунун себебин айт!"-дептир. Ошондо Падыша Аалам: "Эй ака, ошондо мен 12деги жаш бала элем, андай сөздү айтканга да жараган эмесмин.

Жакшылық, жамандық колубалада (алмустакта) ушундай эмеспи, бул сөздөрүңүз орунсуз. Анткени Алла Таала каалаган кишисин каалагандай кадыр-баркка жеткирет эмеспи, (658а-бет). акам мындай наадандыкты таштасын, каалаган шаарына аким болуп жашай берсин!"-деп кат жазды. Элчилер барып катты бергенде, Малабек каарданып, "Такта ушунча отурду, эми такты мага бербейби."-деди да, Кокон салтанатынын дарбазасын курчап алды. (659-бет).

Элетийадан эч бир адам калбады, алар азил-тамаша менен Малабекти ак кийизге салып, Хан көтөрүп иишиши. Кийиздин бир бурчун Алимбек кыргыз, экинчи бурчун Кыдыр кыргыз, дагы бир бурчун Кыдыр уулу, дагы бир бурчун Сайтбек кыргыз кармады. Дагы бир жеринен Полот кыргыз кармады. Так жасап ага Малабекти отургузушту. (659а-бет). Падыша Аалам ортодо кала берди. Бул да болсо Алланын берген тагдыры. Болбосо, Шахзада Малабек такка отуруп, Падыша Аалам ортодо камалып кала бермек беле!?

Падыша Аалам ачуусу келип, (660-бет). Малабекке: "Эй ака, мындай наадандыкты койун! Мен да Кудайдын пендесимин, Кудай кандай кааласа, ошондой болот. Анда урушка дайардангыла! Кармашып көрөлү!"-деди. Кокондун 12 дарбазасынан лашкарлар чыгып карашса, кыргыздар кара таандай киптап кетиптири. (660а-бет). Колдорунда курал. Бул күнү эки жак беттешти. Падыша Ааламдын лашкарлари кыргыздарды кырды. Мындай уруш болуп көрбөгөн. (661-бет).

Күн кеч кирген эле, Султанмуратбек Ташкенде турган. Ага ордодон келген катты жеткириши. Султанмуратбек канчалаган төөлөргө казынада бар байлыкты жүктөтүп, лашкарларина Өтөмбай кыпчакты баш кылып, ордого жөнөттү. (661а-бет). Алар келишип Сырдарыйанын бойуна түшүштү. Султанмуратбек Өтөмбайга: "Турбайлы. Ордого тез барышыбыз керек."-дегенде, Өтөмбай: "Эй таксыр, алар сизди күтүп атышат, сиз тезирээк барышыныз лазим. Мен казына менен лашкарларди артыңыздан апарам."-деп алдады. Ага Шахзада Султанмуратбек ишенип, (662-бет). кырк жигити менен кемеге түшүп, Сырдарыйанын өйүзүнө өтүп, кемелерди кайра Өтөмбайга "Казынаны алып өтсүн!" деген амир менен жиберди. Өтөмбай кыпчак көңүлүндөгү жаман ойун жашырган бойдон "Сиз барабериңиз, казына менен

лашкарларди артыңыздан апарам."-деди. Шахзада Султанмуратбек ордого жөнөп кетти. (662а-бет).

Султанмуратбек Падыша Ааламды зыйарат кылды. Экөө кучакташып көрүштү. "Күш келдиниз, сизди күтүпatkам."-деди Кудайаркан. Султанмуратбек андан кийин энесин да зыйарат кылды. Ал энеси менен баарлашып чыкканча Малабек тараптан добул урулду. (663а-бет). Падыша Аалам инисине: "Турун эми, отура турган убак эмес, майданга чыгалы."-деди. (664-бет). Эки жак беттешти. Майдандан караса, Өтөмбай кыпчак казынанын баарын алып, лашкарлари менен Малабек тарапка кошулуп кетиптири. Ошондо Шахзада Султанмуратбек: "Эй бетпак! Менин канча казынамды, лашкарларымди алып кетти, береке таппасын!" деп бата тартты. Ошол учурда бир тараптан Малабектин лашкарлари, экинчи тараптан Падыша Ааламдын лашкарлари согушка киришти. (664а-бет). Падыша Аалам тараптан көп киши шейит болду. Падыша Ааламдын көңүлү бузулуп, төрт Шахзаданы алып, өзү урушка кирди. Устүнө полоттон соот, башына туулга кийип, белине полоттон жарайна (кур) байланып, колуна кылыш кармап, майданда Малабек өзү жалгыз туруптур. Сопубек барып Малабекке кылыш урду эле, кылышы түбүнөн сынып кетти. Ошол замат Шамуратбек да Малабекке кылыш салды эле, анын кылышы да сынды. Шахзада Малабек "Кезек мага келди." деп туруп, Саид Мухаммат Кудайарканды башка урганда, баш кийимине тийип, Кудай сактап калды. Ошондо Малабекке бир жигит кылыш урганда, анын да кылышы сынып кетти. (665а-бет). Ал жигит дароо мылтығын алып, кундагы менен урганда Малабектин колуна тийип, кыймылдабай калды. Анысын билдирибей Малабек ат чаап чыгып кетти. Падыша Аалам ордого кирип, шаардын дарбазаларын бекитип алды. (666-бette дем алып, эртеси дарбазадан чыкканы, 666а-бette Малабек да дайарданып, добул урулуп, эки жак беттешкени айтылат). (667-бет). Эки тарап тең баатырларына кайрылып; "Баш кесилип, кан төгүлсө да, женишке жетишели!" деп буйрук бериши. Бул күнү да катуу салгылаш болуп, киши өлүгү тоого айланды.

Караса, Шахзадалар: Сопубек менен Шамуратбектин лашкарлари көрүнбөдү. (667а-бет). Падыша Аалам "Алар да бир жерде урушуп жүрсө керек" деп ойлоду. Бир жигит келип: "Эй

Падыша Аалам, Сопубек Малабекке кошуулуп кетти."-деди. Дагы бир жигит келип: "Шахзада Шамуратбек да Малабекке кошуулуп кетти."-деди. (668-бет). Муну уккан Падыша Аалам эмне кылаарын билбей, акылды айран болуп туралуп калды. "Уруш кылсам ишенгендерим өлсө, эми кандай кылабыз?"-деп Шахзада Султанмуратбектен кеңеш сурады. "Эми жакшысы, акам падышалыкты эңсеп калыптыр, ошого берсем."-деген ойдо турду. Ошондо Кудайаркан: (668а-бет).

Түрүн үкожаным, энди кетайлик,
Сизни деган неча беглар өлмасин.
Акамизниң айткан сөзүн алайлик,
Бизни деген март йигитлар өлмасин.
Талап кылса акам берай тактымны

Алладан көрарман ман бактымны..." (Ыл ушул беттин айагына чейин жана 669-бетте да уланат). (669а-бет). - деп айтканда үкаси Султанмуратбек мындай деди: "Эй Падыша Аалам, сиз кандай десеніз, ошондой болот."-деди. Ошондо Падыша Аалам өзүнүн санаалаштары менен ордону таштап чыгып кетти. (670-бет). Ошентип, мал, мұлк, падышалыктан ажырап, саркардан болуп (тентип) бара жатып Султанмуратбекке айткан арманы: (670а-бет).

"Дагы дилимни, эй үка, изхар этай аалам ара
Күмдани көңүлүмниң бу күн от ташлайин аалам ара.
Синамни бул дам чак этай аалам барын ганнок этай
Ағу фуган дат этай калсын амма мотан ара..." (Ыл 671-
бетте да уланат). Султанмуратбектин айттып турған сөзү:

"Күйүп күл болду, бодрум, айтмак бизга хажаттур
Пахаммул пеша кыл Шахым, фазилат бенихайаттур.
Азалда болса тағдырәзга болмаң накайаттур

Сиздек Шахларга бул фалақдин наишкайаттур..." (Ыл 671а-бетте да уланат). (672-бет). Шах Аалам өлүмүн ойлоп айткан сөздөрү:

Үка жаным, саңға айттай, Вали хандек атам кайда?
Ошондо Сарымсакбектен амир лашкар акам кайда?
Жигарбандик ошондак Төре айым кайда?
Бу дам наала айлай Сахадаткан үкам кайда?.." (Ыл 672а,
673-беттерде да уланат). (673а-бет). Ошентип жүрүп отуруп

Кожонт шаарына барышат. Падыша Аалам тактысын акасина калтырып чыгып кеткенин энеси Малика-и Шахубан эшитет. (674-бет). Баары дуба кылып Алла Тааладан суранышат. (674а-бет).

Малабек хан Кокон салтанатына кыргыз, кыпчактар менен кирди. Баары салтанат менен Малабекти хан көтөрүштү. (675-бетте "Малабек залымдык менен элди курутту." -деп жазат автор). (675а-бет). Бардык эл Кудайдан тилеп турган жери:

"Эй йааранлар, мусулмандар, өлар болдук ачтан энди

Хасрат бирла күйдү жанлар өлар болдук ачтан энди..." (Ыр беттин айагына чейин уланат. 676-бетте Малакандын 40 ай падышалык кылганы, аны өзүн такка алып келгендер өздөрү өлтүргөнү айтылат. 676а-бетте Малаханды өз энеси Соно айым жана Малика-и Шахубан экөө төң эмизгени айтылып, Малахан экөөнү төң өтө урматтаганы айтылат. Айрыкча Шахубан энесин жорору сыйлайт, анткени ал өтө улуу айал болгон. Таң аткыча зикир чалып, авлийалык макамга жеткен. (677-бетте бир жаман айал Малабекке увазир болгону айтылат. 677а-бетте Малабекти хан көтөрөндөр кенешип, "Малабек бийлик бербеди." -дешип тарынып, аны өлтүрүп, казынага ээ болууну эңсеп, айла-амал изде, Малабектин ишенген табыбын (врачын) колго алышканы айтылат. 678, 678а-беттерде анын увазири Сурманисага киши жиберип, "Сиз хандын увазири, өтө улуксуз. Биз Хандын саркардаларибиз. Сиз менен бир тууганбыз. Эгер сөзүбүзү кабыл кылсаныз, сиз ичен, биз сырттан иш кылсак!" -деп, аны да колго алышып, макулдатышат. Ошол кечте табыпка айтышты: "Хандын даарысына мас кылуучу нерсе кошуп бер"-дешти. Табып ошентти. (679-бет). Ал мас болуп жатканда булар дарбазага келишип, "Падышада ишибиз бар, ачкын!" дешет. "Ишибиз түнү менен бүтүш керек." деп алдаганда, дарбазаны ачып беришет. Алар баары соот, баштарына туулга кийген, (679а-бет). кара темирге оронгон, колдорунда кылыш, бир нече дарбазаны ачтырып, акыркы дарбазага барышты. Акыркы дарбазага койулган жигиттер ачпай турганда, увазир айал ичен келип ачып берди. (680-бет). Булар Малабек жаткан үйдү издешип жүргөндө канизактар "Эмне кыласыңар?" -деп сурашты. Алар "Ханга арызыбыз бар." -дешти. Канизактар "Хан азыр уйкуда, кирип болбойт." -дешип, "Эмне кылыш керек?" -дешип ойлонуп

турушканда, канизактар "Кандай сөзүңөр бар?"-деп калышты. Беркилер "Бул ишке айалдар арапашпаш керек, айтылбайт."-дегенде, канизактар эшикти ачып беришти. (680а-бет). Булардын шарпасынан Хан ойгонуп тура калды. Алардан "Эмне тополоң болуп кетти?"-деп сурады. Ошондо Каримберди деген кыпчак Ханга кылыч көтөрдү. Хан аларга: "Эй туугандар, мен сиперге кандай жамандык кылдым:"-деп айткыча кылыч урулду. Ошондо Малабек Падыша Аалам жанымда болгондо, мындай болмок эмес."-деп арман кылганы:

"Ошол дам бир сөз айтты Мала ханым

"Кани болсо бу дам Валамир ханым

Забан хал ила ул марди аали

Дер эрдилар неча сөз хаспи хали

Айя Валамир ханым, кайдадурсуз?

Көзүм нуру, жигарим, кайдадурсуз?.." (681, 681а, 682, 682а-беттерде да ыр ушундай мазмунда уланат).(683-бет). Ушинтип Мала хан канча жалбарса да болбой өлтүрүп, казынанын ачкычтарын алып, казынадагыларды жер-жерлерге жөнөтө беришти. (683а-бет). Ошентип зорлук менен алган бийликтен Мала хан ажырап калды.

"Имарат акыры вайранадур.

Падыша болгон менен панда на йерга барур?

Падыша болсоң да баар жериң - кара жер астыга

Сен өзүң өзүндү бил, түшпө кини кастыга.

Ар на келса башыңға шүкүр эт Кудааның хастыға." (684-бет). Ошентип, Мала ханды өлтүрүп, ороп койуп, Шамуратбекке барышты. Алардын башында Алимбек кыргыз болгон. Бири Каримберди деген кыпчак, бири Кыдыр. Булар Шамуратбекке: "Бегим, туруң!"-дегенде, Шамуратбек; "Бул түндө кайда барабыз?"-деди. Алар айтты: "Ақаңиздин сөзү бар экен сизде."-дешти, болбогонуна койбой алып кетишти. (684а-бет). Бул үйгө киргизишип, тонго оролгон башты көргөзүштү. Ачып караса акаси Мала хандын башы экен. "Эй агалар, акам эмне жамандык кылды? Бириңди тоодон, бириңди чөлдөн апкелип, журт башчысы кылды эле го!"-деп ыйлады. Ошондо Алимбек айтты: "Бул Кудайдын иши, эми сени хан көтөрүп, акаңдин тактысына отургузабыз."-деди. (685-бет). Шамураткан айтты: "Бул шаардын

да, тактын да ээси бар, мен бул тактыга отурбайм. Ар кимдики өзүнө буйрусун."-деди. "Бул тактын ээси Бухара шаарында."-десе да көнбөй, "Ақанызды өлтүрдүк, эми сизге алыбыз жетпей калабы?"-дешти. Ар бири ар сөздү айтып коркутушканда, айласыз макул болду. (685a-бет). Ошентип Шамуратканды хан көтөрүшүп, такка отургузушту. Эрте менен лашкарлар салам айтканы келишсе, Мала хан жок да, ордунда Шамурат хан отуруптур. Ошентип канча үмүт менен такка жеткен Мала хан 40 ай гана такта отурду. (686-бет).

Эмки сөздү Падыша Ааламдан эшитмек керек

Падыша Аалам Кокондон кеткенде, түз эле Кожонтко барышкан. Анан эки бир тууган Бухара-и Шарипке кетишкен. Ошондо Амир Бухарага "Кокон падышасы келди."-деп кабарлашты. Амир Бухара дароо молдо, кожо, улуу, кичүү, улама, (686-бет). башчыларды чогултуп, күтүп алды. Амир Бухара тактыдан түшүп, ата-баладай қучакташып көрүштү. Башына татаал тагдыр туш келгенине өкүнүп, айтып турган сезү: (687-бет).

"Эй Амир Баба, жахандан кол жуудум.

Кад этип, ханымдан кол жуудум..." (Ыр 687-бетте да уланат). Амир Бухара ага карап, "Сиз кам жебен, сизге да жакшылыктар болот."-деп айтып турган жери:

Бир сөз айтай Шахи Коканди, сизга,
Сизи хам бир баази күнлари бардур.
Закарамдек бул дам саргарып солман
Сизи хам бир баази күнлари бардур.
Йакшыларга Хакни жафаси бисйар

Ааламдан йакшылар йыглап өткан зар..." (Ыр 688a, 689-беттерде уланат). Ушул сөздөр менен Султан-муратбек да Амири Бухара менен көрүштү. Амири Бухара жанына отургузуп, мындай деди: "Эй Шахзадалар, эч кандай кам жебегиле, кайгырбагыла. Алла Таала саламат койсо, барып тагыңарды аласыңыр, өзүнөрдүн шаарыңар."-деди. Алар кубанып калышты. Амир Бухара сый-сыпат көрсөтүп, ордосунан жай дайардап берди (690-бет).

Хан Азиреттин Алла Таалага жалбарып айткан сөздөрү:

Ааламды жараткан Калыкул Жаббар

Маңга мээрбандык айлар күнүндүр.

Саңға йыгылар эки Шахзада зар

Биза меҳрибандык айлар күнүндүр..." (690а, 691-беттерде да ыр уланат). (691а-бет). Ошентип Саид Мухаммат Кудайаркандын тилеги кабыл болуп, Падыша-и Бухара ошол шаардан ага бир кыз алып берди, анын аты Гүлзадабегим эле, бойуна бүтүп, бир кыз тапты, Атын Шахзадапаша койду, Бул арада нече жыл, нече убакыт өттү. Анын арасында Амир Бухара өтө катуу оору болду. Амир Бухара улуу уулун чакырып, мындай деп насаат айтты: "Ээ балам, менин оорум катуу, сага аитаарым, ар дайым досту да, душманды да кубандыргын. Анткени сенин жакшылыгыңды көрүп душмандарың да дос болот. Кандай жерден азиз адам көрсөң да азиз туткун. (692-бет). Падышалардын башына иш түшсө, кайгысын бөлүш. Анткени, эр башына иш түшөт, сенин да башыңа иш түшүшү мүмкүн. Жамандык кылгандарга да жакшылык кыл. Алар да бир күнү жакшылык кылаар. Мен падышамын дебе, анткени падыша болсоң да пендесин. Пенде болгондон кийин анын башына күн түшпөй койбойт. Олуя болсоң да, периште болсоң да, Сулайман болуп кетсөң да Алла Таала өзү улук кылды, эгер каары келсе, Алланын алдында тыйынга арзыбайсың." (692а-бет).- деп көп осуяаттар кылды. Аナン айтты: "Бул Кокон падышазадалары менин алдымга келди, сендей перзент катары кабыл алдым. Эгер менден кийин сизди Алла Таала тактыма отургуза турган болсо, бул Шахзадалардын шаарын алып, өз тактысына отургузун!"-деп жантаслим кылды. (693-бет). Ошентип, баары чогулуп, Падыша-и Бухараны ақыретке узатышып, катмы, куран кылышты.

Эми бир сөздү Шамурат хандан угун

Мала ханды өлтүрүп, Шамурат ханды тактыга отургузушкан, Бул аманат так болгондуктан, аны сактап калуу өтө кыйынга турду. Шамурат Ханды такка отургузгандан кийин, казынаны талашып, бир бириң өлтүрүп, Дос дегени жалгыз калды. (693-бет). Молдо Алымкул деп Малакандын бир макрамы (сырдашы) болгон. Аны өтө жакшы көрчү. Кыргыздардын ичинде бечарасы

эле. Жетим өскөн, энеси ар кимдин койун саап, сүтүн ташып, үйүн шыптырып, Алымкулду көтөрүп жүрүп баккан. Кедейликтин кыйынчылыгын көргөн.

Алымкулдун атасы Курбанкул болгон. Амекиси Субанкул, Раҳманкул - булардын улуусу Курбанкул эле. Булар да кедейчиликти көп көрүшкөн. (694-бет). Алымкулдун атасы Курбанкул ар кимдин суусун ташып, ал үчүн бир парча нан алып, ак эмгеги менен күн көргөн. Алымкул Малакан кыргыздардын арасына барып лашкар жыйнаганда кошо келип калган. Бул да Мала хандын доорунда зор болгон. Беркилер өлүп кеткенде Молдо Алымкул, Дос, Бекмат кыпчак Шахзада Шамурат хандын жанында калышты. Өздөрүн анын жакын увазири деп эсептеп, "Кокон салтанаты колубузга тийди."-деп сүйүншүтү. Булар өздөрү хан, өздөрү бек болуп турушту. Бир нече жылдар өттү. Падыша Саид Мухаммат Кудайарканын тарапкерлери (694а-бет). Кудайдан тилеп, "Биздин адил ханыбызды берекөр!"-деп ыйлап жүрүштү. Кадырдандарынын бир канчасы Бухарага качып кетиши. Кудайарканга барышып, Мала хандын өлтүрүлгөнүн, Шамураттын хан көтөрүлгөнүн бир-бир айтып атышты. (695-бетте Түрдүү сөздөр менен Саид Мухаммат Кудайарканын кайра Коконго келишин суранып, өтүнүшкөнү айтылат. 695а-бетте Султанратбек Саид Кудайаркандан "Аскер курап алып Коконго барсаңыз!"-деп өтүнгөнү айтылат. 696, 696а-беттерде Кудайаркан Амир Бухарага кайрылганда, атасынын осуятын орундып, лашкар бергени айтылат. 697-бетте Шахзада Султанмуратбек Амир Бухарадан лашкар алып, Ташкентке барганы айтылат. 697а-бетте Ташкент элинен эч ким калбай сүйүнүп, Султанмуратбекти тосуп алышканы айтылат). (698, 698а-беттер жок). (699, 699а-беттерде Султанмуратбектин Ташкентке келгенинэ энесинин кубануу ыры бар. Бул ыр 700-беттин жарымына чейин уланат). Бул сөз мында турсун.

Эми Шахзада Шмуратбектен бир сөз эшитмек керек

(700а-бет). Мала ханды өлтүрүндөр Шамуратбекти хан көтөрүп, андан кийин өздөрү бирин бири өлтүрүп, Шамурат ханды мышыкты иттердин арасына таштагандай кылып, өкүмөттү өз

колдоруна алып жашап атышкан. Падыша Ааламдын Кожонтко келгенин угуп, үмүттөрү үзүлүп, Дост менен Алымкул пил башына чыккан чычкандай болуп калды. Алымкул менен Дост экөө каары келип, (701-бет). "Эми лашкар чогултуп, Кудайаркан менен урушабыз!"-деди. Шамурат хан бир нерсе айтыш оозуна келбеди. "Бирдеме десем булар мени да өлтүрөт."-деп ойлоду. Анан Дост менен Алымкул: "Кудайарканга энеси Шахубанды жиберели, мүмкүн энеси үчүн келип жүрбөсүн."-дешип, Шахубанга "Баласына барсын!"-деп айттырды. (701а-бет). Кудайаркандын энесин жана зайдыптарын бүт бир түндө Кожонтко жөнөтүп ишиши. (702-бет). Алар Кожонтко барышканда, Кудайаркан Ташкентке келген эле. Ал "Энесин, бала-чакасын, зайдыптарын - бүт журттан кууп чыгыптыр, алар Кожонт чөлүндө адашып жүрүптур."-деген кабар угат. (702а-бет). Падыша Аалам "Аларды таап келгиле!" деген буйрук берди. Минч чабарман жолго чыкты. Аларды таап Ташкентке алып барышты. (703-бет). Падыша Аалам, Султанмуратбектер энесине жана аны менен жүргөн-дөргө жолугуп, максат-мураттарына жетиши.

Алымкул менен Дост "Падыша Аалам энеси менен кошо Ташкентке кириптири."-деген кабарды угушту. Алымкул баш болуп лашкар чогултуп, Ташкент шаарына жөнөштү. Ташкентке барышты. (703, 704, 704а-беттерде Алымкулдар Ташкентке түшүп, замбиректерди койуп, курчап алышканы, Падыша Аалам Ташкент дарбазаларын жаап алып, сыйртка чыкпай койгону, Алымкулдар "Урушсан чык!" деп үч ай камап турушканы айтылат). (705-бет). Кудайаркан Ташкент ордосунан чыкпаган соң, Алымкул менен Дост Коконго кайтып келиши. Ошондо Падыша Аалам Султан-муратбекке "Лашкар чогултуп, булардын артынан барбасак болбойт"-деди. Султанмуратбек Ташкенттикердин 6 жаштан 60 жашка чейинкилерин каракалтак кылып алып чыкты. (705а-бетте Кудайаркандар барып, Коконду ороп алгандары айтылат). (706-бет). Сепилде камалып калган Алымкулдар Шахзада Шамуратбекти алып качышты. Алып качканда кыпчактар арасынан Шамурат хан бир тарапты өңүттөп бекинип калды. Алымкулдар издең жүрүп таап алышты. (706а-бет). Ошол жүрүшү бойунча Алымкулдар Марглан шаарына барышты. Анда да Шахзада Шамуратбек Алымкулду көрбөдү, коркконунан титиреп турду.

Марглан шаарына жакын бир кыштак бар эле, анда бир кедейдин Сарымсак деген уулу жашачу. Ал жолдон өткөндөргө суу берип бир күлчөттай нан алып күн көрчү. Алымкул ошого келип айтты: "Эй Сарымсак, мен сенин атыңды Шоорук хан койом." (707-бет). -деди. Анда Сарымсак: "Сен өзүң Алымкул болсон, мени хан көтөргөндү ылайык көрсөңбү? Мен кедей болсом, кесибим чылымчылык болсо, сиздин кесибиниз койчулук, ийри тайак кармаш болсо, быйагы кантет?"-деди. Алымкул анын көнбөгөнүнө карабай, уруп жүрүп хан көтөрдү. Жакшы атка мингизип, жакшы кийим кийгизип, Марглан шаарына алып кетти. (707а-бет). Ошентип, Падыша Аалам Султан Бакарам Кокон салтанатына кирди. Кокондуктар 6 жашынан 60 жашына чейинкилери Кудайарканды зыйарат кылышты, тактысына алып барып отургузушту. Душман күйүнүп, достор сүйүндү.

(708-бет). Кыпчактар качып Марглан шаарына кириши. "Бул заман Шоорукбектин заманы."-дешип, шаарды чеп менен бекем тосуп алышты. Падыша Аалам Маргланга жиберген лашкарлардан качып, алар Жакатытка жайгашышты. Кудайаркандын лашкарларина Марглан эли сый-урмат көрсөтүшүп, баарылап куттукташты. Сүйүнүштү. (708а-бет). Андан кийин Кудайаркандын лашкарлари Алымкулдар менен уруш кылышты. Ошондо Маргланда Султанмуратбек да болгон. Анын каршылары Жакатытта эле. (709-бет).

Анжийанга Калназар датка менен Камал он башыны жиберген. Алар миндерген лашкарларди чогултуп, сепил ичинде турушту. Сейитбек датка лашкарлари менен сепилди курчап турду. Андан кийин Наманган шаарын Койчу кыргыз лашкарлари менен курчап турду. Падыша Аалам Алымкул менен урушту. Мындей ташындаи болуп шагырап жатты. Кыргыздын өлүгү жамгырдай төгүлүп жатып калды, эсебине жетип болбойт. Мындей кызыл-кыргын заман улана берди. (710-бет). Падыша Аалам каары кайнап башына кара селде ороп, кара кийим кийип, кара атка минип, иниси Султанмуратбек да ошентип колуна кылыш алып, "Булар менен өзүм кармашамын!"-деп айтып турганы:

"Келип Хан Адыл ждал айлади,

Кыйамат кыларны кыйал айлади.

Йыгладилар ошол кыпчак ила түрк
Ждал айлар хан бұзүрүк.

Бу кыпчак, түрк кырылды чинан

Арыглар кетти, кан болду раван..." (Ыр 710а, 711-беттерде уланат). (711а-бет). Согушуп отуруп камыштуу шор жерге кирип барышты. Ошерде Алымкул да, Хан Азирет да бири бирин таптай калышты. Алымкул бир жерде бекинип жатса, эшекчен киши өтүп калды. Алымкул анын эшегин минип качып чыгып кетти. (712-бет). Ошентип, Алымкулду Алла Таала өлүмдөн сактады, өз лашкарларина барып кошуулду.

Алымкул өтө эстүү, ақылдуу киши эле. Мурда лашкар башы болуп жүргөн. Алла Тааланың амири менен Кокон салтанатына башчы болду. Бул да анын ақыл, эстүүлүгүнүн натыйжасы эле. (712а-бет). Падыша Аалам болсо он кишиси менен камыштуу токойдун арасында калды. Катуу кан төгүүлөр болду. Адамдын башы тоодой үйүлүп калды. Падыша Ааламды эч ким тааныбады, анткени ал кара кийимчен эле. (713-бет). "Бул кара кийимчен ким болду экен? Баарыбызды кырып таштады." -дешти. Чабарман жиберип кыргыз, кыпчакты чогултту, лашкарлар эсеби жок көп эле. Ошентип уруш уланып отуруп, Падыша Аалам өзү жалғыз калды. Аны эшиткен (713а-бет). Анжийан эли чогулуп, ыйлап айтып турган сөзү:

"Эй йаранлар, мусулманлар, йүрүңлар йат үстүна,

Фирак ила күйдү йанлар йүралик йат үстина.

Андижанлык бакадурлар, белиңни маккам баглаңлар.

Урушка өзүңүнү чаглаңлар, йүр барагылар!

Кыргыз, кыпчаклар бир болмиш

Хан Азратка жафаа кылмиш

Тамам ишлар толо калмиш

Йүр барагылар!

Андижандык жаналалар-Хан Азратка жан берганлар!..." (Ыр ушундай чакырык менен 714, 714а, 715, 715а, 716, 716а, 717, 717а, 718, 718а-беттерде да уланат). (719-бет). Ушундай сөздөр менен Андижан элин чогултуп, Падыша Ааламга жетип барышты. (719а-бет). Алты жаштан алтымыш жашка чейин колдоруна курал кармаган эл Шахзада Султанмурат хан, Саид Эшан Кожо Кален төрө баш болгон кишилер Падыша Ааламга

колдоо көрсөтүп туршту. Ошол мезилде Падыша Аалам 10 киши менен жалгыз калган эле. (720, 720а-беттерде түнүндө дем алып, күн чыкканда кара кийимчен падыша Аалам менен Султанмуратбек майданга чыгып айтып турган сөзү: (721-бет).

"Бил, ал энди батырлар, ошол Хан Азиретиндурман Сулайман салтанатлик падышахларындуруман.

Нечан шахлар ичиде хам чинан срваңлардурман..." (Ыр бул беттин айагына чейин жана 721а-бетте да уланат). (722-бет). Хан Азирети ушуларды айтып туруп, урушту баштады. Канча аракеттенсе да аларды жеңе албай, кеч кирди. Алымкул лашкарларин алып түнү менен жок болду. Эртеси туруп Хан Азирети айтты: "Кокон салтанатынан кабар алып келе турган адам барбы?"-деди. (722а-бет). Үч ирет айтканда Камал дегендин үкаси Ысман "Мен барам!" деди. Хан Азирети "Баракалла!" деп батасын берди. Ысман 5 жигит менен жүргүп кетти. (723-бет). Ысмандар бир кемпирге кирип кеп сурашты. Кемпир: "Үч күн болду, Алымкул Кокон ордосуна кирип алган."-деди. "Падыша Аалам кайда?"-деп өзү таңкалып отурат."-деди кемпир. Бул кабарды уккан Ысман артына кайтып келип, Падыша Ааламга кабарлады. (723а-бет). "Алымкул Кокон салтанатына кирип, тактыга отуруптур. Кокон элинин баштары ман, алардын Алымкулга каршы чыккандай түрү бар."-деди Ысман. Ошондо падыша Аалам Султанмуратбекке: "Аларды кармап өлтүрүш керек!"-деп айтып, Коконго жөнөштү. (724-бет). Коконго барганды, алар кабар таап, качып чыгышты да, Кедей уулу Сарымсакбекти Ош шаарына алып барып өлтүрүштү. Эми ханы жок калды, айланып жүрдү. Бир чырайлуу жигит базarda кур сатчы экен, ошону хандыкка ылайык деп, аны кармап кетти. Анын артынан эл кууду. (724а-бет). Ал жерде да уруш болуп, көп киши өлдү. Падыша Аалам болсо Коконго кирип, энеси Малика-и Шахубанды зыйарат кылып турган учурда, Алымкулдар Марглан шаарын алышты. Аны көргөндөр өз падышабыз келди деп, Маргланга киргизишти. (725-бет). Алымкул экенин билгенден кийин, Маргландан кууп чыгышты. Алымкул Жармазар шаарына барып лашкарлари менен туруп калды. Мунун да лашкарлари етө көп эле. Төрт жыл жайы-кышы ушинтип жүрдү. Бардык шаарлар сепил менен бекилген,

сыртынан булар курчап алып, акырында ат койушкан. (725а-бет). Маргланда бир да үй калбай өрттөнүп кеткен.

Бул ушинтип жүргөндө кабар Бухара амирине жетти. "Баш бербеген бетпактарга барыш керек!"-деп, Бухар ханы кол курап, "Аалым, уламалар, (726-бет). сексен тажы кийгендер лашкарлари менен барсын!"-деп буйрук чыгарды. Ошол буйрукка ылайык Үргөнч, Бухара, Шахрисабиз, Оротөбө - баары болуп 40 шаардын лашкари дайар болду. Баары куралданып, Коконго жөнөштү. (726а-бет). Амири Бухара 100 төөгө зар, 1000 төөгө сарпай жүктөтүп, канча пилдерге замбирек жүктөтүп, салтанаты менен жолго чыкты. (727-бет). Жүрүп отуруп Кокон салтанатына жетип келиши. "Баарыбызга жай жетер бекен? Батаар бекенбиз?"-деп Коконго киришсе, (727а-бет) ошончо лашкар төрт көчөгө эле жайгашып калышты. Кокондуктар Амир Бухараны конок кылышты. Ошол мезгилде Алымкулдар Ошто эле. (728-бет). Урушканга алы келбей Алымкул Өзгөн шаарына өттү. Андан качып Кызылжар тоосунан, андан Дастаната деген тоодон да өтүп кетти. Андан ары Хачике деген тоодон ашып, Каракулжа тоосуна барды. Анын ичинде жолу өтө катаал бир жай бар эле, ошого кирип кетиши. (728а-бет). Алымкул баттар тоонун оозун тосуп жатты. Амири Бухаранын лашкарлари андан өтө албай, кайрып Коконго кетиши. (729-бетте Амири Бухараны көп күнү конок кылганы, кенешип отуруп Алымкулга элчи жибермек болушканы айтылат). (729а-бет). Алымкулга элчи жиеришти "Эй Алымкул, сен кимсиң: Ата-тегиң ким болгон, аны да биле жүрүшүң керек. Саркарда, саркариң ким болгон? Аны билсөң, бул сенин падышаң, баш ийишиң керек. (730-бет). Бириңдин атың Алымкул, бириңки Жанак, бириңдики Жотон, бириңдики Койчу, бириңдики Бай, бириңдики Постек, бириңдики Калтак - мындаидырыч кимге керек? Бириң эчки баксаң, бириң постек тиксөң, силерди Мала хан көтөрбөдү беле, ата-тегиңдерди билип жашабайсыңарбы. Бейадептик кылбаш керек. (730а-бет). Кутурган ит эссин капкандай, ээнди каап атасың, эми акылыңа кел! Жараашалык!? Али да болсо кеч эмес."-деп айттырды элчиден Амир Бухара. Алымкул келген элчиғе жооп кылды.: "Эй падышам, биз сиздей улуу падышадан коркобуз. Айтканыңыз туура, бирок бизге Кудайаркандан башканы хан көтөрүп

бериңиз! Бул ханыңыз бизди өтө коркутуп, тарынтып койду. Биз сиз тараптабыз, мына эл, мына журт!"-деп жүзү каралар алдады. Ага ишенген Амири Бухара Падыша Аалам Кудайарканга: "Биз сизге жардамға келдик эле, аларды кармай албадық, Эми сизди таштап кетсек болбос, ала кетели."-деди. (731-бет). Падыша Аалам Султанмурат экөө эннесине учурашып, баары Букарга жөнөй турған болушту. Аларға: "Насип буйруганда кайра келебиз."-деп айтышты. (731а-бет). Амири Бухара алардың энелерин, казыналарын кошо алып Букарга жол тартты. Алымкулдун өтүнүчүндөй қылышы, Шамурат ханды Алымкулдун қызматына жиберди. Шахзада Шамураткан Алымкулга салам бергени:

"Замана кечликидин болдулар йаклар, этак

Ки йүрак кыйма болду башка чыкты патак.

Катаңни кармаганлар көрдүлар зарафшан

Мунундик шахларга тапылмады катак..." (Бул ыр 732-бетте да уланат).

Ошентип, Амири Бухара Сайд Мухаммат Кудайарканды, Султанмуратбекти алып Букарга кетти. Шахзада Шамураткан Алымкулдун қызматында болду. (733-бет). Ошондо Алымкул Ошто эле, Шамуратканды күтүп турду.

Падыша Ааламдың доорунда Махмудхантөрө деген бер эле, ал Падыша Ааламдың атасы бир, энеси бөлөк экечесинин күйөөсү эле. Анда бул да доор сүргөн, жакшылыктар көргөн. Ошентсе да бул Махмудхан төрө Малакандын уулу Казакбекти алып качып, Алымкулга барды. (733а-бет). Ошол арада Шахзадалардан бир Садықбек деген бар эле, анын Улукбек деген уулу болгон. Буларды Падыша Ааламдың атасы Авлийя маркум хан (Шерали хан) күнакар қылышып журттан чыгарып ийген эле. Бул барып Букарда туруп калган. Ага Амири Бухара көп жакшылыктар қылган. Ошого карабай, Букар ханын жөнөтүп, өзү Алымкулга келип кошулду. (734-бет). Атасы Ажибек, уулу Улукбек да Алымкулга барды. Алымкул Малабектин уулун хан көтөрдү да, кийин Шахзада Шамуратканды, Шахзад Садықбекти, Сарымсактан болгон (деванабчадан болгон) "ханды" Ош шаарында өлтүрүп салды. Бул Шахзадалар баары Падыша Ааламдан жүз бургандар эле, Ош шаарындағы тоонун аркасында мечиттин алдына көмдүрүп салды. (734а-бет).

"Эсиз ул дилраба Шамураткан
Ошол батпак Алымкул кылды йаксан.
Ошондахгүлзар сарба бостан

Бойалди йүзлари чун кыпкызыл кан..." (Ыр 735, 735а, 736-беттерде да уланат). (736а-бет). Ошентип, Амири Бухара бул баттарлардин сөзүнө алданып, такты таштап кетти. Бул да Кудайдын буйругу. Журт ыйлаган бойунча калды. (737-бет). Алымкул Малакандын уулу Казакбекти хан көтерүп, чексиз зулумдукта эл башкарды. (737а-бет). Ошентип, анын доору да өттү. Канчалаган эл ачарчылыктан өлдү. Ушундай көрүнүштө үч жыл хандык кылды. Андан кийин Алымкул Махмудхан төрөнү чакырды да, айтты: "Ханың сага жакшылык кылдыбы?" -деп сурады. Махмудкан төрө "Өтө көп жакшылыктар кылган." -деди. "Сен көп жылдар Шахи Ааламдын увазири болуп иштедиң, эмне себептен андан качып, мында келдин? (738-бет). Хандын учурунда жакшы дөөлөттү көрүп, аны таштап мында келдин, сенин колуңан жакшылык келбейт го." -деди да, жаллаттарды чакыртып, "Өз падышасына сүт кылбаган бул төрөнүн башын алгыла!" -деди. Жаллаттар анын да башын алып ташташты. Андан кийин Шадман кожону чакыртып сурады: "Падышаңыз сизге кандай жакшылыктар кылган? -десе, Шадман кою көргөн жакшылыктарын айтып, мактай берди. Анда Алымкул : "Эй Кою, көр (сокур) болуң. Ушунча жакшылык кылган падышаңыздан (738а-бет). жүз бурганыңыз кандай?" -деди да, жаллаттарды чакырып, башын алдырып таштады. Андан кийин Улукман төрөнүн да башын алдырды. Падыша Ааламдын доорунда ким бийликтө болсо, ошолордун баарынын баштарын алдырды.

Ушинтип Алымкул бийликтө турган кезинде Азирет тараптан каапырлар басып келгенин укту. Алымкул дароо урушка дайарданды да, лашкар алып Азирет Султанга барды. (739-бет). Ошол жерде орус менен согушту. Өзүнүн адамдарынын ичинен бирөөсү Алымкулду жактырбай, "Ушул жерде өлтүрүп кутулалы." -деген жаман ниетте ок атты. Алымкул жарадар болуп жыгылды. Лашкарлар тарап кетти. Малакандын уулу Казакбек бир нече жигит менен Бухарага карап кетти. (739а, 740-беттер актай экен).

(740а-бет). ...биссмиллохир раҳманир раҳим. Фарғана шаарында Мухаммат Али хан деген падыша бар эле. Бир канча оқуялар өткөндөн кийин, аны Шах Бухара келип өлтүрдү. Андан кийин өзүнөн акимдер койуп, Бухара-и Шарипке кетти. Ал мезгилде Шер Мухаммат Али хан Шерали) Талас жергесинде, кыргыз арасында балалап, көбөйүп аткан. Кыргыз, кыпчактан лашкар чогултуп келип, Фарғананы алды. Андагы Бухара лашкарлари Бухарага качып кетишти. Шер Мухаммат Али хан Фарғана тақтысына отурду. (741-бет). Үч жыл падышалык қылды. Ошондо Саид Мухаммат Кудайаркан 12 жашар болгон, Наманганга аким эле. Мусулманкул деген кыпчак баатырбашы бар эле. Букарада Мураткан деген амакиси бар эле, лашкар жыйнап келип, бир түндө Фарғананы алды. Шермухаммат Али хан өз тууганынын колунан өлдү. Саид Мухаммат Кудайарканга "Атаңызды өлтүрүп, Мураткан тууганыңыз Фарғана тақтысына отурду."-деген кабар келди. Саид Мухаммат Кудайаркан Фарғана лашкарларин чогултуп келип, Муратканды басып алып, бир канча лашкарлари менен кошо өлтүрдү. (741а-бет). Ошентип, Кудайдын каалоосу менен Кудайаркан тақка отуруп калды. Анда 12 жашта эле. Мусулманкул баатырбашы болгондуктан кыпчактар бийликке келип, өкүмөттү ошолор башкарды. Саид Мухаммат Кудайарканда бийлик болбоду, аны капастагы күштай қылып койуп койушту. Ушул абалда 18 жашка жетти.

Бир күнү Саид Мухаммат жигиттерине "Каллакыпчактардын башын кескиле!"-деп буйрук берди. (742-бет). Ошентип, каллакыпчактарга кыргын келди. Жакшы-жаман, жаш-карды дебей баарын өлтүрүп салышты. Фарғана жеринде кыпчактардын уругунан калбады. Ташкенттеги бала-чакасына чейин өлтүрттү. (742а-бет). Ошентип, бийлик Кудайарканга өттү, ошондо 18 жашта болчу. Бийлик колго тийгенден кийин чондорду, аксакалдарды чакырып, аларга буйрук берди: "Бириң Шугнан шаарына барып, падышанын кызын алып келгиле!"-деди. Дагы бирөөсүн Дарbaz шаарына жиберди. Бирөөсүн каракас падышасынын кызын апкелүүгө жиберди. Дагы бирөөсүн казак ханына жиберди. Бирөөсүн Кашкар төрөсүнө жиберди. (743-бет). Өзү кулак уклаган, көз көрбөгөн жай дайардатты. Жер-жерлерге "Кудайаркан 12

жашта бийликке келди, элге жагыштуу падыша экен."-дегендей кабарлар тарап, падышалар кыздарын бере баштاشты. (Ушул беттин айагында жана 743а, 744, 744а, 745, 745а, 746-беттерде ошол кыздардын сулуулугун даңазалаган ыр берилген). (746а-бет).

Ошентип, бир канча доор өткөндөн кийин Шах-и Фаргана аргасыздан Букара шаарына кетти. Кудайаркандын Малакан деген агасы бар эле, ошол такка отуруп, үч жыл башкарды. Ал Малаканды да өз кишилери тактысында өлтүрүштү да, ордуна анын уулу Султансейитканы хан көтөрүштү. Аны да Бухарага жиберишип, , ордуна Шамурат ханды отургузушту. Аны да өлтүрүп, бул арада көп окуйалар өттү. Сайд Мухаммат Кудайаркан тактысына кайра келип отурду. (747-бет).

Кудайаркандын Дарбаз шаарынан келген айалынын аты Суханнараханым деген эле, аны 8 жашында алган болучу. Ал эки кыз төрөп, экөө төн чарчап калган. Кудайаркан ушул зайыбын баарынан жакшы көрчү. Кийин бул зайыбынан уул төрөлүп, атын Сайд Мухаммат Насуруллакан койушту. Лакап аты Ормонкан болду. Бул бала төрөлгөнүнө 40 күн болгондо Суханнараханым көз жумду. (747а-бет). Кудайаркан андан ажыраганына өкүнүп, көпкө ыйлап, көз жашы кан болуп айтып турганы:

"Эй мани деп бир грып өлгөн азиз дилбарим

Саккиз йашинда келган бир мусапыр дилбарим

Сачы сумбул, жүзү гүл срвираваным, дилварим..." (Ыыр ушундай мазмунда 748, 748а, 749, 749а-бет терде да уланат). (750-бет). Андан калган уулду - Ормонбекти Кашкар төрөсүнүн кызы Саудаткан айым эмизди. (750а-бетте Саудаткан айымга Кудайаркан жакшы мамиле кылганы айтылат. 751-бетте балага байланыштуу той-тамашалар өткөргөнү, 751а-бетте көптөгөн элди чакырып, баланын башына алтын тажы кийгизгени, "Мен өлсөм, ордума ушул олтурсун!" деген жарыяны айтат, жана Масудаханымга мөөр берип, ишеним көрсөтүп, бир канча убак өкүмөттү ошол башкаррат. Бул сөз мында турсун.

Эми Фарғананың бузулушуна ким себеп болгон, ошол жөнүндө

Саид Мухаммат Насурулла хан, анын жанында Саид Мухаммат Аминбек (752-бет). Саид Насирдинбек, Саид Умарбек, Саид Султанмуратбек Фарғананы үчкө бөлүштү. Бир бөлүгү Махаммат Аминбек, Саид Умарбек, Саид Насуруллабек, Эминбектерге тиidi. Бир бөлүгүн Саид Насирдинбекке, бир бөлүгүн Султанмуратбекке беришти. Ар бири өз бөлүктөрүндө бийлик қылыш турушту. Аалам бузулар убакты болгондо, Султанмуратбектин адамдары "Биздин бегибиз хан болсун!" деп чыгышты. Насирдинбектин бир эмизген энеси бар эле, ал өтө ақылсыз эле. "Атаханыңызга хандық жарапшат, сакалы агарды."-деп бир жактан талашты. (752а-бет). Бир тараптан "Султанмуратбек өтө ақылдуу, ушул хан болсун!"-деп чыгышты. Масудаҳаным айымдын бир акаси бар эле, Тилла Кожо Эшен. Ал Ош шаарында эле. Ошто кашкарлыктар көп болчу. (753-бет). Булар Султанмуратканды колдоп турушту. Тилла Кожо Эшениди өз уруусу ичинен чыр чыгып, өлтүрүп салышты. (753а-бет). Бул кабар Масудаканайымга жетти. Ал кайгырып "Менин акамди ким өлтүрдү?"-деп издей баштаганда, "Султанмураткандын кишилери өлтүргөн имиш."-деген ушак тарайт. (754-бет). Султанмуратбекке "Менин акамди өлтүргөн адамдарды таап берин?"-деп кат жазып, үкасин жиберет. Ал Маргланга барып катты берет. Ал катта өтө жаман сөздөр жазылган эле, (754а-бет). аны окуган Султанмуратбектин каары кайнап, "Мен да Авлияа хандын баласымын, жат эмесмин."-деп, ичкери кирип айтат. Ошол катты апкелген Жорокулдун башын алам дегенде, айалы "Сабыр қылың!" деди. Жорокул кайра барып айалды бузду. Бир сөз менен аалам бузулду. (Ушерден беттер жок). (756 жана 756а-беттин жарымына чейин бузулуу жөнү б.а. "Фарийат" ыры айтылат).

Ошол убакта каапыр келип, элчи койуп Фарғана шахынын алдында турду. Жаман кишилер увазир болду. Алар өз кызыкчылыгын ойлоп, Насирдинбекти хан көтөрөбүз деп чыгышты. (757, 757а, 758, 758а, 759, 759а, 760, 760а-беттерде Кудайарканын доорун эңсеп, азыркы ынтымаксыздыкка өкүнгөн ыр бар). Фарғана шаары ойрон болуп, Кожонт алынды. Андан

кийин Ханзада он күн тактыда отурду. Дагы бузулду. Муну да каапырлар арага кирип бузду. Кыргыз, кыпчак биригип, Полоткан деген бир жетим баланы хан көтөрүштү. Бардык лашкарлар ошого баш койуп, капырлар менен согушту. Бул арада Султанмурат хан Кожонтко жөнөдү. (761-бет). Шахзада Мухаммат Амин өз ордунда отурган эле, эми атасынын алдына ордого жөнөдү. Ошондо бир топ адамдар душмандык кылып, "Ээ бегим, энеканаңызды жок кылышты, эми ханзадакан агаңыздын алдына барың, аалам бузулду."-дешти. Махаммат Аминбек агасынын Кожонтко кеткенин билбей, ханзада хан агаларын алдына алды, өз саркардалари, уулу аны хандык тактыга отургуздуду. Бир тарапта Султанмураткандын хандык тактыдан үмүтү үзүлдү. Ханзада он күн хан болду. (761а-бет). Бир тараптан кыргыз, кыпчак Полотканды апкелип Маргланда турушту. Каапырлар Кудайарканды Коконго да койбой, Ташкентке жиберди. Анан ал жерге да койбой, Туркстанга жиберди. Акыры Султанмуратканды Кокондо бир канча кышлакылар каракалтак кылып, алдыга салып жүрүштү. Акырында Султанмуратбек төрт кишини барып катыныман акча апкелгиле деп жиберди. (762-бет). Айалдары бизде берерге эч нерсебиз жок деп жооп беришти. Ал төрт киши кайра барып Шахзада Султанмуратканга айтканда "Катындарымда бир падышалык казына бар эле"-деп ыйлаганда, үнү жетинчи асманга жетти. Катындарына "Мендей балаага учурашсын!" деген батасын берди. (762а-бет).

Каапырлар бир тараптан кыйнап турган. Акбаркан деген төрө бар эле, кыргыздар ага: "Шахзаданы сиз өлтүрүнүз!" дешти. Ал төрө Шахзаданы Шаабат деген жерге алып барды. Кыргыздар кылыч салмак болгондо Төрө: "Эй адамдар, отуз жылдык султаниңар бул, Улукту улуктай сыйлаш керек, өзүнүн ыраазылыгы менен анан канжар салыш керек."-деди. (763-бет). Султанмуратканды Шахабат даштinde давандын үстүнө апчылып айтышты: "Эй Шахзадабегим, Кудайдын буйругу экен, падышалык доорун сүрдүнүз, сиздей падышаны биздей жылаңач баатырларга берди. Мындан калды, бул дүйнө эч кимге мапа (бапа) кылбайт экен, Сиз эмне дейсиз?" дегенде, Шахзадабек айтты: "Балаага сабыр, (763а-бет). тагдырга ыраазы болбосо, ал Кудайдын пендеси эмес."-деди да, "Убакыт берсөңөр, мен

Падыша Кудайаркан агама шамал аркылуу бир салам айтсам!"-
деди. Ошондогу салам айткан ыры:

"Сабо, ушбу саламны Салманымга йеткиргил,

Маниң бул арза, алымны Шахмашымга йеткиргил!

Бу Фаргана Заминни ханы хаканыга йеткиргил.." (Ылр 764,
764a, 765, 765a, 766-беттерде уланат). (766а-бет). Бул сөздөрдү
Султандураткан айтканда, угуп тургандардын баары ыйлады.
Шахзада айтты: "Үстүмдөгү ак тонумду сен ал. Құмұштөн бел
боом бар, аны да сен ал. Бирок канжарыңды курч кыл, мени
қыйнаба! Мен ошондо сага ыраазы болом. Ким да болсо ақыры
бир күн аманат жандан айрылат."-деп туруп айткан сөзү:

"Эй жаллат, токто. Мен саңға бир неча сөз айттай,

Нече сөз саңға аитип, Кудаанын йолуга кетай..." (Ылр 767,
767а-беттерде уланат). Ошентип, Шахзада Султандуратбекти
Шахабад даштinda шейит қылышты. Шахабад деп Асака шаарин
айтышат. (768, 768а-беттерде ушул окуяага, Султандуратбектин
өлүмүнө байланыштуу автор тарабынан айтылган ырлар бар).
(769-бет).

Ошентип, Кудайаркан Кудайдын тағдыры менен Оренбургка
барды. Капырлар Ханзада Ханды да алып кетиши. Аалам
бузулду. Кыргыздар Полоткан дегенди хан көтөрүшүп, анан
бийлик кыргыздарга өттү. Шахзадаларды издең жүрүп таап
келип, Марглан ордосуна камады. Бири Султандуратбек - катта
айалдан, бири Шахзада Садықбек, бири Шахзада Жолдошбек.
Садықбек 11 жашта, Жолдошбек бир айлық. Чаркөөлүк (Исфара)
үч уул бар эле: бири Шахзада Абдулазизкан, дагы бир айалдан
(аны Шарапаткан падыша дейт эле), андан эки уул болгон. (769а-
бет). биринин аты Шахзада Мухаммат Аликан, бири Шахзада
Саид Аликан - алардын бири 12 жашта, экинчиси 10 жашта эле.
Маргландык айымдан бир уул болгон, аты Саид Акматкан, бул
бири жашта эле. Дагы бир ханзаданын бир уулу болгон, аны
Набиракан деп айтат эле, жашы 8де болгон. Энеси Шугнан
падышасынын кызы болгон. (770-бетте ошол шахзаданы
мактаган ыр бар). (770а-бет). Ошентип, Полоткан шаани-
шөкөттүү болду. Кыргыздар сарттардын башына келген балаа
болду. Шахзадаларды ар жерден таап келип, энеси менен бирге
Марглан ордосунда сакташты. "Эми бул Шахзадаларды энесинен

кантип ажыратып, кандай қылышп өлтүрөбүз!?" - деп кеңеш қылышты. Бирөөсү айтты: "Сүннәткө отургузабыз." - деп алыш чыгыш керек." - деди. Ошентип, "Бул Шахзадалар сүннәткө отурушпаптыр, сүннәткө отургузгула!" - деп Хан айтып атат." - деп кабар қылышты. (771-бет). Бул сөзгө Ханымдар ишеништи, Шахзадаларды жууп-тарап, жаңы кийимдерди кийгизип, белгиленген күнү балдарды чыгарып атып, ар бир Шахзаданын энеси балдарына айтып аткан сөздөрү:

"Сани шами жамалыңны балаадан сактасын!

Кадыр-кооматыңны балаадан асырасын. Йа Раб!.." (Ыр 771а-бетте уланат). (772-бет). - деп Шахзадалардын жанында отурушканда, бир топ қыргыздар "Эй ханымдар, Шахзадаларды чыгарып бергиле!?" - деп келишти. Ханымдар берээр-бербесин билбей, аргасыздан балдарын дарбазага чейин алыш чыгыш бершиши. Бир топ залым қылыччандар Шахзадаларды алыш кеткенге келгенде, Шахзадаларды алыш чыккан канизактар коркуп, өздөрүн жоготуп койушту. Ошол түнү айымдарга кыйамат башталды. (772а-бет). Шахзадаларды бир жерге алыш барып, бир топ залым кутурган карышкырлардын арасына салып бершиши. Бул да Алла Тааланын тагдыры. Пенденин колунан не келмек. (773-бет). Ошондо Шахзада Садықбектин айтып турган сөзү:

"Садықбек айттылар: шахұзада эрдим,

Йана шахзада маҳбора эрдим,

Ки даври дарицаси мауж уради.

Маниң наамым фалакка ауж уради.

Атам эрдилар амма падишахи

Бу Фаргана аро мобутабий..." (Ыр 773а, 774, 774а, 775, 775а-беттерде уланат). (776-бет). Ошентип қыргыздар Шахзадаларды бир үйгө апкирип, желдеттер ортого алышты. Қылычты көргөн Шакзадалар бакырып ыйлашты. Анан желдеттерге жалбарып айткан сөздөрү:

"Деди Алимбегим "Бул күн мани сой, үкамни сойма!?"

Деди Абдиллазиз ханым "Мани сой, үкамни сойма!?"

Деди Садықбеким "Мани сой, үкамни сойма!?"

Деди Мухаммат Аликаным "Мани сой, үкамни сойма!?"

Деди Саматбеким "Букүн мани сой, үкамни сойма!?"

Деди Фаткуллахан бегим "Мани сой, үкамни сойма!?"

Деди Шахзада Чимианбек "Мани сой, үкамни сойма!?"
Бу халатта буларни халыга арши йыглар
Йана кухи бийабан, замин, асман йыглар..." (Ыр 776а, 777,
777а, 778, 778а-беттерде уланат.. (779-бет актай) (779а-бет).

Шахи Фаргана (Кудайаркан) көп алааматтар менен Урум шаарына барды. Мындағы максаты ажыга барыш эле. Алла Таала муну каапырлардан күткарып, аман-эсен чыгып кетти. Ошол жерде бир кишиге учурады. Ал жагып калып, бирөөдөн атын сурады. Ал киши Ал Абдирахим Апанди деп айтып таңда, Апандинин көзү Шахи Фарганага түштү. Карап туруп анын нышаанаңынан падыша экенин билип, Апанди сурады: "Сиз кайсы бактын гүлүсүз? Кайсы бактан учуп келдиниз? Мүмкүн болсо, ички сырыйызды айтсаңыз?" -деди. Шахи Фаргананын айтып турған сөзү: (780-бет).

"Дедилар: - Эй Апандим, Шахи Фарганадан айрилдим,
Бакт касры тажы шаханымдан айрилдим.

Жигир бандим үкам ул Бексултанымдан айрилдим.

Ошол меҳри ул ханзада кан-жанымдан айрилдим.

Хусусан нурдиdam жаным Ормонумдан айрилдим..." (Ыр 780а, 781, 781а-беттерде уланат). - дегенде, Апанди Шах Фаргананын көңүлүн көтөрүш керек, анткени, тактысынан, перзентинен ажыраган болсо, бул жерге карып болуп келип тұrsa, буга көнүл көтөрөөрлүк сөз айтыш керек." -деп айтып турған сөзү:

"Эй султаным, бул күнларга гам йемаң

Барчадин ааламда өлмак кыйындур. (762-бет).

Эй султаным, бул күнларга гам йемаң

Барчадин ааламда өлмак кыйындур.

Бул палит дүнүйада көңүлнү бузмаң

Өлмак убактыда жан аччығы йамандур.

Киши болса бу дүнүйада саламат

Көрар хам шатлық хам болса меҳнат.

Бу ишлар барчаси Актан инайят

Тар лахатка барып ятмак кыйындур..." (Ыр 782а, 783, 783А. 784, 784а, 785, 785а-беттерде уланат). (786-бет). - деп Апанди насаат айткандан кийин, Шахи Фаргана эсине келип, Алла Тааланын күдүретине багынып, Кудайдын ага мурда көрсөткөн

жакшылыктарын эстей баштады. "Оо Жараткан, мени жаратып, 12 жашымда тажы кийгиздин, 100 мин лашкарга башчы кылдың, башкаларды өлтүргүдөй, күйдүргүдөй күч бердиң. Мен ал дөөлөткө мас болуп, өзүмдөн кетип, сага кулчулук кылбаптырмын. Ошол дөөлөттү алып, эми кедейликті бердин. Бул кедейлигим тажы кийгендөн да артык. Ошол дөөлөткө мас болуп жүргөндө өлүп калсам шорум курумак." -деп Кудайга мин-мин шүгүр кылып, айтып турган сөзү: (786а-бет).

"Аалам хамма пайдошууда азнури Ахмади
Дилхо хама шайдошууда аз файзи нури Ахмади
Оомат ужууди амбийа руху шариф асфийа

Азбарыгоху кибариа азфайзи нури Ахмади..." (Ыр 787, 787а, 788, 788а, 789, 789а-беттерде уланат.). Ошондо Аланди ойлонду: "Фаргана шаарына апарып, тактысына отургузуу керек." -деп, Урум шаарынын Халифасына барып айттайын, Кудай жол ачса, ал кишинин колунан келет." -деп. Урумга карап кетти. Хан Азирети болсо ал жерден чыгып, бир Гараҳт деген шаарга келди. Ал жерде бир эшen бар экен, ал ааламдан өтүп, бир уул калыптыр. Ушул эшen Фарганадан барып, ошол жерге жайгашып калган экен. (790а-бет). Ал эшendин ошерде жакшы эле мал, мүлку, бак, бостону бар экен. Хан Азирети ошого барды. Кызматчылар эшenге кабарлашты: "Ээ эшеним, бир каландарга (дербишке) окшогон киши келди, бир карасаң падышалык нышанасы көрүнүп турат." -дегенде, эшen: "Ичкери апкиргиле!" -деди. Шах Фаргана кирип, эшendi зыйарат кылып, өзүн айтпай, карып кейпинде карап турду. Вали эшen ага карап айткан сөзү: "Эй гарып мусалырым, перзентим, кабар берин, кайсы чамандин гүлүсүн? Наала айлап андалип заманым кабар берин кайсы чамандын гүлүсүн? (791-бет). Шах-и Фаргана:

"Бир йаман күн түштү мани башымга
Ошол шахри Фарғанани шахиман .
Кабо фалак абу кошту ашыма

Ошол Шахи Фаргани шахиман..." (Ыр ушул беттин айагына чейин уланат). (791а-бет). - деп өзүн Вали эшenге маалим кылды. Эшen ызат, урмат менен ага айтты: "Бир шаарда кызым бар, ошонун жайы өтө жакшы, сизге жакса..." -дегенде, Шахи Фаргана макул болуп, Гараҳт шаарына барып, (792-бет). ошерде туруп

калды. Эшендин кызы шаарга белгилүү адам болгондуктан Шах жөнүндө "Мекенин каалыр алыштыр." -деген сөз тарап, билине баштады. Бир киши Кундуз падышасына кабар берди. "Бир шаардын улуу падышасы мекенин алдырып, карып болуп жүрсө..." -деп Кундуз падышасы Кабул падышасына кабар берди. (792а-бет). Кабул падышасы: "Эй Шахи Кундуз, пириң Шахи Маликага кат жаз, кандай иш болсо да ошол чечет. Каалырлар менен урушуш керек болсо, дайарданалы." -деди. Кундуз падышасы Маликага "Ак пашанын лашкарлари Фаргананы алыштыр, анын падышасы бизге каландар болуп келиптири, бизде мейманды. Анын шаарын алып берсөңиз!" -деп кат жазды. Бул кат падыша Маликага жетти, айтылган сөз ага жакты. (793-бет). "Эй Шахи Кабул, Шахи Кундуз, ошол Шахи Фаргананы жеткирги! Аны баш кылышп Фарганага лашкар жиберели. Ордосуна отургузуп, батасын алалы." -деп кат жазды. Кабул, Кундуз падышаларына кат жетти. Кабул, Кундуз падышалары Фаргана падышасына "Бизге келиңиз, сизге жардам берели." -деп кат жазышты:

"Салам айттым, саңға Фаргана шахы деп, кел-кел!

Йана иммат камарини белиңгә баглап, кел-кел!

Бу каалырлар билан жаң кылгалы ойланып, кел-кел!

Азизи амбийаларга сыйынып, йыгланып кел-кел!.." (Ыр 793а, 794-беттерде уланат). (794а-бет). - деп катты элчилерден жиберди. Элчилер келишсе, Шахи Фаргана намаз окуп бүткөн экен, салам бериши. Шахи Фаргана алардын жөн-жайын сурап, бир сөз дегени:

"Эй йигитлар, күш келиңиз, кайсы багнын гүлүдүрсүз?

Маңға айтиң сөзүңүзү, не чаманың булбулудурсуз?

Не йерлардан мында келдин, кайсы шахнын элчисисиз?

Кайдан келдин, кайда баргун, кай шахарниң адамысыз?.." (Ыр 795, 795а, 796, 796а-беттерде уланат). (797-бет). Элчилердин апкирели деген сөзүнө көнбөдү. Малика "Кайра барып алып келгиле!" -деп, дагы 40 киши жиберди. Кырк кишиге да көнбөдү. (797а-бетте Вали эшen Шахи Фарганага насаат айтып көндүргөнү айтылат). (798-бет). Алар Маликага алып баратканда Кудайаркан Шайх Шахадатпано эшени зыйарат кылсам деп

барып, ошол жерде зыйарат қылышп, эс-учун жоготуп, абалы оорлошту. Бул сөз мында турсун.

Эмки сөз Кудайаркан менен Оренбургдан кошо качып чыгып, ажыга дагы, Вали эшенге дагы бирге барган казак жигит жөнүндө.

Кудайаркан үшүнө келип, Алла Таалага жалбарып айтып турган сөзү:

"Кудабанда бу күнүмнү өзүңү ашына айла!

Ки бу дүнүйа фамидин мани энди сева айла!.." (Бул ыр 798а, 799, 799а, 800, 800а, 801, 801А. 802, 802а, (803-бет актай). 803а, 804, 804а, 805, 805а, 806, 806а-беттерде да уланат). Кудайаркан ушул ырларды айтып, бу дүйнө менен коштошот. (807-бет). Казак жигит падышасынан айрылып, ыйлап, айтып турган сөзү:

"Йыгламасми дуслар ул шахи давраним кани?

Салтанат тахти уза давлатли султаным кани?

Масли иззат маснадида магу кинаним кани?

Ул Кудайаркан Кокан ибни Коканым кани?

Аввал султан болуп, акыр карып шахым кани?.." (Бул ыр ушундай арман мазмунда 807а. 808, 808а, 809, 809а, 810, 810а, 811, 811а, 812, 812а, 813, 813а, 814, 814а, 815, 815а, 816, 816а, 817, 817а, 818, 818а, 819, 819а, 820, 820а, 821, 821а, 822-беттерде уланат.

**(822а-бет). Эми сөздү Нухи шаарынан чыккан
Абдилазиздин уулу Ага Абдирайим Баз Апандиндан
сүйлөмөк керек**

Шахи Фаргана өз шаарынан чыгып, Стамбул шаарына барды. Ага Абдилазиздин уулу Ага Абдирайим Баз Афанди Нух шаарынан чыгып, Стамбул шаарына келип, Шахи Фаргана менен көпкө сүйлөштү. Сырларын айтышты. Экөө бирин бири түшүнүп, ага-ини болушту. Ага Абдирайим Баз Афанди өтө зирек, даанышман, кыраакы, эстүү киши эле. Шахи Фаргана өзбек адамы эле. Бирок бир бирине өтө ишеним арттырышты. Бир бирине ыкылас кылышты. Ар бир ишти кеңешип иштеп, 13 ай бирге болушту. Акырында Шахи Фаргана Ага Абдирайим Баз Афандига мындей

деди: (823-бет). "Ага Абдираим Баз Афанди бурадарым, мен башыма иш түшүп, акылдан азган адаммын. Мага кандай кенеш бересиз?" -деди. Афанди ага айтты: "Сиз мында туруң, мен Урум падышасы менен кеңешип келейин. Сиздин маселеңизге кандай кенеш берээр экен, ошону билип, анан иш кылалы." -деди. Шахи Фаргана айтты: "Менин сизге дагы бир айта турган сөзүм бар, "Жан бар жерде, ажал бар" дейт, Сизди Алла Таала саламат кылса, туз буйруп Фаргана шаарына барып калсаныз, менин балдарымдан, айалдарымдан кабар алышыз!?" (823а-бет). Фарганада бир канча байлар бар, менин учурумда доор сүргөн, бирге болгон. Мен аларга аманат берген элем, анын баары Шахзада Ормонбектин пулу, ал бир лак (бир миллион) 12 мин тилла. Мына ушуну байлардан алышп, менин перзентим Шахзада Ормонканга тапшырың! Жетимдин акы пулудур." -деп, бир канча кат васийка тапшырды. Анан: "Сизди Аллага тапшырдым, перзентимди сизге тапшырдым." -деди. Афанди Урум падышасына карап кетти. Кудайаркан ошерде калды. Ошол арада муну менен бирге болгон наадандар Шахи Фарганаға бир канча сөздөрдү айтып, Гарах шаарына алышп келишти. Шахи Фаргана ошол шаарда туруп калды. Канча окуйалар өттү. (824-бет). Шахи Фаргана Гарах шаарында дүйнөдөн өттү.

Ага Абдираим Баз Афанди Урум шаарына барды. Урум халифасына бир нече арыз менен кайрылды: "Эй Халийфа Жахан, сиздин шаарыңыздын бир бурчунда бир падыша карып болуп келип, ушерде жатат, кабарыңыз болбосо керек. Ошондой кишиден кабарсыз калсаныз жакшы эмес." -деп көп сөздөр айтты. Бул сөздөр Урум падышасына макул келип, Афандини сыйлады. Бир канча киши болуп келишсе, Шахи Фаргана кетип калыптыр. (824а-бет). Издел отуруп таап барышса, Шахи Фаргана ааламдан өтүп кетиптири. Аны уккандан кийин Афандинин айтып турган сөзү:

"Сурайин сендан фалак бул мустарип султан кани?

Шахридан болгон ждаа бир карып султан кани?

Көңүлү пара-пара бул сарвирован султан кани?

Тахти, бактан ждаа болган ошол султан кани?

Бу фалакни жабрини бейхат чеккан султан кани?

Йуртига сыгмай бу йерда саргардан султан кани?..." (Ыл 825-бетте да уланат). (825а-бет). Ошентип, Ага Абдирайим Баз

Афанди Фаргана шаарына жөнөп, жол жүрүп отуруп, Ташкентке түштү. Шахзадалардын алдына барбай, башка соодагерлерге кошулду. Ошол убакта Шахзада Мухаммат Аминбек, Шахзада Сайд Умарбек, Шахзада Сайд Насуруллабек ата-баладай алар менен учурашты, бирок Афанди эч кандай сөз айтпады. Шахзадалардын көптөгөн суроолоруна жооп берген жок. (826-бет). Шахзадалар "Атабыздын алдынан келсе, эмне үчүн Афанди сүйлөбөйт? Улуу жана улук киши окшойт, бизди назарына албайт." -деп ойлонуп атышты. Ага Абдираим Баз Афанди бу шахзадаларды сүйлөтүп отуруп, баарын түшүндү. Булардын ынтымагы жок экенин билип, ошон үчүн унчуккан жок. Алардан толук кабардар болгондон кийин Шахзадаларга: "Мен Нухи шаарындагы Ага Абдилазиздин уулу Ага Абдираим Баз Афандимин. Ушунча күндөн бери сilerдин чыр-чатағынарды, ал-абалынарды жакшы билдим. Эми менин сөзүмө кирсөңер, бири бириңер менен жарашип, ынтымакка келсөңер, (826а-бет). ошондо мен атаңардын жазган катын берем. Анан атаңардын айткандарын айтып, сilerди сүйүндүрөм. Болбосо кайтып кетем." -деп бир топ сөздөр деп турган жери:

"Ман сизларга сөзлайдурман кулак салың, Шахзадалар!

Насиҳаттар кыладурман бир бир алың, азадалар.

Атаңызни сөзлари көп неча сөзлар арада көп

Ман айтайин билиңиз хуп, эшитиңлар, макапролар,

Ман келдим сизни сураглап, бир көрарга өзүм чаглап,

Кызматинңизга бел баглап, эшитиңиз, Шахзадалар!.." (Ыр бул беттин аяагына чейин уланат). (827-бет). Ошентип, Афанди бул сөздөрдү айтканда, Шахзадалар кеңешмек болушту. Ошол убакта бир төрө бар болчу, Шахи Фаргананын апасынан калган амакисинин уулу эле. Аты Сайд Акрам төрө эле. Бул төрө Хан Азиretке кошулуп Урунбурга (Оренбургка) кошо кеткен эле. Шахзадалар мында калган. Ошол убакта Шахи Фаргана бир лак 12 мин тиллага увакил кылып жиберген эле. Хан: "Бул акча Ормонбекке гана тиешелүү." -деп туура хам хайал (чийки ой) айткан. "Ормонкан бойго (балакатка) жеткенде тапшыр, өзүң Шахзададан ажырабай жүр!" деген. Ошондуктан ал төрө Ормонкан менен бирге жүрөт эле. (827а-бет). Бул убакта ушул төрө Шахи Фарганага арыз жазган: "Мен кызматта жүрүп мин

тилла карыз болуп калдым, Өзүм Шахзада Ормонкан менен жүрөм, карыз мени өтө кыйнады. Шахзада Саид Мухаммат Аминбектин миң тилла пулу бар" дегенде, Шахи Фаргана "Бир лак 12.мингे тийбе, Шахзада Саид Мухаммат Аминкандын миң тилласин алып бер!" деген каты келди. Ошол пулду алам деп турганда Мухаммат Аминкан айтты: "Ака, бул менин пулум, жұз тилласин сиз алың, жұзу менде турсун, өз ыраазылығым менен берейин."-деди. (828-бет). Төре айтты: "Бербейм, мага керек."-деди. Саид Мухмад Аминдин көңүлү ооруп. Мындай деди: "Мен Саид Мухаммат Кудайаркандын 40 уулунун бири болсом да, ошонун уулу дейт, кырк каракчы уулдарынын бири болсом да, ошонун каракчы уулу дейт."-деп айтат. Сиз атамдын ордуна тактыға отурсаңыз да балаңызды "Паланча төрөнүн уулу" деп айтат. Эгер мен чыр кылсам бир жерге жеткирем."-деп маккамга (сотко) арыз жазды. Ошентип, (628а-бет), бул экөнүн ортосу бузулуп калды. Бул иш Афандига маалим болду. Андан кийин Шахзадаларга жана Саид Акрамхан төрөгө көп насаат кылды. Буга Газықан төрө Кутбузаман ортого түштү. Бирок Ага Абдираим Баз Афандинин сөздөрү Шахзадаларга макул келди. Андай кылбаса иштери бүтпөйт эле. Акыры Шахзада Мухаммат Аминбек "Миң тиллани Саид Акрам төрөгө бердим."-деп кат жазып берди. "Ушул миң тилла менин пулум, Саид Акрамкан төрө акама бердим. Амма он бир миң тиллани уннuttук, Шахзада Саид Насуруллабек үкама бердик. Өз пулу менен малы өзүнө болсун." деди. Шахзада Саид Мухаммат Аминбек менен Шахзада Саид Умарбек кол койуп беришти. "Энебиз Агача айымдын ар нерсеси болсо, өзүнө калат, биздин акыбыз жок."-деп да кат жазып беришти. Бир бири менен ошентип жараашышты. Бул да болсо Ага Абдираим Баз Афандинин кызматы эле. Калган (829-бет). казылар, эшндер, Газықан төрө, Эшенкан төрө - ушул жерде тургандардын баары тиешелүүсүн Ормонбекке берип, агаларынан ыраазы болушту.

Ага Абдираим Баз Афанди "Эй Шахзадалар, ишиңер бүттү. Эми жооп берсөңер, Фаргана шаарындагы байлар менен сүйлөшүп, эмнелери болсо барын апкелсем!"-дегенде, Шахзадалар: "Ықтыйар өзүнүзде, сиздин сөзүнүзду атабыздын сөзүндөй билебиз."-дешти. Шахзадалар орундарында калышып,

Ага Абдираим Баз Афандини увакил кылыш Фарганага жиберишти. Ал Фарганага келгенде, ал жерге "Хан Азиrettин алдынан бир Афанди келди." -деген сөз тарады. Аны уккан байлар "Эмне болор экен?" -деп бармактарын тиштеп калышты. (829а-бет).

Хан Азиret кеткендөн кийин бир Полоткан деген падыша чыкты. Ал байларды чогултуп, "Силерде Саид Мухаммат Кудайаркандын малы, мүлкү бар экен." -деп, баарын тартып алган эле. Ал байлар Кудайаркандан кутулдук деп жүрүшкөн. Ошондо Афанди: "Мен Саид Мухаммат Кудайаркандан келдим, андан салам апкелдим. Анын буйругу да бар." -дегенде, "Ал кандай буйрук?" -деп сурашты. Афанди баарын айткандан кийин, байлар: "Туура айтасыз, бирок ал акчаларды Полотканга берип кутулганбыз." -дегенде, Афанда: "Бул Кудайаркандын уулда-рынын - жетимдердин акысы. (830-бет). Эгер бирөөдөн бир тенге карыз болуп туруп, миң тенге Кудайдын жолуна кайыр кылса, бир тенгеге да өтпөйт. Силер кайыр кылсаңар, курбандык кылсаңар, иптар кылсаңар - бардыгы бекер кетет. Эмне да болсо колуңардан чыкканын менин колума салгыла, карыздан куткарайын." -деди. Фаргана байлары бул сөзду кабыл кылып, бар тапкандарын Ага Абдираим Баз Афандинин колуна тапшырышты. Афанди баарын алып, Шахзадаларга тапшырды. Шахзадалар байлардын карыздарын кечиши. Байлар Абдирайим Баз Афандига ыраазы болуп айтып турган сөзү:

"Хуш келдиңиз, баракалла Афанда,

Йүз мин раҳмат ата бирла ақаңға!

Хан Азираттан элчи болгон Афанди,

Йүз мин раҳмат ата бирла анаңға!.." (Ыр 830а, 831-беттерде да уланат).

АДАМ АТТАРЫ

А

ААЛИ (Мухаммат пайгамбардын төрт жолдошунун бири. 4-халифа) - 6, 133, 258а, 390а, 589а.

АБДИЛЛАКОЖО (Кудайаркандын Кашкардагы кайнатасы) - 646.

АБДЫКААР (Абдыкахар. Кудайаркан экинчи жолу бийлиkke келгенде зор кызмат көрсөткөн, ошого байланыштуу Ноо (Ну) шаарына аким болгон. Ташкендеги Малаканга каршы согушта да негизги ролду ойногон) - 584а, 640а.

АБДЫКАДЫР БЕК (Ибраим Хайлайдын ииниси) - 288.

АБДЫРАХМАНБЕК (Шерали хандын чоң атасы. Кол жазмадагы Кокон бийлиги ушундан башталып жазылган) - 7а, 65.

АБДЫРАХМАНБЕК (Сарымсакбек. Шахзада. Шерали хандын Малика-и Шахубандан төрөлгөн тун уулу. Чыгаан баатыр, ысмы бубасынын атынан койулган. Кол жазмада Саид Абдырахманбек деп аталган жерлер да бар) - 78, 78а, 86, 86а, 87, 87а, 88, 88а, 89, 89а, 90, 90а, 91, 91а, 92, 92а, 93, 93а, 94, 94а, 95, 95а, 96, 96а, 98а, 99, 99а, 101, 102, 104, 104а, 105, 105а, 106, 106а, 107а, 108, 108а, 109, 109а, 112, 114а, 115, 131, 155а, 157, 164а, 166, 167а, 169, 170, 170а, 171, 171а, 172, 172а, 173, 174, 174а, 177а, 179а, 180а, 181, 181а, 184а, 186а, 189а, 210, 215а, 214, 218, 218а, 253, 254, 256, 256а, 258, 262, 272, 273а, 274, 285а, 300, 300а, 301, 302а, 303, 303а, 304а, 307, 308, 310, 314а, 315, 316, 316а, 319, 321, 321а, 324, 325, 325а, 331, 332а, 333а, 334, 334а, 335, 335а, 336, 337, 338а, 339, 340а, 342а, 354, 354а, 355а, 357, 366, 366а, 367, 367а, 358, 370, 424а, 477а, 483, 483а, 485, 487, 487а, 488, 493, 494, 495, 496, 496а, 497а, 498, 498а, 500, 501а, 502, 502а, 567, 567а, 568, 568а, 569, 570а, 571, 571а, 572, 572а, 573, 573а, 574, 575, 576, 605а, 608, 642, 672.

АБДЫРАХМАН МАТАН (Мадали хан тактан кулаар алдында жанында эч ким калбай, бир жагына ушуну, экинчи жагына Кедейбайды алып согушка кирген) - 36.

АБДЫРАХМАН БААТЫР - 267а, 268.

АБУ БАКИР СЫДЫК (Мухаммат пайгамбардын төрт жолдошунун улуусу жана кайнатасы. Мухаммадтан кийинки бириңчи халифа - 6, 258а.

АБЫЛГАЗЫ БЕК - 207.

АВА ЭНЕ (МАМА АВА) - 1, 5, 103, 550.

АГА АБДИРАЙИМ БАЗ АФАНДИ (Ага Абдилазиздин уулу. Кудайаркан өлгөндөн кийин анын балдарына дүнүйө-мүлктөрүн өндүрүп берген, Стамбулдан келген акылман, зор киши) - 779а, 780, 786, 790, 822а, 823, 823а, 824, 824а, 825, 826, 827, 828, 829, 830.

АГАЧАЙЫМ (Шахзадалар энебиз деп айтышат, Ага Абдираим Баз Афанди келгенде "Бардык мүлкү өзүндө калат." - деп Шахзадалар жазып беришет. - 828а.

АЖЫБЕК (Шерали хандын атасы, Абдырахманбектин үчүнчү уулу) - 7а, 8, 66, 66а.

Азиреди АДАМ АТА - 1, 5, 103, 137, 258а, 550.

АЗИЗ казыначы, парманачы - 191, 207, 503.

АЗИМБАЙ күшбеги - 184а, 493, 502а.

АЗИРЕТИ АЙЫП (пайгамбар) - 68, 68а, 194.

АЗИРЕТИ СУЛАЙМАН (пайгамбар) - 738.

АЙЖАНАЙЫМ (Төрө айым) (Шерали хандын Малика-и Шахубандан төрөлгөн кыздарынын бири) - 69, 69а, 203, 207а, 215а, 537а, 571, 587, 607а, 608а, 609, 609а, 610а, 611, 611а, 612, 672.

АЙЖАНШИРИНАЙЫМ (Бекуулубектин жесиринин кызы) - 215а.

АКАБИР ДАТКА (ТОКТОНАЗАР) - 65, 65а, 77, 77а, 197а.

АКБАРКАН ТӨРӨ (Султанмуратбекти өлтүрүүгө буйрулган төрө) - 762а.

АКИМБЕК ШАГАУЛ - 604.

АККУЛУ МИНЧАШЫ (Мадали хандын ишенген аскер башчысы, тууганы. Ушактан улам, мас абалда турганда буйрук берип ийип, Мадали хан өзү өлтүртүп алган) - 20, 22, 23, 23а, 24, 24а.

АК ПААША (Николай 11) - 792а.

САИД АКРАМКАН ТӨРӨ (Кудайаркан акчаларын увакилдикке берген жана жакшы көргөн уулу Ормонканды карап жүрүүнү тапшырган төрө) - 827, 827а, 828.

САИД АЛИБЕК Дастроңчы, датка - 157а, 160а, 161, 161а, 191, 265, 452, 493а, 502а.

МОЛДО АЛЫМКУЛ АТАЛЫК - 693а, 694, 700а, 701, 703, 704а, 705, 706, 706а, 707, 708а, 709, 711а, 712, 722, 723, 723а, 724, 725, 727а, 728, 728а, 729, 729а, 730, 730а, 731а, 732а, 733, 734, 734а, 737, 737а, 738, 738а, 739.

АЛИМБЕК КЫРГЫЗ (Алайлык Алимбек датка) - 503а, 509, 509а, 510, 512, 659, 684.

АЛИМ ХАН (АЛИМБЕК) (Залымбек деген атка да конгон) - 7а, 8, 8а, 109, 110.

АЛИ РИЗА ТӨРӨ - 193, 195, 202.

АЛИ КОЖО ЭШЕН - 193, 195, 202,

АЛПАМЫШ (Фольклордук, эпостук баатыр) - 242.

АМАН БИЙ (Нармухаммат датка Коконго келгенде Мусулманкулду таап келиш үчүн Козубала даткага кошуп жиберген бий) - 582.

АМИРАКУЛ ЭШИКАГА - 610, 646а, 647.

АМИР НАСУРУЛЛА БААТЫР ХАН (Амир Бухара, Бухара падышасы, Падыша-и Бухара, Бухара ханы, Азирети Амир Насрулла деп атала берет) - 21а, 29, 30, 32а, 35, 41, 41а, 46а, 47, 47а, 48а, 49а, 51, 53а, 54а, 64, 86, 86а, 90, 90а, 166, 167, 167а, 168, 169а, 170а, 171, 171а, 172а, 173а, 178, 178а, 179, 180а, 181, 181а, 186а, 187, 189, 218, 296а, 297, 298, 298а, 299, 308, 310, 316, 319а, 320, 321, 321а, 323, 328, 328а, 329а, 333а, 350а, 351, 351а, 359а, 360, 362, 363, 363а, 364а, 370, 567, 568, 568а, 569, 641а, 652, 656, 656а, 686а, 687а, 689а, 691а, 693, 696а, 697, 725а, 726а, 727а, 728, 729, 730а, 731а, 732а, 733а, 736а, 740.

АПТАБАЙЫМ (Шерали хандын Соно айымдан төрөлгөн кыздарынын бири) - 69, 69а, 207А. 538, 571.

АРЗЫМАТ БИЙ (Баатыр) - 268, 349, 416, 434, 435а, 436, 436а, 437.

АСКАР МЫРЗА (Малика-и Шахубан Кокон ордосуна киргенде Шерали хандын жанында турган белгилүү инсандардын бири) - 207.

АСЫРАНКУЛ БЕК (Малика-и Шахубан Таластан барып, ордого киргенде Шерали хандын жанында турган белгилүү адамдардын бири) - 207.

АТАМТАЙ (Атантай) - 68, 68а, 105, 105а, 134, 194, 363.

АТАМБАЙ ДАТКА (Кол жазмада Атамкул датка, Атамбай кыпчак деген ысымдар бар, ошолордун баары бир ысым болушу

да мүмкүн деп, ушерге киргизип койдук) - 128а, 129, 130а, 270а, 580а, 588а.

АФЛАТУН (ПЛАТОН. Легендарлуу Грек философи) - 178, 194, 363.

АХМАДИ БАРНА (Бул ысым дүйнөдөн өткөн адамдарды санаганда "Ул Шахи Наби Ахмади Барна кетти" деген ыр сабында кезигет) - 5.

Б.

БАЙ (Алымкул аталыктын тобунда. Катта жазылган) - 730.

МОЛЛО БАРАТ УДАЙЧЫ - 271а.

САИД БАХАДУР КОЖО (Кожо Мир Асаттин уулу) - 535а.

БЕКМАТ КЫПЧАК (Мала ханды өлтүрүп, Шамурат ханды тактыга отургузгандан кийин жанында калгандардын бири) - 694.

БЕКУЛУ-БЕК (Бек уулу Бек деп жазылыши да мүмкүн. Шерали хандын туугандарынан. Кокондо Шералидан мурда жашап, өткөн. Коконго хан болуп баргандан Шерали анын балдарын асырап алган) - 191а, 214, 586.

БЕРДИКОЖО (Жусуп мин башынын уулу) - 157а.

БҮБҮ АНАР (Шерали хандын Малика-и Шахубандан төрөлгөн кыздарынын бири. Кийин кепке алынбайт) - 69-69а.

БҮБҮ ЗУЛАЙКА ("Жусуп менен Зулайка" дастанындагы каарман) - 67-67а.

БҮБҮСАРА - 67-67а.

БҮБҮ АЖАР (Ысмайыл пайгамбардын энеси) - 67-67а.

В.

ВАЛИ ЭШЕН (Эшен, Эшенкан төрө деп айтыла берет. Фарғанадан Ооганстандагы Гарахт шаарына барып туруп калган Эшендин баласы) - 791а, 792, 797а, 798, 829.

ВАЛИКАН ТӨРӨ (Валикан төрө Кожо Кален деп да айтылат. Мунускан шаарынын падышасы) - 207, 648, 648а.

Г.

ГАЗЫКАН ТӨРӨ (Мунускан падышасы Валикан төрөнүн баласы. Кокон элетинин башчыларынан. Сулуу кызын Кудайарканга ылайык көрүп, берген) - 648а.

ГАНЫКАН ТӨРӨ - 828, 829.

ГҮЛЗАДАБЕГИМ (Бухара-и Шарипта Кудайарканга алып берген кыз) - 691а.

Д.

ДОС (Мала ханды өлтүргендөн кийин, ага катышкандардан жалгыз тириү калган) - 693, 694, 700а, 701, 703, 705.

Ж.

ЖАЛИЛ МАВНО ("Ашыктық менен Жалил Мавно кетти." - делип, сүйүнүн символу катары жазылат) - 5.

ЖАМШИД ПАДЫША - 57, 89, 89а, 105, 105а, 143, 276, 392, 416.

ЖАНАК (Алымкул аталыктын тобунда. Катта аталаат) - 730.

ЖАРКЫМБАЙ БААТЫР (Шерали хан тактыга отурганда аскерлери менен келип кошуулган баатыр) - 268а.

ЖОЛДОШ БИЙ (Мамашарип аталык ташкенден казак менен кызылбаштардан жыйнап келген лашкарлардин түрүнөн коркуп түнүлгөн лашкар башчылардын бири) - 353а.

ЖОЛЧУБЕК (Ташкендеги согушта Малабекке каршы ат койгон лашкар башчылардын бири) - 640а.

ЖОРОКОУЛ (Султанмуратбекке Масудакан кат жөнөткөн жигит) - 754а.

ЖОТОН (Алымкул аталыктын тобунда. Катта ысымы аталаат) - 730.

ЭШЕН ЖУБАРИ (Бухара-и Шариптан келип, Кокондо туруп калган эшен. Кызы Малика-и Диларамди Кудайарканга берген, андан төрөлгөн Насирдинкандын тайатасы) - 562, 564, 565, 589.

ЖУМАБАЙ ДАТКА (Баатыр) - 201а, 234, 264, 270, 353а, 380а, 381, 415, 459.

ЖУНУС ДАТКА (Шады мин башы Мухаммат Назарбекти баар менен өлтүртүп таштоо жөнүндө кат жөнөткөнүн Мухаммат Назарбекке билдирген тоолук кыргыз) - 158а.

АЗИРЕТИ ЖУСУП ПАЙГАМБАР - 68а, 194, 321а, 363, 572.

ЖУСУП МИН БАШЫ ("Сынган кылыч" романы бойунча НҰЗҮП деген ысым менен белгилүү) - 56, 56а, 57а, 60, 65, 65а, 70, 70а, 156а, 157а, 158, 160, 160а, 161, 161а, 164, 166, 183а, 184а, 186а, 191, 219, 230, 131, 231а, 232а, 233а, 234а, 239, 239а,

240, 240a, 241a, 242, 244a, 247, 248, 250, 254, 256, 256a, 274a, 276a, 284a, 295a, 297a, 305, 311, 311a, 312, 312a, 313, 313a, 314, 314a, 316 Юсупбек сардар деп аталган жери да бар), 323, 324, 325, 325a, 326, 327, 328, 329, 329a, 330, 331, 366, 384a, 385, 385a, 386, 386a, 387, 387a, 388, 389, 389a, 398a, 407a, 408, 408a, 414, 415, 419, 421a, 422, 422a, 423, 426, 452.

ЖУСУП АЛИ КОЖО (Кан Кожо Мир Асаттин уулу. Омор хандан заманында шейит болгон) - 110, 110a, 111a, 117.

ЖУСУП МУХАММАТ МУСА ДАТКА (Шааркан шаарынын акими) - 157.

3.

Азирети ЗИКИРИЙА ПАЙГМБАР - 68, 68a.

ЗУЛАЙКА - 562.

И.

ИБРАИМБЕК (Башында Мусулманкул, Кудайаркан турган кыпчактар менен болгон согушта шейит кеткен. Шерали хан тарабындагы лашкар башчы) - 589a.

ИБРАИМ ХАЛИЛУЛЛА (Пайгамбар) - 4, 137.

ИБРАИМ ХАЙАЛ (Амир Бухара Мадали ханды талкалагандан кийин Коконго койуп кеткен кишиси) - 55, 55a, 64, 252, 272, 288, 298, 298a.

ИСАБЕК ТӨРӨ (Бир жалган ушактын курманы болгон төрө) - 603a.

ИСА ДАТКА (Иса төрө, Молдо Иса датка деп да атапат) - 262a, 284a, 407a, 408, 408a, 414, 415, 419, 421, 421a, 422, 422a, 423, 584a, 614, 614a, 615, 616a, 618a.

ИСКАНДАР (Александр Македонский) - 68, 68a, 78, 78a, 90, 90a, 143, 192, 276, 363a, 416, 502, 614, 626.

ИСКАНДАРБЕК (Бекулу-бектин экечеси (әжеси) Саидиниса айымдын уулу) - 192, 586a, 587.

КАБЫЛ (Баатыр. Замбирек жасоочу уста) - 183а, 248а.

КАЗАКБЕК (Казатбек десе да болот. Мала хандын уулу. Махмудхан төре алып качып Алымкулга апкелген. Алымкул аны хан көтөргөн) - 733, 734, 737, 739.

КАЗАК ЖИГИТ (Ысмы аталбаган. Кудайаркан менен Оренбургдан бирге кетип, кийин Кудайаркан өлгөнгө чейин Стамбул, Гараҳт шаарларында бирге болгон) - 807.

КАКТАРАҢ БААТЫР - 110а.

КАЛБЕК ДАТКА (Мусулманкулдун доорунда Ташкенге айдалгандардын бири. Мусулманкулга каршы кат жазгандарга да кошуулган) - 577а, 579.

Молло **КАЛБЕК КИТАББАРДАР** - 157а, 248а, 267, 349, 578, 578а.

КАН КОЖО МИР АСАТ (Алим хан шейит кылган) - 109а, 110.

КАЛМУХАММАТ ДАТКА (Бийлик қыпчактарга өтүп, Мусулманкул бийлик бөлүштүргөндө Шааркан шаарын ушул даткага берген) - 503а.

КАЛНАЗАР ДАТКА (Алымкул менен Кудайаркан урушканда Камал он башы менен бирдикте Андижан сепилинин ичинде лашкарлари менен турган датка) - 709.

Молло **КАЛСИЙА** (Қыпчактар Падыша Ааламга кат жазып, он бир кишини берүүсүн талап қылышкан. Ошонун бири) - 493, 494, 494а.

Молдо **ҚАЛЫКУЛ ДАТКА** (Шугнан падышасына қызынын калыңын алып барган датка) - 617а, 620, 622, 624.

КАМАЛ ОН БАШЫ - 709, 722.

КАМАРБЕК (сарт қыпчак) - 580, 583.

КАНКЕЛДИ (Мамашарип атальктын уулу) - 200а, 201, 201а.

КАНТӨРӨ (Жсуп Али Кожонун атасы, Падыша Кожо Асаттин чоң атасы) - 117.

КАРИМБЕРДИ ҚЫПЧАК (Мала ханга қылыш урган қыпчак) - 680а, 684.

КАРИМКУЛ МАКШАР (Мактар болуп окулушу да мүмкүн. Каримкул қыпчак, Каримкул парваначы, баатыр деп да атала берет) - 157, 157а, 191, 234, 264, 286, 286а, 287, 288, 288а, 289, 289а, 291, 292а, 353, 353а, 426, 578а, 598.

КАРИМЧА БААТЫР - 288а, 289, 289а, 290, 291а, 292.

КАСЫМБЕК (Бекулу-бектин уулу. Шерали хандын күйөө баласы. Шахзадалардан) - 192, 214, 586, 586а, 587.

КАСЫМ МИҢ БАШЫ (Сарт кыпчак) - 577а, 580, 582а, 583, 584, 585, 590, 591а, 600, 601, 601а, 602, 602а, 603а.

КАУСБЕК (Кудайаркандын ишенген топ башчысы) - 183а, 191а, 415а, 588, 589, 631а, 635а, 636, 638, 639, 639а, 640.

КАХРАМАН БААТЫР (Хушан падышалыгындагы атактуу баатырлардын бири) - 110а.

КЕДЕЙБАЙ (Мадали хандын жакын кишиси болгон. Кийин Ташкент тарапта Мала ханга каршы согушуп колго түшкөн) - 36, 230а, 234а, 235, 237, 238, 238а, 239, 240а, 241а, 242, 242а, 244а, 245а, 245.

Төрө Кожо КАЛАН (Саид Эшen Кожо Калан төрө) - 295, 719а.

КОЙЧУ ДАТКА (Койчу кыргыз деп да аталаат) - 0 709, 730.

КОЖОЙАР БИЙ (Малика-и Шахубан Афлатунга келгенде баш калкалаган коргондун ээси) - 201.

Дамулла КОЖОМКУЛ (Мусулманкул баштаган кыпчактар Падыша Ааламдан талап кылгандардын бири) - 493, 502а.

КОЗУБАЛАЧА БИЙ. ДАТКА (Мусулманкул баштаган кыпчактардын эң көрүнүктүүлөрүнүн бири) - 271, 415, 493, 582.

КОЖОМУРАТ БИЙ - 200, 200а, 201а.

КАЛТАК (Алымкул аталаыктын тобунда) - 730.

КӨРҮУЛУ БААТЫР. БИЙ - 233а, 248а, 262а, 263, 372, 373, 373а, 374а, 375, 375а, 376а, 377, 487а, 488, 493.

КУДАЙАРБЕК (Букар амири койгон Кожонт акими) - 123, 125, 136а, 137, 138, 139, 141, 141а, 142а, 143а, 144, 144а, 149, 150, 150а, 189, 191а, 218, 228а, 430а, 431а, 435, 436а, 548, 548а, 549.

КУДАЙАРКАН (Ысмына Шахзада, Валамир, Саид, Шахзада Аалам, Саид Мухаммат, Падыша Аалам Султан Бакарам, Шахи Фаргана ж.б. ысымдар кошулуп айтыла берет) - 68, 68а, 78, 78а, 123а, 125а, 127, 127а, 128, 129, 129а, 130, 130а, 131а, 132а, 133, 134, 134а, 135, 135а, 136а, 137, 138а, 141, 142, 142а, 143, 143а, 144, 145, 146а, 147, 147а, 148а, 150, 151, 151а, 152, 152а, 153, 153а, 154, 155, 155а, 157, 193а, 194, 194а, 195, 196, 203, 204а, 207, 208, 208а, 210а, 218, 218а, 219, 226, 227, 227а, 228, 231а, 434, 436а, 437, 437а, 438, 438а, 440а, 442, 446, 446а, 451, 451а,

452, 456, 474а, 483, 485, 495, 499, 502, 503, 504, 505, 505а, 535, 535а, 537, 537а, 548а, 549, 549а, 553, 555, 557, 558, 559, 559а, 560а, 561, 561а, 562а, 563, 564, 564а, 568а, 570, 571а, 574а, 575, 575а, 576, 577, 577а, 578, 579, 580, 580а, 581, 581а, 584, 587а, 589а, 590а. 591. 593. 595а. 596. 596а. 598а. 599. 599а. 600. 600а. 601. 601а. 602. 602а. 603. 603а. 604. 605. 605а. 606. 608. 609. 609а. 610. 611. 612. 612а. 613. 614. 616а. 617. 618а. 619. 619а. 620. 520а. 625. 625а. 626. 627. 629а. 630. 630а. 631. 631а. 634. 635. 636. 637. 639. 639а. 640. 642. 642а. 643. 646а. 647а. 648. 649а. 650. 652а. 653. 653а. 655а. 656а. 657а. 658. 659а. 660а. 662а. 663а. 664. 664а. 665а. 667а. 668. 669а. 672. 673а. 680а. 686. 690. 691а. 694. 694а. 695. 695а. 696а. 700а. 701. 701а. 702. 702а. 703. 704а. 705. 705а. 707а. 708. 708а. 709. 710. 711а. 712. 713. 719. 719а. 720. 721. 722. 723. 723а. 724а. 730а. 731. 732а. 733. 733а. 734. 737. 738а. 741. 741а. 742а. 743. 746а. 747. 747а. 750. 750а. 754а. 759а. 761а. 763а. 769. 779а. 780. 780а. 786. 790. 790а. 791. 791а. 792. 793. 794. 797а. 798. 806а. 807. 822. 823. 823а. 824. 824а. 827. 827а. 829. 630.

КУДАЙКУЛ КЫПЧАК (Баатыр башы. Мусулманкулун буйругу менен Шахзада Абдырахманбекти өлтүргөн кыпчак) - 571а. 576.

КУЛМАН БААТЫР - 248а. 264а. 349. 376а.

КУРБАНКУЛ (Алымкул аталыктын атсы. Анын бир туугандары: Субанкул, Рахманкул дегендер болгон) - 693а. 694.

КЫДЫР КЫРГЫЗ (Малабекти хан көтөргөндө ак кийиздин бир бурчун кармаган кыргыз) - 659. 684.

M

МААЗИЙА БАЙ (Мухаммат Зийа бай) - 199. 199а. 202.

МААТКАРИМ КАШКА - 269. 269а. 493а.

МАХЛАР АЙЫМ (Саид Мухаммат Али хандын (Мадали хандын) энеси) - 19. 20. 20а. 30. 31. 31а. 32а. 53а.

МАВЛАНКУЛ ДАТКА - 207.

МАДУМАР БААТЫР БАШЫ - 426.

МАКЛАР АЙЫМ (Шерали хандын Соно айымдан төрөлгөн кызы) - 69. 69а. 203. 207а. 538. 571. 587. 607.



МАЛА ХАН (Шахзада Малабек) - 69. 69а. 155а. 193а. 194а. 195а. 196. 196а. 208. 208а. 218. 219. 226а. 227. 230. 235а. 236. 237. 238. 238а. 239. 239а. 240. 240а. 246. 246а. 248. 250. 370а. 371. 371а. 372. 376а. 377. 381. 382. 382а. 384. 384а. 385. 386. 387. 387а. 389а. 392а. 393а. 397а. 398. 398а. 399. 401. 403. 407а. 408а. 410. 410а. 411. 411а. 412. 412а. 413. 413а. 414а. 416. 417. 417а. 418а. 419. 420а. 421. 421а. 422. 422а. 423. 423а. 424. 424а. 425. 425а. 426а. 538. 584. 584а. 590. 591. 599а. 604. 604а. 605а. 606. 607. 608. 608а. 609. 609а. 610. 611. 611а. 612. 625а. 630. 631. 633. 636. 636а. 639. 640. 641. 641а. 642. 643. 645. 653а. 654а. 655. 656а. 658а. 659. 659а. 664. 664а. 665а. 666а. 667а. 674а. 675. 676. 676а. 677. 677а. 680. 680а. 683. 683а. 684. 685а. 693. 694. 694а. 700а. 730. 734. 737. 739. 746а.

МАЛИКА-И ШАХУБАН (Кыргызга белгилүү аты Жаркынайым, бирок Кол жазманын бир жеринде да мындай аталаш жок. Шахубан Малика Заман Мээрбан, Аким энеси, Малика Хубан, Шахубан Малика деп да атала берет) - 68. 68а. 69. 69а. 70. 70а. 193. 195. 195а. 196. 197. 197а. 198. 199а. 200. 200а. 201. 202. 202а. 203. 204а. 205. 206. 206а. 207а. 208. 208а. 213. 214. 425а. 500. 501а. 522. 537а. 538. 570а. 612. 654. 655. 662а. 673а. 676а. 701. (130-бetteтты анын теги жазылган).

ШАХИ МАЛИКА (Кундуз, Кабул падышаларынан жогору турган айал) - 792а. 797. 798.

МАЛИКА-И ДИЛАРАМ (Эшен Жубаринин кызы. Кудайаркандын айалы, Насирдинбектин энеси) - 565а.

МАМАДИЙАР ДАТКА - 234. 237. 265. 270а. 353. 415а. 577а. 578. 579.

МАМАНИЙАЗ ДАТКА (Мин башы) - 584. 585. 604. 630а.

МАМАШАРИПАТАЛЫК - 156. 156а. 182. 182а. 184. 189. 197а. 200а. 218. 248. 295. 297. 350а. 351. 351а. 352. 352а. 353. 359. 361. 362. 363. 363а. 364а. 366а. 369. 369а. 370а. 371а. 372а. 374. 375а. 384а. 409. 410. 413. 413а. 414. 416а. 417. 417а. 418. 419. 419а. 421.

МАМАЮСУП МУФТИН (Ноо шаарына акимдикке койулган. Исабек төрөнү Кудайарканга ушактап келген киши) - 603.

Ловла Сайпидин Шагаул МАНИЙАЗ - 584.

МАСУДАХАНЫМ (Кудайаркан мөөр берип, өкүмөттү башкарткан айал) - 551а. 752а. 753а.

МАХАММАТ УМАР ДАТКА (Мамат Умар деп да айтылат. Саркар) - 494. 494а.

Султан МАХМУД КАН (Мадали хандын ииниси) - 17. 18а. 19а. 20а. 21а. 29. 30. 31. 31а. 32а. 33. 34а. 35. 36а. 37. 39а. 44. 75. 75а.

МАХМУДКАН ТӨРӨ (Шералинин Соноайымдан төрөлгөн кызы - Макларайымдын кийинки күйөөсү) - 733. 737а.

МИҢБАЙ КЫПЧАК БААТАҮР - 270.

МИРЗАТ БААТАҮР, КУШБЕГИ - 473а. 503. 505а. 506.

МОМУНЖАН (Кашкар акими) - 585.

МОМУНКОЖО ДАСТОРКОНЧУ - 604.

МУСА ПАЙГАМБАР - 5.

МУХАММАТ АЛЕЙХИССАЛАМ (Пайгамбар) - 4а. 6. 106. 258а. 477а.

МАДАЛИ ХАН (Саид Мухаммат Али хан Баатыр) - 9. 9а. 11. 11а. 12а. 13. 13а. 14. 14а. 15. 15а. 17. 17а. 18а. 19. 19а. 20. 22. 23. 23а. 24. 24а. 25а. 30. 31. 31а. 32а. 33. 34а. 35а. 36. 36а. 37. 39. 39а. 41. 41а. 42. 44. 45. 46а. 47а. 54а. 64. 65а. 70. 70а. 75. 75а. 175. 180. 297а. 363а. 740а.

МУХАММАТ КАРИМ КАЛА (Аким жана удайчы кыпчак) - 426. 502а.

МУКАММАТ НАЗАРБЕК (Баатыр, аскер башчы кыргыз) - 130а. 158. 158а. 159. 159а. 160. 186а. 191. 199а. 200. 200а. 201. 201а. 207. 219. 233а. 241. 245а. 247. 248. 301. 359. 436а. 437. 437а. 438. 438а. 439. 439а. 616а.

МУХАММАТ НАЗАР КУЛАК саркар (Мамаюсуп Муфтиндин ушагынан наут болгон) - 603а.

МУХАММАТ НАЗАР ПАРВАНАЧЫ - 271.

МУХАММАТ НИЙАЗБЕК МИҢ БАШЫ - 640. 640а.

МУХАММАТ САРКАР - 284.

МУРАТ ХАН (Шерали хандын ордуна отурган жана өлтүрткөн хан) - 511а. 518. 741.

МУРЗА АЙЫП КИТАПДАР - 207.

МУСУЛМАНКУЛ АТАЛЫК, МИҢ БАШЫ (Кыпчактардын башчысы) - 157а. 178. 178а. 179. 179а. 180. 180а. 181. 181а. 182. 162а. 183. 191. 426. 454а. 455. 456а. 464. 464а. 493. 496. 496а.

497а. 498. 499а. 501а. 503. 503а. 504. 504а. 505. 509а. 512а. 537. 537а. 548. 548а. 549. 553. 559. 559а. 560а. 561. 563. 570. 572. 575а. 577. 577а. 578. 578а. 579. 579а. 580. 580а. 581а. 582а. 587а. 592а. 593а. 594. 596. 596а. 597а. 598. 598а. 599. 741. 741а.

МУХАММАТ АМИНБЕК (Мадали хандын баласы) - 47а. 49. 49а. 51. 75. 75а. 178. 751а. 761. 825а. 827а. 828.

МЫРЗА БИЙ (Мусулманкул баштаган кыпчак башчыларынын төртөөнүн бири) - 493.

МЫРЗА ЫСМАЙЫЛ (Көруулубаатырды даарылаган табып)-377.

Н.

НАРБОТОБЕК (Кокон хандарынын башталышы катары аталган Абдырахманбектин улуу баласы. Эрданабектен кийин анын ордуна бий болгон. Аны Алим хан өлтүргөн) - 7а. 65а. 109а.

НАРКОЗУ ДАТКА - 25а. 26.

НАРМАТ КУШБЕГИ - 271.

НАРМУХАММАТ ДАТКА (сарт кыпчак) - 503. 580. 581а. 582. 585.

НАРСУЛУУ АЙЫМ (Нарсүчүк айым деп да аталац. Шерали хандын Малика-и Шахубандан төрөлгөн кыздарынын бири) - 207а. 537а. 571. 587.

НАСИРДИН ХАН (Кудайаркандин тун уулу) - 562а. 752. 756. 775.

Шахзада Саид НАСУРУЛЛАБЕК (Кудайаркандин уулу) - 825а.

НУРБАЙ КАЛЛАКЕМЕЧИ, САРКАР - 157а. 191. 284.

НУХ ПАЙГМБАР - 2. 2а. 3. 4. 137. 333.

О.

ОМОР (Умар. Мухаммат пайгамбардын төрт жолдошунун бири. Экинчи халифа) - 4. 194. 258а. 321а.

ОМОР ХАН (Оморбек. Адилдигине жараша Жаннатмакан аталган. Аны өз уулу Мадали хан шейит кылган) - 8а. 110.

ОМОР АЛИ КОЖО (Омор Али Коҗо Эшен) - 110. 110а. 111а. 112а. 115. 131. 149. 166. 183а. 184а. 186а. 219. 253. 254. 255а. 256. 256а. 262. 274а. 276а. 278. 284а. 295. 295а. 300. 315а. 316. 323. 324. 357. 357а. 358. 358а. 366. 384. 399. 400. 401а. 402. 405. 442.

ОРМОНБЕК (Ормон хан, Насурулла хан. Кудайаркандин Суханнараханым деген зайыбынан төрөлгөн баласы, мураскору) - 747. 750. 751а. 780. 823. 827. 827а. 829.

ОСМОН ЗИННУРАЙН (Мухаммат пайгамбардын төрт жолдошунун бири, эки жолку күйөө баласы. Үчүнчү халифа) - 6а. 258а. 321а.

ӨТӨМБАЙ ДАТКА (Өтөмбай кыпчак. Баатыр башы) - 503. 504а. 581а. 653. 661. 661а. 662.

П.

ПАША КОЖО (Падыша Кожо шайыр, Падыша Кожо Мир Асат, Баатыр Кожо деп да атала берет. Жусуп Али Кожонун баласы) - 110. 111. 111а. 113. 115а. 116. 116а. 117. 119. 119а. 120. 120а. 121. 121а. 122. 166. 119. 183а. 184а. 186а. 189. 219. 226. 250. 251. 251а. 252. 253. 255а. 278. 278а. 279а. 284. 284а. 295. 295а. 300. 301. 304. 304а. 305. 316. 323. 323а. 324. 332а. 342. 342а. 343. 343а. 344. 344а. 345. 345а. 346. 346а. 347. 348а. 366. 384. 387а. 388. 389а. 390а. 391. 391а. 392а. 393. 394. 395. 395а. 396. 396а. 397а. 398. 398а. 399. 400. 401. 401а. 402. 403. 403а. 404. 405. 405а. 406. 407. 407а. 423. 493. 493а. 494. 494а. 535а.

ПАДЫША АЙЫМ (Сайд Мухаммат Али хандын (Мадали хандын) эне айалы. Хан Падыша деп да атait) - 12. 25.

ПАДЫША КОЖО ЭШЕН (Эшен Ажы төрөнүн уулу) - 295.

ПАЗЫЛБЕК ДАСТОРКОНЧУ (сарт кыпчак) - 580. 582а. 583а. 584. 604.

ПАРМАН ДАТКА (Баатыр) - 269. 353а.

ПОСТЕК (Бухар Амири менен Кудайаркандын Алымкулга жарашуу жөнүндө жазган катында эскерилет) - 730.

ПОЛОТ ХАН (Кыргыздар көтөргөн Кокондун акыркы ханы. Мала ханды хан көтөргөнде ак кийиздин бир чединен кармап турган) - 659. 769. 770а. 829а.

Р,

РАХМАНЧА ДАТКА - 234. 242. 242а. 243. 243а. 244. 244а. 248. 263а. 308. 309. 309а. 310. 311. 315а. 436. 437а. 452. 503. 578а.

РАХМАТУЛЛА БИЙ (Шерали хан бийликке келип атканда лашкарлари менен келип кошулган) - 268. 511.

С.

СААДАТКАН АЙЫМ (Саадат айым, Саадатсүчүк айым деп атала берет. Шерали хандын Соно айымдан төрөлгөн кыздарынын бири) - 69. 69а. 207а. 538. 571. 672.

САУДАТКАН АЙЫМ (Кашкар төрөсүнүн кызы, Кудайаркандын бир айалы. Суханнараханым өлгөндө, андан 40 күндүгүндө калган Шахзада Насурулла ханды (Ормонканды) эмизген) - 750. 75а.

САБЫРКАН ТӨРӨ (Шерали хандын кызы Айжанайымдын кийинки күйөөсү. Эшен) - 588а. 589а. 591а. 595а. 596. 597. 597а.

САДЫКБЕК (Бекулу-бектин баласы. Шерали ханга күйөө бала болгон, кийин күнөөлөнгөн. Шахзадалардан) - 192. 214. 586. 586а. 587. 733а. 734.

САДЫК ТҮНКАТАР - 493а. 502а.

САДЫБАКАС СААКЫ (Мухаммат пайгамбардын доорундагы эң белгилүү саабалардын бири) - 194.

САИДИНСА АЙЫМ (Падышанын бир тууган эжеси. Жесир калган. Искандарбек деген уулу болгон) - 192.

САЙТБЕК КЫРГЫЗ (Алимбек датка менен өнөктөш. Мала ханды такка отургузгандардын бири) - 503а. 509. 659.

СЕЙИТБЕК ДАТКА - 709.

САРЫМСАК (Кедей уулу, жолдон өткөндөргө суу сатып күн көргөн. Чылымчы деген аты да бар. Аны Алымкул аталык ага Шорук хан деп ат берип, хан көтөргөн. Кийин Ошто өлтүрүлгөн) - 706а. 707. 708. 724. 734.

САРЫМСАК ДАТКА - 640а.

САРЫМСАКЖАН (Афлатунда жүргөн Малика-и Шахубан менен Шахзадаларга белек алыш келген. Шерали хандын кадырдан адамдарынан. Сарымсак датка болушу да мүмкүн) - 199.

САРЫМСАККАН ТӨРӨ (Мунускан падышасынын үчүнчү уулу) - 648а.

САФЕТ ШАХАУЛ (Ноо шаарынан Мамаюсуп Мұптин апкелген ушак бойунча Кудайарканды өлтүрмөк болду дегендердин башчысы катары айтылат, башы алышат) - 603. 603а.

СОНО АЙЫМ (Шерали хандын Таласта жүргөндө үйлөнгөн биринчи айалы - байбичеси. Кол жазмада көп жерде Катта айым

деп аталац. Мала хандын энеси) - 69. 69а. 207а. 208. 538. 570а. 607. 643. 645. 676а.

СОПУБЕК (Шерали хандын Соно айымдан төрөлгөн баласы. Мала хандын иниси) - 69. 69а. 155а. 198. 538. 582а. 584а. 590. 605а. 606. 606а. 664а. 667. 667а.

СУРМАНИСА (Мала хандын увазири. Жаман айал деп жазылат) - 677.

СУЛАЙМАН ПАЙГМБАР - 68. 68а. 105. 105а. 276. 321а. 692. 721.

СУХАННАРАХАНЫМ (Дарбаз падышасынын кызы. Кудайаркан аны * жашында алган. Эң жакшы көргөн айалы болгон. Ал Насурулла ханды (Ормон ханды) төрөгөндөн кийин 40 күндөн соң каза болгон) - 747.

СУЛТАНМУРАТБЕК (Шахзада. Шерали хандын Малика-и Шахубандан төрөлгөн үчүнчү уулу. Бексултан деп аталац учурлары да бар) - 69. 69а. 203. 590. 605а. 606. 640а. 653. 661. 661а. 662. 662а. 664. 668. 669а. 670. 671. 689а. 695а. 697. 697а. 699. 703. 705. 708а. 710. 719а. 720. 723а. 731. 732а. 752. 752а. 753. 753а. 754. 754а. 759а. 761. 761а. 762. 763. 766а. 767а. 768а. 769. 780.

СУЛТАНСЕЙИТ ХАН (Акыркы варианта Малакандын уулу делип такка отургузулат) - 746а.

СУЛТАН МУХАММАТ ХАН (Кудайаркандин Букара-и Шарипта үйлөнгөн айалынын атасы) - 642.

Молло СЫДЫК КЫПЧАК - 271. 503. 504а.

Т.

ТАВАКАЛ ТӨРӨ - 638. 639а.

ТАҢКУЛ ШАХАУЛ (Мусулманкул баштаган кыпчактар Шерали хандан талап кылган 11 адамдын бири) - 493а.

ТИЛЛА КОЖО ЭШЕН (Кудайаркан мөөр берип, өкүмөттү бийлеткен Масудаханым айымдын агасы. Ошто өз уруулаш уйгурлар өлтүргөн) - 753.

ТАКТЕМИРКАН (Шахзада Абдырахманбекке төнөштире аталац баатыр) - 483.

ТОКТОНАЗАР ДАТКА (Малика-и Шахубандын атасы) - 197а. ТУРСУН МУХАММАТ САРКАР - 157а. 191.

У.

УЛУККАН ТӨРӨ (Жакшылык көрсөткөн падышаң жүз бурасың деп Алымкул аталық башын алдырган төрө) - 738а.

УЛУКБЕК (Шахзада. Садықбектин уулу) - 733а. 734.

УМАРБЕК (Сайд Умарбек деп да аталаат. Фарғананы бөлгөн Шахзадалардын бири) - 752. 825. 828.

ҮРҮСТӨМ (Легендага айланган каарман Үрүстөм Дастан) - 68. 68а. 78. 78а. 89. 89а. 105. 105а. 120а. 143. 168а. 194. 339. 392. 416. 455. 589а.

Ф.

ФАРКАТ (Легендага айланган каарман) - 89. 89а.

Х.

ХАНТӨРӨ (Жусуп Али Кожонун атасы. Падыша Кою Асаттин чоң атасы) - 117.

ХАНШИРИНАЙЫМ (Кээде Төрөайым деп аталып жүргөн Айжанайымдын бир аты болушу да мүмкүн) - 215а.

ХАНЫ БААТЫР (Жумабай датканын агасы) - 201а.

ХАНЗАДАЛАР: (Полот хандын тушунда Маргланга чогултулган Шахзадалар. Кудайаркандын балдары): СУЛТАН-МУРАТБЕК (Катта айалдан), Шахзада САДЫҚБЕК, Шахзада ЖОЛДОШБЕК. Шахзада АБДУЛЛАЗИЗКАН, Шахзада МУХММАТ АЛИ ХАН. Шахзада САИД АХМАТКАН, Шахзада НАБИРАКАН ж.б.) - 769. 769а. Ошол эле жердеги "Үкөмдү сойбо, мени сой1?"- деп өтүнгөн Шахзадалар: АЛИМБЕК, АБДИЛАЗИЗКАН. САДЫҚБЕК. МУХАММАТ АЛИКАН, САМАТБЕК, ФАТКУЛЛАКАН, ЧИМИЙАНБЕК - 776.

ХАСАН (АСАН) ИМАМ - 6.

ХУСЕЙИН (ҮСӨН) ИМАМ - 7.

Ш.

ШАА МАШИРАП (Мусулман ааламына легенда катары тараган акын. Аны Дубана-и Маширап деп да атайды) - 66. 66а.

ШАДМАН КОЖО (Хан Азиретинин бир кездеги увазири. Кийин аны таштап Алымкул аталыкка келгенде, Алымкул анын

өз ханына қылган чыккынчылығы, сатқындығы үчүн башын алдырган) - 737а. 738.

ШАДЫ МИҢ БАШЫ (Мухаммат Назарбекти Ташкентке барғанда өлтүргүлө деп буйрук жазған, Жусуп Мин ғашыны өлтүргөн Мин ғашы) - 157а. 158. 160. 160а. 267. 295а. 454. 455. 455а. 456. 464. 473. 474а.

ШАЙХИЛ ИСЛАМ (Мусулманкул баштаган қыпчактар Шерали хандан талап қылған 11 кишинин бири) - 493. 502а.

ШАЙХ ШАХАДАТ ПАНА (Кудайаркан зыйарат қылғаны барып, ошерде өлгөн) - 798.

ШАМУРАТ ХАН (Шахзада Абдыракманбектин уулу, Шерали хандын небереси) - 571. 609. 642. 664. 667. 667а. 684. 685. 685а. 693. 694. 694а. 700. 700а. 701. 706. 706а. 724. 731. 732а. 733. 734. 734а. 746а.

ШАХ ЖАЛИЛ (Ыйык инсандардан) - 256. 258. 260.

ШАХИ КАБУЛ (Кабул шаарынын шахы) - 793.

ШАХИ КҮНДҮЗ (Кундуз шаарынын шахы) - 792а. 793.

ШЕРАЛИ ХАН (Сайд Мухаммат Авлия Баатыр хан, Падыша Аалам Султан Бакарам, Шахзада Баатыр, Олуя Баатыр хан, Азирети Шер Мухаммат Али хан, Шах Аалам, Авлия Маркамат Кахан, Султан Аалам, Валикан ж.б. деп атай берет) - 55а. 60. 61. 65. 65а. 66. 66а. 67а. 68. 68а. 69. 69а. 72. 72а. 73а. 76. 76а. 78. 78а. 83. 83а. 84. 84а. 85. 85а. 86. 86а. 87. 87а. 89а. 91. 91а. 93. 93а. 97. 97а. 98. 110а. 111а. 112. 113. 114а. 115. 116. 149а. 150. 150а. 154. 154а. 155. 156. 156а. 158. 159. 159а. 160. 160а. 167а. 179а. 180. 180а. 181. 185. 188а. 189а. 191а. 192. 192а. 193. 200. 202. 203. 204а. 205а. 206а. 207. 211. 214. 218. 219. 219а. 238а. 246а. 248. 252. 253а. 254а. 255. 256. 256а. 257. 258. 260. 262. 262а. 263. 263а. 264. 264а. 265. 266а. 267. 267а. 268. 268а. 269. 270. 270а. 273. 274. 276. 276а. 277. 278. 278а. 279. 279а. 284. 284а. 285. 286. 292. 295. 295а. 296. 296а. 297. 297а. 298. 299. 300. 301а. 312. 316а. 318а. 323. 324. 331а. 339. 345. 348а. 349. 351. 352а. 353а. 357. 362. 363а. 366а. 367. 403а. 407. 422. 422а. 425. 454. 483. 493. 494. 495. 501а. 502а. 503а. 511. 511а. 518. 518а. 520. 553. 554а. 555. 568а. 586. 586а. 611. 641. 672. 733а. 740. 741.

ШЕРКАРА БААТЫР - 590.

ШОРУКБЕК (Абдырахманбектин экинчи баласы, Нарботобектин иниси) - 7а. 65а.

ШУГНАН ПАДЫШАСЫ - 615. 616а.

Ы.

ЫСМАН (Камалдин иниси. "Кокон ахвалын билип келүүгө ким барат?"-дегенде, "Мен барам!"-деп сууруулуп чыккан жигит) - 722а. 723.

Э.

ЭМИНБЕК (Фарғананы бөлгөн Шахзадлардан) - 752.

ЭННАЗАРБЕК (Эшик ага. Увазир деп да айтылат. Малабекке Ташкенге барышканда, Малабек байлатып таштаган) - 610а.

ЭРДАНАБЕК (Абдырахманбектин (Шералинин чоң атасы) энелеш иниси, ал өлгөндөн кийин ордуна бий болгон) - 7а.

ЭРКЕБАЙ ДАТКА - 266. 353а. 376а. 415.

ЭРКИНБАЙ БААТЫР - 353а.

ЭШЕН АЖЫ ТӨРӨ (Шерали хан тактыга отурганда, он жагынан орун алгандардын бири) - 207. 295.

ЭШЕНКУЛ (Мала хандын кайнатасы) - 605а.

ЭШЕНКАН ТӨРӨ - 829.

ЖЕР. СУУ АТТАРЫ

А.

АККОРГОН - 241

АНДИЖАН - 55. 64. 79. 157. 191. 258. 286а. 288а. 289. 291. 291а. 426. 503. 503а. 585. 587а. 606а. 653. 657. 708а. 709. 713а. 719.

АРАВАН - 657.

АФЛАТУН - 197а. 198а. 199а.

Б.

БАЛЫКЧЫ - 571а.

БЕШАРЫК - 35. 148. 223. 304а. 307а. 320. 426а.

БИБИУБАЙДА - 361.

БУКАРА-И ШАРИП - 13. 14. 16. 19а. 21а. 22. 25а. 29. 55. 64. 64а. 98. 162. 189. 297а. 299а. 323. 501а. 511. 562. 567. 567а. 610. 631. 641. 641а. 642. 650а. 686. 694а. 726. 731. 731а. 732а. 733а. 739. 740а. 741. 746а.

Г.

ГАРАХТ (Герат) - 790. 823а. 824.

ГИССАР (ХИССАР) - 339. 340.

Д.

ДАЛЫБАРЗЫН - 238а.

ДАРБАЗ ПАДЫШАЛЫГЫ - 619а. 620. 621. 621а. 742а. 747.

ДАРИАБ (Кожент жолунда) - 427а.

ДАСТАРАТА - 728.

Ж.

ЖАКАТЫТ (ЖЕКЕТЫТ) - 708. 708а.

ЖАРКЕНТ - 853.

ЖАРМАЗАР - 39. 725.

ЖИЗАК - 650а.

И.

ИЗБАСКЕН - 590а

ИСФАКАН - 128.

К.

КАБУЛ - 792. 792а. 793.

КАНИБАДАМ - 298.

КАРАКАС - 792а.

КАРАКУЛЖА - 728.

КАРАКЫТАЙ - 241.

КАРАСУУ - 657.

КАРБАЛА - ДАШТИ (Кербала-Дашти) - 7

КАРИЗ - 240а.

КАСАН - 55. 79. 79а. 84. 84а. 98. 99. 99а. 100. 157. 359а. 653.

КАШКАР - 55. 585. 646. 653. 742а. 750.

КОЖОЙАР БИЙДИН КОРГОНУ - 201.

КОЖОНТ (Кожент) - 25а. 29. 31. 33. 79. 79а. 127а. 133а. 134. 142. 149. 150. 157. 189. 218. 218а. 219. 220. 223а. 226. 227. 285а. 2998. 298а. 307а. 426а. 438. 438а. 551. 584. а. 650а. 652. 652а. 653. 655. 655а. 656. 656а. 658а. 673а. 686. 700а. 701а. 702. 707а. 760. 760а. 761. 761а.

КОКОН (Кокончин деп да жазылат) - 7а. 13. 16. 16а. 29. 33. 55. 55а. 56. 64. 65. 65а. 71. 71а. 74. 74а. 75. 75а. 79. 79а. 82. 82а. 98. 139. 149. 168а. 179а. 187. 188. 191а. 197а. 198. 199. 201а. 202. 203. 204. 204а. 205а. 206а. 208а. 256а. 257а. 258. 262. 272. 273. 274. 278. 291а. 298. 299а. 320. 320а. 323. 350. 352а. 361. 361а. 362. 366. 421. 454. 495а. 501а. 502. 510а. 554а. 555. 560. 562. 570. 580. 582. 593. 597а. 598. 604а. 610. 612. 616а. 618. 620. 623а. 624. 630. 643а. 648а. 660. 674а. 686. 695. 695а. 705. 712. 722. 723. 723а. 724. 724а. 726. 727. 728а. 761а. 807.

КӨЙКАП - 179а.

КӨЛМӨ (Кыпчактар жайы) - 581а.

КУРАМА - 64. 241. 503.

КҮНДҮЗ - 792. 792а. 793.

КУРУЧКА ш. - 238а.

КЫЗЫЛЖАР (Too) - 728.

М.

- МАДЫ - 504а.
 МАРГЛАН - 55. 64. 79. 79а. 156а. 160. 161. 166. 202а. 203.
 204. 204а. 205а. 258. 286. 288а. 426. 503. 584. 587а. 599а. 606.
 618а. 653. 655. 656а. 657. 706а. 707. 708. 708а. 724а. 725. 725а.
 754. 761. 769. 769а.
 МАККА (Мекке) - 625а.

Н.

- НАМАНГАН - 55. 64. 79. 79а. 99. 99а. 100а. 157. 200а. 201а.
 359а. 360. 587а. 590. 606а. 653. 709. 741.
 НОВ (НОО) - 584а. 603. 650.
 НУХИ ш. - 822. 826.

О.

- ОЛУЙАТА (АВЛИЙАТА) - 197а.
 ОРОТӨБӨ - 25а. 650а. 655. 726.
 ОРУНБОР (УРУНБУР. Оренбург) - 769. 798. 827.
 ОШ - 64. 157. 258. 291. 504. 504а. 657. 727. 733. 734. 752.

Ө.

- ӨЗГӨН - 655. 657. 728.

П.

- ПИСКЕНТ - 240а.

С.

- САФИТБУЛАН - 202. 202а.
 САМАРКАНД - 726.
 САНЖАКУ (Санжакулук казактар деп айтылат) - 331а.
 СЫРДАРЫЙА БОЙУ - 661. 662.
 СТАМБУЛ - 822а.

Т.

- ТАЛАС . ТАЛАС ВИЛАЕТИ - 8. 56а. 64. 65. 69. 69а. 70. 70а.
 192а. 199а. 740а.

ТАЛУУ (дан) - 241.

ТАШКЕНТ - 32. 32а. 33. 79. 79а. 157. 158. 189. 218а. 219. 219а. 220. 227. 230а. 285а. 350а. 351. 351а. 369а. 388. 407а. 408. 409. 418. 419. 425. 426. 477. 503. 569. 569а. 577. 579. 579а. 581а. 585а. 604а. 605. 605а. 606. 607. 607а. 608а. 609а. 610а. 612. 625. 625а. 630. 635. 636. 640. 641. 642. 642а. 653. 666. 697. 697а. 699. 701а. 702а. 703. 704. 704а. 705. 705а. 761. 825а.

ТАКТАКҮЙ (Too) - 199а

ТӨБӨЧҮ (Too) - 728.

ТӨРӨКОРГОН - 100а. 103а. 109а. 11. 191. 201. 201а. 204. 204а. 339. 339а. 503. 592а. 593. 606а.

ТӨРТКУРАН - 241.

ТҮС (Чус) - 64. 79. 79а. 111. 111а. 112. 115а. 116а. 157. 204. 204а. 278. 454. 503а. 653.

ТҮРКСТАН - 761а.

P.

РҮМ - 128. 610. 779а. 790. 823. 823а. 824.

Y.

ҮРГӨНЧ - 726.

Φ.

ФАРГАНА - 284. 74о. 741. 742. 751а. 755. 756а. 760а. 790. 790а. 791. 793. 823. 825. 829. 830.

X.

ХАЧИКЕ (Too) - 728.

Ч.

ЧАРКӨӨ (Исфара) - 769.

ЧИРЧИК (Дарыйа) - 370а.

ЧЫМЫНДЫК (Шерали хан көмүлгөн көрүстөн) - 520.

ЧЫНМАЧЫН - 625.

Ш.

ШААБАТ - 762а.

ШААРКАН - 39. 64. 157. 503а. 587а. 653. 657.

ШАХАБАТ ДАШТИ (Давандын үстү) - 762а. 767а.

ШАХРИСАБИЗ - 726.

ШУГНАН ПАДЫШАЛЫГЫ - 613. 614. 614а. 617а. 642а. 679.

МАЗМУНУ

Кокон ордосунда кызмат өтөгөн кыргыз тарыхчысы же Кокон хандыгынын тарыхына арналган анын кол жазмасы	3
Зиябидин Максым тарыхтан өз ордун табыш керек	15
Кокон ордосу кыргыздарга өгөй эмес	23
МАГЗУНИ (Зиябидин Максым)	46
Фаргана хандарынын тарыхы	46
Эмки сөздү Ибраим Халилулла пайгамбардан эшитmek керек	48
Эми сөздү Мухаммат алейхиссаламдан эшитmek керек	48
Эмки сөздү шахнаама падышалардан эшитmek керек	48
Эмки сөздү опасыз дүйнөдө кандай падышалар, молдо, коюо, аалым, улама, олуя, баатырлар, акылман-даанышмандар, султандар, сулуулар, акындар, ашыктар, билармандар, садыктар (туура жүргөндөр), эстүүлөр болгондугу жөнүндө угун	49
Эми бир нече сөздү Кокончин шаарында бир падыша бар эле, ошондон эшитиң	49
Эми бир сөздү Алимбектен (Алим хандан) эшитmek керек	50
Бир сөздү Султан Махмудхандан эшитmek керек	53
Эми Аккулу мин башыны өлтүргөнү тууралуу угун	56
Эми Аккулу мин башыны өлтүрүп, Бухара падышасына кат жазганы	57
Эми сөздү Султан Махмудхан, Сайд Мухаммат Алихан жана Маклар Айымдын биригишкенинен эшитиң	58
Эмки сөздү Амир Бухардан угун	59
Эмки сөздү Бухар падышасынан угун	62
Эмки сөздү Сайд Мухаммат Алихандан калган жалгыз уулу жөнүндө угун	64
Эми Маклар айымдын шейит болушу тууралуу сөз	65
Эми бир сөздү Авлийа Бахадур хандан эшитmek керек	66
Сайд Мухаммат Авлийа Баатыр хандан бир сөз айтмак керек	69
Эми жана бир дастан сөз Авлийа Баатыр хан, датка кызын куйөөгө берип, таң-тамаша кылганы	70
Эми бир канча сөздү Жусуп мин башыдан эшитmek керек	71
Эми бир сөздү Кокон халифасынан айтмак керек	82
Намангান калкынан бир сөз эшитиң	83

Эми бир сөзди Төрөкоргондогу Бухара жигиттеринен айтмак керек ..	83
Бир сөздү Кан Кою Мир Асат деген улуу киши болгон эле,	
ошондон угуң	87
Эми бир сөздү Падыша Кою Асаттан угунуздар	90
Кою Асат Тус шаарын колго алыш үчүн кандай иш	
кылганынан эшитиң	93
Эмки сөз Сайд Мухаммат Баатыр хандын такка отурушу жөнүндө ..	99
Эмки сөздү Кою Накыптан эшитиң	101
Эми Авлия Баатыр хандан сөз эшитмек керек	102
Эми бир сөздү Сайд Мухаммат Шерали хан Баатырдан	
эшитмек керек	104
Бир сөздү Падыша-и Бухарадан эшитмек керек	104
Эми бир сөздү Бухар падышасынан укмак керек	105
Эми Бухар падышасынан бир сөз	109
Эми сөздү Сайд Мухаммат Шерали хандан эшитмек керек	110
Эми сөздү Жусуп мин башыдан угуң	111
Эми бир сөздү Мамашарип аталақтан угуң	116
Эми бир сөздү Мамашарип аталақтан эшитмек керек	118
Эми бир дастан сөздү Шахзада Сахибкыраандан укмак керек	120
Бир дастан сөздү Мусулманкулдан эшитмек керек	124
Бир сөздү Шах Бухара бир түндө качып кеткенинен угуң	127
Эми Кокон лашкаринан сөз эшитмек керек	128
Бир дастанды Авлия Баатыр хандан эшитмек керек	128
Эми сөздү Сайд Мухаммат Шерали хандан угалы	129
Эмки сөз Малика-и Шахубандын Кокон шаарына	
барышынан болсун	131
Эми сөздү шаани-шөкөт менен келе жаткан Малика-и Шахубан	
жана Шахзадалардан угуң	133
Эмки сөздү Шахзададан угуң	136
Эмки сөздү Шахзада Малабек, Шахзада Сайд	
Кудайаркандан эшитиң	137
Эмки сөздү Падыша Ааламдан эшитмек керек	137
Бир дастан сөз Абыдрахманбек Ташкентти, Шахзада	
Кудайаркан Коюнту женип алышы жөнүндө	137
Эмки сөздү Ташкенттеги салгылаштардан угуң	137
Эми сөздү Шахзада Малабектен уга берин	138
Эми бир сөздү Шахзада Малабектен эшитмек керек	146
Эмки сөздү майдандагылардан эшитмек керек	147
Бир сөздү Ташкенттен эшитмек керек	155
Эми Мамашарип аталақтан бир сөз эшитмек керек	157

Эми бир сөзди Шахзада Кудайаркандан эшитмек керек	161
Бир сөзди Кудайарбектен эшитмек керек	164
Бир сөзди Кудайарбектен эшитиң	171
Бир сөзди Шахзада Сайд Кудайаркандан эшитиң	172
Бир сөзди Жусуп миң башынын өлүмүнөн эшитиң (Бул бөлүм Жусуп миң башынын шейит болушу тууралуу)	174
Бир сөз Жусуп миң башынын өлтүрүлүшү тууралуу	174
Эми бир сөздү Шады миң башыдан эшитмек керек	177
Эми бир сөздү Кудайаркандын лашкарлари - кыпчактардан эшитмек керек	183
Эми бул жерде кандай алааматтар болгон, андан кабар алмак керек	183
Бир сөз - Мырзайымды алып келиш жөнүндө байан	191
Эми бир сөздү кыпчак айымдан эшитмек керек	192
Бир сөздү эшen Жубариден эшитмек керек	193
Эми бир сөздү Шахзада Абырахманбектен эшитмек керек	194
Шахзада Абырахманбекке арнап айтылган ыр	197
Эми бир дастан - Кудайаркандын башына кандай иш келээри тууралуу байан	197
Эми бир сөз Мухаммат Кудайаркан кандай иш жүргүзгөнү тууралуу ...	198
Эми Сайд Мухаммат Шерали хан Баатырдын үч кызынан бир сөз эшитмек керек	201
Эми Хан Азиреттен сөз эшитиң	204
Эми бир сөздү Сайд Мухаммад Кудайаркан Кандай иш жүргүздү, ошол туурасында	206
Эмки сөздү Малабектен угуң (Малабек Ташкенде туруп Хан Азиреттин бийлигин тартып алууга ниеттенгени)	214
Эмки сөз Шахзада Малабек Хан Азиретке душмандашып Бухара шаарына келгени жөнүндө	215
Эмки сөздү Сайд Кудайаркандын кандай иш кылганынан угуң	217
Эмки сөздү Мунускан падышадан эшитмек керек	218
Эмки сөздү Падыша Ааламдан эшитмек керек	225
Эми бир сөздү Шамурат хандан угуң	226
Эми Шахзада Шмуратбектен бир сөз эшитмек керек	227
Эми Фарғананын бузулушуна ким себеп болгон, ошол жөнүндө ...	237
Эми сөздү Нухи шаарынан чыккан бдилазиздин уулу Ага Абдирайим Баз Аланидан сүйлөмөк керек	244
АДАМ АТТАРЫ	249
ЖЕР. СУУ АТТАРЫ	267

Басууга 22.02.2007-ж. кол коюлду. Офсет кагазы.

Каагаздын форматы 60x84 1/16.

Нускасы 1000 даана. Заказ № 12.

"Турап" басмасынын басмаканасында басылды.
720054, Бишкек шаары, Жибек-Жолу пр., 466



915425